


А.Б. Элебесова, Ө.Ж. Осмонов

# ДҮЙНӨ ТАРЫХЫ

11

УРУНТТУУ УЧУРЛАР

XIX к. ОРТОСУНАН БИЗДИН КҮНДӨРГӨ ЧЕЙИН



УДК 373. 167.1

ББК 63.3 Я 721

Э – 45

**Жооптуу редактору:**

Т. Рыскулов, тарых илимдеринин кандидаты, доцент.

**Усулдук көнөш берген:**

З. Айдаралиев, Кыргыз Республикасынын  
билим берүүсүнүн отличники.

1-басылышы 2007-жылы жарык көргөн

**Элебесова А. Б., Осмонов ئ. ئ.**

Э – 45    **Дүйнө тарыхы: урунтуу учурлар. XIX к. ортосунан**  
**биздин күндөргө чейин. Орто мектептин 11-кл. үчүн**  
**окуу китеbi. – 2-бас. Б.: «Инсанат», 2012. – 256 б., ил.**

ISBN 978-9967-452-30-5

Э 4306020600-12

УДК 373. 167.1

ББК 63.3 Я 721

ISBN 978-9967-452-30-5

© Элебесова А. Б., Осмонов ئ. ئ., 2012

© Кыргыз Республикасынын Билим

берүү жана илим министрлиги, 2012

© «Инсанат» басмасы, 2012

## I ГЛАВА

### ДҮЙНӨНУН АЛДЫҢҚЫ ӨЛКӨЛӨРҮ ХІХ к. ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА — XX к. БАШЫНДА

**§ 1. XIX к. экинчи жарымындагы — XX к. башындағы Европа өлкөлөрүндегү социалдық-экономикалық жана саясий өзгөрүллөр, алардың тышкы саясатка тиізгизген таасири**

1848–1849-жж. Европа өлкөлөрүндегү революциялардын себептерин, милдеттерин, мұнәзүн жана натыйжаларын әсinerге түшүргүло: Германиядагы, Австриядагы революциялардын оқшоштуктары жана айырмачылыктары, Франциядагы революциянын демократиялық мұнәзу әмнеден көрүнгөн?

**Италиянын бириктирилиши.** XIX к. 50-жж. Италияда өлкөнүн биримдиги үчүн кыймыл кайрадан жандана баштаган. Бул кыймыл эки багытта: бири — *революциялық-демократиялық*, экинчиси *орточно маанайды* жүргөн. Революциялық аракеттердин тарапкери Ж. Мадзини 1853-ж. «Аракет партиясын» тұзуп, ага бирдиктүү республикалық Италиянын тарапкерлерин топтогон. Ал эми орточо маанайдагы багыттың башында турган К. Кавур «Италиялық улуттук коомду» тұзғон. Алар өлкөнү Сардиния королдугунда бийлик жүргүзген Савойя династиясынын жетекчиліги менен бириктируүнү көздөшүп, республикачыл маанайды четке кагышкан. Сардиния королдугу Италиянын экономикасы жогору өнүккөн жана калк жыши жайгашкан болғу болгон. Ошондуктан ал өлкөдегү улуттук-боштондук кыймылда лидерлик ролду ойногон.

Савойяны жана Ниццаны өзүнө бириктирип алууну көздөген союздаш Сардиния королдугу менен Франциядан 1859-ж. австриялық армия женилип калғандан кийин, Италияда өлкөнү бириктируү кыймылы кенири кулач жайған. Бирок, бирдиктүү Италия мамлекетинин түзүлүшүнөн кооптongон француз императору Наполеон III күтүүсүз жерден эле Австрия менен тынчтық келишимин тұзуп жиберген. Ал келишим боюнча Сардиния королдугуна Ломбардия гана кошулыган, Венеция болсо мурдагыдай эле австриялықтардың эзүсү астында кала берген. Франциянын бийлик төбөлдерүнүн мындај жоругу италиялықтарды кыжырлантып, боштондук кыймылы кайрадан күч алып, италиялық майда мамлекеттерде шайлланған Улуттук жайындар Савойя королдугуна бириге турғандыктары жөнүнде чечим кабыл алышкан. Ушундай кырдаалда Италиянын

түштүгүндөгү Неополитан королдугунда (ага Сицилия да кирген) 1860-ж. жазында көтөрүлүш башталган. Көтөрүлүшчүлөргө Италиянын данктуу элдик баатыры Ж. Гарибальди (1807–1882) жетектеген миндеген ыктыярдуулар келип кошулган. Гарибальди моряктын үй-бүлөсүнде туулган, «Жаш Италия» деген жашыруун уюмга мүчө болгон, 1848-ж. революцияга катышкан, Латын Америкасындагы Рио-Гранденин патриотторунун тарабында салгылашкан. Мекенине Австрия менен болгон согуш жүрүп жаткан кезде кайтып келген. 1860-ж. майда Гарибальдинин көтөрүлүшчүлөрү Сицилиядагы Палермону ээлешип, Апеннин жарым аралындагы Неаполго киришкенде, король жана министрлер шаардан чыга качышкан. Ошентип түштүк аймактарында Италияны элдик революция жолу менен бириктириүгө ынгайлуу шарт түзүлгөн. Бирок, Гарибальди карапайым калкка таянгандан чочулап, чечкиндүү аракет жүргүзгөн эмес. Ушундай кырдаалдан пайдаланып, Савойя династиясын жактаган либералдык дворяндык-помещиктик жана буржуазиялык чейрө өлкөнү бириктириүү процессиндеги демилгени колго алат. Натыйжада Пьемонттун (Сардиния королдугунун) армиясы Италиянын түштүгүн ээлейт. Бул жерде плебесцит еткөрүлүп, анын жыйынтыгы боюнча, Неополитан ээликтери Пьемонтко бириктирилип, Гарибальдинин армиясы таркатылат, Сардиния королу Виктор Эммануил Италиянын королу болуп жарыяланат. Бирдиктүү Италия королдугу расмий түрдө 1861-ж. жарыяланган. Италия королдугунун Конституциясына ылайык, Италия король тарабынан дайындалган сенаттан жана жогорку мүлкүүк ценздин негизинде шайлануучу (калктын 2,5% ы гана шайлоо укугуна ээ болгон) депутаттар палатасынан турган парламенттүү конституциялык монархия болуп калган.

Австрия-Пруссия согушунда Австрия женилип калып, Венеция 1866-ж. Италия королдугуна кирген. Римдеги Папа облусу Франк-прусс согушунун учурунда бириктирилген. Франк аскерлери Римден куулуп чыгарылгандан кийин Италия өкмөтү өз армиясын киргизген. Папа облусу Италия мамлекетинин курамына киргизилип, Рим анын борбору болуп калган. Ошондон кийин Папа өз бийлигин Ватикан соборунда гана сактап калган. Жыйынтыгында боштондук кыймылышынын натыйжасында эки милдет чечилген: биринчиси, Италиянын түндүк-чыгыш белүгү Австриянын эзүүсүнен боштуулган; экинчиси, бирдиктүү Италия мамлекети түзүлгөн.

**Германиянын бириктирилиши.** XIX к. 50-жж. аягында немец буржуазиясы кайрадан мамлекеттик биримдик жөнүндөгү масе-

лени койгон. Ал боюнча Германияны бириктириүүнүн эки жолу бар эле. Биринчиси, Пруссиянын жетекчилиги менен, Австриясыз биригүү болчу. Аны түндүк-германиялык мамлекеттердин таасирдүү чөйрөлөрү колдошкон. Ага түштүк-германиялык мамлекеттер каршы турушуп, башка жолду сунушташкан. Алар Австриянын жетегинде Улуу Германиялык биригүүгө умтулушкан.

Италиядагы өлкөнүн басымдуу бөлүгүн бириктириүүгө мүмкүндүк берген окуялар Германиянын да бүйүрүн кызытып, өлкөнү бириктириүү кыймылына шылтоо болду. Пруссиянын өнөр жай өндүрүшүндөгү ийгиликтери анын улуттук биригүүде өкүмдүк кылышын шарттаган. Ошентип, пруссиялык ландтагда өкмөт менен буржуазиялык оппозициянын ортосунда тирешүү күч алыш, 1862-ж. конституциялык жанжалга алыш келди. Оппозиция пруссиялык армияны кайрадан уюштурууга бөлүнүүчү акча каражаттарын бекитүүдөн баш тарткан. Ушундай кырдаалда Пруссиянын королу Вильгельм I князь Отто фон Бисмаркты (1815–1898) министр-президент (премьер-министр) кылыш дайындайт. Көптөн бери саясатка аралашып жүргөн кайраттуу, зирек жана тажрыйбалуу князь Отто фон Бисмарк бийликтөө ээ болгондон кийин, ландтагды таратып, армияны реформалаган. Пруссияда жалпыга милдеттүү 2–3 жылдык аскердик кызмат отөө милдети киргизилген. Армияга таянган Бисмарк пруссиялык Гогенцоллерндер династиясын сактоо менен, бирдиктүү Германияны түзүүгө киришкен. «Мамлекеттик маселе парламенттик чыгыш сүйлөөлөр менен эмес, кан жана канжар менен чечилиши керек», – деген ал.

Бисмарк Германияны бириктириүүдө адегендө калкынын басымдуу бөлүгүн немец эли түзгөн Гольштейнди жана Шлезвигди Даниядан тартып алууга умтулган. Ал 1864-ж. Данияга согуш жарыялаган. Бул согушта Даниянын армиясы пруссиялык-австриялык аскерлер тарабынан бат эле женилип калат да, Гольштейн Австрияга, Шлезвиг Пруссияга еткөн.

Эки жылга созулган согуштардан кийин түзүлгөн 1866-ж. 24-августтагы Париж тынчтык келишиминин шарты боюнча, Австрия Германияга гегемондук кылуу нистинен баш тартат, Гольштейн менен Шлезвигдин Пруссияга откөрүлүшүнө макул болот да, Германия союзунан чыгарылат. Германия союзунун ордуна Түндүк Германия союзу түзүлүп, ага Майн дарыясынын



Отто фон Бисмарк  
(1815–1898).

түндүгүнде жайгашкан герман жерлери бүт кирген. Түндүк германиялык союзга кирген мамлекеттерде пруссиялык тартип орнотулган. Ал эми Бавария, Баден, Вюртемберг, Гессен-Дармштадт өндүү түштүк германиялык мамлекеттер Түндүк Германия союзуна кирбей калган. Аларды бирдиктүү герман мамлекетинин түзүлүшүнө каршы болгон Франция калкалап турган.

Бисмарктын тымызын күйтүлүк иш-аракеттеринин натыйжасында 1870-ж. 19-июлда франк-прусс согушу башталып, ал Франциянын женилиши менен аяктаган. Женилген Франция менен тынчтык келишими түзүлө электе эле, 1871-ж. 18-январда Париждеги Версаль сарайында германиялык мамлекеттердин окулдору чогулган жыйында Германия империясынын түзүлгөндүгү, Пруссиянын королу Вильгельм I император болгондугу жарыяланган. Германия империясына 22 герман мамлекети жана үч эркин шаар өз династиялары жана өкмөттерү менен кошо кирген. Ошентип Пруссиянын жетекчилиги астында жана монархиянын сакталышы менен, Германия бириктирилип бүткөн. Жалпы элдик кыймылдан кооптонгон жана чечкинсиз немец буржуазиясы республикалык түзүлүштөн баш тарткан. Натыйжада жарым-жартылай абсолюттук тартиптин тиреги болуп саналган юнкерлер менен буржуазиянын саясий союзу калыпташган.

Германиянын бириктирилиши өлкөнүн буржуазиялык өнүгүшүнө, анын экономикасынын жогорулашына өбелгө болгон прогрессивдүү кадам болду. Ошентип, Европанын картасында немецтердин күч-кубаттуу улуттук мамлекети — Европадагы Англия, Франция жана Россия өндүү улуу дөөлөттөрдүн эн күчтүү атаандашы пайда болгон.

**Европанын индустриялаштырылышы. Илимий-техникалык прогресс.** Өнер жай тәңкөрүшү. Табият таануу жаатындагы эн ири ачылыштар өнер жайындагы техникалык прогресске негиз болду. Электр-магниттик индукциянын ачылышы электр энергиясынын механикалык кыймылга айланышына жол атты. XIX к. техникалык жана технологиялык өнүгүүлөрдүн негизи болуп саналган табигый илимдердин өнүгүүсүнөн да алга озуп кеткен *илимий изилдөөлөрдү интеграциялоо* тенденциясы жарадалды. Бул коомдук өнүгүүдөгү жаныча көрүнүш эле.

Металлургияда англиялык инженер Бессемер *конвертерди* — чоюндан болотту өндүрүп алуу үчүн айланма мешти ойлоп тапты. Француз Мартен болот *эртүүчү мешти конструкциялады*. XIX к. аягында *электр мештери* пайда болду. Өнер жайындагы энергия булагы *өзгөртүлдү*. Мурдагы буу машина-

лары өркүндөтүлүп, эн кубаттуу жылуулук кыймылдаткычы — *буу турбинасы* түзүлдү. Электр тогун колдонуу энергетикада төнкөрүш жасады. Электр тогун иштетип чыгарып, алыссы аралыктарга жиберүү үчүн таш көмүрдүн, чым көндүн, сланецтин кубаттуулуктары кенири колдонула баштады. Электр кыймылдаткычы катары колдонула турган динамомашиналардын курулушу техникалык прогрессте чечүүчү мааниге ээ болду.

Бир машинанын жардамы менен әкинчи бир машинаны түзүү ар түрдүү станоктор менен жабдылган машина куруу заводдорун пайда кылды. XIX к. соңундагы машина куруу өнөр жайында станоктордун беш тиби болгон. Алар — *токардык, көзөөчү, жонуучу, фрезалык* жана *жылмалоочу* станоктор эле. Станоктордо иштөө анда аткарылуучу операциялардын женилделишине жана автоматтык процессорлорду пайдаланууга шарт түздү. Натыйжада 1873-ж. американлык X. Спенсер тунгуч автомат-станокту түзгөн болчу.

XIX к. адамзат тиричилигинде темир жол пайда болгон. Алгачкы темир жол транспорту 1825-ж. Англияда жүре баштаган. XIX к. әкинчи жарымында темир жол курулушу АКШда кенири кулач жайганды. Ал жакта 1869-ж. Атлантика океанынын жәэктерин Тынч океандын жәэктери менен туташтырган тунгуч трансконтиненттик темир жол курулган. Кыртыштуу жолдор жакшыртылган. Алгачкы шоссе жолу 1830-ж. Францияда пайда болгон. Шаардын ичинде жүрүүчү транспортто да өзгөрүүлөр болгон. XIX к. 80-жж. конкалардын ордуна трамвайлар келген. Дениз транспорту да өнүктүрүлүп, пароходдор пайда болгон. Европалыктардын Америкага, Австралияга, Жаны Зеландияга жер ооштурушу менен көлөмдүү кемелер пайда боло баштаган. 1864-ж. орустар Кронштадттан Ораниенбаумга баруучу кемелерге жол ачуучу алгачкы «Пилот» муз жаргычын, 1886-ж. английлыктар алгачкы танкерди курушкан. Дениз транспортунун өнүгүшү 1959–1969-жж. Суэц каналынын курулушуна түрткү болгон.

XIX к. байланыш каражаттары да өркүндөтүлгөн. 1844-ж. американлык ойлоп табуучу Морзе телеграфтык аппаратты ойлоп тапкан. 1866-ж. узундугу 3240 км келген алгачкы трансатлантикалык кабель курулган. 1876-ж. американлык A. Белл анчалык алыс эмес аралыкка угулуучу телефонду ойлоп тапкан. Андан көп етпей эле Э. Юз телефондун микрофонун, андан кийин T. A. Эдисон коммуникациялык жабдууну ойлоп табышкан. 1887-ж. немец физиги Г. Герц электр-магниттик толкундарды жасалма жол ме-

нен жаратуу мүмкүнчүлүгүн ачкан. Орус окумуштуусы А. С. Попов зымсыз байланышуунун жолун ойлоп таап, 1895-ж. радио пайда болгон.

XVIII к. 80-жж. Англиядагы өнөр жай революциясы XIX к. биринчи жарымында Европанын калган өлкөлөрүнө жана Түндүк Америкага жайылган. XIX к. ортосунда Англияда фабрикалык өндүрүш басымдуулук кылып калган. 1826–1850-жж. Англиядан машиналарды ташып чыгаруу алты эсеге өскөн. Башка өлкөлөрдө негизинен мануфактура жана майда өнөр жай өндүрүшү басымдуулук кылып турган. Өнөр жай төнкөрүшү XIX к. 70–90-жж. гана аяктаган.

Францияда фабрикалар адегенде текстиль өнөр жайында пайда болгон. Ал жибек кездемелерди өндүрүү боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыгып, алар ички да, тышкы да базарда кенири талап кылышкан. Асем жасалга буюмдары француз экспортунда маанилүү роль ойногон. Фабрикалык өндүрүш акырындык менен металлургия жана машина куруу өнөр жайларына да киргизилген. Париж 1828-ж. газ менен жарык кылышып, көчөлөрү асфальттала баштаган. Франциянын экономикасы Экинчи империянын (1852–1870) түшүнүүдөн өзгөчө дүркүрөп өнүккөн.

XIX к. 30-жж. герман мамлекеттеринде өнөр жай төнкөрүшү жүргөн. Ага дыйкандардын жакырдануусунан улам эркин жумушчу күчүнүн жаралышынын, ири капиталдын топтолушунун, шаар калкынын өсүшүнүн жана сатып алуу таламдарынын арбышынын натыйжасында мүмкүнчүлүк ачылган болчу. Фабрикалык өндүрүш Саксониянын, Рейн-Вестфаль районунун, Силезиянын пахтадан кездеме токуу өнөр жайында пайда болгон. XIX к. ортосунда шоссе жолдорун куруу иштери башталып, Берлинде жана Рурда ири машина куруу борборлору түзүлө баштаган. Чехияда, Австрияда, Италияда, Испанияда да машиналар колдонула баштаган. Булардагы өнөр жай төнкөрүшү да адегенде текстиль өнөр жайында, андан кийин металлургияда жүргөн.

Өнөр жай төнкөрүшү коомдун агрардык өнүгүү шартынан индустримальык өнүгүү жолуна түшүшүнө шарт түздү. Айыл чарбасындағы капиталисттик өндүрүштүк мамилелер баарынан мурда Англияда жана Голландияда пайда болуп, андан соң Францияга, Италиянын түндүгүнө, алардан кийин Европанын башка аймактарына жайылтылган.

**Экономикалык кризистер.** Өнөр жай төнкөрүшү жана экономиканы индустриялаштыруу ашыра өндүрүү, күтүүсүз төмөндөө, жумушсуздуктун өсүшү менен коштолгон **экономикалык кризис**

*терге* алыш келди. Ал эми мамлекеттер ортосундагы экономикалык жана соода-сатык байланыштары болуши кризистердин дүйнөлүк мүнөздө болушун шарттады. Ошентип, алгачкы дүйнөлүк экономикалык кризис 1857-ж. болгон. XIX к. 70-жж. европалык өлкөлөргө американлык арзан наандын келишинен улам пайда болгон дүйнөлүк агрардык кризис Европанын экономикасына каттуу сокку урган.

Европа өлкөлөрүнүн экономикасы XIX к. бир кылка эмес өнүгүп, бир кыйла өнүккөн өлкөлөрдүн тобундагы күчтөрдүн катышы оош-кыйыш болуп өзгөрүп турган. Эгерде XIX к. биринчи жарымында Англия дүйнөлүк өнөр жай өндүрүшүндө биринчи орунду ээлеп турган болсо, XIX к. соңунда АКШдан жана Германиядан кийинки үчүнчү орунга, ал эми Франция экинчи орундан төртүнчү орунга түшүп калган.

Монополиялардын түзүлүшү. Өнөр жай төнкөрүшүнүн аякташы менен батыш өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө өндүрүштүн жана капиталдын топтолуу процесси тездерген. Капиталы чектелүү болгон айрым ишканалар айыгышкан атаандаштыкка туруштук бере алышкан эмес. Ошонун натыйжасында экономиканын бүтүндөй бир тармагын көзөмөлдөшкөн *картель, синдикат, трест* түрүндөгү акционердик коомдор пайда болгон.

Германиядагы Рейн-Вестфаль таш көмүр синдикаты өлкөнүн көмүр өндүрүү өндүрүшүнүн басымдуу бөлүгүн топтолгон. «Жалпы электрлештируу компаниясы» (АЭГ), «Сименс» тресттери электр-техникалык өнөр жайындағы, Крупп жана Штумм деген ишкерлер аскердик өндүрүштөгү монополисттер болушкан. Франциянын металлургия өнер жайы «Комите де форж» жана «Шнайдер-Крезо» компанияларына топтолгон. Англияда Виккерстин жана Армстронгдун концерндери жана Англ-Иран нефти компаниясы маанилүү ролду ойношкон. АКШдагы металлургия жана нефти өндүрүү иштерин Моргандын болот өндүрүү корпорациясы жана Рокфеллердин нефти трести жүргүзүп турган.

Каржы чейресүн эн ири банктар монополияга айландырып алышкан. Банк капиталын өнөр жай капиталы менен бириктирип алуунун негизинде *каржылык олигархия* түзүлгөн. Алар өз өлкөлөрүнүн ички жана тышкы саясаттарында өтө таасирдүү болушкан. Бара-бара бул монополияларга улуттук чектерде иш жүргүзүү тардык кылып, эл аралык монополиялар түзүлө баштаган.

XIX к. соңунда дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөрдүн эли индустрияга чейинки өнүгүү стадиясында жашаса да, алдыңкы

өнөр жайлдуу өлкөлөрдөгү капитализм колониялык саясат, капиталды экспорттоо, соода-сатык жүргүзүү, транспорттук байланыш аркылуу аларды дүйнөлүк базарга тарткан. Натыйжада, чарба жүргүзүүнүн дүйнөлүк капиталисттик системасы калыптанган.

Суроолор:

1. Италия кандайча бириктирилген? Ж. Гарибальди деген ким болгон?
2. Германияны бириктириүүдө Отто фон Бисмарк кандай роль ойногон?
3. XIX к. илимий-техникалык прогресс эмнеден көрүнгөн?
4. Илимий-техникалык төңкөрүш эмнеге алып келди жана эмне үчүн?
5. Эмне үчүн монополиялар түзүлгөн? Алар кайсылар?

## § 2. Европанын XIX к. соңундагы – XX к. башындагы саясий жана социалдык өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрү

Саясий өнүгүүсү. XIX к. 70-жж. Батыш Европада улуттук-боштондук кыймылдардын жана революциялардын мезгили аяктаган. Европа өлкөлөрүндө конституциялык монархия же республика түрүндөгү буржуазиялык улуттук мамлекеттер түзүлгөндөн кийин алардын социалдык-экономикалык өнүгүүлөрүндө эволюциялык мүнэз басымдуулук кылыш калган. Эки же көп партиялуу негиздеги парламенттик система калыптанган. Ал парламенттик трибуна калктын кенири катмарларынын таламдары жана талаптары жөнүндө билдириүүгө мүмкүнчүлүк берген. Ошентип, Европада укук жана башкарнуу принциптерин түшүнгөн, өз алдынча ой жүгүртө билген жаарандык коом калыптанган. Саясий турмушта күч-кубаттуу мамлекеттин коргоосуна кызықдар болгон өнөр жай буржуазиясынын ролу жогорулаган. Ал мамлекеттик аппаратты, партияларды, ишкерлер союзун жана башка көмөкчү уюмдарды тейлеп турган.

Англияда парламенттик монархия жана эки парламенттик система иш жүргүзгөн. Бийликке кезек-кезеги менен либералдар жана консерваторлор келип турган. Министрлер кабинети жетектеген аткаруу бийлиги жана администрациялык аппарат чындалган.

Францияда 1870-ж. республикалык түзүлүш орнотулганы менен монархиячылардын таасири күчтүү болчу. Демократиялык маанайдагы француз буржуазиясы республиканы чындоо үчүн узакка созулган күрөш жүргүзгөн. 1875-ж. Үчүнчү республиканы Конституциясы кабыл алынган. Ал боюнча эки палаталуу парламент түзүлгөн. Мамлекет башчысы парламенттеги

палаталар тарабынан шайланган президент болгон. Франция республиканы орнотуу жана аны демократташтыруу үчүн жүргөн күрөш жолунда XIX к. аягында бир нече олуттуу саясий кризистерди башынан кечирген.

Германияда 1871-ж. кабыл алынган Конституция боюнча, аткаруу бийлиги жана мыйзам чыгаруу бийлигинин жарым-жартылайы императордун колуна топтолгон. Жогорку өкүлчүлүк орган рейхстаг болгон. Ал жалпы шайлоо укугунун негизинде шайланган. Парламенттин темөнкү палатасында даярдалган мыйзамдар жогорку палатада жана император тарабынан бекитилген. Император өзүнө гана жооптуу союздук министрди — канцлерди дайындаган. Пруссияда жергиликтүү ландтагта шайлоодогу үч класстык шайлоо мыйзамы сакталып калган.

Италияда буржуазиялык монархия чындалып, Мыйзам чыгаруу бийлиги королдун жана парламенттин колунда болгон. Парламент сенаттан жана өкүлдөр палатасынан турган. Мамлекеттин жогорку кызмат адамдарын король дайындаган жана кызматтан алган, парламентти таркатууга да укуктуу болгон. Шайлоо укугуна оокат-мүлкүү калктын етө тар чөйрөсү гана ээ болчу.

Батыштын көпчүлүк өлкөлөрүндөгү социалдык карама-каршылыктар, жалпы элдик кыймылдардын өсүшү башкаруучу чөйрөлөрдү саясий түзүлүштү демократташтырууга, эн бириңчи кезекте, шайлоо укуктарын кенейтүүгө аргасыз кылды. Англиядагы шайлоо укугун реформалоонун натыйжасында майда буржуазиянын жана жумушчу табынын жогорку катмарындагылардын эсебинен шайлоочулардын саны арбыган. Италиядагы шайлоо укугун реформалоо (1882) орто жана майда менчик эзлериине шайлоо укугун берген. Германияда демократиялык күчтөрдүн Пруссиядагы үч класстык шайлоо системасын жоюу үчүн күрешүү жүргөн.

ХХ к. башында бийликке коомгө жетекчилик кылуунун жаныча ыкмаларын колдонуу керектигин түшүнгөн, жаныча формациядагы саясатчылар келишип, социалдык реформаларды жүргүзүшкөн. Ошентип, индустрىялык коомдун калыптануу мезгилиинде башкы позицияны ээлеген либерализмдин негизинде буржуазиялык реформизм жааралган. Коомдогу социалдык чыналууну басандаттуу максатында бир катар реформалар жүргүзүлген. Либерализм анчалык өнүкпөгөнү менен, реформаларга мұктаждык бышып жетилген Германияда консервативдик мүнездөгү реформалар жүргүзүлгөн.

**Социалдык түзүм.** Индустрялаштыруунун жүрүшүндө европалык коомдун социалдык түзүмү да өзгөргөн. Өнөр жай жана банк ишмердүлүктөрүн бириктируунун натыйжасында үй-бүлөлөрдүн жана адамдардын тар чөйресүн камтыган *каржылык аристократия* калыптанган. Ал каржылык аристократия батыш коомунун элитасын түзүп калган. Франциянын күч-кубаттуулугунун символу Француз банкын көзөмөлдөгөн «200 үй-бүлө» болгон. Каржылык аристократиянын психологиясында чектен ашкан индивидуализм жана «өзүндөйлөр» менен гана байланышта болуу сезими калыптанган. Коомдо эзелтен бери келаткан аристократиянын өкүлдөрү басымдуу ролду ойношкон. Англияда, Германияда, Италияда, ал тургай, феодалдык доордон радикалдуу түрде чыгып кеткен Францияда да алар үчүн бийликтө да, бизнеске да жол ачык болгон. Буржуазиялык катмардан чыккандар алар менен жакындашууга умтулушкан.

Индустрялык коом ишкердик үчүн ынгайлуу шарт түзгөн. Ушул кезде буржуазияны, чиновниктерди, интеллигенцияны бириктирген ортонку таптын зор катмары жааралган. Алар билимдүү, иштей билген, тажрыйбасы мол зирек адамдар эле. Алар үчүн баюу таламы иштөө таламы менен айкалышып турган, алар жашоонун маани-манзызын өздөрү жактырган иштен көрүшкөн.

Өнөр жай төнкөрүшүнүн натыйжасында өндүрүш каражаттарынан ажырап калган жумушчу табы калыптанган. Материалдык байлыктын негизги түзүүчүлөрү жалданма жумушчулар болуп калган. Машиналардын колдонула башташы аялдардын жана балдардын эмгегин пайдаланууга шарт түзгөн. Квалификациялуу жана квалификациясы жок жумушчулардын эмгек акыларындагы айырма өтө чон болгон.

Батыш өлкөлерүндөгү эмгекке жарамдуу калктын басымдуу болүгү айыл чарбасында эмгектенген. Англияда дыйкандар дээрлик жок болуп кеткен. Аларды ижаракчылар жана айыл чарба жумушчулары алмаштырышкан. Калган өлкөлөрдө, айрыкча Францияда, бай дыйкандар жана фермерлер көбөйгөнү менен, мурдагыдай эле кедей дыйкандар көп болгон.

**Демографиялык процесстер.** Индустрялаштыруу, айыл чарба өндүрүшүнүн өндүрүмдүүлүгүнүн артыши адамдардын та-мак-аш продуктуларына болгон керектөөлөрүнүн канаттандырылышына, калктын санынын өсүшүнө шарт түздү. Ошентип, алгачкы «демографиялык жарылуу» болду. Европанын калкы XIX к. эки эсеге көбөйүп, 1900-ж. 400 млн адамдан ашып кет-

кен. Анын себеби өлүмдүн азайышы жана төрөлүүнүн көбөйшүү менен түшүндүрүлөт. Бирок XIX–XX кк. чегинде төрөлүү тенденциясы кескин түрдө түшүп кеткен. Англия, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Бельгия, Голландия өлкөлөрүндө, Скандинавия жарым аралындагы мамлекеттерде төрөлүүнүн жана өлүмдүн азайышын, өмүр сүрүүнүн узарышын билдирген демографиялык революция башталган. Францияда демографиялык революция андан жұз жыл мурда эле, XVIII–XIX кк. чегинде башталған болчу. Ал Улуу француз революциясынын натыйжасындағы өзгөрүүлөргө жана наполеондук согуштардың кесептерине байланыштуу болгон эле.

Батыш Европа өлкөлөрү үчүн кеч үйлөнүү мүнөздүү көрүнүш. XIX к. сонунда бул өлкөлөрдөгү никеге туруу курагы 25–28 жаш болгон. Ушул кезде социалдык жана маданий прогресске байланыштуу баланын төрөлүшүн ан-сезимдүү түрдө жөнгө салган үй-бүлөлөрдүн жаны тиби калыптанған. Бала бай жана орто катмардагы үй-бүлөлөрдө аз төрөлгөн да, кедей, квалификациясыз үй-бүлөлөрдө көп төрөлгөн.

Үй-бүлөлүк никелешүү мамилесинде никеге туруунун стабилдүү эместиги мүнөздүү боло баштаган. Ошентсе да XIX к. ажырапшуу процедурасы өтө кымбат жана узак мөөнөттүү процесс болгондуктан, байлар гана ажыраша алышкан. Нике көбүнчө әркектин каалосу боюнча бузулган. Аялдар экономикалык өз алдынчалыкка ээ боло баштагандан тартып, алар да демилге көтерүүгө укуктуу боло башташкан.

**Калктын жер ооштуруусу (миграциясы).** XIX к. жапырт жер ооштуруу кыймылдарынын кылымы болуп саналат. Адамдардын жер ооштуруусунун же миграциясынын себептери ар түрдүү. Алар – экономикалық, саясий, улуттук, диний себептер.

Жаны жерлердеги байлыктар, жер мейкиндиктери жаны жумушчу колдорун талап кыла баштаган. АКШнын, латын американлык өлкөлөрдүн мыйзам актылары иммиграцияны (башка өлкөдөн узак мөөнөткө же биротоло жашоо үчүн көчүп келүү) колдогон. Чет өлкөлүктөрдү тартуу түйүндөрү уюштуруулуп, жер ооштурууну колдогон коомдордун кенири тармагы түзүлгөн. 1800–1900-жж. Европадан Америкага 28 млн адам эмиграцияланған. Мигранттардын саны боюнча, ушул жылдары 13 млн-го жакын кишиси көчүп кеткен Англия биринчи орунда турған. Жер ооштуруучулук кыймылдын башкы мааниси — алар жумушчу күчтөрүнө муктаж болгон өлкөнүн экономикалык өнүгүшүн тездөткендигинде, жаны жерлерди колонияга айлан-

дыргандыгында, ар кайсы региондорду дүйнөлүк чарба жүргүзүү системасына тарткандыгында. XX к. башында Англиядан жана Германиядан миграцияланғандардын саны кескин кыскарганы менен, Италиядан, Балкан өлкөлерүнөн жана Чыгыш Европадан келүүчүлөрдүн саны арбыган. Баш ийдирип алыш үчүн өнүккөн өлкөлөрдөн экономикалык жактан артта калган өлкөлөргө көчүп баруу кыймылы күчөгөн. Франциядан Түндүк Африкага жер ооштуруу мына ушундай мунөздө эле. Европалык миграциянын натыйжасында Түндүк жана Латын Америкасынын, Австралиянын жана Океаниянын калкы көбөйгөн.

**Урбанизация.** Өнер жай өндүрүшүнүн тездик менен өнүгүшүүрбанизация кыймылын күчтөкөн. Урбанизация, бул – калктын жана экономикалык өнүгүүнүн шаарларга топтолушу, айыл тургундарынын азайышынын эсебинен шаар калкынын санынын өсүшү. Өлкөнү индустриялаштыруу менен тыгыз байланыштуу болгон урбанизация процесси адегенде Англияда башталган. XIX к. ортосунда Англиянын шаарларында калктын жарымынан көбүрөөгү жашаган болсо, XX к. башында 2/3 бөлүгү жашап калган.

Айыл калкынын шаарларга агылып келиши менен, өндүрүштүн өнүгүшүнө өбөлгө болгон эмгекчилердин резервдик армиясы көбөйгөн жана керектөөчүлөр арбыган. 1880–1914-жж. 60 млн европалыктар айыл-кыштактардан шаарларга көчүп барышкан. 1900-ж. Европада миллиондон ашуун калкы бар 13 шаар болгон.

Урбанизация процесси чачкын түрдө жүргөндүктөн, көзөмөлдүк кылууга мүмкүн болбой, кылмыштуулук, аракеттик, бузукулук, психикалык жактан бузулуулар өндүү ар кандай социалдык илдөттер жайылган. Шаарлардын жаратылыш чейресүнүн бузулусу экологиялык кризиске алып келген. Ошондуктан шаардык бийликтөр шаарларды жакшыртуу процессине көбүрөөк көңүл бура башташкан. Анткени медицинанын өнүгүшү эпидемия козгогучтарды аныктоого мүмкүндүк берип, аларды таратуучулар жакыр, ыплас шартта жашаган кедей кварталдардын калкы болгондуктан, чейрөнү тазарттуу талап кылышкан.

Шаарларды пландаштыруу өзгөргөн. Шаарларга кенири көчөлөр — проспекттер салына баштаган. Жаныча стилдеги коомдук имараттарды — дүр-дүнүйө дүкөндөрүн, китеңканаларды, көргөзмө залдарын, спорттук куруулуштарды куруу талабы өскөндүктөн, куруулуш техникасында да өзгөрүүлөр болуп, жаны куруулуш материалдары — металл, айнек, бетон пайда болду.

**Агартуу.** Техникалык прогресс жана ага байланыштуу машиналык өндүрүшкө өтүү сабаттуу, квалификациялуу жумушчуларды талап кылгандыктан, батыш өлкөлөрүндө XIX к. экинчи жарымында *жалпыга бирдей башталгыч окутуу* киргизилген. Кылымдын сонунда билимдүү эркектердин саны алардын жалпы санынын 75–90%ын түзгөн. Жалпы башталгыч билим берүүчү мектепте балдарды окууга, жазууга үйрөтүшчү, арифметика боюнча жөнөкөй түшүнүктөр берилчү, тарых жана диний билимдер окутулчу. Бул мектепте билим минимумун жаттап окуу мүнөздүү болгон.

Жетиштүү үй-бүлөлөрдүн балдарынын орто билим алууга мүмкүнчүлүгү болгон. Өнөр жай өндүрүшүнүн өнүгүшү менен, гуманитардык багыттар менен бир катарда математиканы, физиканы, химияны окутууга көбүрөөк көнүл бурулган техникалык жана атайын окуу жайлары ачылган. Кедейлердин балдары эрте жашынан баштап иштөөгө мажбур болушуп, окуу акысы кымбат болгондуктан, окуй алышкан эмес.

Орто мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайларынан окуп, инженердик, агрономдук, мугалимдик жана врачтык адистикке ээ болууга мүмкүн болгон. Дээрлик бардык жогорку окуу жайларындагы билим берүү үчүн акы төлөтүлгөн. Ал эми аялдар жогорку билим алууга укуксуз болчу.

**Турмуш-тиричилик.** Батыш европалыктардын рационунда эт азыктарынын жана жер-жемиштердин пайызы көбөйгөндүктөн, тамак-аштын сапаты арткан. Ошону менен бирге эле спирт ичимдиктерин жана тамекини колдонуу да көбөйгөн. Германияда 1870–1913-жж. тамекинин бир адамга эсептелген жылдык үлүшү 1ден 1,6 кг чейин есken. Кофе жалпы элдин жагымдуу тамагына айланган, арийне, бай эмес адамдар жасалма кофени ичүү менен канаттансашкан.

Жетиштүү үй-бүлөлөр кымбат эмеректер менен жабдылган зангираган менчик үйлөрдө, квартиralарда жашашчу. Алар жашаган үйлөрүнүн ички жасалгасын мезгилге жарааша керкем стилдердин өзгөрүүсү боюнча алмаштырып турушчу. Наполеондун тушундагы доордун эмеректери геометриялык оюучийүүлөр менен кооздолгондугу, салмагынын оордугу менен айырмаланып турат. Үй ичи расмий салтанаттуулукта жасалгаланчу. XIX к. ортосундагы эмеректер кыйла женил болуп, тукаба, баркыт менен кештелене ыксыз кооздолуп жасалган (экинчи рококо). Ал эми кылымдын сонундагы «modern» сүйрү формадагы, ассиметриялуу жасалган эмеректерди жаратты.

Үйдү жасалгaloодо бакубат жана байгерчиликте жашоо мүнөзү баса белгиленип, ички жасалгасынын тону күнүртүрөөк түстө болуп, жараышыктуу бүктөмдер, бүйүрмөлөр менен кооздолгон эмеректер урунулган.

Кийим-кечелерди ордо сарайдын көрсөтмөсү боюнча кийинүү адаты калып, буржуазиялык стилдеги кийимдер кийиле баштады. Эркектердин костюму иштегенге ынгайллуу, тыкан тигилип, иш-милдеттерине жараша бөлүнгөн. Алсак, пиджак жана жакет жумушка кийилип, фрак салтанаттарда кийилүүчү майрамдык кийимге айланды. XIX к. аягында Англиядан чыккан *smoking-der* мода боло баштаган. Ал эркектердин клубуна, театрга, ресторанга барганда кийилчү.

Аялдардын кийимдери ар түрдүүлүгү менен айырмаланып турчу, ошондой эле ал анын күйөөсүнүн бардарлыгын, ишинин ийгилиги артып тургандыгын көрсөтүп турууга тийиш болчу. XIX к. башында аялдардын кейнөгүнүн этеги көкүрөктүн алдынан чыгарылып, бүйүрмөлөнүп тигилген, этеги жана жендери ар түркүн воландар менен кооздолгон туника түрүндө эле. Аялдар кымбат баалуу асем шуру-мончокторду тагынышчу. Кылымдын ортосунда кийимдеринин модасына Францияда башталган Экинчи империянын стили кирген. Ал боюнча, аялдардын кийимдери ашкере кооздолуп тигилген. Ушул кезде белинен бүйүрмөлөнүп тигилген юбкалар кийиле баштаган. Ал кринолин деп аталчу. Кринолиндин ичинен катар-катар ички юбкалар же болот обруттар кийилчү. Аялдардын кийимдерин алтындалган жиптен токулган тордомолор менен кооздоо өзгөчө модага айланган. XIX к. аягында транспорт каражаттарынын (автомобиль, трамвай) пайда болушу жана дene тарбиялык көнүгүүлөрдүн жасала башташы менен, аялдардын кийимдери жөнөкөйлөштүрүлө баштаган. Аялдардын тен укуктуулукка умтулуусу, билим алуу укугуна ээ болуш үчүн күрөшү алардын кийимдеринин өзгөрүшүнүн маанилүү фактору болгон. Ушул кезде аялдардан кызматкерлер, врачтар, мугалимдер чыга баштаган. Ошондуктан тиричиликке юбка, блузка, юбкадан жана жакеттен турган костюм, пальто кирген.

Карапайым адамдар иштегенге тоскоолдук кылбай турган-дай жана каражаты жеткен кийимдерди кийинишикен. Ошентип улуттук кийимдердин ордуна жалпы европалык шаардык тип-теги кийимдер кийиле баштаган. Аларда деле ар түрдүү оймочиймелер, кооздуктар сакталып калган.

1. Батыш европалык алдыңықты өлкөлердүн XIX к. соңундагы – XX к. башындағы саясий тұзулуштегі кандай болгон?
2. Буржуазиялық реформизм деген әмнене жана ал кандай негизде жүргүзүлген?
3. Социалдық тұзумде кандай өзгөрүүлөр болгон?
4. Демографиялық процесстин өзгөчелүктегі әмнеде?
5. Урбанизация деген әмнене, анын социалдық натыйжалары кандай?
6. Агартуу ишинде кандай өзгөрүүлөр болгон?
7. Тиричиликте кандай өзгөрүүлөр болгон?

### § 3. Жумушчу жана социалисттик қыймыл

**Жумушчулардың социалдық укуктары үчүн күрешү.** Кол эмгегинен машиналық, фабрикалық-заводдук өндүрүшкө етүү өндүрүш каражаттарынын әэлериңе көз каранды болгон жумушчулардың абалын ого бетер оордотту. Өнөр жай ишканаларында бир күндүк жумуш убактысы 14–16 saatka созулуп, эмгек ақысы төмөн болгон, ошондой эле эркектердикине караңда эмгек ақы аз төлөнгөн аялдардың жана балдардың эмгеги кенири пайдаланылган.

Өнөр жай төңкерүшү башталған кезден тартып, Англиядагы жумушчулардың нааразылық көрсөтүү қыймылдары башталған. Анын бир түрү техниканы талкалар жана фабриканын имаратын ерттөп жиберүү эле. Эл арасында айтылған кепке ылайык, жакырдыктын күнөөкөрү деп эсептеп, бириңи болуп станокту талкалаган жумушчу Нед Лудд болгон. Ошондуктан жумушчулардың арасына жайылған эн алгачкы жалпы қыймыл луддизм деп аталған. Бирок ал қыймыл машинадарга эмес, алардын кожоюндарына каршы багытталған қыймыл болгон. Англиялық парламент, ишкерлердин талабы боюнча, машинадарды талкалаганы үчүн өлүм жазасын киргизүү жөнүндө жана луддчулардың қыймылын ырайымсыздык менен басуу жөнүндө мыйзам кабыл алат. Ал мыйзамга ылайык, 40 луддчу өлүм жазасына тартылған.

Германиядагы силезиялық токуучулардың 1844-ж. көтөрүлшү Батыш Европадагы 1848–1849-жж. революциялық окуялардың чыгышына зор чакырык болгон. Силезиялық токуучулардың қыймылы атaiылап даярдалbastan эле, күтүүсүз жерден чыгып кеткен. Фабриканын ээсинин терезесинин түшүндиң ырдан отурған жумушчуни кожоюн түрмөгө отургузуп коёт. Ал жумушчунун жоро-жолдоштору анын башотулушун жана эмгек ақынын көбейтулшүн талап кылыш, кожоюнга келишет. Ошондо жумушчулардың талабын оруннатмак тургай,

кайра аларга орондоп бир тийген кожоюнга жиндерি келген жумушчулар анын үйүн, кенсесин жана кампаларын өрттөп салышат. Ошентип ал көтөрүлүшкө айланып, коңшу аймактарга да жайылып кетет. А бирок бул көтерүлүш да туруктуу армия тарабынан ырайымсыздык менен басылып, 150 дей жумушчу түрмөгө камалат.

Мына ошондон кийин жумушчулар ездерүнүн жашоо-турмуштук таламдарын коргоодо терен ойлонуштурулган, максаттуу иш-аракетке өтүшет. Натыйжада алгачкы жалпы элдик жумушчу партиясы — *Улуттук чартисттик ассоциация* — түзүлөт. Ошентип алгачкы уюмдашкан жумушчу кыймылы Англия-дагы чартисттик кыймыл болду. Бул кыймыл парламенттин эркектерге шайлоо укугун берүүнү талап кылган Элдик хартияны кабыл алышы учун күрөшкөн. Бирок чартисттердин бул петициясын парламент четке каккан. Ага карабастан, чартисттер өкмөттү жумушчулардын талабы менен келишүүгө мажбур кылышкан. Ошентип, 1847-ж. 10 сааттык жумуш күнү жөнүндө мыйзам кабыл алынган, жумушчулардын айрым категорияларынын эмгек акылары көбөйтүлгөн.

**1871-ж. Париж Коммунасы.** XIX к. 70-жж. француз жумушчуларынын кыймылы оте курчуган. 1870–1871-жж. франк-prusс согушунда Франциянын женилип калышы революциялык кырдаалдын түзүлүшүнө өбелгө болду. 1871-ж. 18-маркттагы көтөрүлүштүн чыгышына А. Тьердин өкмөтүнүн Париж калкынын аскердик уому болгон Улуттук гвардияны куралсыздандыруу чечими түрткү болду. Улуттук гвардиянын Борбордук Комитети көтөрүлүшкө жетекчилик кылуучу Убактылуу революциялык өкмөткө айланды.

1871-ж. 26-марта Париж Коммунасынын Кенешине мүчөлөрдү шайлоо болуп, 28-марта Париж Коммунасы салтанатту түрдө жарыяланды. Бул жаны бийлик мурдагы бийлик аппаратын жоё баштады. Адегенде эле рекруттук тандоого негизделген туруктуу армияны жоуп, анын ордуна Улуттук гвардияны койду; министрликтердин ордуна 10 комиссияны түздү; элдин абалын жакшыртууга багытталган квартира акы учун карыздарды жоую жөнүндө, түнкү наавайканаларды жоую жөнүндө, күрөөгө коюлган буюм-тайымдарды ээлерине акысыз кайтарып берүү жөнүндө, ээсиз калган мастерскойlordу жумушчу ассоциацияларына еткөрүп берүү жөнүндө декреттерди кабыл алды. Коммуна маданият жана билим берүү жаатында да бир катар иш-чараларды жүргүздү: мамлекеттен чиркөөнү бөлүү


жана кечилдик ордендердин мүлктерүн мамлекетке өткөрүү жөнүндө декреттер кабыл алды.

Париж Коммунасы 72 күн өкүм сурду. Анын 1871-ж. 28-майын-дагы кыйроосу террорчулуктун болуп көрбөгөндөй күч алышы менен коштолгон. Атылгандардын, сүргүнгө айдалгандардын, түрмөгө отургузулгандардын жалпы саны 70 мин адамга жеткен.

**Жумушчулардын социалдык женип алуулары.** Жумушчулар туруктуулук менен күрөшүүнүн натыйжасында XIX к. аягында өздөрүнүн турмуштук абалдарын бир аз болсо да жакшыртууга, саясий укуктарын кенейтүүгө жетишисти. Бир катар өлкөлөрдө эмгек шартын жана эмгек акынын өлчөмүн жөнгө салып турган фабрикалык-заводдук мыйзам актылары кабыл алышынан. Жумушчуларга бойонча жана ондурүштө алган майыптык боюнча, ооруга байланыштуу жөлөк пулдар, карылыгы боюнча пенсиялар киргизилди. Өнүккөн өлкөлөрдөгү жумуш күнү 9 саатка чейин кыскартылган жана дем алыш күндөрү киргизилген. Жумушчуларга байланыштуу мыйзам актылары боюнча эл аралык конгресстер чакырыла баштаган. Профсоюздардын ишмердүүлүктөрү легалдаштырылган XIX к. 30-жж. Англиядагы экинчи жана үчүнчү шайлоо реформалары жумушчуларга парламенттик шайлоолорго катышуу үчүн укук берди. Германиянын 1871-ж. конституциясы 25 жашка толгон эркектердин баарына тен шайлоо укугун берген. Ал эми Франциядагы 1875-ж. конституция боюнча эркектер 21 жашка толгондон тартып шайлоо укугуну ээ болушкан.

**Социалисттик кыймылдын башталышы.** Эмгекчил адамдардын жакыр турмушта эптеп күн көрүп жатышы интеллигенциянын өкүлдерүнүн нааразылыгын туудуруп, алардын жакшы коом жөнүндө ой-сезимдерин ойготкон. Ошентип социалисттик (латынча *socialis* – коомдук) идеялар жарала баштаган. Өздөрүн социалисттербиз деп эсептешкен француздар **Аири Сен-Симон, Шарль Фурье, англис Роберт Оуэн** капитализмди сынга алышып, эмгек продуктуларын адилеттүүлүк менен бөлүштүрүүгө үндөшкөн, бирок ошондой жаңы коомго өтүүнүн жолун аныктап көрсөтө алышкан эмес.

Пролетариаттын курешүн илимий жактан **Карл Маркс** менен **Фридрих Энгельс** негиздеп бере алышкан. Алар капиталисттик түзүлүштүн адилетсиздигинин башкы себеби анын *ондүрүш каражаттарына болгон жеке*



К. Маркс.



Ф. Энгельс.

менчикке негизделгендигинде деп эсептешкен. Жумушчулар революциялык теория менен куралданышканда гана саясий бийликтөө ээ болушмак, жеке менчикти коомдук менчик менен алмаштыра алышмак жана эксплуатациясы жок жаңы коомду кура алышмак. Ал эми бул максатка же-тиш үчүн жумушчуларга эн күчтүү уюм, саясий партия керек болгон.

*I Интернационал.* XIX к. 50-жж. аягында жумушчу кыймылы күч ала баштаган. Жумушчулар тыюу салууларга

карабастан, иш таштоолорго чыгышкан, ар кайсы өлкөлөрдүн жумушчуларынын ортосунда байланыштар чындалган. Профсоюздук уюмдар, ез ара жардамдашуу кассалары пайда болгон. Мына ушундай кырдаалда 1864-ж. 28-сентябрда Лондондогу английс, франк, немец, италиян жумушчулары катышкан митингде эл аралык саясий партияны — I Интернационалды — Жумушчулардын эл аралык шериктештигин түзүү жөнүндө чечим кабыл алышган. I Интернационалдын түзүлүшү менен жумушчулардын ан-сезими өскөн, алар мурдагыдан да тыгыз байланышта болуп калышкан. Европа өлкөлөрүндө жана АКШда I Интернационалдын секциялары түзүлгөн. Алар гезиттерди, брошюраларды жана башка адабияттарды чыгарышкан, улуттук негиздеги ез алдынча жумушчу партияларынын түзүлүшүнө ёбөлтө болушкан. I Интернационал иш таштоо кыймылдарына колдоо көрсөткөн, жумушчулардын экономикалык жана саясий маселелерди талкуулаган кенешмелерине жана съезддерине катышкан, профсоюздар, кооперативдик жана башка уюмдар менен тыгыз байланышта болуп, жумушчулардын саясий күрөштөгү тажрыйбасын байыткан. I Интернационал анын Башкы Кенешинин чечими менен 1876-ж. таркатылган.

*II Интернационал.* XIX к. 70–80-жж. көптөгөн өлкөлөрдө социалисттик жумушчу партиялары пайда болгон. 1875-ж. Германияда А. Бебель жана В. Либкнехт жетектеген социал-демократиялык партия түзүлгөн. 1876-ж. АКШда социалисттик партия уюшулган. 1879-ж. Францияда түзүлгөн жумушчу партиясынын жетекчилери Ж. Гед жана П. Лафарг болгон. Англияда, Австрия-Венгрияда, Италияда, Бельгияда, Голландияда жана Скандинавия өлкөлөрүндө пролетардык саясий партиялар пайда болгон. Профсоюздар жалпы элдик уюмдарга айланган.

Жумушчу кыймылынын уюмдашуусунун өсүп-өнүгүшү эл аралык пролетардык жаны уюмдун — II Интернационалдын түзүлүшүн шарттаган. II Интернационал 1889-ж. 14-иүлдө Париждеги эл аралык социалисттик конгрессте мезгил-мезгили менен чакырылып туруучу эл аралык конгресс катарында түзүлгөн. Анда жумушчу кыймылынын тажрыйбасы жалпыланып, бир кыйла актуалдуу коомдук проблемалар боюнча чечимдер кабыл алынып турган. II Интернационал жумушчулардын күрөшүү ыкмаларын жана анын жаңыча жолдорун иштеп чыгууга зор салым кошкон. Анын конгресстеринде социалдык мыйзам актылары боюнча маселелерге — 8 сааттык жумуш күнүн киргизүү, бирдей эмгек үчүн бирдей акы төлөө, жумушчулардын эмгек жана тиричилик шарттарын жакшыртуу өндүү маселелерге артыкча көнүл бурулган. 1889-ж. Париж конгрессинин чечими боюнча пролетардык тилекшештиктин күнү — 1-Май жыл сайын белгилене баштаган. II Интернационалдын конгресстеринин куралданууну жана аскердик бюджетти кыскартуу жонундө, улуттук-боштондук кыймылдарды колдоо, колониализмге каршы күрөшүү жөнүндө талаптары актуалдуу маселелерден эле.

II Интернационал түзүлгөндөн көп етпөй эле объективдүү себептер менен шартталган жиктелүү пайда боло баштаган. Маркстык революциячыл агым элди социалисттик революцияга жана пролетариат диктатурасын орнотууга багыттаган. Реформачыл кыймыл реформаларды жүргүзүүнү биринчи орунга койгон. Немец социал-демократы Э. Бернштейн таптардын ортосундагы өз ара кызматташтыкты, реформалардын маанисин негиздеп көрсөтүп берген. Ал социализмге менчикти жалданма жумушчуларга бөлүштүрүү аркылуу тынчтык жол менен деле барса болот, ошондуктан революциянын кереги жок деп эсептеген. Немец социал-демократы К. Каутский революциячыл марксчылар менен реформачылардын ортосундагы борборчул багытта туруп, капитализмге каршы реформалардын жардамы менен күрөшсө болот деп эсептеген.

Согуш коркунучу II Интернационалдын согушка каршы ишмердигин арттырган. Бул иште II Интернационалдын Штутгарт (1907), Копенгаген (1910), Базель (1912) конгресстери маанилүү роль ойногон. Аларда согушка көрүлүп жаткан даярдыктарды айыптаган жана согушка каршы күрөштө болгон каражаттардын баарын колдонууга чакырган документтер кабыл алынган. Тилекке каршы, дүйнөлүк биринчи согуштун алдында Батыш Европадагы өлкөлөрдүн социалисттик партияларынын жетек-

чиликтегинде буржуазия менен кызматташууга ниеттенген реформачылар көп эле. Согуш башталгандан кийин германиялык социал-демократтар, франциялык социалисттер парламенттерде согуш жүргүзүүгө каражаттарды бөлүү үчүн добуш беришип, «жарандык дүйнө» идеясын жакташкан. Бул болсо II Интернационалдын кыйрашын алдын-ала аныктап койгон.

Дүйнөлүк бириңчи согуштун алдында АКШда – 17 млн, Англияда – 13, Германияда – 11, Францияда – 3,7, Италияда – 3 млн өнөр жай жумушчулары болгон. Бул аларда жашаган калктын басымдуу бөлүгү эле. Эгерде аларга айыл чарба жумушчуларын, соода-сатык жана тейлөө чөйрөсүндөгү жалданма жумушчуларды кошо турган болсок, анда андан да көп болору бышык. 1914-ж. бардык елкөлөрдүн профсоюздары биригип 13,2 млн адам болгон, социалисттик партиялар 4,2 млн кишини бириктирген. Ушул таптагы социал-демократиялык фракциянын эң кубаттуусу германиялык рейхстагдагылар болчу, андан кийин Франциянын палатасындагы депутаттар турган.

#### Суроолор:

1. Өнөр жай төңкөрүшүнүн башталышында английялык жумушчулар кандай каршылыктарды көрсөтүшкөн?
2. Лиондук жана силезиялык токуучулар эмне үчүн көтерүлүшке чыгышкан?
3. 1871-ж. 18-маргтагы көтерүлүштүн себеби эмнеде жана Париж Коммунасы элдин абалын жакшыртуу үчүн эмнелерди жасады?
4. Социалисттик кыймылдын эң көрүнүктуу өүрлөрү кимдер?
5. I Интернационал качан түзүлгөн жана анын мааниси эмнеде?
6. II Интернационал эл аралык жумушчу кыймылнын өнүгүшүнө кандай салым кошкон?
7. Эл аралык социалисттик кыймылда кандай агымдар болгон?

#### § 4. Дин жана диний турмуш

**Христиан дини жана анын бутактары.** Дин (латынча *religio* — динчил, такыба, эн кымбат, эн кадырлуу) маданияттын курамдык бөлүгү болуп саналат. Дүйнө жүзүнө кенири жайылган диндер — *буддизм, христиан, ислам*. Христиан дини байыркы цивилизациянын кризисинин шартында пайда болгон. Христиан дининин негизги идеясы — Иисус Христос түнөөдөн арылуу миссиясы. Христиандык диний окуунун негизги булагы Библия — Ыйык Жазма, же Кудайдын деми-нен жарагалган документ болуп эсептелинет. Христиан дини адегенде б.з.ч. I к. еврейлердин арасында пайда болуп, б.з. IV–V кк. мекеме жана бирдиктүү уюм катары калыптанган. Ал

эмис орто кылымдар доорунда (1054-ж.) христиан дини православие жана католиктик агымдарга бөлүнүп кетет. Жаны мезгилдин башталышындагы Реформациянын жүрүшүндө католиктик багыттан протестанттык агым бөлүнүп чыгат. Ошентип христиан дини өз алдынча *католиктик, православиелик* жана *протестанттык* багыттарга тарамдалып калган.

Католиктик (грекче *katolikos* — жалпы, ай-аalamдык) агымдын өзгөчөлүгү римдик папанын бүткүл христиандардын үстүнөн башчылык кылуу ролу жөнүндөгү окуу болуп саналат. Ал Кудайдын жердеги элчиси тарабынан жарыяланган. Католиктик агымда Кудайга сыйынуучулук (месса) өтө салтанаттуу мүнөздө болуп, музыка менен коштолот. Храмдары скъульптуралар жана картиналар менен кооздолот. Католиктик агымда *целибат* — дин кызматкерлеринин никеге турбоосу негизги шарттардын бири болуп саналат. Католиктик агым Батыш Европада, Латын Америкасында, Африкада жана Азияда тараалган.

Православиеде, католиктик агымдан айырмаланып, бирдиктүү борбору жана чиркөөнүн бирдиктүү бир башкаруучусу жок. Ар бир православиелик чиркөө өзүнүн жашаган чөйрөсүнө жараша саясий багытты карманат. Православиелик агым Чыгыш Европада, Жакынкы Чыгышта, Балкан жарым аралында жана Азияда тараалган. Эн ири православиелик чиркөө Орус православиелик чиркөөсү болуп саналат.

Протестанттык агым XVI к. батыш европалык өлкөлөрдү капитаган Реформациянын натыйжасында пайда болгон. Анын католик дининен айырмаланып турган башкы белгиси — Кудай менен адамдын чиркөөсүз түздөн-түз байланышы жөнүндө окууну багыттаганында. Протестанттык агымдын мүнөздүү белгиси кудай жөнүндөгү окуу жаатында да, саясий багыт жаатында да көптөгөн тарамдарга бөлүнгөндүгүндө болуп саналат. Протестант дини Германияда, Швейцарияда, Англияда, Скандинавия жарым аралында, АКШ да кенири тараалган.

Католик чиркөөсү жана саясий турмуш. XIX к. католик чиркөөсү Батыш Европадагы феодалдык-абсолюттук тартиппин тиреги болуу менен, анын руханий жана саясий турмушунда күчтүү позицияны ээлеген.

1848-ж. революция папа Пий IX-нүү Римден качып чыгууга аргасыз кылган. Бирок Франциянын, Австралиянын жана Непалдун куралдуу кийилишишүүсү менен ал 1850-ж. Римге кайтып келген. Ал католик чиркөөсүнүн мурдагы таасирин калыбына келтирүүгө зор кайрат-күч менен киришкен.

Католик чиркөөсүнүн таасириинин ашкере күч алышы буржуазиялык чейредө, интеллигентиянын, кенири коомчуулуктун арасында кооптонууну туудурган. Ошентип ага *либерализм* жана улуттук көз карандысызыдык каршылык көрсөтө баштаган. Көпчүлүк католиктик өлкөлөрдө, өзгөчө Францияда, капитализмдин, индустрящаштыруунун жана урбанизациянын өнүгүү шартында жана жумушчу кыймылышынын өсүшү менен, калктын төн укуктуу катмарларынын арасында *антеклерикализм* жана *атеизм* жайылтылган. Мындай жагдай католиктердин арасында миссионердик ишти күчтүүгө, болор-болбос акчага жакырданган жана артта калган элементтерди сатып аллуу иштерине барууга аргасыз кылган.

**Ватикан собору.** Антиклерикалдык маанайдын өсүшү папа Пий IXнү тарапкерлештерин өз айланасына топтоого мажбур кылды. 1864-ж. ал «Силлабус» — «биздин замандагы башкы адашуулардын тизмеси» деген топтомду чыгарган. Анда рационализм, либерализм, социализм ж.б. 80 багыт айыпталган. «Силлабус» — папанын бул текебер жоругу католик дини менен заманбап коомдун ортосунда тунгуюкту түзөрүн түшүнгөн католиктердин жана ан-сезимдүү ой жүгүрткөн буржуазиянын нааразылыгын туудурган. Пий IX алар менен эсептешпестен, Ватиканда папанын гана бийлигинин аброюн көтерүүгө тиши болгон жалпы соборду чакырган. Ватикан собору (1869–1870-жж.) католиктик диний окуунун негизги жоболорун, папалык бийликтин жогорулагу жана папанын күнөөкөр болбой тургандыгы жөнүндө документтерди кабыл алган. Аларда динге ишенүү жоголуп баратканы, рационализмдин жайылтылышы, көпчүлүк адамдар Кудайды четке кагуу менен, адамзат коомун бузуп жатышкандыгы жөнүндө айтылган. Ошондой эле илимден диндин биринчилиги жөнүндө, ан-сезим «диний ишенимге ээ болгондо» гана жашоо сырын терен түшүнө алат деген тезис жакталган. Ишеним жана адеп-ахлак ишинде папанын күнөөгө батпастыгы таанылган. Мына ушундай догматтардын кабыл алышы католик чиркөөсүнүн өсүп-өнүгүшүн шарттаган. Бул конгресстин катышуучуларынын бир бөлүгү «Папанын күнөөгө батпастыгы жөнүндө» энциклопедияны кабыл албастан, ездөрүнчө эски католик чиркөөсүн түзүшкөн. 1890-ж. тартып эски католик чиркөөсүнүн эл аралык конгресстери чакырыла баштаган. Аларга протестант жана православие дининдегилер да катышкан. Римге адегенде гарibalдичилердин, андан кийин Седан катастрофасынан кийин француз аскерлеринин Италиядан чыгарылып кетишпинен пайдаланышкан италиялык

аскерлердин басып киришинин натыйжасында Ватикан собору нун иши аягына чыккан эмес. Анткени папалық облус менен кошо папанын диний бийлиги жоюлган. Каршылық көрсөтүү белгиси катары папа Пий IX өзүн «ватикандык сүргүнчү» деп атап, «ажыратылган укуктарын» калыбына келтируүн талап кылган.

Католик чиркөөсүнүн жаңы шарттарга ынгайлануусу. Либералдык идеялардын жайылышы, парламентаризмдин жана конституциялык монархиянын бекемделиши, папалык мамлекеттин кулашы, протестанттык Пруссия башында турган Германия империясынын түзүлүшү папалык бийлик менен динсиз бийликтин ортосундагы мамилени курчуткан. Германиянын канцлери О. фон Бисмарк өлкөнүн түштүк-батышындагы католиктердин сепаратизминин күчөп кетишинен сактанып, католик чиркөөсүнүн саясий турмуштагы ролун басандаттууга аракет кылган. Бул саясат *культуркамфа* деген ат менен белгилүү. Башка өлкөлөрдөгү антиклерициализм да күч алган. Ушундай шартта католик чиркөөсү заманбап шартка ынгайлышуу жолу на түшүүгө аргасыз болгон.

Папа Лев XIII эгерде чиркөөнүн таламдары эске алына турган болсо, парламенттер, ал тургай, республикалык тартиппер менен кызматташууга католиктерди үндөгөн, католиктик профсоюздарды жана башка клерикалдык уюмдарды түзүү жөнүндө айткан. 1891-ж. ал «Рерум Новарум» («Жаны нерселер жөнүндө») энцикликасын жарыялаган. Ал католик чиркөөсүнүн социалдык мамилелер жаатындагы программалык документтеринин бири болуп калган. Пий IX-нун «Силлабусун» жойбой туруп, Лев XIII католик чиркөөсүн илимий жана техникалык прогресстин жыйноочусу жана коргоочусу катары көрсөтүүгө умтулган, искусствного жана кол өнөрчүлүкке колдоо көрсөткөн. Ал социализмди социалдык азап чегүүлөргө каршы «жасалма дары-дармек» катары көрсөтүп айыптаган, жумушчулар капиталисттерге каршы күрөшпөстөн, алар менен кызматташууга тийиш деген.

XIX к. соңунда, бир жагынан, католик дининдеги чиркөөлүк айрым догматтарды кайрадан карап чыгуу жана социалдык реформалар үчүн чыгышкан бир кыйла ийкемдүү ағымдар күч алган, католиктик партиялар, профсоюздар, кооперативдер пайда болгон. Экинчи жагынан, чиркөөнүн тааси-



Лев XIII.

рин бошондотууга умтулушкан антиклерикалдык кыймылдар анын мүлкүн конфискациялоону, динсиз билим берүүнү киргизүүнү талап кылышкан. Франциядагы либералдык-буржуазиялык чөйрөлөр 1905-ж. чиркеөнү мамлекеттен бөлүү жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алышына жетишишкен. Бул католик чиркеөсүнүн беделин түшүрө урулган катуу сокку эле. Рим папасы француз католиктерин бийликтеге баштада чакырган.

**Православиедеги жана протестант дининдеги жаңылыктар.** XIX к. соңунда мамлекеттин маанилүү институту катары эсептeliнген Орус православие чиркеөсүнүн позициясы бошондоп калган, анткени динчилдер арасында сектанттыкка жана жиктелүгө умтулуу күч алган. Мамлекеттин жана чиркеөнүн жиктөөчүлөргө каршы күрөшүнөн эч майнап чыккан эмес. Ошондуктан өкмөт 1905-ж. 17-октябрдагы Манифестте «диний ишеним эркиндигин жана башка диндерди урматтоону» жарыялоого аргасыз болгон. Православие дининен башка христиан диндерине өтүү эркиндиги мыйзамдаштырылган, сектанттык ағымдарга жана башка эски үрп-адаттарга уруксат берилип, легалдаштырылган.

Протестант дининде диний либерализм идеялары — Библияны ар түрдүүче талкуулоого, динди илим менен келишитирүүгө умтулган, социалдык проблемаларды жигердүүлүк менен аралаштырган *модернизм* кенири жайылган. Капитализмдин кемчиликтерин сынга алууну таптардын кызматташ болуусу жөнүндөгү окуу менен айкалыштырган *христиандык социализм* кыймылы пайда болгон. Евангелиялык профсоюздар жана башка массалык уюмдар түзүлгөн. Католик дининдеги модернизмге караганда протестанттык модернизм кыйла күчтүү позицияны туткандастыктан, етө таасирдүү болгон.

Атеизмдин, социалисттик идеялардын таасириinin өсүшүнө каршы күрөштү чындоонун негизинде христиандык чиркеөлөрдүн жакындашуу тенденциясы журген. 1894-ж. папа Лев XIII мамлекеттердин башчыларына жана элдерине, православиелик жана протестанттык бирикмелерге Рим чиркеөсү менен биригүү жөнүндө кайрылуусун жиберген. Бирок папа башкалардан Рим чиркеөсүнүн айланасында биригүүн талап кылгандыктан, бул кайрылуу католик эместер тарабынан он кабыл алышган эмес. Христиан чиркеөлөрүн бириктириүү учун кыймылдагы экинчи кадам Эдинбургдагы 1910-ж. өткөрүлгөн миссионердик конференцияда жасалган. Ал конференция *экумендик* (грекче *oikumene* — ай-ааламдык) деген атка конгон.

### Суроолор:

1. Христиан дини үч ағымга качан бөлүнгөн? Алар кандай ағымдар?
2. Католик чиркөсү эмне үчүн Европадагы феодалдык-монархиялық тартиппердин тиреги болуп санаалган?
3. Папа Лев XIII «Рерум Новарум» энцикликасын эмне себептен чыгарган? Бул кайрылуунун мазмуну кандай?
4. Православие жана протестант диндері жаңы шарттарга кандайча ыңгайланышкан?
5. Чиркеенү мамлекеттен бөлүү жөнүндөгү алгачкы мыйзам кайда жана качан чыккан? Анын себеби эмнеде зе?

### § 5. Европалык маданият

**Илимдин өнүгүшү.** XIX к. – XX к. башындағы табият тааннуу илиминдеги эң ири ачылыштар дүйнөнүн физикалык жана математикалык модели жөнүндөгү классикалык механикага негизделген түшүнүктүү түп-тамырынан бери өзгөрткөн.

Англиялык окумуштуулар **М. Фарадей** жана **Ж. Максвелл** жарық, электр тогу жана магнит жөнүндөгү билимдерди биректирген **электр-магниттик теорияны** иштеп чыгууга зор салым кошушкан. Немец окумуштуусу **В. Рентген** терендикке кирүүчү нурларды ачкан, ал нурлар анын ысмы менен аталган. Рентген нурлары физика илиминдеги жаңы ачылыштарга түрткү болгон. Француз **А. Беккерель** урандын радиоактивдүүлүгүн ачкан, ал эми **М. Складовская** менен **П. Кюри** анданда күчтүү нурдануу булактарын — полонийди жана радийди ачышкан. **Э. Резерфорд** *атомдун түзүлүш теориясын* иштеп чыккан, ал теория боюнча атомдун чок ортосунда **ядро**, анын айланасында укмуштуудай тездик менен электрондор тегеренип жүрүшкөндүгү аныкталган. Ошентип атомдун бөлүнбөстүгү жөнүндөгү түшүнүк четке кагылган. Даниялык физик **Н. Бор** ар бир электрондун ез орбитасы бардыгын далилдеген, немец окумуштуусу **М. Планк** атомдор энергияны тынымсыз эмес, айрым бир порциялар — **кванттар** менен бөлүп чыгарары жөнүндө теорияны айт-



М. Фарадей.




Ж. Максвелл.



Н. Бор.



В. Рентген.



А. Беккерель.

кан. Кванттык система ушундайча пайда болгон. А. Эйнштейн мейкиндиктин жана убакыттын касиеттеринин материя менен тыгыз байланышын орноткон атайын жана жалпы салыштырмалуулук теориясын иштеп чыккан. Физика илиминдеги жаны ачылыштар дүйнөнүн жана жаратылыштын түзүмдүк куралушунун түгөнбәстүгүн далилдешкен.

Математика илимине немец окумуштуулары көптөгөн жаны ачылыштарды киргизиши. Г. Кантор математикалык анализге негиз болгон *көптүк сандар теориясын* аныктаган. Д. Гильберт 1900-ж. болочок изилдөөлөр үчүн 23 проблеманы көтөрүп чыккан. Алардын чордонунда аксиомалардын бутундуру жана кара-ма-каршылыктуу эместиги турат деп эсептеген ал.

Орус окумуштуусу Д. И. Менделеев түзгөн *химиялык элементтердин мезгилдик системасы* химия илиминдеги эң маанилүү жетишкендик болду. Ал мезгилдик система илимге али белгисиз болгон элементтерди алдын-ала айта билүү мүмкүнчүлүгүн берди, ошондой эле элементтердин жана алардын кошулмаларынын касиеттери өздөрүнүн атомдук салмагына мезгилдик көз карандылыкта болорун ырастаган. «*Физикалык химия*» деген атайын журналды негиздеген немец окумуштуусу В. Освальд химиянын ушул бөлүмүнө зор салым кошкон. *Органикалык химия* жаатында немец окумуштуусу Ф. Какуле, орус окумуштуусу А. М. Бутлеров, француз окумуштуусу Ж. М. Бель татаал кошулмаларды синтездөө жана анализдөө, жаны материалды — пластмассаны, жасалма жибекти, жасалма каучукту алуу мүмкүнчүлүгүн берген эң маанилүү ачылыштарды жасашкан.


Англиялык окумуштуу Ч. Дарвиндин изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары боюнча «*Табигый тандоо жолу менен түрлөрдүн келип чыгышы*» жана «*Адамдын келип чыгышы жана жыныстык тандоо*» деген эмгектеринде негизделген эволюциялык



А. Эйнштейн.



Д. Менделеев.



Ч. Дарвин.

*теория биология илиминин* чордонунда болду. Ал жандуу жаратылыштагы өнүгүү табигый тандалуу жолу менен жүрөт жана адамдын түпкү бабасы адам сыйктуу маймыл деген идеяларды айткан. Биринчи идеядан өздөрүнүн артыкчылык абалын туюшкан дөөлөттүү таптардын өкүлдөрү аны дароо колдоп чыгышкан. Ал эми экинчи идея болсо адамды Кудай жараткан-дагы жөнүндө окууга шек келтиргендиңтен, азыркы кезге че-йин уланып келаткан кызуу дискуссияны жаратты. Ч. Дарвин түрлөрдүн *туруктуулугунун* жана *өзгөрүлмөлүлүгүнүн* себептерин түшүндүрүп бере алган эмес. Бул проблеманы чечүүгө чех натуралисти Г. Мендель зор салым кошкон. Ал жандуу жаратылышта *тукум куучулук белгилери* болорун далилде-ген. Голландиялык окумуштуу Г. Фриз *мутация теориясын* иштеп чыккан, тактап айтканда, жандуу организмдердеги кес-кин өзгерүүлөрдү, алардын тукум куучулугун изилдеп анык-таган. Мына ушундай илимий ачылыштардын натыйжасында биологиядагы жаны болум — *генетика* пайда болгон. Француз окумуштуусу Л. Пастер жана немец окумуштуусу Р. Кох *бакте-риология жана иммунитеттер теориясына* негиз салышкан. Ушул ачылыштын негизинде медицинада алга карай зор кадам жасалып, сибир жарасы, холера, ич өткөк жана башка жугуштуу ооруларга карши дары-дармектер пайда болгон.

*Адабият жана коомдук илимдер.* XIX к. башында көр-көм адабиятта мурдагы классицизмдин ордуна келген *роман-тизм* багыты кенири жайылтылган болсо, кылымдын орто-сунда *реалисттик* чыгармалар басымдуулук кыла баштаган. Реализм үчүн социалдык тематиканын басымдуулук кылышы жана коомдогу карама-каршылыктарга, жетишпеген жашоого болгон сын кез караптар мүнөздүү. Стендалдын (А. М. Бейль), О. Бальзактын, Ч. Диккенстин чыгармаларында коомдун ар түр-

дүү катмарларынын өкүлдөрүнүн жашоо-турмушу көркөмдөлүп баяндалган. Алар — банкирлер, ишкерлер, майда буржуазия, интеллигенттер, дыйкандар, кол өнөрчүлөр, жумушсуз адамдар.

XIX к. аягындагы коомдук өзгөрүүлөр жагдайында *натурализмди, символизмди* жана реализмдин бир тарааптуу өнүккөн тигил же бул жактарын чагылдырган көптөгөн адабий бағыттар пайда болгон. Натуралист жазуучу көркөм чыгарманы канчалык сыппатташ сүрттөгөнү менен, андагы окуялар сөзсүз түрдө табигый илимдердеги мыйзамдарга таянып жазылышы керектигин айтышкан. Алар адамдын татаал руханий дүйнесүн биологиялык ой жүгүртүүлөр менен сыппаттоого умтулушкин. Натурализмдин негиздөөчүлөрү франциялык бир туугандар Гонкурлар болгон. Алар «Жермини Ласерте» деген чыгарма-сында тиричиликтин анчалык деле маанилүү эмес жактарын, айланы-чөйрөнү, мезгилди өтө майдалап кенири сыппатташ жазышкан. Натурализмдин өнүгүшүне көрүнүктүү француз жазуучусу Э. Золя олуттуу салым кошкон. Анын 20 романдан турган «Ругон-Маккарлар» эпопеясында Экинчи империянын тушундагы француз коому баяндалган.

Символчулардын көнүл chordонунда *ирреалдуу дүйнө* турган. Анткени алар үчүн жашоо чындыгы көнүл бурууга арзыбай турган «жалган дүйнө», ары жагында «сырдуу дүйнө» катылып турган «бозомтук парда» сыйктуу туюлган. Символизмдин өнүгүшүне француз ақындары С. Малларме, А. Рембо, П. Варлеи чон салым кошушкан. Алардын адабий изденүүлөрү көркөм сөз чеберчилигинин жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачып берип, адабий дүйнөнү байыткан. Германияда символизмдин бир кыйла көрүнүктүү өкүлү С. Георге, Бельгияда М. Метерлинк болгон. Англиялык жазуучу О. Уайлддин «таза искусство», «искусство үчүн искусство» идеяларын чагылдырган чыгармалары да символизмге жакын эле.

Жаныча коомдук түзүлүш шартында Европанын ар кайсы өлкөлөрүнүн көрүнүктүү жазуучулары жана драматургдары реализм традициясын улантышкан. Француз Ги де Мопассан «Дүйнө-өмүр», «Сүйүктүү досум» деген романдарында жана көп сандаган новеллаларында Үчүнчү республиканын тушундагы Францияны чагылдырган, кандай гана жолдор менен болбосун ийгиликтек жетүүдөн кайра тартпаган шылуундардын жашоо ынгайын ашкерелеген. А. Франс «Пингвиндердин аралы» романында Франциянын социалдык институттарын мыскылдаган. Р. Роллан «Жан Кристоф» эпопеясында өзү жашаган меркан-

**тилдик** (көрт башынын камын ойлоочулук) доорго каршы турған сүрөткөр темасын алыш чыккан.

Англиялык драматург **Б. Шоу** өзүнүн пьесаларында социалдык жанжалдардын курчтугун көрсөткөн, адилеттүү коомдуу куруу жолдорун издең-иликтеген. **Г. Уэллс** окумуштуунун коом алдында жоопкерчиликте болуу проблемасын көтөргөн («*Көрүнбөс адам*»). **Т. Гарди** өз чыгармаларында адамдын руханий дүйнөсүнө алыш-сатар сүткорлуктун киришин айыптаган.

Немец жазуучусу **Г. Гауптманы** чыгармаларында социалдык жактан маанилүү проблемалар көтөрүлгөн. Алсак, «*Токуучулар*» драмасында силезиялык токуучулардын 1844-ж. көтөрүлүшү жөнүндө баяндалат. **Г. Манидын** «*Империя*», «*Мугалим Гнус*», «*Ак жүрөк*» романдарында кайзердик Германиянын түшүндагы жаштардын адеп-ахлагы, карама-каршылыктуу жана азаптуу социалдык турмуш чындыгы көрсөтүлгөн. **Т. Манидын** «*Будденброктор*» романында оокаттуу бюргерлердин үй-бүлөсүнүн төрт муунунун жашоо-турмуштары сыппатталыш, алардын нарк-дөөлөттүү жашоо ынгайы жөнүндө түшүнүктөрү тастыкталган.

Норвегиялык драматург **Г. Ибсендин** пьесаларында индивидуалдуулуктун трагедиясы, адамдын айлана-чөйрөсүндөгүлөрдө каршы козголону көрсөтүлгөн («*Күүрчактын ўюу*», «*Көзгө корунчү*»).

Коомдук илимдер жаатында тааным теориясы, социалдык, маданий жана саясий процесстер өздөштүрүлүп, изилденип-иликтенип жатты. Философияда үч ири багыт — позитивизм, же илим философиясы (**О. Кант**), неоканттык (Германиядагы «марбургдук мектеп»), «турмуш философиясы» (**Ф. Ницше**, **А. Бергсон**, **В. Дильтеј**, **О. Шпенглер**) калыптанды. Социология илими калыптанып жатты. Немец окумуштуусу **М. Вебер** тарыхый жана маданий социология концепциясын иштеп чыгуу менен алектенди. Австриялык психолог **З. Фрейд** түпкү ан-сезимге көбүрөөк маани берилген психоанализ теориясын изилдеп жатты. Тарых илиминде революцияларды жана эволюцияларды, элдик кыймылдарды өздөштүрүү маанилүү орунду ээледи. Ал боюнча тарыхчылар зор фактылык материалдарды топтошту жана системалаштырышты.

**Живопись.** Живопистеги романтизм инсандыкты, индивидуалдуулукту билдирген. Романтикалык чыгармалардын тематикасы мурдагыдан кеңейип, классицизмге мүнөздүү болгон антикалык сюжеттердин ролу басандаган. Живопись жанрын-

дагы европалык романтизмдин кадырлесе лидери сүрөткердик таланты зор француз художники Э. Делакруа болгон. Анын чыгармачылыгынын туу чокусу 1830-ж. революциянын баатырларынын каарман эрдиктерин чагылдырган «Баррикадалардагы эркиндик» картинасы болгон. Ал картинада Эркиндиктин элесин берген келишимдүү жана чымыр тулку бойлуу, оттуу көз карашы кайраттуу аял артынан көтөрүлгөн элди ээрчитип, өлүктөрдү аралай басып келатканы чагылдырылган.

Испаниялык улуу сүрөткер художник Ф. Гойя реалисттик традицияга чыйырсалган. Ал анын испан элиниң француз баскынчыларына каршы күрөшүн сыйпаттап тарткан картиналарында өзгөчө күчтүү байкалат. Анын Сарагосаны коргоого катышкан бойго жеткен кыздын сүрөтү тартылган «Кандай сыймык!» деген картинасына жогорку денгээлдеги драмалуулук мүнөздүү. Анда өлүктөрдүн арасында жалгыз калган жаш кыздын душманды каардана аткылап жаткан учуру сыйпатталган. Англиялык пейзажчылар Д. Констабел жана У. Д. Тернер реализмдин калыптанышына зор салым кошушкан. Д. Констабелдин картиналарын көргөн адам күн нурунун төгүлүп турганын, нымдалышкан көк чөптүү, желаргынын салкын илебин туюп тургансыйт. У. Д. Тернердин картиналарында сырдуу түнөртөн дениз, дениз жээгиндеги жыланач аскалар жана булундар тартылган. Француз живописиндеги пейзажчылардын арасында Т. Руссо, Д. Пень, Ж. Депре, Ж. Ф. Милле аттуу художниктердин татыктуу эзлеген орду бар. Ж. Ф. Милленин чыгармаларында айыл турмушу, дыйкан адам сыйпатталган. Пейзаж чеберлеринин эң көрүнүктүүлөрүнүн бири К. Каронун чыгармачылыгына адамдын жаратылыш дүйнөсүнө органикалык жактан айкалышуусу мүнөздүү.

XIX к. соңунда живопись жанрында көркөм төңкөрүш жүргөн, арийне, анын ошол мааниси кыйла кийин гана андап туюлган. Ошол кездеги импрессионисттер деп аталган художниктер искусствоны жаныртуу, салондук академизмди жоюу проблемасын көтерүп чыгышкан, живопистин кубарынкы палитрасына каршы болушкан. Алар дүйнөнүн өзүнө мүнөздүү болгон өзгөрүлмөлүлүктүү көрсөтүүгө, көз ирмемди карман калууга умтулушкан. Э. Мане, К. Моне, Э. Дег, О. Ренуа ж. б. көрүнүктүү художниктер абанын жана жарыктын эффектин алдыңкы планга койгон ар түрдүү жанрлардагы көптөгөн мыкты чыгармаларды жаратышкан. Импрессионисттер тондорду таза түстө берүү ыкмасын түзүү менен, живопистик техникага көптөгөн жанылыктарды киргизишти. Алар картиналарды эр-

кин тарта башташты, палитраны карагутуудан баш тартышып, ачык түстө беришти, ачык асман астында тартууга отүштү. Импрессионисттердин лидери Клод Моненин «Руан соборлору», «Чөмөлө», «Лондон тумандары» деген картиналары — дүйнолук живопистин шедеврлери.

Дүйнөгө импрессионисттердин артынан *постимпрессионизм* келди. Постимпрессионизм — дүйнөгө болгон кыйла жигердүү мамиленин жана кыйла бир ынгайлуу түрдүн искуствоосу. Постимпрессионисттик көрүнүктүү художниктер **П. Сезани**, **В. Гог**, **П. Гогендер** болуп саналат. Алардын чыгармаларындагы башкы каарман айланычайре жана өзү менен өзү күрөшүү процессинде өз ордун тапкан адам. Алар живопистеги философиялык жалпылоону көрсөтүүгө аракеттенишип, импрессионисттерге мунездүү болгон жашоонун айрым көз ирмемдерин көрсөтүүдөн чёттөп кетишкен, ошол эле учурда, импрессионисттер сыйктуу эле, түстөрдү берүүнү биринчи орунга коюшкан.



В. Гог.

#### Суроолор:

1. XIX к. – XX к. башында табигый илимдерде кандай ачылыштар болгон?
2. Ал ири ачылыштардын коомдук өнүгүүдөгү ролу кандай эле?
3. XIX к. көркөм адабият кандай жанрларда өнүккөн?
4. XIX к. коомдук илимдерде кандай иштер жүргүзүлгөн?
5. XIX к. живопись кандай өнүккөн?

### § 6. XIX к. экинчи жарымындагы – XX к. башындағы аскердик саясий блоктор жана союздар

1853–1856-жж. Чыгыш согушу жана Вена системасынын кыйраши. XIX к. 50-жж. Осмон империясына жана андагы эзилген элдердин боштондук кыймылына байланыштуу чыгыш маселеси курчуп кеткен эле. Анын башкы себеби европалык дөөлөттөрдүн Жакынкы Чыгышка жана Балкан жарым аралына, өзгөчө Босфор жана Дарданелл кысыктарына үстөмдүк кылуу үчүн күрөшү болчу. Бир тараптан Англия жана Франция, экинчи тараптан Россия өздөрүнүн Түркияга таасирин күчтөтүүгө умтулушкан.

Согуштук жанжалды чыгаруунун көптөгөн шылтоолорунун бири католиктер менен православдардын Иерусалимдеги хрис-

тиан чиркөөлөрүнүн ачкычтары боюнча чыккан жанжал болду. XVII к. бери ал ачкычтар православие дининдегилердин колунда болуп келген. Француз өкмөтү Россиянын Түркиянын ээликтери не таасирдүүлгүн жоюу максатында ачкычтарды католиктерге откөрүп берүүнү талап кылган. Түрк султаны «ыйык жерлердин» ачкычын католиктерге откөрүп берип койгондо, падыша Николай I орус аскерлерине Дунай кияздыгын басып алууну буюрган. Ага жооп кылып Түркия 1853-ж. октябрда Россияга согуш ачкан. Бул Крым согушунда Англия менен Франция Түркия тара-бында, Пруссия менен Австрия байтарап болушкан. Россияны анын жургүзгөн саясатына каршы болушкан Вена системасын-дагы өлкөлөрдүн бири да колдогон эмес.

1853-ж. ноябрда адмирал П. С. Нахимовдун командалыгы астындагы орус эскадрасы Синоп бухтасында түрк флотун талкалаган. Ага жооп кылып, Англия менен Франция эн жаны кемелдерден куралган бирикмө эскадрасын түрк портторун жана соода-сатык иштерин коргоо учун деген шылтоо менен Кара денизге киргизишкен. Андан сон англ-франк-түрк аскерлерин Крымга түшүрүшкөн. Кийинчөрээк аларга Сардиния королдугунун аскерлери кошулган. Орус аскерлери жана офицерлери Севастополду 11 ай бою каармандык менен коргоп турушкан, а бирок, акыры аны таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Ошентип Крым согушу Россиянын женилиши менен аяктаган. 1856-ж. марта кол коюлган Париж тынчтык келишими боюнча Россияга Кара денизде аскер флотун жана чындоолорун күтүүгө тыюу салынган. Крым согушунун жыйынтыгы Англиянын, Россиянын, Австриянын жана Пруссиянын Вена системасы боюнча кызматташтыгынын бүтүшүн жана Россиянын европалык саясатта мурдагыдай таасирдүү болбай калышын билдирген.

**1882-ж. Учтүктөр союзууну түзүлүшү.** 1870–1871-жж. франк-прусс согушунун жыйынтыгында Германия империясы пайда болду. Өнөр жайы күчтүү өнүккөн Германия өзүнүн Европага гөгөмөндүк кылуу ниетин дароо эле билдирип койду.

Франциянын согушта женилип калышы жана Франкфурт тынчтык келишиминин оор шарттары (5 миллиарддык контрибуция, Эльзас менен Лотарингиядан ажыроо, контрибуцияны толөп бүткөнгө чейин өлкөнүн оккупацияланышы) аны согуштук реваншка карай умтүлттү. Германиянын күч-кубатынын артышы англ-герман карама-каршылыктарын ого бетер курчутту, ошондуктан Англия Европадагы төң салмактуулуктун бузулушунан кооптонуп, Германиянын позициясынын чында-

лышина тоскоолдук кыла баштады. Аны туйган Otto фон Бисмарк Францияны четтетип салыш үчүн Австрия-Венгрия жана Россия менен жакындаша баштады. Ал бул өлкөлердү монархиялык тилемектештик идеясы менен кызыктырып, 1873-ж. үч императордун союзун (Германия, Австрия-Венгрия, Россия) түзүүгө жетишет. Бирок ал союз австрия-орус жана орус-герман чыр-чатактарынан улам 1887-ж. бузулуп калган.

1875-ж. Балкан элдеринин түрк үстөмдүгүнө каршы боштондук кыймылдынын күч альшы менен Жакынкы Чыгыш кризиси башталган. Ага удаа 1877-1878-жж. жүргөн орус-түрк согушунда Түркия орустардан женилип калып, Россиянын аборою арткан. Буга нааразы болгон Англия, Австрия-Венгрия жана Германия орус-түрк согушунун бүтүшүндө кол коюлган Сан-Стефан тынчтык келишиминин шарттарын кайрадан кароо үчүн эл аралык конгрессти чакырууга жетишишкен. Ошентип 1878-ж. Берлин конгрессинин чечими боюнча Сербия, Черногория жана Румыния Түркияга алым төлөп туруучу көз каандысыз өлкөлөр катары таанылышкан, Түндүк Болгария Түркияга алым төлөп туруучу автономиялуу мамлекет болгон, ал эми Болгариянын экинчи жарымы Чыгыш Румелия деген ат менен Осмон империясынын бийлиги астында болуп калган. Австрия-Венгрия болсо Боснияны жана Герцеговинаны оккупациялап алуу укугуна ээ болот, бул орус-австриялык мамилени ого бетер курчуткан. Австрия-Венгрияны өз саясатына бекем чырмап алууну көздөгөн Бисмарк мына ушундай кырдаалдан пайдаланып кеткен. Ошентип, 1879-ж. октябрда Германия менен Австрия-Венгрия Россияга каршы багытталган жашыруун келишим түзүшкөн.

Франциянын Италия көз артып жүргөн Тунисти басып альшы Италияны Германия жана Австрия-Венгрия менен жакындашууга түрттү. Натыйжада Италия 1882-ж. Германия жана Австрия-Венгрия менен аскердик-саясий союз түздү. Ал *Үчтүрк союзу* деп аталды. Үчтүктөр союзу Францияга жана Россияга каршы багытталыш, 1915-ж. чейин өкүм сүргөн.

**Россиянын Франция менен жакындашуусу. 1891–1893-жж. франк-орус союзу.** Германия тараптан коопсуздукка коркунуч туулуп тургандыктан (1875, 1885-жж. согуш коркунучтары), Франция германиялык агрессияга каршы даяр туруш үчүн союздаштарды издей баштаган. Андай союздаш болуучу өлкө катары ал Россияны эсептеген. Анткени ал экөөнү саясий мүдөөлөр гана бириктиrbестен, алардын союздаш болуусуна

экономикалык себептер да түрткү болгон. Германия орус нанынын экспорттолушун каалабагандыктан, 80-жж. аягында Россия менен Германиянын ортосунда бажы согушу чыккан эле. Өз кезегинде Россия Германиянын Россияяга ташылып келген өнер жай продукциясына жогорку бажы тарифтерин киргизген. Ага жооп кылып Германиянын өкметү Россияяга кредит берүүнү токтоткон. Ошондо Россия өкметү Францияга жардам сурал кайрылып, 1887-ж. алгачык зайымдарды алган. Андан соң 1891-ж. Россия менен Франция кокус согуш коркунучу туулла турган болсо, биргелешип аракет кылуу жөнүндө маселелерди талкуулаш үчүн консультациялык пактыга кол коюшкан. Ага удаа 1892-ж. бул эки өлкөнүн ортосунда эгерде алардын бирине Үчтүктөр союзу тарабынан кол салына турган болсо, бири-бирине жардам берип, аскердик күчтөрүн колдонуу ма-селесин караган согуштук конвенция иштелип чыгат. Ал конвенцияга 1893-ж. кол коюлган. Франк-орус союзу мына ушундайча түзүлгөн.

Ошентип, Европа эки аскердик-саясий блокко бөлүнүп калган. Англия болсо «жылма обочолонуп» алып, континенттик деөлөттөрдүн карама-каршылыктарын четтөн туруп өз таламдары үчүн пайдалануу саясатын жүргүзгөн. Бирок 90-жж. Германия колонияларды кайрадан бөлүштүрүүнү чечкиндүүлүк менен талап кыла баштаган, бул, албетте, колониялык ээликтери баарынан чоң болгон Англияны тырчыткан. Мындай жагдай англ-герман карама-каршылыктарын курчуткан. Бул карама-каршылык XX к. европалык саясатты анытоочу күч болуп калган.

**Антантанын түзүлүшү.** 1899–1902-жж. англ-бур согушунун кесептинен Англиянын алсырай түшүшүнөн пайдаланган Германия өзүнүн колониялык экспансиясын күчтөктөн. Ал Жакынкы Чыгышка кириш үчүн Багдад темир жолун курууга Түркияны макулдатат. 1898-ж. Германия аскер-дениз флотун куруунун чоң программасын кабыл алат. Бул «дениз эесси» болуп эсептелген Англияны кооптондурган. Ошентип эки деөлөттүн ортосунда дениздик куралдануу боюнча тымызын тирешүү башталган. Германиянын түздөн-түз кийлигишүүсү менен жүрүп жаткан континенттик Европадагы окуялар Англиянын башкаруучу чөйрөлөрүн «жылма обочолонуу» саясатынан баштартып, өзүнүн тышкы саясат доктринасынын түпкү негиздерин кайрадан караштырууга жана союздаштарды издештириүгө мажбурлады.

1904-ж. Лондондо Англия менен Франциянын ортосунда *Антантаны* (ыкластуу макулдук) деп аталган жашыруун макулдашууга кол коюлган. Анда кеп колониялык маселелер боюнча талаш-тартыштарды жөнгө салуу жөнүндө жүргөнү менен (Англиянын Египетке укуктуулугун таануу, Франциянын Мароккону басып алуусу жөнүндө), чындыгында ал Германиянын гегемондуукка умтулусуна каршы багытталып, ошол жөнүндө жашыруун сүйлөшүүлөр жүргөн.

Россиянын 1904-1905-жж. орус-япон согушунда женилип калышы ушуга чейин андан коркунучтуу атаандашты гана коруп келген Англиянын ага карата мамилесин езгерти. Ошондуктан Англия Германияга каршы туруу үчүн Россия менен да союз түзүүгө умтулду. Ошентип 1907-ж. Петербургда Россия менен Англиянын ортосунда колониялык проблемалар боюнча макулдашууга кол коюлган. Макулдашуунун шартында Афганстан Англиянын таасир этүү чойрөсү экендиги таанылган, ал эми Иран болсо Россия менен Англиянын таасир этүү чайрөлөрүнө бөлүнгөн. Бул макулдашууну ал экөөнүн Франция менен өз-өзүнчө түзүлгөн келишимдери дагы бир жолу бекемдеген. Ошентип, бул уч мамлекеттин ортосунда бирдиктүү бир келишим түзүлбөсө да, Европадагы экинчи аскердик-саясий блок *Антантаны* түзүлүшү аяктаган. Бул окуя дүйнөлүк биринчи согуш башталган учурга туш келген.

**Дүйнөлүк биринчи согуш башталар алдында карама-каршылыктардын курчушу.** ХХ к. башында европалык деөлөттердүн ортосунда өтө курч жанжалдар чыга баштаган. Алардын ар бири өз-өзүнчө эле согуштун чыгып кетишин шарттап турган. Ошондуктан Учтүктөр соозу да, Антанта да өздөрүнүн куралдуу күчтөрүн арбытып, бекем чындай башташкан.

1905-ж. кокусунан алгачкы Марокко кризиси чыгып кеткен. Анын чыгышына Марокконун Францияга отушуне Германиянын тоскоолдук кылышы себеп болгон. Германиянын талабы боюнча Испаниядагы Альхесираш шаарында откөрүлгөн Эл аралык конференция Марокконун көз карандысызыдигын формалдуу түрде тааныган, а бирок ага карабастан, Франция бул өлкөгө кириүсүн уланта берген. 1908-ж. Австрия-Венгриянын Боснияны жана Герцеговинаны басып алыши менен, Босния кризиси башталган. 1911-ж. экинчи Марокко кризиси чыккан, ага Марокконун борбору Фең шаарын Франциянын басып алыши шылтоо болгон. Ошону шылтоо кылган Германия марокколук порт шаар Агадирге «Пантера» канонеркасын жөнөткөн. Францияга Англия жардамга келет да, Германия

Марокконун Францияның экендигин таанууга мажбур болот. Англия болсо франциялык Конгонун саздуу аймактарына ээ болгонуна топук кылат. Жалпы европалык согуштун чыгышына чейин Италия менен Туркиянын ортосундагы 1911-ж. согуш жана 1912–1913-жж. Балкан согуштары да өзүнчө бир маанилүү этаптар болгон.

Суроолор:

1. XIX к. 50-жж. чыгыш маселесинин курчушу эмнеден көрүнгөн?
2. Вена системасынын кыйрашын кайсы окуялар тездеткен?
3. Үчтүктөр союзу качан түзүлгөн жана ага кайсы өлкөлөр кирген?
4. Россия менен Франциянын жакындашына эмне себеп болгон? Франк-орус келишиими качан түзүлгөн?
5. Антанта качан түзүлгөн? Ага кайсы өлкөлөр кирген?
6. XX к. башында Европада дүйнөлүк биринчи согушка алып келүүчү кандай жаңжалдар чыгып турган?

**§ 7. Америка Кошмо Штаттары (АКШ)  
XIX к. экинчи жарымында – XX к. башында**

**АКШдагы Жарапдык согуш (1861–1865). Реконструкция.** XIX к. 50-жж. аягында ак фермер Жон Браун Виргиния штатында кулдардын көтерүлүшүн чыгарууга аракет жасаган. Бирок Вашингтондон келген аскерлер көтерүлүшчүлөрдүн баарын кырып салган да, Браундун өзү даргага асылган. Ошентсе да, Жон Браундун көтерүлүшү жана анын өлүмү американлыктар үчүн күрөшкө чыгууга үндөгөн белги болуп калган.

1860-ж. президенттик шайлоо Жарапдык согуштун чыгышына шылтоо болгон. Шайлоодо негрлерди боштондукка чыгаруунун тараапкери **Абраам Линкольн** (1809–1865) женишке ээ болгон. Ал келгин фермердин үй-бүлөсүнде төрөлгөн. Анын мектепте окуганга мүмкүнчүлүгү болбогондуктан, өз алдынча окуп, сабатсыздыгын жойгон, өз алдынча билим алып, адват жана саясий ишмер болгон. Линкольндун женөкөйлүгү, токтоолугу, сейрек учурай турган интеллекти жана адаттан тышкары билимдүлүгү анын кенири таанымал болушуна өбөлгө болгон. Американлыктар үчүн ал саясий лидердин эталону эле. А. Линкольндун президент болуп шайланышы кулчулукка каршы болгондордун тынчтык жолу менен жүргөн саясий женишин билдириген.


Бийлиkti колдон чыгаргылары келбеген Түштүктүн план-таторлору өз алдынча мамлекет түзүүнү чечишип, өкмөтке каршы козголон уюштурушкан. Түштүктөгү штаттар өздөрүнүн

Кошмо Штаттардан чыгуусу жөнүндө билдире башташкан. Ошентип 1861-ж. февралда 11 штаттын өкүлдөрү конгресс откөрүп, Түштүк штаттарынын конфедерациясы түзүлгөндүгүн жарыялашкан. Бул Жарандык согуштун башталышына түрткү болгон.

Капиталисттик Түндүк менен кул ээлеөөчүлүк Түштүктүн ортосундагы жарандык согуш төрт жылга созулган. Адам жана экономикалык ресурстар жагынан, албетте, Түндүк артыкчылык кылган, антикени анда 22 млн киши жашаган, өлкөнүн бүткүл өнөр жай продукциясынын негизги бөлүгү өндүрүлгөн. Ал эми Түштүктүн калкы 9 млн киши, анын 4 млну негр кулдар болгон. Эгерде согуш узакка созулуп кете турган болсо, Түндүк женип чыгары шексиз эле.

А бирок согуштун алгачкы этабында (1861–1862) түштүктүктөр женишке жетишкен. Согуштун жүрүшүндө федералдык армиянын аскерлери менен офицерлеринин даярдыгынын на-чарлыгы байкалыш калды. Бирок согуш аракеттери илен-салан жүргөндүктөн, узакка созулуп кеткен. Түндүктүн ийгиликке жетише албагандыгынын башкы себеби кулчулук проблемасын чечүүнү кечендөткөндикте болду. Бирдиктүү мамлекетти түзүү максатын койгон Түндүктүн буржуазиясы кулчулуктун жоюлушу жеке менчикке сокку урушу мүмкүн деп кооптонгон. Согуш узарып, аткаруучу бийликтин кадыры тушуп кеткендиктен, президент А. Линкольн бир кыйла чечкиндүү аракет кылууга этöt.

Аскердик командачылыкка каршы агентураны жана чыккынчыларды өлүм жазасына тартууну талап кылган кенири коомчулуктун кескин нааразылыгын эске алган Линкольн инсанга кол тийбестик жөнүндө мыйзамды алыш таштайт. Армияга мобилизациялоо иши катуу тартипте жөнгө салынат. 1862-ж. майда конгресс *гомстеддер* (жер үлүшү) жөнүндө мыйзамды кабыл алган (англисче *homestead* — үй, чарбак учүн жер). Ар бир американлык 10 доллар төлөп, 160 акр (1 акр — 0,4 га) өлчөмүндөгү жер алууга укуктуу болгон. Ал жер беш жылдан кийин анын менчиги болуп калган. 1862-ж. сентябрда эч кандай төлөм акысыз эле кулчулуктун жоюлгандыгы жөнүндө прокламация жарыяланып, ал 1863-ж. 1-январынан тартып күчүнө кирген. Ошентип түндүктүктөрдүн жаны сооздашы — эркиндик



А. Линкольн.

алган кулдар пайда болгон, анткени аларга федералдык армияда кызмат етөөгө уруксат берилген.

Жарандык согуштун экинчи этабында (1863–1865-жж.) түндүктүктөр женишке ээ боло башташкан. Бул согушта демократиялык мамлекеттин радикалдуу реформасы — кулчуулуктун жоюлушу — саясий жана социалдык татаал проблемаларды чече алган эмес. 1864-ж. күзүндө Түштүккө кетүүчү эң маанилүү темир жолдор жаап салынгандан кийин согуштун салмагы Түндүктүн пайдасына оогон. 1865-ж. 14-апрелде Жарандык согуштун бутүшүн салтанаттуу белгилеп жаткан күнү президент Линкольнго кол салынат. Кийинки күнү Авраам Линкольн көз жумат. Аны аткан актөр дароо ошол жерден атылып салынгандыктан, Линкольндин өлтүрүлүшүнүн сыры ачылбай кала берген.

Жарандык согуштун жыйынтыктары. Жарандык согуштун же американлык буржуазиялык экинчи революциянын мааниси чоң болгон. Түндүктүн женин чыгышынын натыйжасында АКШнын эгемендүү дөөлөт катары биримдиги сакталып калган. Өлкөдөгү саясий бийлик Түндүктүн буржуазиясынын колуна өткөн. Согуш учурунда айыл чарбасы капитализмдин фермердик өнүгүү жолуна түшкөн. АКШнын Түштүгүндөгү кулчулук жоюлган. Бирок согуш учурунда белгиленген милдеттердин баары тен эле чечилип калган жок. Негрлер жер албай калышкан, саясий укуктарга ээ болушкан эмес, түштүк штаттарда плантатордук чарба сакталып кала берген. Бул жакта буржуазиялык-демократиялык кайра түзүүлөрдү жүргүзүш үчүн 1877-ж. чейин созулган Реконструкцияны жүргүзүү зарыл болду. Реконструкция экономикалык прогресске карай кенири жол ачкан.

Экономиканын жогорулаши. Жарандык согуш жана Реконструкция бүткөндөн кийин Түштүктүн өнөр жайы жана АКШнын айыл чарбасы болуп көрбөгөндөй темп менен өнүккөн. XIX к. соңунда АКШ күч-кубаттуу индустрялык дөөлөткө айланган. Ал өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү, өсүш темптери, техникалык жактан жабдылышы жана эмгектин өндүрүмдүүлүгү боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыккан. АКШда Англияны, Германияны жана Францияны чогуу алгандагыдан да көп көмүр өндүрүлүп, чоюн жана болот эритиле баштаган.

АКШ кен байлыктары көп, климаты дыйканчылыкка ыңгайлуу, дүйнөлүк океанга чыгуу мүмкүнчүлүгү мыкты өлкө болгондуктан, өндүрүштү жана капиталды топтоштуруу жагы

70-жж. эле түптөлө баштаган. Өнөр жайлуу өлкөнүн пайдубалы болгон металлургия жана машина куруу өнөр жайы тез өнүгө баштаган. Маселен, болот өндүрүү 1870-ж. тартып 1900-ж. чейин 150 эсеге өсүп, 10 млн т түзүп калган. Заводдук машина куруу өнөр жайы өз алдынча тармакка айлангандыктан, башка тармактардагы технологиялык процесстердин сапаттуу жүрүшүнө өбөлгө болгон. Илимдин өнүгүшүнө, техникалык прогресске өзгөчө көнүл бурулган. XIX к. сонку 40 жылышыннан ичинде 676 мин ачылыштарга жана ойлоп табууларга патенттер берилген.

Жер жөнүндөгү маселенин демократиялык жол менен чечилиши айыл чарбасындагы капитализмдин тез өнүгүшүнө кенири жол ачкан. Гомстеддер жөнүндө мыйзамдын чыгарышы кул ээлөөчүлөрдүн өлкөнүн Батышындагы жерлерди басып алуу коркунучун жоюп, 80 млн акрлык зор аймактын өздөштүрүлүшүн, жаны штаттардын пайда болушун, ички рыноктун калыптанышын шарттады. Айдоо аянттары тездик менен көбөйүп, айыл чарба машиналары жана жер семирткичтер кенири колдонула баштады. Натыйжада АКШ дүйнөлүк рынокто негизги экспорттоочуга айланды.

Өлкөнүн батышындагы аймактардын колонияланышы темир жолдордун курулушун талап кылды. Темир жол курулуштарын тездетиш үчүн мамлекет компанияларга кенири аймактарды жана чоң суммадагы субсидияларды болуп берди. Натыйжада 1900-ж. карата АКШдагы темир жолдордун узундугу бүтүндөй Европадагы темир жолдордун узундугунан ашып түштү. Темир жолдордун курулушуна металл, рельстер, паровоздор, вагондор зарыл болгондуктан, бул иш өнөр жай өндүрүшүнүн өнүгүшүнө өзүнөн өзү өбөлгө болду.

Экономиканын жогорулашында чет өлкөлүк капитал, ошондой эле Эски Кенештин илимий-техникалык тажрыйбасын колдонуу маанилүү роль ойноду. Келгиндердин агымы үзүлбөгөндүктөн, жумушчу күчүнө муктаждык болгон эмес. Иммиграция ар таралтуу колдоого алынган. АКШга жыл сайын 400 миндей мигранттар келип турган. XIX к. сонку 30 жылышында 14 млн адам жер ооштуруп келген, ал эми XX к. башында дагы 14,5 млн адам келген. Калктын көбөйшүү ички рыноктун мумкүнчүлүктөрүн көнөйткөн.

XX к. башында өндүрүштүн жана капиталдын негизинен тресттер түрүндөгү топтолуу жана борбордоштурулуу процесси тездеген. Өлкөнүн экономикасын көзөмөлдөп турушкан Мор-

гандын, Рокфеллердин, Меллондун өнөр жайлыш-каржылык империялары АКШның саясий турмушуна зор таасир этип түрушкан.

**Ички саясат.** XIX к. АКШда эки партиялуу системадагы президенттик республика биротоло орногон. Аткаруу бийлиги күч алган. Мамлекеттик аппарат ёскөн, полициянын саны көбөйгөн, армия чындалган. Бул американалык буржуазиянын ички таламдарынын орундалышы менен бирге колониялык экспансияга камылга жүргөнүн билдириет.

Өлкөнүн саясий майданында Жарапандык согушка чейин эле калыптанган эки партия аракет кылган. *Респубикалык партия* өлкөнүн түндүк-чыгышындагы или өнөр жай ээлериңе жана финансисттерге таянган. *Демократиялык партия* АКШның түштүгүндөгү жана батышындагы или жең ээлериңин, фермерлердин, өнөр жай ээлериңин таламдарын жактаган. Майда буржуазиялык катмарлардын үчүнчү партияны түзүү аракеттериңен майнаш чыккан жок. Американалык жумушчулардын абалы европалык жумушчулардың караганда жакшы болгондуктан, АКШда социалисттик кыймыл анчалык деле күчтүү өнүкпөстөн, экономикалык талаптар менен гана чектелген.

Американалык конституция тарабынан салтанаттуу түрдө жарыяланган демократиялык эркиндиктердин көпчүлүгү декларация бойдон болчу. Аялдар, эмигранттар (алгачкы беш жыл ичинде), сезондук жумушчулар саясий укуктарга ээ болушкан эмес. Түштүк штаттарда шайлоо салыгы болгондуктан, миллиондогон кедейлер шайлоо укугуунан пайдаланууга дарамети жеткен эмес. Американын түпкү калкы болгон индейлерди куугунтукташып, кырып жок кылып же чөлдүү аймактардагы *резервацияларга* — индейлер үчүн атайын конуштарга сүрүп салышкан. Кулчулуктан бошонгон негрлер дискриминацияланган шартта жашап кала беришкен. Алардын мектептери, чиркөөлөрү, ресторандары, транспорттордо өзүнчө орундары болгон, актар менен каралардын ортосундагы никеге тыюу салынган.

Социалдык карама-каршылыктардын курчушу жалпы демократиялык кыймылдын чыгышын шарттаган. Алардын бир кыйла маанилүүсү 70–90-жж. үч толкун менен (грайнджерлер, гринбеккерлер, популисттер) болуп откөн фермердик кыймыл, АКШның коншу өлкөлөргө жасаган экспансияларына карши багытталган антиимпериалисттик кыймылдар болгон. Прогрес-сивдүү жазуучулар, журналисттер, окумуштуулар, студенттер

биригип жүргүзгөн «балчыкты шилеп салуучулар» кыймылы кенири колдоого алынган. Негрлердин тен укуктуулук учун кыймылы жайыла баштаган.

1901-1908-жж. бийлик жүргүзгөн республикалык партияның өкүлү президент Теодор Рузвельт тресттерге көзөмөлдүк кылуу, социалдык-экономикалык проблемаларды мамлекеттик жөнгө салуу, саясий турмушту демократташтыруу жагын караган реформалардын пакетин сунуш кылган. 1912-ж. президенттикке шайланган демократ Вудро Вильсон реформалык саясатты уланткан. Анын жаныча демократия деп аталган программасы *индивидуалдуулук, адамдын эркиндиги, атаандаштыктын эркиндиги* деген учун пунктттан турган. Вильсон американалыктарга тресттерге көзөмөлдүк кылууну эмес, атаандаштыкты жөнгө салууну сунуштаган.

**Тышкы саясаттагы негизги бағыттар.** АКШ XIX к. соңуна чейин «обочолонуу» саясатын жүргүзүп, европалык өлкөлөрдүн иштерине кийилишикен эмес. Экономикалык жактан гүлдөп өнүгүү экспансиялык идеологиянын өсүшүне өбөлгө болгон. АКШнын дүйнөлүк дөөлөткө айланышы учун башка өлкөлөрдү жана элдерди каратып алуу саясатын актап негиздөө учун бир катар саясатчылар жана теориячылар чакырылган. Кубаттуу аскер-дениз флотунун курулушу башталган.

АКШнын тышкы саясат доктринасынын түзүлүшүнө Т. Рузвельт зор салым киргизген. Ал ички рынокту өнүктүрүү бағытынан четтеп, өлкөнүн дүйнөлүк майданга чыгышы учун шарт түзүүгө киришкен. Рузвельт «обочолонуу» саясатынан баш тартуу менен европалык саясатка бағытталган бурулуш жасап, Англия менен жакындаша баштаган.

1898-ж. испан-америка согушу американалык империянын түзүлүшүнө чыйырсалган. Аныз деле эптеп өнүгүп келаткан Испанияны женип алган АКШ Пуэрто-Рико-го, Кариб бассейниндеи бир катар аралдарга ээ болгон жана Кубага көзөмөлдүгүн орноткон. Тынч океанда Гавай аралдарын, Гуам аралын басып алган, Филиппинди кулга айландырып, Самоа архипелагынын жарымын ээлеп алган. Бул ага Кытайды көздөй жол ачкан. Бирок Кытайды ага чейин эле ээлеп алышкан европалык дөөлөттөр жана Япония американалык капиталдын киришине тоскоолдук кылышкан. Ошондо АКШ «ачык эшиктер» доктринасын иштеп чыккан да, Кытайга бардык дөөлөттердүн кириүсүн камсыз кылууну талап кылган.

Долларды жана товарларды киргизүү менен латын американалык өлкөлөргө өз көзөмөлдүгүн орноткон АКШ Америка ме-

нен Европанын ортосундагы жанжалдарды жөндөө милдетин майнуна алууну жарыялап, ал жакта Монронун доктринасын модернизациялоого киришет. Ал боюнча АКШ тартипсиздиктерди жөнгө салуу шылтоосу менен Латын Америкасындагы өлкөлөргө өзүнүн куралдуу күчтөрүн киргизип турган. Мындай багыт чоң «чокмор саясаты» деген атка конгон.

**Маданий өнүгүү.** XIX к. американалык адабиятта романтизм жанры кенири тараалган. Америкалык романтистер сатылма дүйнөгө, американалык турмуштун терс көрүнүштөрүнө карши чыгышкан. Америкалык алгачкы жол салуучулар жөнүндө энциклопедияны түзген **Ф. Купердин** чыгармачылыгы учун гумандуулук жана Американын түпкү калкына жан тартуу мүнөздүү. Ал индейлердин кырылып жок болушу уникалдуу маданияттын жок болушун шарттай тургандыгын түшүнген. Америкалык адабиятта кулчулукту ашкерелеген чыгармалар өзгөчө орунду ээлейт. Үрөйдү учурган кулчулук, плантатор-лордун негрлерге жасаган адамгерчиликсиз мамилелери сыпатталган **Гарриет Бичер-Стоунун** «Том байкенин кепеси» романы коомдук турмуштагы белгилүү окуя болду. Акын У. Уитмен «Жалбырактар» поэмасында Американын эмгекчи элин даназалаган. «Короодогу сирень гүлдөгөн кезде» деген экинчи бир поэмасы Жарапандык согуштун баатыры президент Авраам Линкольнго арналган.

XIX к. аягында американалык адабиятта натурализм кенири жайылган. Бул көркөм ағымдагы чыгармаларга **С. Крейндин** «Мэгги – кочо кызы» жана **Ф. Норристин** «Спрут», «Айлампа» деген романдары кирет. Аларда американалык шаарларда жашашкан эмгекчи адамдардын жашоо-турмуштary сыппатталган. **Э. Синклердин** «Жунгли», «Ханзада Ташкомур» деген чыгармаларында социалдык турмуштун оош-кыйыштары көрсөтүлгөн.

Көркөм адабиятта реализмдин бекемделиши **М. Твендин** ысмы менен байланыштуу. Анын «Том Сойердин жоруктары», «Гекльберри Финндин жоруктары» деген китептеринде американалык элет турмушу сыппатталган. М. Твен учун негизинен Американы каптаган «алтын безгегин» мыскыл маанайында баяндоо мүнөздүү. «Алтындалган дүйнө» деген чыгармасында Түндүктүн Түштүктүү басып алгандан кийинки мезгилдеги шылуундардын жырткычтык менен жасаган жосунсуз жоруктары ашкереленген.

Көрүнүктүү жазуучу **Жек Лондондин** чыгармалары терең реалдуу чыгармалар болуп саналат. Анын Аляскадагы алтын чайкоочулар, дениздеги окуялар жөнүндө жазылган ангемелелер.

ри, «Иримдеги адамдар», «Темир согончок» деген романдары дүйнөлүк адабияттын алтын фондунан кирген. «Мартин Иден» романында төмөнкү катмардан чыккан адамдын искусстводогу ишкердик системасынын айынан мертинип калган трагедиялар өмүр жолу баяндалат. Теодор Драйзердин «Керри», «Женни Герхардт», «Эңсөө трилогиясы» деген чыгармаларында байгер Америкадагы жолу болбостуктун себептери алаканга салгандай сыпталған.

Америкалык живописчилер Т. Саллинин жана Т. Коуллар дүн чыгармаларында романтизмдин таасири сезилип турат. Ж. Уистлер жана М. Кассат ездерүнүн картиналарында француздук импрессионизмдин таасириндеги изденишкен реалист сүрөткерлер экендиктерин көрсөтүшкөн. У. Хомердин жана Т. Эйкинстиин чыгармачылыктарында реализм эмоциялык төрөндикке жеткендиктери байкалат. У. Хомер табигый жаратылыш менен ийиндеш жашашкан карапайым адамдарды — фермерлерди, мергенчилерди, моряктарды тартканды жакшы көргөн.

Өнөр жай өндүрүшүнүн өсүп-өнүгүшү жана урбанизация күрүлүштәрдин жаңыча типтерин, жаңы материалды талап кылган. Шаарлардын өсүшү жана андагы күрүлүштәрдин тыгызы жайгашшуусу жерге болгон бааны көтөрүп жиберген. Мына ошондойн улам көп кабаттуу бийик үйлөр, лифттер күрүлүп, металл каркастардын түзүлүштөрү өркүндөтүлгөн. Архитектурада жаңы стиль — конструктивизм пайда болгон. Ошол доордун атактуу архитекторлору Л. Салливен жана Ф. Райт алгачкы көк тиреген көп кабаттуу үйлөрдүн, коомдук ири имарраттардын — банктардын, дүкөндөрдүн, музейлердин долбоорлорун түзүшүп, декоративдүү кооздоолорду колдонуудан баш тарткан. Фрэнк Райт жаратылыш ландшафттарынын өзгөчөлүктөрүн колдонуу менен, шаар сыртындагы үйлөрдүн жаңы типтерин түзүүдө зор иш жасаган.

#### Суроолор:

1. АКШнын экономикасынын Жарандык согуштан кийинки жогорулоосуна эмне себеп болгон?
2. Реконструкция кандай натыйжа берген?
3. АКШнын саясий системасы үчүн эмне мунездүү болгон?
4. XX к. башында АКШ эмне себептен реформизм саясатына өткөн?
5. АКШ «обочолону» саясатынан эмне үчүн баш тарткан?
6. Америкалыктар маданият жаатында кандай ийгиликтерге жетишкен?
7. Чыгармалары дүйнөлүк адабияттын алтын фондунан кирген американалык жазуучу ким болгон?

## II ГЛАВА

### ПАДЫШАЛЫК РОССИЯ: ФЕОДАЛДЫК МОНАРХИЯДАН БУРЖУАЗИЯЛЫК РЕСПУБЛИКАГА

#### § 8. Падышалык Россиядагы улуу реформалар жана пайдаланылбай калган мүмкүнчүлүктөр

Ички саясий багыттагы «жылуулук». Крепостнойлук укуктун жоюлушу. Крым согушу Россия мамлекетиндеги ички терен кризисти жана анын эл аралык обочолонуусун демонстрациялады. Согушта женилип калуу ызасы жана каржылык жактан тукулжуроо император Александр II (1855–1881) кедери кетип калган мамлекеттик түзүлүштү кайра куруу жол-жоболорун издештируүгө аргасыз кылды. 1856-ж. Париж тынчтык келишин түзүү жөнүндөгү манифестте реформаларды жүргүзүү керектиги айтылган.

**1861-ж. 19-февралда падыша Александр II Крепостнойлук укуктун жоюлушу жөнүндө манифестке жана Крепостнойлук көз караптылыштан бошонгон дыйкандар жөнүндө жоболорго кол койгон. Натыйжада дыйкандар керт башынын эркиндигине ээ болушкан. Бирок эркиндик алышкан дыйкандар жер алыш үчүн акы төлөөгө тийиш болушканыктан, «убактылуу милдеттүүлөр» деп эсептелип, мурдагы милдеткердиктерин аткара беришкен. Ошентип, дыйкандар жергиликтүү дворяндардан шайланган ортомчулар аркылуу помещик менен жер мамилесин аныктаган *уставдык грамота* (келишим) түзүшкөн. Реформанын натыйжасында дыйкандардын жер ээликтери 20% га азайган.**

Дыйкандардын жерди сатып алыши үчүн мамлекет аларга сатып алуучу сумманын 75–80% өлчөмүндөгү 49 жылдык ссуда берген. Жерди сатып алуу иши ыктыярдуу түрдө жүргүзүлгөндүктөн, эгерде помещик келишим түзүүнү каалабаса, ал ишке ашкан эмес. Ушундай кайчылаш абал XIX к. 80-жж. башына чейин созулган. Польшадагы дыйкандардын көтөрүлүшү падышалык өкмөттү Оң жәэк Украинарадагы жана белоруссиялык губерниялардагы дыйкандарга жерди милдеттүү түрдө сатып алууну киргизүүгө, ошондой эле алардын жер үлүштөрүнөн кесилип алынган жерлерди кайтарып берүүгө, милдеткердикти орто эсеп менен алганда 20% га чейин түшүрүүгө аргасыз кылган.

1861-ж. реформа крепостной лук укуктун көп сандаган калдыктарын сактап калгандыктан, өлкөдөгү социалдык жанжалдардын чыгышына себеп болгон. Ошондой болсо да, 22,5 млн крепостной дыйкандаардын боштондук алыши зор саясий акт болгон жана жаңыча социалдык-экономикалык мамилелердин өнүгүшүнө түрткү берген.

**1861-ж. 19-февралындагы реформаны дыйкандаардын жана радикалдуу интеллигентиянын кабыл алыши.** Агрардык кайра түзүүлөрдүн орто заарлыгы 1861-ж. жазында дыйкандаардын катуу каршылыгына дуушар болгон. Жер маселеси отө курч болгон борбордук кара топурактуу губерниялардагы, Волга боюндаагы жана Украинаадагы дыйкандаардын кыймылы кенири жайылган.

Бул реформа коомчуулуктун радикалдуу маанайдагы бөлүгүн да таптакыр канаттандырган эмес. Реформа жүргүзүлгөнү менен крепостной лук мамилелердин сакталып кала беришинен улам публицист Д. И. Писарев «разночин-революционердин» калыптынышында маанилүү роль ойногон *nihilizm*ди (курулай тана берүүчүлүктү) кенири жайылта баштаган. Ошол эле учурда өлкөдөгү анчалык деле көп эмес ар кандай революциялык күчтөрдү жашыруун түрдө биритириүү аракеттери да жасалган. Бирок 1861-ж. аягында Н. Г. Чернышевский жана Н. А. Серно-Соловьевичтер түзгөн «Жер жана эркиндик» коому бүткүл россиялык уюмга айланы алган жок.

**XIX к. 60–70-ж. реформалар.** Александр IIнин өкмөтү цивилизациялуу жараптык коомду түзүү багытындагы дагы бир топ реформаларды жүргүздү. **1864-ж. земстволук реформа жүргүзүлгөн жана соттук уставдар жаңыртылган.**

Земстволук реформа боюнча эки аймактык дэнгээлдеги башкаруу системасы – уездлик жана губерниялык сословиелик өз алдынча башкаруу системасы түзүлгөн. Бирок земстволор империянын борбордук бөлүктөрүндө гана түзүлүп, 60-ж. экинчи жарымында эле иши жакшы жүрбөй калган. Ошого карабастан, алар жергилиткүү чарбаны жана агартуу ишин жөнгө салууда бир кыйла ийгиликтөрдө жетишишкен. Эн башкысы, земстволор либералдык кыймылдын уюмдашуусуна ебөлгө болгон.

Сот өндүрүшүндөгү реформа кыйла терен ойлонуштурулган, ырааттуу жүргүзүлгөн реформа болгон. Эски сословиелик соттор жоюлган; сот администрациядан бөлүнгөн; сот процессин жалпы элдин катышуусунда жүргүзүү киргизилген; айыпталуучунун коргонууга укугу адвокатура менен камсыз кылышынган; присяжный заседателдердин институту негизделген.

XIX к. 60–70-жж. Россияда бир катар аскер реформалары жүргүзүлгөн. Алардың эн башкысы 1874-ж. мурдагы рекруттук системанын ордуна жалпы аскердик милдеткердиктін кирилизилиши болгон. Ошентип жеке бийликтин аскердик күчтерү буржуазиялык укуктардын негизинде түзүлө баштаган.

Революциячыл народниктик ағымдын идеологиясы жана тажрыйбасы. XIX к. 70-жж. разночиндик интелигенция чөйрөсүндө революциячыл элчил (элге баруучулук) идеология тараала баштаган. Анын башталыш идеяларын А. Герцендин жана Н. Чернышевскийдин эмгектеринен көрүүге болот. Ал эми бир ынгайдагы сыйпатталышы П. Лавровдун, М. Бакуниндин, П. Ткачёвдун эмгектеринен табылат. Алардың программаларынын максаты бир болгон. Ал — капитализмди аттап өтүү менен социалдык жактан адилеттүү коомду (социализмди) орнотуу эле. Народниктик кыймылда пропагандалык (жайлтуучулук) (негиз салуучусу Лавров), козголончул (негиз салуучусу Бакунин), кутумчулук (негиз салуучусу Ткачёв) багыттар болгон.

1874-ж. революциячыл жаштар бакуниндик ураандын астында «элге баруу» кыймылын баштапкан. А бирок дыйкандар козголончул жаштарды колдобой коюшкан, ал тургай, душмандашып да кетишкен. Элдин мындан мамилеси алардың айыл-кыштактарда пландуу пропаганда жүргүзүшүн шарттаандыктан, народниктер ал жактарга отурукташа баштапкан.

1876-ж. народниктер борбордошкон жана өтө жашыруун «Жер жана эркиндик» уюмун түзүшкөн. Алардың программасында саясий жана экономикалык түпкү максаты («анархия жана коллективизм»), жер толугу менен дыйкандарга берилсін, жамааттық өз алдынча башкаруу тартиби киргизилсін деген ж. б. талаптары декларацияланган. Максатка жетүүнүн жолу экиге бөлүнүп калган: бири – уюштуруучулук-пропагандалык жол, экинчиси террордук жол болгон.

1879-ж. «Жер жана эркиндик» уому экиге бөлүнүп кеткен. Г. И. Плеханов жетектеген «айылдыктар» (пропагандалык жолду жолдоочулар) «Кара жик» уюмун түзүшкөн. Ал эми «Жер жана эркиндиктегилердин» А. И. Желябов, С. Л. Перовская баштаган көпчүлүгү «Эл эрки» уюмуна биригишип, биринчи орунга саясий күрөштү – мамлекетти кайра түзүү үчүн күрөштү коюшкан. «Эл эркиндегилер» падышаны елтуруү керек деген идеяны кетерүп чыгышкан.

1880-ж. февралда падыша Жогорку тейлөө комиссиясын түзгөн. Бул жаны органдын башкысы граф М. Т. Лорис-Меликов чексиз ыйгарым укукка ээ болгон. Саясий изилдөө жур-

гүзүү реформасынын аркасында ал революциячыл подпольеge каршы күрөштө бир катар ийгиликтерге жетишкен. Лорис-Меликов Мамлекеттик кенештин алдында земстволук шайланма өкүлдердөн жана чиновниктерден турган «Даярдоо комиссиясын» түзүүнүн долбоорун иштеп чыккан. Падыша Александр II 1881-ж. 1-мартында алдыда боло турган реформанын долбоорун талкуулоо күнүн белгилеген. Тилекке каршы, бир нече сааттан кийин боштондук берген падыша өлтүрүлгөн. И. Гриневицкийдин бомбасы Улуу реформалар доорунун тарыхына сонку чекитти кооп койгон. Ошентип, эл эркин аткаруучулар эңсеген дыйкандардын көтөрүлүшү болбой калган.

**Россиядагы «бейкут» жылдар.** 1881-апрелде император Александр III (1881–1894) Синоддун обер-прокурору К. П. Победоносцев тарабынан жазылган «жеке бийликтин козголгустуруу» жөнүндө манифестке кол койгон.

Падыша Александр III-нүүн өзүнүн *шовинисттик* (өз элинен башка элдерди киши катары санабагандык, ашынган улутчулук) жана *антисемиттик* (еврейлерге каршы кастык мамиле) көз карашынан улам реакция улуттук-диний чайрөнү да кантаган. «Россия орустар үчүн» деген ураандын астында «бөтөн элдер» мамлекеттик кызматка алынган эмес жана чарба ишмердүүлүктөрүн жүргүзүүгө уруксат берилген эмес.

Жер-жерлерде дворяндык бийлик калыбына келтирилип, алардын кадыры көтөрүле баштайды. 1885-ж. түзүлгөн Дворяндык жер банкынын максаты жеринен айрылган жана карызга баткан помещиктерге зор колдоо көрсөтүү эле. Дворяндык жер банкында берилген ссуданын проценти (6,5 %) Дыйкандардын жер банкына (8,5 %) караганда төмөн болчуу.

Контрреформалар циклиндеги мааниси жагынан экинчи орунда турган акт — 1890-ж. губерниялык жана уезддик земстволук мекемелер жөнүндөгү жобо болду. Ал боюнча земство-лордун бийлиги чектелип, дворяндардын өкүлдүгү кескин түрдө күч алган.

Падышалык бийлик 80-жж. сот реформасында сот өндүрүшүнүн маалымдыгы деген эң маанилүү принципин алыш таштаган. Присяжный заседателдердин мүлкүүк жана билимдүүлүк цензи жогорулатылган, тактап айтканда, оокаттуулар жана жогорку билимдүүлөр гана иштөө укугуна ээ болушкан.

Россиянын калкынын интеллектуалдуу бөлүгү үчүн Александр III-нүүн 60–70-жж. патриархалдык башкаруусу «күнүрттөнгөн күмүрэй турмуш» болгон. Алар жогорку бийлик башында турган адамдын жүйөлүү ой жүгүртөрүнө ишенишкен эмес.

Арийне, Александр III-н падышалык доору таптакыр эле шоопласыз болуп калган жок. 1861-ж. башталған өлкөнү экономикалык жактан өнүктүрүү процесси, каржы министрлигинин мамлекеттик бюджеттеги тартыштыкты четтетүү жагындагы иш-аракеттери, темир жол курулушу, чет өлкөлүк капиталдарды тартуу, согуштарга катышпоо 90-жж. экинчи жарымында Россиянын экономикалык жактан ушуга чейин болуп көрбөгөндөй жогорулоосун шарттаган.

Александр III улуу княздарды кынк эттирбей башкарып жана алардын негизсиз амбицияларын (намыскойлөнүү, бой кетерүү) эпчилдик менен ооздукташ турган. Императордук фамилиялардын обу жок көбейүп баратышына жана аларды багуу үчүн чыгашалардын өсүшүнө, улуу княздык титулдун абройлугу артыкчылык даражасы түшүп баратканына камтама болгон Александр III падыша Павел Iinin тушунда 1797-ж. 5-апрелде кабыл алынган «Императордук фамилияны бекитүү жөнүндө» мыйзамды өзгөртүп, «императордук улуу урматтуулардын» санын кыскарткан. Улуу княздык титул императорлордун балдары менен неберелерине гана берилген, ал эми чөбүрөлөрүнөн кийинкилери «император тукумундагы княздар» деп аталып калышкан да, алар үчүн төлөмдөр жана артыкчылыктар кыскартылган.

**Коомдук-саясий турмуш жана жумушчу кыймылы.** Александр III дүйнөдөн етер алдында өлкөдө мемиреген тынчтык өкүм сүрүп, жашоо жайбаракат тартып калган. Элдин коомдук жигердүүлүгү кан буугандай токтогон. Революциячыл народникитер репрессиялангандыктан, терен «подпольеге» (жашыруун иш жүргүзүүгө) кетишкен. Либералдык агымдагы народникитер өз максаттарына тынч жол менен жетүүгө умуттөнүшкен. Бирок либералдык народникитер, земстволук либералдык-помещиктик оппозициядан (карши аракет кылуучулар) айырмаланышып, «майда-барат иштер теориясы» боюнча иш жүргүзүшүп, интеллигенцияны конституцияны киргизүү үчүн саясий күрөшкө эмес, дыйкандардын күнделүк жашоосун жакшыртуу боюнча иш жүргүзүүгө үндешкен.

Марксизмдин пайда болушу Россиянын коомдук турмушунда маанилүү фактор болду. Анын жайылышына 1883-ж. Женевада Г. В. Плеханов тарабынан «Эмгекти боштондукка чыгаруу» тобунун түзүлүшү себеп болду. Ошол эле учурда Петербургда Д. Н. Благоевдин социал-демократиялык тобу түзүлгөн. Бирок Александр III-н тушунда маркстык топтор жумушчу кыймылы менен бирикпегендиктен, өкмет социал-демократ-

тарга көнүл деле бурган эмес. Жумушчулар өздөрү эле иш таштоолорду уюштуруп, экономикалык мунәздөгү талаптарды коюшкан. Ошондой иш таштоолордун бири Орехово-Зуеводогу Т. С. Морозовдун Николь мануфактурасындагы иш таштоо эле. Морозовдук иш таштоолордун таасири астында 1886-ж. жумушка жалдануу жана жумуштан бошонуу, айып төлөтүүлөр жөнүндө фабрикалык мыйзам чыгарылган. Фабрикалык мыйзам актысынын чыгышы менен жумушчулардын жер-жерлердеги иш таштоолору бийликтегилер үчүн анчалык деле коркунучтуу болбой калган. А бирок, «алдамчы» бейкүттүктүн далдаасында өлкөдө болочоктогу социалдык бороон бышып жетилип жаткан болчу.

Суроолор:

1. Александр II-нин доору эмне үчүн Улуу реформалар доору деп аталган?
2. XIX к. 50–60-ж. «кайра куруу» жана «маалымдык» эмнеден көрүнгөн?
3. Крепостнойлук укук качан жана кандайча жоюлган?
4. Александр II-нун ишиндеги кайсы фактыдан бийликтин жогорку башкараруучусу үчүн билимдин жетишсиздигин көрүүге болот?
5. Императордук титулга кандай өзгөртүүлөр киргизилген жана эмне үчүн?



Г. В. Плеханов.

### § 9. Падышалык Россиянын XIX к. экинчи жарымындагы тышкы саясаты. Россия империясы дүйнөлүк цивилизациялык процессте

**Париж тынчтык келишиминин чектөөчүлүк шартынын алышы.** Падышалыктын Крым согушунда женилип калышы эл аралык майдандагы күчтөрдүн өз ара катышын таптакыр өзгөртүп койду. Россия өзүнүн дүйнөлүк дөөлөт ролун жоготуп койгондуктан, өзүнчө обочолонуп калды. Ошол кездеги тышкы иштер министри А. М. Горчаков Париж тынчтык келишиминин шарттарын, өзгөчө Кара денизге чыгууга тыюу салынган пунктүн кайра караштыруу ишин өзүнүн биринчи кезектеги милдети катары эсептеген. Ал бул маселени европалык дөөлөттөрдүн карама-каршылыктуу дипломатиялык оюндарын колдонуу аркылуу чечмей болгон. Ошондуктан ал Пруссия менен жакындаша баштаган. Анткени Пруссия өзүн Германияны биректириүүчү катарында эсептечү жана Россиянын бейтараптуу болушуна кызықдар эле.

1870-ж. Франциянын франк-прусс согушунда женилип калышынан пайдаланып, Россия өкмөтү европалык дөөлөттерге Париж тынчтык келишиминин шарттарынан баш тарта тургандыгын билдирген. Лондондогу эл аралык конференциянын катышуучулары (1871) Россиянын бул чечимин бекитүүгө аргасыз болушкан. Бирок Петербургдун тышкы саясаттагы бул *триумф* (салтанаты) өзүнүн эң күчтүү жана коркунччуу коншусу — Германия империясынын түзүлүшү менен коштолгон эле.

**Орто Азияны басып алуу.** Пруссия менен жакындашуу, 1863–1864-жж. Польшадагы көтөрүлүштү басуу жана Кавказды багындыруу иштери аяктаган соң, падышалыктын Орто Азияга экспансиясы башталган. Орто Азияны каратып алган Россия 1867-ж. бул жерде Түркстан генерал-губернаторлугун түзгөн. 1868-ж. Кокон хандыгы жана Бухара эмирилиги, ал эми 1873-ж. Хива хандыгы Россия империясынын вассалдары болуп калышкан. Эгерде Бухара эмиригинин жана Хива хандыгынын башкаруучу төбөлдөрү өздөрүнүн ички автономиясын сактап калуу менен вассалдык баш ийүүгө макул болушкан болсо, алардын калкы падышалык бийликтө баш ийүүден баштартып, «казабатка» («дини бурууларга» каршы ыйык согуш) чыгып, катуу каршылык көрсөткөн. Кокон хандыгы Фергана облусу деген аталыш менен Түркстан генерал-губернаторлугуна 1876-ж. киргизилген.

70-жж. ортосунда борбордошкон бийлиги жок түркмен уруулары көз карандысыз бойдон калышкан. Алардын чөлдүү талаалары кербен жолдорун бууп салгандыктан, Россия Ташкент менен Оренбург аркылуу байланышкан. Түркмөндөрдүн текин уруулары өзгөчө жоокер жана эркин эл болгондуктан, россиялыктардын Ахал-Текин оазисин карай жорттуулдары көп жоготууларга дуушар болгон. Акыры, бул региондун чордондук аймагы болгон Гөк-Тепе 1881-ж. багындырылган. Россиянын Орто Азияны багындырып алышы анын Англия менен мамилесин ого бетер курчуткан. Ошондуктан Англия 1885-ж. афган-орус жанжалын чыгарган.

**Петербургдун Ыраакы Чыгыш саясаты.** XIX к. 90-жж. чейин бул саясат етө сактык менен жүргүзүлүп келген болчу. 1860-жж. орус-кытай келишиими (Пекин) боюнча Уссури крайы толук Россияга өткөн. Улуу Пётр булунунда Владивосток шаары түптөлгөн. Уссури крайына жана Амур дарыясынын боюна россиялык келгиндер жайгаштырылган. Япония менен дипломаттык жана соода-сатык байланыштардын түзүлүшү Россиянын Охота жана Япон дениздерине чыгышын шарттаган. 1855-ж. Си-

мол келишими боюнча Россия Курил аралдарына чыгууга укуктуу болуп калган. Сахалин болсо Россия менен Япониянын ортосундагы бөлүнбес аймак болуп таанылган. 1875-ж. Петербург келишими боюнча Япония Курил аралдарын алгандыгы учун, анын Түштүк Сахалинге доосу жок деп табылган. Ошентип Россия Охота денизин Тынч океандан бөлүп турган, стратегиялык жактан маанилүү аралдардын тизмегинен ажырап калган.

1867-ж. Александр II-нин Түндүк Америкадагы Россиянын ээликтөрүн сатып жибергендиги жөнүндө айын кептер ушул кезге чейин айтылыш жүрөт. Бирок Алясканы АКШга сатып жиберүү маселеси Петербург бийликтөрүнин, азыркы XXI к. башталышында биз ойлогондой, жеткире ойлонуштурулбай жасаган иши эмес болчу. «Орус Америкасынын» эбегейсиз зор аймагы жүз жылдан ашуун мезгил бою орус келгиндери тара-бынан онгулуктуу деле өздөштүрүлгөн эмес жана анын экономикалык абалы жыл өткөн сайын начарлай берген. Аляска сатылган тушта анын калкы бар болгону 800дей эле киши болгон. Ошондуктан Россия учун аскер күчү менен аран кармап турган ээликтөрүн куттуу жана ошону менен биргэ АКШ менен ымалашуу зарыл эле.

**Россиянын Балканадагы саясаты. 1877–1878-жж. Чыгыш согушу.** Европада Россиянын, Германиянын жана аларга ыкташкан Австриянын өз ара ымалалашуусу 1873-ж. «Үч императордун союзунун» түзүлүшүн шарттаган. Ошого таянган орус бийлиги өзүнүн Балканадагы ээликтөрүн калыбына келтирүүнү көздөгөн. Балканда Осмон үстөмдүгүнө каршы күрөш алигече-йин басыла элек эле. Россия Босниядагы жана Герцеговинадагы (1875), Болгариядагы (1876) көтөрүлүштөрдү, Сербия менен Черногориянын Түркия менен согушун (1876) кызуу колдо-гон. Россиянын Балкан элдерин колдоосу (жардам жыйноо, ыктыярдууларды жөнөтүү) адегендө расмий мунөздө эмес болчу. Россия европалык дөөлөттөрдүн жардамы менен Түркия өкметүнө кысым жасоого аракет кылган. Бирок Түркия Балканадагы христиан калкы учун реформаларды жүргүзүү талаптарын орундаудан баш тарткан. Ошентип, жанжалды тынчтык жолу менен чечүүгө мүмкүн болбой калган сон, 1877-ж. апрелде Россия Осмон империясына каршы согуш ачкан.

1877–1878-жж. орус-турк согушунда орус армиясы 1877-ж. Дунайдан ары өтүп барып, Шипка ашуусун, түрктөрдүн Түндүк Болгариядагы Плевна чебин, Закавказьедеги Карс чебин ээлөгөн, 1878-ж. Шипканын этегиндеги Шейново менен Филиппо-

полду багындырган, Адрианополду каршылыксыз эле ээлеп алган. Англия менен Австриянын катуу талабы боюнча Түркиянын борборун басып алуудан баш тартууга туура келген. 1878-ж. февралда Сан-Стефан тынчтык келишими боюнча Сербия, Черногория жана Румыния толук эркиндик алышкан, Болгария автономиялуу княздык болуп калган. Россия Крым согушунун натыйжасында ажырап калган Түштүк Бессарабияны кайтарып алган, Закавказьедеги Батум, Карс, Ардаган жана Баязет чөптерине ээ болгон.

Сан-Стефан келишиминин шарттары Россия менен Балкан элдеринин таламдарына жооп берген, бирок европалык дөөлөттердүн нааразылыгын туудурган. Ошондуктан 1878-ж. жайында Берлинде өткорулгөн конгрессте Балкан жарым аралындагы абалды олуттуу начарлаткан чечимдер кабыл алынган. Берлин конгресси Россиянын Баязетке болгон укугун бекиткен жок. Россиялык дипломатиянын Сан-Стефан тынчтык келишимин кайра караштырууга макул болушу коомчулуктун 1878–1881-жж. орус өкмөтүнө каршылык көрсөтүү кыймылнын себептеринин бири болчу.

**Александр III-ны тышкы саясаты.** Император Александр III-ны монархиялык принциптерди карманган Англия менен Германиянын күчүнө ишеними кайткан эмес. Ошондой эле Россиянын жаны тышкы иштер министри Н. К. Крис Германия менен тыгыз байланышта иш жүргүзүү ниетинде болчу.

Ошентип, «үч императордун союзу» эки жолу – 1881- жана 1884-жж. – үч жылдан узартылган. Ал союз 1885-ж. Россиянын афган маселесин чечүүсүндө толугу менен өзүн актаган, бирок 1885–1887-жж. болгар кризиси бул саясий бирдиктин ыдырашына алып келди.

Парламенттик башкаруу саясатын таптакыр жактырбасада, шартка жараша, Россия Франция менен ымалалашууга аргасыз болгон. 1887-ж. падыша өкмөтү Парижден алгачкы зайымдарды алган. Бул эки өлкөнүн байланышынын өнүгүшүндө француз эскадрасынын 1891-ж. Кронштадтка жасаган визити маанилүү окуя болду. Дүйнедегү гезиттер жеке бийликчил падыша Франциянын гимни «Марсельезаны» туруп уккандыгы жөнүндө билдириүү жарыялашкан. Ошол эле 1891-ж. Петербург менен Париждин ортосунда коргонуу боюнча макулдашуусу түзүлгөн. 1893-ж. декабрда Александр III Франция менен аскердик конвенцияга кол койгон, ал 1894-ж. январда *ратификацияланган* (бекитилген).

**Россиянын ээлиги жана калкы.** Метрополиялары жана колониялык ээликтери даана жана так көрсөтүлүп турган классикалык типтеги европалык дөөлөттөрдөн айырмаланып, Россия империясынын ээлеген аймактары анчалык так көрсөтүлгөн эмес. Сан жагынан орус калкы көптүк кылган европалык белүлгүндөгү 29 губерния (Великороссия), ошондой эле көбүнчө украиндер менен белорустар жашаган 15 губерния биригип, Россия дөөлөтүнүн метрополия деп аталган белүлгүн түзгөн. Россия империясы калкынын саны боюнча (биринчи дүйнөлүк со-гуш болор алдында 175 млнго жакын адам жашаган) жарым колониялык Кытайды эсепке албаганда, Улуу Британиядан кийинки орунда турган. Калкынын үчтөн эки белүлгүн чыгышы славяндар түзгөн. Демек, борбор – *периферия* (улуттук чет-жакалар) катышы боюнча, Россия империясы этностук көрсөткүчтөрү жагынан Германия, Италия, Япония өндүү колониялык дөөлөттөргө салыштырмалуу жаш мамлекет болгон, анткени аларда метрополиянын калкына караганда колониялардын калкынын саны бир топ басымдуулук кылган.

Коомдун модернизацияланышынын урбанизациялануу (шаар калкынын есүшү) денгээлинин көрсөткүчү боюнча Россия батыш дөөлөттөрүнүн арасында акыркы орунда турган. Россиядагы таптык түзүм да индустриялык коомго тиешелүү денгээлге салыштырмалуу кеч калыптанган. Анын үстүнө, Россия империясынын жарандарынын сословиелерге белүнүшүнүн жасалма түрдө сакталып турушу да коомдо болуп жаткан социалдык өзгөрүүлөрдү жылмалап салган.

Россия империясынын геостратегиялык абалы АКШ, Улуу Британия жана Япония дөөлөттөрүнө салыштырмалуу оор болчу. Анткени анын чек аралары дүйнөлүк алдынкы дөөлөттөрдүн таасир этүү чейрөлөрүнө чектеш болгон. Ушул жагдайдан улам падыша өкмөтү душмандардан коргоп туруш учун чек араларында көп сандагы аскердик *контингенттерди* кармап турууга мажбур болгон.

**Өнөр жай өндүрүшү.** Батыштагы жаны индустриялык коомдун артыкчылыгы Россиянын модернизация жолуна түшүүсүнө түрткү болду. Капитализмдин экинчи эшелонундагы өлкөлөр сыйктуу эле ага да айрым фазалардан аттап-буттап өтүп, секирик түрүндө өнүгүү мүнөздүү болгон. Маселен, Россия өнөр жайдын бир катар тармактарынын өнүгүшүнде мануфактуралык стадияны аттап өткөн.

Крепостнойлук укук жоюла электе эле башталган өнөр жай революциясы XIX к. 90-жж. болуп көрбөгөндөй экономикалык

жогорулоо темпи менен аяктаган. Өлкөдөгү темир жол курулушунун жогорку темпи өнөр жай төнкөрүшүнө өбөлгө болду. ХХ к. башында Россия темир жолдун узундугу боюнча АКШдан кийинчи экинчи орунда турган. Ал эми нефти өндүрүү боюнча XIX к. аягында биринчи орунда, ХХ к. башында экинчи орунда болгон.

Дүн продукциянын көлөмү боюнча Россия дүйнөдөгү эн ири индустриялуу беш өлкөнүн катарына киргени менен, калктын жан башына карата эсептөлген көрсөткүч боюнча батыш өлкөлөрүнөн кыйла артта болчу: 1913-ж. өлкөнүн дүн продукциясынын көлөмү калктын жан башына алганда Франциянын денгээлини 40 % ин, Улуу Британиянын — 20 % ин, АКШнын — 10 % ин гана түзгөн.

**Капиталдын киргизилиши. Монополиялардын түзүлүшү.** Дүйнөлүк биринчи согуштун алдында акционердик капиталга чет өлкөлүк салымдар (негизинен банктарга, өнөр жайына) жаны инвестициялардын  $\frac{1}{3}$  ин түзгөн. Француз капиталы негизинен оор өнөр жайына жана каржылык институттарга, Англиялык — тоо-кен өнөр жайына, Германиялык — электр техникасына жана металлургияга түшкөн.

Россиядагы алгачкы монополиялык бирикмелер XIX к. 80–90-жж. пайда болгон. Өндүрүштүн дээрлик бардык тармактарында монополиялар түзүлө баштаган. Алар ар бир ишканың өзүнүн продукциясын сатып өткөрүүдөн башка өндүрүштүк автономиясын сактап калган *синдикаттар* — бирикмелер түрүнде болгон. Падышалык Россиядагы эн кубаттуу синдикаттардын катарына Орус металлургиялык буюмдарын сатып өткөрүү коому («Продамета») жана Донецк бассейнинде минералдык отунду сатуу коому («Продуголь») кирет. 1909–1913-жж. экономикалык жактан жогорулоо жылдарында алгачкы жогорку типтеги монополиялык бирикмелер — *тресттер* жана *концерндер* түзүлө баштаган, бирок бул процесс дүйнөлүк согуштун башталышы менен үзгүлтүкке учураган.

**Банк жана өнөр жай капиталынын бириктирилиши.** Россияда өнөр жай өндүрүшүнүн концентрацияланышы менен бирге банк капиталын концентрациялоо процесси жүре баштаган. Өнөр жайга салынып жаткан каржылык каражаттардын негизги болүгүн эн ири банктар көзөмөлгө алып турушкан. Согуштун алдындагы жогорулоо жылдарында Орус-Алтай Банкы аскердик-өнөр жай концернин түзгөн. Анын борбору Петербургдагы Путилов заводу болгон. Ал банктын башкармалыгынын төрагасы А. И. Путилов «Лианозов и К» нефти шериктештигинин ди-

ректору жана Москва – Казань темир жол коомунун директору болгон, ошондой эле бир катар башка ишканалардын башкармалыктарынын мүчөсү болчу. Россияда эбегейсиз зор каржылык каражаттарды жана негизги өнөр жайлык кубаттуулуктарды топтогон *каржылык олигархия* калыштанган.

**Айыл чарбасының абалы.** Крепостнойлук түзүлүштүн калдыктарынын сакталып калышы капиталисттик эволюцияны кечендеткен. Анын башкы себеби Россиянын кенири аймагыннады, өзгөчө борбордук-кара топурактуу жана украиналык губерниялардагы дыйкандардын жер үлүштөрүнүн кичинелиги болгон. Бул аймактардагы айдоо жерлери жайыттардын, чөп эгилген аянттардын, токойлорду кьюунун эсебинен кенейтилгендиктен, мал чарбачылыкка кедергисин тийгизген жана жер кыртышын эрозияга чалдыктырган. Төлөмдөрдүн көптүгү жана алардын өлчөмдерүнүн ашкере чондугу дыйкандарды мүнкүрөткөн. 1891–1892-жж. Европалык Россияны катуу ачарчылык капитаган. Ошого карабастан Россиянын айыл чарбасы улуттук кирешенин дээрлик жарымын түзүп турган. XX к. башында Россия эгин өндүрүү боюнча АКШдан кийинки экинчи орунда турган. Эгин өндүрүү негизинен айдоо аянттарын кебейтүүнүн эсебинен болжол менен 2,1–2,4 % га жогорулат турган. Бирок түшүмдүүлүк жана алынган продукция боюнча, агрардык сектордо әмгектенген ар бир адамга эсептегенде Россиянын айыл чарбасы кыйла артта калган.

**Ички жана тышкы соода-сатык.** Россиянын ички соода-сатык операцияларына банк капиталынын аралашуусу күчөгөн. 1900–1913-жж. ички товар жүгүрттүү 18,5 млрд рублди түзүп, 64 % га өскөн.

Россиянын дүйнөлүк импорттогу үлүшү 3,5 % ды түзгөн, дүйнөлүк экспорттогу үлүшү болсо 4,2 % болгон. Нанды экспорттоо жагынан Россия өзүнүн дүйнөлүк атаандаштарынан алда-канча алдыга озуп кеткен. Эгин продукцияларын экспорттоо өлкөнү индустриялаштырууга өбөлгө болгон чет өлкөлүк капиталдын жана товарлардын импортуунун ордун жаап турган.

**Саясий түзүлүшү.** XX к. башталышында Россия империясы абсолюттук монархия (чекиз жеке бийлик) бойдон кала берген. Бул абалы аны ортоочо өнүккөн өлкөлөрдөн да кескин айырмалап турган. 1905–1907-жж. революция гана падышалык бийлиkti саясий эркиндиктерди берүүгө жана жалпы империялык өкүлдүк мекемелерди түзүүгө мажбур кылган.

**Тышкы саясаты.** XIX к. соңунда Россия тышкы саясат майданында өздөрүнүн кенири аскердик программаларын ишке

ашырып алышкан дүйнөлүк алдынкы дөөлөттөр менен атаандаша алган эмес. Мындай жагдай падышалык өкмөттүн тынчтык демилгелери менен чыгышына объективдүү негиз түзгөн, ошондон улам, Россиянын демилгеси менен, 1899-ж. Гаагада куралданууну чектөө маселеси боюнча конференция откөрүлгөн. Падышанын чөйрөсүнө Азияда жана Ыраакы Чыгышта экспансиялык (жаны аймактарды басып алуунун эсебинен көнөйүү) саясатты жүргүзүү позициясын жактагандар топтолгон. 1896-ж. Россия Түндүк Кытайда – Манчжурияда – Чыгыш-Кытай темир жолун (ЧКТЖ) куруу укугуна жетишкен, 1898-ж. аскер-дениз базасын чындоо учүн Порт-Артурду ижарага алган. Бул ишаракеттер анын Япония менен мамилесине залалын тийгизген.

1904-ж. 27-январга караган түнү япондордун миноносцетери күтүүсүздөн Порт-Артур булуунун тышкы рейдинде турган россиялык аскер кемелерине чабуул коюшкан. Күтүүсүздөн башталган бул согушта Россиянын кургактагы жана аскердениз күчтөрү женилиштин гана үстүндө болгон. 1904-ж. декабрда Порт-Артур капитуляцияланган, 1905-ж. майда Цусима кысыгындагы 2-Тынч океан эскадрасы кыйраган. 1905-ж. августта Портсмутта (АКШ) Япония менен түзүлгөн тынчтык келишими боюнча Россия Сахалиндин түштүк бөлүгүнөн ажырап калган.

Бул согушта Россиянын женилип калышы анын тышкы саясий багытын кайра караштырууга түрткү болду. 1907-ж. Петербургдагы англ-орус макулдашуусу Россиянын жана Англиянын Франция менен түзгөн макулдашууларын эсепке алуу менен, Антантанын түзүлүшүн жана Европанын эки аскердик саясий блокко жиктелүүсүн шарттаган.

#### Суроолор:

1. Россиянын Крым согушунан кийинки эл аралык абалы кандай болгон?
2. 1877–1878-ж. орус-турк согушунун натыйжасы кандай болгон?
3. Сан-Степан тынчтык келишими менен Берлин конгрессинин айырмасы эмнеде?
4. Россиянын айыл чарбасынын өнүгүү шарттары кандай болгон?
5. Россиянын ички жана тышкы соода-сатык тармагы кандай өнүккөн?
6. Россиянын тышкы саясаты кандай болгон?

#### § 10. Россиядагы коомдук-саясий кыймыл жана падыша бийлигинин кулаши

Саясий багытты иштеп чыгуу жана министрлердин атаандашуулары. Николай II бийликке 26 жашында келип, мамлекетти башкаруу ишинде тажрыйбасы аз эле. Анын жүрүм-туруу-

му да, мунөзү да көрүнүктүү өкүмдар болууга шайкеш келбей, ал өзү ээлеген орунга татыксыз болчу. Аны мамлекеттик иштер тажатып жиберсе да, чексиз бийликтен баш тартууну ойлоп да койчу эмес. Ошондуктан падышалык ордодо мурдагыдай эле Александр III-н доорундагы идеологиянын таасири күчтүү бойдон кала берген.

Сановниктик чойрөдөгү салттуулукка каржы министри С. Ю. Витте каршы болгон. Падыша болсо Витте сунуш кылган россиялык экономиканы модернизациялоону тездетүү программасын колдогон. Анткени ал мамлекеттик башкаруунун жеке бийликтик системасына доо кетирген эмес. 1897-ж. алтын акча жүгүртүү киргизилген. Витте өнөр жай ишканаларындагы жалданма эмгекти жөнгө салууда да ийгиликтерге жетишкен. 1897-ж. жумуш күнүн 11,5 saat менен чектөө жөнүндө, 1903-ж. өндүрүштө майып болгон жумушчуларга ақчалай жардам көрсөтүү жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган. Каржы министрлиги экономикага чет өлкөлүк капиталдын киришине жол ачып эле тим болбостон, мамлекеттик шарап монополиясынын жардамы менен жана кыйыр түрдөгү салыктарды чогултууну күчтөүүнүн зебинен ички ресурстарды мобилизациялоо иштерин жургүзгөн. Спирт жана арак-шарап өндүрүү боюнча мамлекеттик монополия 1903-ж. жылдык бюджеттин 26 % дан ашуунун түзүп турган.

1902-ж. ички иштер министри болуп дайындалган В. К. Плеве Виттенин идеялык жактан каршылашы болчу. Өлкөдөгү абалды полициянын жардамы менен чындоо программынын иштеп чыгып, Николай II-нин жактыруусуна ээ болгон Плевенин туушунда олкодо күзөт бөлүмдөрүнүн чырмалышкан тармагы түзүлгөн. Витте менен Плевени тирештирген маселе агрардык саясат эле. Виттенин жетекчилиги менен 1902-ж. өткөрүлгөн Айыл чарбалык өнөр жайдын муктаждыктары жөнүндө өзгөчө кенешмеде жамааттарды ақырындык менен, зордук-зомбулуксуз жоюу жана жеке менчикти орнотуу маселеси каралган. Бирок Николай II 1903-ж. 26-февралдагы Манифестте Плевенин жамааттардын консервацияланышы жөнүндөгү багытын колдогон.

Витте менен Плевенин тышкы саясат боюнча көз караштарты эки башка болчу. Эгерде Витте Кытайга жана Кореяга экономикалык кириүнү тынчтык жолу менен жүргүзүү керектигин туура көрсө, Плеве Ыраакы Чыгышта агрессивдүү саясат жүргүзүүнү жактаган. Акыр-аягында салттуу-монархиялык күчтөр женишке ээ болуп, Витте 1903-ж. августта каржы министрли-

гинен бошотулган. Саясий багыттагы иш жүргүзүү ички иштер министрине өткөн.

**Жалпы элдик кыймыл.** Падышалык өкмөт социалдык проблемаларды чечпегендиктен, олкөдөгү кырдаал курчуй баштаган. Жумушчу кыймылы уюмдашип, экономикалык талаптар менен бирге саясий талаптар да коюла баштаган. Петербургдагы Обухов заводунун жумушчуларынын полиция жана аскерлер менен кармаштары, Ростов-на-Донудагы жана Россиянын түштүгүндөгү жумушчулардын жалпы иш таштоолору коомдук чон резонанс жаратып, дыйкандар кыймылы крепостнойлук укук жоюлгандан бери бириңчи жолу жалпы элдик мүнәзгө ээ болгон. Ошондой эле студенттик кыймылдар болуп өткөн.

**Зубатовчулук.** 1901–1903-жж. Москва шаардык күзөт бөлүмүнүн башчысы С. В. Зубатовдун демилгеси менен Москвада, Петербургда, Киевде, Николаевде полициянын колдоосу астындағы легалдуу жумушчу уюмдары түзүлгөн. Зубатовдук уюмдар жумушчулар менен ишкерлердин ортосундагы чыр-чатақтарды жөнгө салышып, жумушчуларга айрым женилдиктерди бердиртип турушкан. Россиянын түштүгүндөгү айрым зубатовдук уюмдар жалпы элдик иш таштоолорго кошуулуп кетишкен. Бул «полициялык социализм» тажрыйбасы капиталисттердин нааразылыгын туудурган. Зубатов 1903-ж. отставкага чыгарылып, ал түзгөн союздар таркатылган. А бирок 1904-ж. зубатовдук саясатты тутунган поп Г. А. Гапон бийликтин уруксаты менен Санкт-Петербургда Фабрика-заводдук оруս жумушчуларынын жыйынын түзгөн. 1905-ж. анын курамында 10 мин киши болгон.

**Земстволук жана «жаны» либерализм.** 1903-ж. земстволук бийликтегилердин солчул канатындагылар «Конституциялык земстволук союз» уюмуна биригишкен. Земстволук либерализм менен бирге эле «жаны», интеллигенттик (профессордук) либерализм идеялык жактан өз алдынчалыкка ээ боло баштап, демократташтырууну талап кылып, «эмгекчи элдин таламдарын жактаган» бир катар ураандарды көтерүп чыккан. Либералдык кыймылдагы бул багыттын өкүлү 1902-ж. чыга баштаган «Боштондук» журналынын редактору П. Б. Струве болгон. 1904-ж. солчул либералдык «Боштондук союзу» түзүлгөн.

**Саясий партиялардын пайда болушу.** XIX к. 90-жж. ортосунда өздөрүн революциячыл народниктердин мұраскерлеребиз деп санашкан социалист-революционерлердин (эсер) топтору пайда болгон. 1901-ж. аягында социалист-революционерлер

партиясынын бирдиктүү Борбордук Комитетин (БК) түзүшкөн. Бул партиянын расмий органы «Революциячыл Россия» гезити болгон. Эсерлер партиясынын дыйкандар социализминин жана марксизм идеяларынын айрым элементтери бириктирилген программасынын долбоорун (1906-ж.) В. М. Чернов түзгөн. Эсерлер эксплуатациялануучу эмгекчил калктын бардык катмарларын ездерүнүн таянычы катары эсептешкен. Алардын эн башкы күрөшүү жолу жекече террор болгон. 1905-ж. чейин алар алты террордук актыны ишке ашырышкан, алардын ичинде ички иштер министрлери Д. С. Спягин (1902) жана В. К. Плеве (1904) өлтүрүлгөн.

1898–1903-жж. маркстык уюмдардын негизинде *Россия социал-демократиялык жумушчу партиясы* (РСДРП) түзүлгөн. Анын теориялык жана уюмдашуучулук жактан калыпташыусунда «Искра» гезити маанилүү роль ойногон. РСДРПнин 1903-ж. II съездинде кабыл алынган партиялык программа эки белүктөн турган: теориялык (*максимум программы*) жана практикалык (*минимум программы*) белүктөр. Программада бул партиянын түпкү максаты — *пролетариат диктатурасын орнотуу* деп жазылган. Минимум программында жакынкы мезгилде иштеле турган милдеттер көрсөтүлгөн: жеке бийлиktи кулатуу жана демократиялык республиkanы орнотуу; 8 сааттык жумуш күнүн орнотуу, жер үлүштөрүн кайтаруу жана сатып алуу төлөмдөрүн жоюу маселелери белгиленген.

РСДРПнин II съездинде Россиянын социал-демократтары большевиктер жана меньшевиктер болуп экиге белүнүп кетишкен. Башында **В. И. Ульянов (Ленин)** турган большевиктер үчүн радикализм жана россиялык боштондук кыймылышынын калыптанып калган салтына таянуу мүнөздүү болгон. Меньшевиктер (Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод ж.б.) көбүнчө батыш европалык социал-демократияга багытталышып, либералдар менен ымалалашууну жана кенири демократиялык партияны түзүнүн каалашкан.

Жалпы россиялык партияларды түзүү менен бирге улуттук партияларды түзүү процесси жүргөн. Маселен, 1900-ж. Харьковдо *Революциячыл украин партиясы* (РУП) түзүлгөн. Анын максаты улуттук укуктар жана социалдык революция үчүн күрөштө ар түрдүү муундарды жана социал-



В. И. Ленин.

дык катмарларды бириктириүү болгон. РУП башка радикалдык партиялардын түзүлүшүнө, интеллигентиянын өкүлдөрүнүн биригишине жол ачкан.

**Бириңчи орус революциясы.** Жумушчулардын гапондук «Жыйынынын» чечими менен уюштурулган 1905-ж. 9-январындагы Кышкы сарайды көздөй тынч жүрүшүнө каршы окатылган «Кандуу жекшембилик» революциянын чыгышына түздөн-түз түрткү болду. Бул кайгылуу окуя элдин падышага болгон ишенимине доо кетирип, жапырт каршылык көрсөтүү демонстрациялары жана иш таштоолор уюштурула баштады. 1905-ж. май-июль айларындагы Иваново-Вознесенскидеги иш таштоолордан баштап жумушчу кыймылдарын уюштуруу борборлору — *Жумушчу депутаттарынын советтери* боло баштады. 1905-ж. Бүткүл россиялык дыйкандар союзунун түзүлүшү — дыйкандардын ан-сезими ескөндүгүнүн күбөсү. Интеллигенттердин «Союздардын союзу» кесиптик уюму жалпы саясий иш таштоону уюштурууну колдоп чыкты. Армия менен флотто да революциячыл маанай түзүлген. 1905-ж. июнда Кара дениздеги «Потёмкин» броненосециндеги көтөрүлүшчүлөрдүн кызыл туусу 11 күн бою желбиреп турган. 120 шаарды, жүздөгөн фабрикалык жана бекеттик кыштактарды камтыган Бүткүл россиялык Октябрь саясий иш таштоосу революциянын кульминациялык туу чокусу болду. Жүз миндерген адамдар демонстрацияларга жана митингдерге чыгышып, демократиялык эркиндиктерди жана Уюштуруу жыйынынын чакырылышын талап кылышты.

**17-октябрдагы манифест.** «Бириккен» өкмөттүн түзүлүшү. Падышалык өкмөт өлкөдөгү кырдаалды башкара албай калганда гана Николай II женилдиктерди берүүгө аргасыз болгон. 1905-ж. 17-октябрда сөз жана басма сөз, жыйындар жана союздар эркиндигин берген манифест жарыяланган. Шайланма Мыизам чыгаруу думасын түзүү убада кылышкан. Ошентип Россия башкаруунун жеке бийликтүк түрүнөн конституциялык монархияга откөн. 19-октябрда падышалык өкмөт «бириккен» Министрлер советин түзүү жөнүндө жарлык чыгарган. Бул жаны өкмөттүн башчылыгына С. Ю. Витте коюлган. Министрлер совети Думага эмес, түздөн-түз падышага жооптуу болгон.

Черносотендик кыймыл. Жеке бийликтин түпкү негиздерине пайда келтирүүнү каалагандар «патриоттук» манифестацияларды жана бөтөн улуттарга каршы талоончулук, уруп-сабоочулук иштерди жүргүзүү үчүн «чёрная сотня» деп аталган

ашынган монархиялык реакциячыл уюмду түзүшкөн. Ал уюмдун мүчөлөрүн черносотендер дешкен. 1905-ж. ноябрда черносотендик «Орус элинин союзу» түзүлгөн. Мурдагы өз алдынча партиялардын жана уюмдардын көпчүлүгү 1907-ж. анын курамына кирип кеткен.

*Либералдык партиялар.* Либералдык лагердин ичинде аркандай партиялар түзүлө баштаган. Россиялык либерализмдин он флангын 1905-ж. ноябрда уюшуулган «17-октябрдагы союз» түзгөн. Алар орус тарыхында октабристтер деген аталыш менен белгилүү.

1905-ж. октябрда түзүлгөн Конституциялык-демократиялык партия (кадет) бир кыйла таасирдүү уюм болгон.

*Неонародниктер жана социал-демократтар.* 1906-ж. эсерлер партиясынан «Максималист социалист-революционерлердин союзу» бөлүнүп чыккан. Ал союздагылар социалисттик партиялардын баарын социализмди жана революцияны «бутапмотоп» салышканы үчүн айыпташкан. 1906–1907-жж. 50ден ашыуун террордук актыларды ишке ашырышкан.

Революциянын чаржайыттыгы социал-демократтардын уюмдашпагандыгын көрсөттү. Большевиктер да, меньшевиктер да бул революцияны буржуазиялык-демократиялык муназздогу революция деп эсептешкен. «Потёмкин» броненосециндеги көтөрүлүштө, Москвадагы декабрдагы баррикадалык күрөштөрдө ж. б. большевиктер менен меньшевиктер ийиндеш жүрүштү. Ошентип, РСДРПнин 1906-ж. апрелдеги IV съездинде россиялык социал-демократтар формалдуу түрдө биригишкен.

*Украинадагы саясий партиялар.* Революция жылдарында Украинада улуттук партиялардын калыптануу процесси жүргөн. 1905-ж. январда Украиналык демократиялык-радикалдык партия (УДРП) түзүлгөн. Алардын улуттук программынын негизинде 1905-ж. декабрда Украина социал-демократиялык жумушчу партиясынын (УСДРП) түзүлгөндүгү жарыяланган. УСДРП Украинанын улуттук автономиясын талап кылган.

*Россиялык парламентаризмдин башталышы.* I жана II Мамлекеттик думалар революция басандап калган мезгилде иш жүргүзгөн. Аларда дыйкандардан шайланган депутаттар басымдуулук кылган. I Мамлекеттик дума бар болгону 72 күн — 1906-ж. 27-апрелден 8-июлга чейин иштеген. Думада көпчүлүктү түзгөн партияда жок дыйкандар «трудовиктер» фракциясын түзүп алышкан. I Мамлекеттик думада баш аламандыктар көп болгондуктан, таркатылып жиберилген.

Министрлер советинин төрагалыгына П. А. Столыпин дайындалған. Анын келиши менен ашынган жазалоочулук саясат күч алған. 1906-ж. баштап әл арасында «күм-жам кылыш салуучулар» деген атка конгон *аскердик-талаа соттору* иштей баштаган. Алар эсер-максималисттердин Столыпинге кол салуусун тездеткен.

II Мамлекеттік дума 1907-ж. 3-июнда таркатылған. Ошол эле мезгилде шайлоолор жөнүндө жана мыйзам чыккан. Ал боюнча Думада ончул жана ончул-борбордук партиялар басымдуулук кылған. Ушул күн революциянын бүткөн күнү деп эспетелинет.

*Революциянын жыйынтыктары. 1905–1907-жж. социалдық силкинуулөрдүн башкы жыйынтыктары:* Россия жарандық коомду карай алгачкы кадамдарды жасай баштаган; революциянын жүрүшүндө мыйзам чыгаруучу өкмет түзүлгөн; алдын-ала иш кылуучу цензура жоюлған; сөз жана басма сөз эркендиги берилген; айыл-кыштактарда сатып алуу төлемдөрү жоюлған; жумушчулардын социалдық денгээлдері жогорулаган.

*Революция менен согуштун ортосундагы думалык монархия.* Россиядагы 1905–1907-жж. революциядан кийинки тартип *Учунчү июнь монархиясы* деген атка конгон. Бул саясий системанын маанилүү звеносу Мамлекеттік дума болгон.

III Мамлекеттік думанын (1907–1912) солчул жана ончул канаттарынын ортосундагы «бонапарттык» иштин збин табуучулукка жөндөмдүсү Думанын 442 депутаттарынын ичинен 154 орунду ээлешкен октябристтер фракциясы болгон. Думадын төрагалык кызмат ордун октябристтер ээлешкен. Думадагы экинчи көпчүлүктү октябристтик-кадеттик фракция түзгөн. Ал фракцияны өкмет тарабынан иштелип чыккан реформаларды ишке ашыруу үчүн Столыпин чебердик менен пайдаланған.

*П. А. Столыпиндин мамлекеттік ишмердиги.* Столыпин революциялык кыймылга каршы күрөштү ашынган ырайымсыздык менен жүргүзгөн. Өлүм жазасы көнүмүш ишке айланған: үч жылдын ичинде (1907–1909) соттун өкүмү менен 3,5 мин киши дарга асылған. Премьердин саясатынын өзөгүн реформаларды жүргүзүү түзгөн. Реформаларга мыйзамдык түр бериш үчүн Дума менен ымалалаш иш жүргүзүү керектигин Столыпин жакшы түшүнгөн. Столыпиндин 1907-ж. ноябрдагы өкмөттүк декларациясында жергиликтүү өз алдынча башкарууну, агартууну, жумушчуларды жана башкаларды камсыздандырууну реформалоо иштери убада кылышынган. Ошондой эле өкмөттүн башкы милдети 1906-ж. 9-ноябрьндагы жарлыкты турмушка

ашыруу болуп саналат деп жарыланган. Ал жарлыкта падышалыктын агрардык саясатына өзгөртүлөрдү киргизүү байты бекитилген. 1906-ж. 9-ноябрьндагы жарлык падышалык өкмөттүн 1910-ж. 14-июнундагы мыйзамы катары ишке ашырыла баштаган. Агрардык мыйзамдын башкы максаты жеке менчикке негизделген дыйкан чарбасын түзүү эле. Столыпин дыйкан чарбасын түзүүнүн жолун калктын бир кыйла каарданган бөлүгүн помещиктик чарбактардан алыштатуу жана борбордук губерниялардагы жерге болгон муктаждыкты азайтуу максатында чыгышты — Сибирди карай зордоп көчүргөн. Натыйжада 10 жыл ичинде 3 млндон ашуун киши күч менен Сибирге жөнөтүлгөн. Анын 0,5 млнго жакыны жана жердин шартына көнө албай, Европалык Россияга кайтып келишип, борбордогу жакырлардын санын ого бетер көбейткөн.

Столыпиндин мыйзам чыгаруучулук ишмердигине дворяндардан жана эски бюрократиядан турган Мамлекеттик совет тоскоолдук кыла баштаган. Ошондуктан 1911-ж. марта Столыпин Минск, Витебск, Могилёв, Киев, Подольск жана Волынск губернияларына земстволорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун четке каккан. Столыпиндин дворяндардын сословиелик тилектештигинин ордuna бүткүл «православиелик орустардын» тилектештигин орнотууга умтулуусу ончулдардын кыжырына тийген. Столыпиндин катуулугу, чечкиндүүлүгү жана өз алдынчалуулугу падышаны кооптондурган. 1911-ж. 1-сентябрда Столыпин Киевдеги опера жана балет театрында террорчу Д. Богров тарабынан атылган.

Россиянын 1914-ж. 19-илюлда (1-августта) согушка кириши анын ички саясий абалын бир аз стабилдештирген. Либералдар «ички тынчтык» урааны менен согушта женип чыгыш үчүн бийлиktи колдоого үндөп чыгышкан. Думада согуштук кредиттер үчүн большевиктерден башка фракциялардын баары добуш берипкен.

**Чыгыш фронтундагы согуштук аракеттер.** Чыгыш-Пруссия операциясы (1914-ж. август – сентябрь) Россия үчүн ийгиликсиз аяктаган, Парижди басып алуу аракети ишке ашпай калган. Россиялык жоокерлер үчүн Галицияндагы австрия-венгрлерге каршы жүргүзүлгөн согуштук аракеттер ийгиликтүү болгон. 1915-ж. немецтик командачылык согуштук планын таптакыр өзгөртүп, негизги күчтөрүн Чыгыш фронтунда топтогондон кишин россиялык армия Галицияны, Польшаны, Балтика боюнун жарымын, Белорусту душманга калтырып, чыгып кетүүгө аргасыз болгон.

1916-ж. май-июнунда генерал А. А. Брусиловдун армиясынын австрия-венгриялык фронтту жарып киругусу дүйнөлүк бириңчи согуштагы эн зор окуя болду: фронт 350 км көндикте 120 км терендикке чейин үзүлүп калган. Брусиловдук жарып киругү союздаштардын стратегиялык абалын оңогон, бирок россиялык армиянын өзүнүн бүткүл фронт боюнча чабуулга киришке дарманы жетпей калган.

**Тылды согуштук-экономикалык мобилизациялоо.** Согуштун башталышында падышалык өкмөткө колдоо көрсөткөн оппозициялык лидерлер аны менен кызматташ болобуз деп ойлошкон. Бирок алардын бул үмүттөрү ички ресурстарды фронтко мобилизациялоонун айрым маселелерин чечүү менен гана чектелип калган. Өкмет земстволордун жана шаардык думалардын базасында армияларды жабдууда зор роль ойногон Башкы комитетти түзүүгө уруксат берген. Өнер жай өндүрүшүн коргоо максатында *аскердик-өнөр жай комитеттери* түзүлгөн. Ага ири ишкерлер, банкирлер, техникалык интеллигенциянын өкүлдөрү кирген. Чарбалык жана администрациялык системалардагы иштерди жөнгө салуучу органдар — *өзөөчө кеңештер* (коргоо иштери, азық-түлүк, транспорт, качкындардын иштери боюнча ж.б.) түзүлгөн.

**Саясий кризистин бышып жетилиши.** Мамлекеттик башкаруу ишине императрицанын жана Г. Распутиндин кийлигишүүсү күчөгөн. Министрлердин бат-баттан алмашып туруусу өкмөттүк аппараттын биримдигинин ыдырашынын мүнөздүү белгиси эле.

1916-ж. тартып өлкөдө чарбалык кыйроо башталган. Отун жана металл таптакыр жетишпей калган. Өнөр жай ишканалары согуштук заказдарды аткара албай калган учурлар кебейгөн, ташуулардын кескин түрдө кебейүп кетишинен улам темир жол транспорту да жүктөрдү өз убагында жеткире албай калган. Ири шаарларда азық-түлүк жетишпей, көчөлөрдө узун кезек күтүүлөр кебейгөн.

1916-ж. иш таштоочулардын саны мурунку жылга караганда эки эсеге ескөн. Согушуп жаткан армиядагы жоокерлердин арасында революциячыл, согушка каршы маанай жайылган: фронтто россиялык аскерлер офицерлерге баш ийбей, душман менен келишип кетишикен учурлар да болгон.

Өлкөдө радикалдык-буржуазиялык күчтөр түзүлө баштаган. Легалдуу күрөшүүден майнап чыкпастыгына көзү жеткен Мамлекеттик думанын төрагасы октябррист А. И. Гучков ордо төңкөрүшүн даярдоо жолуна түшкөн. Анын Николай Пни так-

тан түшүрүү жана падышалык тактыга анын өспүрүм уулун отургузуу идеясын москвалык буржуазиянын көрүнүктүү өкулдерүү да колдошкон.

Думалык блок «бийликтеги каршы чабуулга» өтө баштаган: 1-ноябрда П. Н. Милюков Думада өкмөттүн иш билбестигин жана чыккынчылыгын айыптаап сүйлөгөн.

«Распутиндин оозгу үйү аркылуу» жогорку кызматтарга келген өкмөт адамдарынын компетенттүү эместиги (өз кесиби боюнча ишти билбестиги) монархиялык бийлиktи жактоочулардын алдында да падышанын кадырын түшүргөн. Жогорку бийликтин «распутиник» обочолонуусу падышалык жубайлар менен падышалык фамилиянын ортосунда жанжалдын чыгышын шарттады. Ал эми 1916-ж. 16-декабрда кутумчулар тарабынан Распутиндин өлтүрүлүшү анын тышкы көрүнүшү болгон.

Ошентип, согуштун үчүнчү жылында Николай II-ге жана анын жек көрүндү министрлерине каршы социалисттерден тартып улуу княздарга чейинкилерден куралган оппозициялык фронт калыптанган. Бирок 1917-ж. февралдагы окуялар падышалык өкмөт учун да, коомчулук үчүн да, либералдар үчүн да, революционерлер үчүн да күтүүсүз болгон.

Суроолор:

1. Падышалык өкмөттүн социалдык-экономикалык саясатына кандай мүнездөмө берүүгө болот?
2. Саясий партиялардын түзүлүшүнэ эмне себеп болгон жана кандай партиялар түзүлген?
3. 1905–1907-ж. революциянын чыгуу себептери кайсылар? Бул революция сезсүз түрдө болуш керек беле?
4. Столыпиндин агрардык реформасы кандай реформа болгон?
5. Россиянын дүйнөлүк биринчи согушка кириши елкөнүн ички саясий кырдаалына кандай таасир эткен? Согуштук аракеттер кандай болгон?

### ІІІ ГЛАВА СЛАВЯН ӨЛКӨЛӨРҮ

#### § 11–12. Славян өлкөлерү улуттук көз карандысыздык үчүн күрөште

Польшадагы улуттук-боштондук кыймыл. 1846-ж. февралда Krakovoдо улуттук-боштондук көтөрүлүшү чыккан. Krakовго австриялык, пруссиялык жана россиялык аскерлер киргизилген. Натыйжада Krakов республикасы жоюлуп, аймак Австриянын курамына өткөн. 1863-ж. январь айынын аягында эзилген эл кайрадан көтөрүлүшкө чыккан. 1863–1864-жж. көтөрүлүш курамы жана программасы боюнча жалпы элдик демократиялык көтөрүлүш болгон. Ошондуктан 1864-ж. падышалык өкмөт дыйкандар реформасын жүргүзүүгө аргасыз болгон. Дыйкандар өздөрү иштеткен, жерлерге ээ болушкан, помещиктердин вотчиналык бийлигинен жана милдеткердиктеринен бошотулган. Алар волосттук өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жана шайлануу укуктарына ээ болушкан. Жерсиз дыйкандардын бир белгүү чакан жер үлүштөрүн менчикке алышкан.

Польшадагы оккупациялык тартып дүйнөлүк биринчи согуш бүткөн кезде элдик улуттук көз карандысыздык үчүн күрөштүн натыйжасында жоюлган. 1921-ж. Рига тынчтык келишиими менен Польша республикасынын чек аралары аныталган, 17-маркттагы сейм өлкөнүн конституциясын кабыл алган. Конституциянын негизинде сейм жана сенат бекитилген. Сейм менен сенаттын биргелешкен отурумунда республиканын президенти шайланган. Ошентип көз карандысыз Польша мамлекети калыбына келтирилген.

Чехия жана Словакия XIX к. экинчи жарымында жана XX к. башында. 1848–1849-жж. революция Чехиядагы феодалдык тартыптын калдыктарын жок кылган. XIX к. 60–70-жж. тартып Чехия Австрия империясынын экономикасында алдынкы орунду ээлеп, анын өнөр жай ендүрүшүнүн  $\frac{3}{4}$  үн түзгөндүктөн, дүйнөлүк биринчи согушка чейин габсбургдук монархиянын «өнөр жай мастерскою» болуп келген.

Чехословакия мамлекетин түзүүгө карай багыт. 60-жж. башында Австрия Франция жана Пьемонт менен болгон согушта женилип калган. Бул өлкөдө саясий жана экономикалык кризистин болушун шарттаган. Натыйжада улуттук-боштондук кыймыл күч алган.

Дүйнөлүк бириңчи согуш учурунда экономикалык абалдын начарлап кетишине байланыштуу улуттук-боштондук, согушка каршы кыймылдар кенири жайылган. Чех буржуазиясынын эмиграцияда жүргөн ишмерлери 1916-ж. бирдиктүү саясий борборду – Чехословакиялык улуттук кенешти түзүшүп, Антанта деөлөттөрүнүн окулдору менен согуш бүткөндөн кийин Чехословакия мамлекетин таануу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзө башташкан. 1918-ж. 28-октябрда австрия-венгриялык монархиянын кулашы менен, чехиялык өнөр жай-каржылык жана агрардык буржуазиянын окулдору жетекчилик кылган Улуттук комитет жогорку мамлекеттик бийликтин иш-милдетин мойнуна алыш, өз алдынча Чехословакия мамлекетинин түзүлгөндүгү жөнүндө жарыялаган.

**Словакия.** 1861-ж. улуттук программа — Словакия элинин меморандуму түзүлгөн. Анда Словакияга автономиялык укук берүү, словак тилин эркин колдонуу талаптары коюлган. Меморандумду Венгер королдугунун өкмөтү четке каккан. 1863-ж. гана «Словакия матицасын» — маданий-агартуу мекемесин ачууга арану уруксат алышкан.

1867-ж. Австрия-Венгриялык макулдашуу Словакиянын Венгриянын курамында экендигин бышыктаган. Анда словак эли «мадьяр элинин» курамдык бөлүгү катары каралган. XIX к. 70-жж. мадьярлаштыруу процесси кайрадан күч алган. 1875-ж. венгер өкмөтү «Словакия матицасын» жаап салган. Каршылык көрсөтүү белгиси катары словакиялык депутаттар венгер сеймиден чыгып кетишип, 20 жыл бою өздөрүнчө обочолонуп, анын ишине катышышкан эмес.

Дүйнөлүк бириңчи согуш кезинде согушка каршы жана улуттук-боштондук кыймылдардын натыйжасында 1918-ж. октябрда Словакиялык улуттук кенеш түзүлгөн. Ал дагы 1918-ж. 28-октябрда Прагадагы Улуттук комитеттен кийин Чехословакия мамлекетинин түзүлүшүн жарыялаган.

**Болгария** XIX к. экинчи жарымында – XX к. башында. XIX к. 30–40-жж. тартып осмон феодалдык системасынын бузула башташынын натыйжасында болгар элинин боштондук күрөшү күч алыш, гайдуктардын ишмердиги жигерденген. 60-ж. аягынан тартып улуттук көз карапдысыздык үчүн көтөрүлүшкө даярдык жүргөн. 1875-ж. сентябрда Осмон империясына каршы көтөрүлүш чыккан. Бирок ал 1976-ж. апрелде женилип калган.

Болгарияны орус армиясы боштондукка чыгарган. 1877–1978-жж. орус-турк согушунда болгарлар орус армиясына кени-

ри колдоо көрсөткөн. 1877-ж. аягында Болгариянын борбору София шаары боштуулган. Ошондо султандык өкмөт тынчтык келишимин түзүүгө аргасыз болгон. 1878-ж. марта Сан-Степанда түзүлгөн тынчтык келишими боюнча Болгария «өз алдынча башкаруудагы, алым төлөп туруучу княздык» катары таанылган.

1879-ж. апрелде Болгариядагы орус комиссарынын алдын-дагы Кенеш иштеп чыккан Тырнов конституциясы кабыл алдынып, ал боюнча Болгария элдик өкмөт башкарған мурастык конституциялык монархия болуп жарыяланган.

1879–1885-жж. Болгар княздыгында өкмөт менен княздын ортосунда айыгышкан күрөш жүргөн. 1885-ж. Болгарияга серб аскерлери басып киришет, бирок женилип калышат. Сербия менен Болгариянын тирешүүсү күч алат. Европа дөөлөттөрү Болгарияны бириктируү керектигин моюнга алышат.

1885–1886-жж. окуялар Европа дөөлөттөрүнүн Болгарияга ээ болуу үчүн күрөшүн курчуткан. 1886-ж. Болгариянын князы (немец принци) Баттенберг орусташкан офицерлердин тобу тарабынан камакка алдынып, Болгариядан куулган. Стамболов баштаган регенттер аскер белүктөрүнүн жардамы менен бийлиkti колго алышат да, өз диктатурасын орнотушат. Натыйжада Болгария менен Россиянын ортосундагы дипломаттык мамилелер үзүлөт. 1887-ж. Германия, Англия жана Австрия-Венгрия колдоого алган Фердинанд Болгариянын князы болуп шайланган.

XIX–XX кк. чегинде Болгарияда негизинен тышкы саясий багыттары боюнча айырмаланышкан эки саясий лагерь калыптанган. Буржуазиянын бир белүгүнүн таламдарын коргогон либералдар Австрия-Венгрияга жана Германияга багытталган. Ал эми ири буржуазияга таянган элдик партия (народниктер) жана орто буржуазиянын таламдарын көздөгөн демократтар Англияга, Францияга жана Россияга ыктаган.

1896-ж. Болгария менен Россиянын ортосундагы дипломаттык байланыштар калыбына келтирилөт. 1908-ж. 5-октябрда Болгария толук кез караптың түзүлгөн. 1903-ж. ал тарап кетип, анын революциячыл, маркстык канаты партияга кабыл алуу учурунда кыстоо менен кабыл алынгандыктан, «тесняктар»

Болгарияда XIX к. 80-жж. эле алгачкы жумушчу уюмдары түзүлө баштаган. 1991-ж. Д. Благоев жетектеген *Болгариялык социал-демократиялык партия* түзүлгөн. 1903-ж. ал тарап кетип, анын революциячыл, маркстык канаты партияга кабыл алуу учурунда кыстоо менен кабыл алынгандыктан, «тесняктар»

деп аталган. 1899-ж. Болгариялык жер иштетүүчүлөрдүн элдик союзу деп аталган дыйкандар партиясы түзүлгөн. Ал бийликтүү парламенттик жол менен жөнүп алуу максатын койгон.

ХХ к. башында Болгариянын тышкы саясаты Түркияга каршы күрөштүү улантууга багытталган.

**Хорватия, Словения жана Воеводина** XIX к. экинчи жарымында – XX к. башында. 1851-ж. австриялык император Франц-Иосиф I 1848-ж. конституцияны алдып салгандан кийин Австрияда абсолюттук монархия калыбына келтирилген. Өлкөдөгү саясий бийликтүү австриялык чиновниктер менен полициянын колуна өткөн. Демократиялык эркиндик толук жоюлган. Хорватиянын мектептерине немец тили киргизилип, иллиризмдин тарапкерлери куугунтуктала баштаган. Ошол эле учурда борбордук бийликтүү чындоо жана хорваттарды өз тарабына тартуу максатында алардын иши боюнча атайын канцелярия түзүлүп, хорват тили расмий тил катары таанылган, сабордун ишмердиги жаңырылган. Ошондой эле Хорватиянын толук улуттук эгемендиги үчүн күрөшкөн чакан партия – «праваштар» пайда болгон.

1867-ж. Австрия Венгрия менен келишим түзүүгө аргасыз болуп, империя кош бирдиктүү конституциялык монархияга – Австрия-Венгрияга айланат.

XIX к. 80-жж. Хорватияда буржуазиялык реформалар жүргүзүлөт: сот администрациядан бөлүнөт, чиркөөнүн мектептердин үстүнөн көзөмөлдүк кылуусу жоюлат, жергиликтүү өз алдынча бийлик чындалат. Ошону менен бирге Венгрия мадьярлаштыруу саясатын жүргүзүп, 1868-ж. макулдашууну бузган. ХХ к. башында жумушчу кыймылтынын ролу есө баштаган. 1894-ж. эле Хорватиянын жана Словениянын социал-демократиялык партиясы түзүлөт. Ал Хорватиянын демократиялык эркиндиги жана каржылык автономиясы үчүн күрөшкөн. 1904-ж. хорватиялык дыйкандар партиясы түзүлгөн. Анын башкы милдети агрардык реформаны жүргүзүү жана хорват жерлерин Габсбург монархиясынын курамына киргизүү болгон.

1912-ж. 1-Балкан согушу югославиялык аймактардагы саясий чыгууларды жаратып, жашыруун (подпольелик) революциячыл топтор түзүлгөн. Алардын максаты Австрия-Венгрияны жоюу жана көз каандысыз Югославия мамлекетин түзүү болчу.

**Босния жана Герцеговина** XIX к. экинчи жарымында – XX к. башында. XIX к. ортосуна карата Түркия Босниядагы сепаратисттик маанайдагы умтулууларды ырайымсыздык ме-

нен баскан. Босния менен Герцеговина Осмон империясынын провинциясына айланган, Сараев шаары вазирдик борбор болуп калган. XIX к. 60-жж. улуттук-боштондук кыймылдын жаны этабы башталып, түрк өкмөтү ички автономияны берүүгө аргасыз болгон. Он эки жылдык тыныгуудан кийин, 1875-ж. жаны көтөрүлүш чыгып, аны Түркия империясынын аймагындағы бүткүл христиан калкы колдогон. 1876-ж. Болгариядағы көтөрүлүш башталган, ага удаа Түркияга каршы Сербия жана Черногория согуш ачкан. Босния менен Герцеговина улуу дөөлөттердүн кийлигишүүсү менен эл аралык таанууга ээ болот.

1877-1878-жж. орус-турк согушу Босния менен Герцеговинанын түрк үстөмдүгүнөн бошонушун шарттаган. Сан-Стефан тыңчтык келишиминин IV статьясына ылайык, Босния менен Герцеговина башында христиандык губернатор турган автономиялуу облус болуп жарыяланган. Бирок Берлин конгрессинин чечими менен бул автономия жоюлуп калган. Австрия-Венгрия Босния менен Герцеговинаны «убактылуу оккупациялоо» укугұна ээ болот. Бул эки провинцияга жогорку суверенитеттік номиналдуу укук Түркиянын колунда калат.

XIX к. аягында Боснияда жана Герцеговинада православдардын жана мусулмандардын диний-мектептик автономия учүн кыймылы башталган. 1905-ж. православдар чиркеөлүк, 1909-ж. мусулмандар мечиттик автономияга ээ болушкан. 1908-ж. Түркияда революциянын чыгышынан пайдаланган Австрия-Венгрия 30 жылдык оккупациядан кийин Босния менен Герцеговинаны аннексиялаган. Бир жылдан кийин Түркия бул облустарга карата өз укуктарынан баш тарткан. Көп етпей зле башка мамлекеттер да 1908-ж. актыны таанышкан. Босния менен Герцеговинадагы улуттук-боштондук кыймылды бошондотуш учүн австриялык өкмет конституция кабыл алууга, айрым саясий укуктарды жана эркиндиктерди берүүгө аргасыз болгон. Бирок бийлик австриялык чиновниктердин колунда кала берген.

Түштүк славян жерлери Осмон империясынын бийлиги астында. XIX к. 50-жж. аягынан тартып Сербияда ички саясий күрөш курчуган. Княздыкка кайрадан эле Милош Обреневич шайланган. Ал дүйнедөн өткөндөн кийин анын уulu Михаил (1860-1868) князь болгон. Анын башкы максаты күч-кубаттуу көз карандысыз мамлекетти түзүү болчу. Ошондуктан мамлекеттик башкарууну кайра уюштурган реформаларды жүргүзгөн. Реформа тутумунда алгачкы жолу жалпы аскердик милдеткер-

дикти киргизген мыйзам өзгөчө орунду ээлекен. Михаилдин ички саясатына калк нааразы болгон.

XIX к. 70-жж. Балкан жарым аралын славян элдеринин улуттук-боштондук кыймылы капитаган. Россия Түркияны жеңип алгандан кийин Сан-Стефан тынчтык келишиими боюнча Сербия княздығы көз караптысыз, әгемен мамлекет болуп жарыяланган. 1878-ж. Берлин трактаты бул жобону бекемдеген.

1901-ж. эки палаталуу система: скupщинаны жана сенатты киргизген жаны конституция жарыяланган. Реакциячыл тартип элдин нааразычылыгын туудурган. 1903-ж. Белградда өкмөтке каршы демонстрация болгон. 1903-ж. 29-майда Александр патриоттук маанайдагы офицерлер тарабынан өлтүрүлгөн. Көп отпөй эле скupщина королдук такка Пётр Карагеоргиевичи (1903–1921) шайлалган жана 1888-ж. конституцияны калыбына келтирген. Бул окуялар Сербиянын тарыхындагы жаны мезгилдин баштаты болуп, ал буржуазиялык-парламенттик монархия болуп калган.

1912–1913-жж. Балкан согуштарынын натыйжасында мурдагы Сербиянын аймагын жана Македониянын көпчүлүк белүгүн кошуп алуунун натыйжасында Сербиянын аймагы кенейип, калкы да эки эсеге жакын арбыган.

Черногориянын митрополити Пётр II Негоштун ордун баскан Данило Негош (1851–1860) Черногорияны княздык деп жарыялап, динсиз бийлиktи орноткон. Черногория тышкы саясатта Россиянын колдоосуна таянган. XIX к. экинчи жарымында Черногория Түркияга каршы айыгышкан согуш жүргүзгөн. Сан-Стефан тынчтык келишиими боюнча Черногория көз караптысыз мамлекет болуп жарыяланган, аймагы эки эсеге көбөйгөн. Бирок, Берлин конгресси Черногориянын дениз жээктөрине австриялык полициялык жана санитардык көзөмөлдү коюу менен, княздыктын көз караптысыз эгемендигин чектеп койгон.

Көз караптысыз Черногориянын экономикасы тез өнүгө баштаган. XX к. башында алгачкы банктар ачылып, өз монетасы чегиле баштаган. Анын экономикасында италиялык капитал орчуундуу позицияны ээлекен. Экономиканын өнүгүшүнө коомдук турмуштагы өзгөрүүлөр да өбелгө болгон. Мамлекет башчысы Никола Петрович Негош (1860–1918) чексиз бийликт



Д. Негош.

ке ээ болгон. 1905-ж. Черногорияда конституция кабыл алышынан, бирок бийлик княздын колунда сакталып калган. 1910-ж. князь Никола Черногорияны королдук деп жарыялайт. Ошол кезде Балкан союзуна кирген Черногория Түркияга каршы согушка жигердүү катышкан.

**Түштүк славяндар дүйнөлүк бириңчи согуштуун жылдарында.** Балкан жарым аралында эки чоң топтун, бир тараптан Германия менен Австрия-Венгриянын, экинчи тараптан Англия, Франция жана Россиянын ортосундагы терен жана курч карама-каршылыктар, Австрия-Венгрия менен Сербиянын ортосундагы жанжал дүйнөлүк бириңчи согуштуун чыгышына себеп болду.

Дүйнөлүк согушка кирген ар бир дөөлөттүн кексөгөн максаты болгон. Германия дүйнөнүн түш-тарабында зор колониялык ээликтери бар Англияны, ошондой эле Францияны талкалап жок кылышп, француздук, бельгиялык жана португалиялык колонияларды басып алгысы жана Түркиянын эн бай арабдык провинцияларына ээлик кылгысы, Россиядан польшалык губернияларды тартып алгысы келген. Австрия-Венгрия Сербия менен Герцеговинанын күч алыш кетишинен кооптонуп, Балкан согуштарынан кийин ал жерде үстөмдүк кылууну самаган. Түркия Германиянын колдоосу менен орус Закавказьеинин аймагын басып алууну каалаган.

Англия дүйнөлүкрынкотуу эн күчтүү атаандашы катары Германиянын таш-талканын чыгарууга умтуулган. Франция болсо 1871-ж. Германия тартып алган Эльзас менен Лотарингияны кайтарып алууну каалаган. Россия Германияга каршы согушка Кара дениз флотунун Босфор жана Дарданелл кысыктыры аркылуу Жер Ортолук денизине чыгуу жана Галицияны кошуп алуу максатында чыккан.

1914-ж. 28-июнда Сараев шаарында Австрия-Венгриянын так мураскери эрцгерцог Франц-Фердинанд өлтүрүлөт. Шылтоо таппай аран турган Австрия-Венгрия ошол эле күнү Сербияга согуш жарыялайт. 1-августта Германия Россияга согуш жарыялайт. Ошентип, австрия-сербия согушу бир нече күндүн ичинде дүйнөлүк согушка айланып кеткен. Тирешкен эки блок — Англия, Россия, Франция жана Германия, Австрия-Венгрия, Түркия (кийин Болгария кошулган) — көксөп жүргөн согуштук аракеттерин башташкан.

Согуштуун башында Сербия австрия-венгриялыктардын соккуларынын мизин кайтарып турганы менен, Болгариянын чыгыштан урган соккусуна туруштук бере алган эмес. Черногория тынчтык келишимин түзүүнү суранган. Король Никола өлкөдөн качып

кеткен. Сербиялык жана черногориялык аскерлердин калган-каткандары Корфу аралына сүзө качышкан. Ошентип, 1916-ж. башында австрия-венгриялыктар Сербия менен Черногорияны басып алышат.

Австрия-Венгриядагы түштүк славян элдеринин абалы ая-бай оордоп кеткен. Өкмөт улуттук жана диний эзүүнү күчтөктөн. Монархиянын бүткүл аймагы боюнча өкмөттүк террор жайылтылган. Саясий партиялардын көпчүлүгү Сербияга карши согушту колдогон. Буржуазиялык партиялардын анча-мынча эле чакан тобу Антантанын женишин жактаган. 1915-ж. эмиграцияда (Римде) Түштүк славяндык комитет түзүлгөн. Анын же-текчилиги Лондондо болгон. Ал комитет Австрия-Венгриянын түштүк славяндык облустарын Сербия менен автономиялык не-гизде бириктируүнү жактап чыккан. 1917-ж. Корфу декларациясына кол коюлган. Декларация боюнча ал мамлекет Карагеоргиеевичтер династиясынын башкаруусундагы конституциялык монархия болууга тийиш болгон. Декларацияны Босния менен Герцеговинанын өкүлдөрү жана Черногориялык улуттук биримдик комитети колдогон.

Болгария согушка 1915-ж. Германия тарабында кирген. Жылдын аягында анын армиясы Македонияны жана Сербиянын жарымын басып алган. Эгей денизинен Адриат денизине чейин англ-француз аскерлерине карши Салоник фронту түзүлгөн. 1916-ж. Болгария Румынияга карши согуш ачып, болгар аскер бөлүктөрү түрк армиясы менен бирдикте орус жана румын аскерлерине карши согушкан. 1918-ж. Германиянын союздаштарынын абалы оордогон. Удаа-удаа женилүүлөрдөн кийин болгар аскерлери согушуудан баш тартышкан. Көтөрүлгөн аскерлер Радомирде республика жарыялап, Софияны көздөй бет алышкан. Шаарга жакындан калгандың көтөрүлүшчүлөр талкаланат. Жаны кеторулуштоң чочулаган болгар өкмөтү австрия-германиялык блоктон чыгып, Антанта менен келишим түзүүгө шашылган. Сентябрдын аягында Болгария капитуляцияланган.

#### Суроолор:

1. Кез карапты Польша мамлекети кандайча түзүлгөн?
2. Эски чехтер деген кимдер, жаңы чехтер деген кимдер? Эмне үчүн антипаташкан?
3. Чехословакия мамлекети качан жана кандай шартта түзүлгөн?
4. Балкандағы кандай окуялар дүйнөлүк биринчи согуштун чыгышына себеп болгон?
5. Түштүк славяндык комитеттин мааниси эмнеде?
6. Болгария эмне себептен Германия тарапта согушкан?

## IV ГЛАВА

### ДҮЙНӨЛҮК СОГУШТАР

#### § 13. Биринчи дүйнөлүк согуш

**Согуштун башталышы.** XX к. башында ири деелеттердүн ортосунда дүйнөнү бөлүштүрүү негизинен аяктаган. Анын жыйынтыгында колониялардын көпчүлүгүн Англия, Франция эзлеп алыш, Германия, АКШ жана Япониянын колониялары аз болуп калган. Ушундан улам бул мамлекеттер дүйнөнү кайра бөлүштүрүүгө аракеттene баштаган. Германия 1879-ж. согуш блогун топтоого киришип, Австрия-Венгрия менен согуштук союз түзгөн. 1882-ж. ага Италия кошулуп, Учтуктөр союзу түзүлгөн. Буга жооп кылыш, Англия, Франция жана Россия 1907-ж. согуштук коалицияга – Антантага биригишкен.


1914-ж. 28-июнда Босниянын борбору Сараевде сербиялык улутчулдар тарабынан Австрия-Венгрия тактысынын мурасчысы Франц Фердинандтын өлтүрүлүшү согуштун башталышына шылтоо болгон. Германиянын көкүтүсү менен Австрия-Венгрия Сербияга орундалбас талап коюп, ага канаттандырлык жооп албагандыктан, 15(18)-июлда Сербияга каршы согуш ачкан. Бул окуяга жооп катары Россия эртеси күнү эле мобилизациялоону баштаган. Германия Россиядан мобилизациялоону токтотууну талап кылат. Бирок он жооп алалбаган Германия 1914-ж. 1-августта Россияяга, 3-августта Францияга согуш ачат. Ортодогу Бельгиянын бейтараптыгынын бузулушу Улуу Британиянын согушка кириүсүне шылтоо болгон. Англия менен бирге анын доминиондору жана Индия да кошуулган. 6-августта Россияга каршы Австрия-Венгрия согуш жарыяласа, буга жооп катары Англия менен Франция Австрия-Венгрияга согуш ачкан. Кытай да өз аймактарын кайтарып берүү талабы менен қайрылган. Япония Германиядан канаттандырлык жооп ала албагандыктан, 15-августта ага каршы согуш жарыялайт. Ошентип, **Биринчи дүйнөлүк согуш** башталат. Мындан көп етпей эле согуштук кармашуулар Бельгиянын, Франциянын, Чыгыш Пруссия, Галиция, Сербия, Палестина, Закавказье жана Африкага, ошондой эле океандардагы аралдарга жайылып, согушка 38 мамлекет тартылган. 73,5 млн адам мобилизацияланып, анын 10 млн курман болгон.

**Согуштун жүрүшү.** Германия командачылыгы Россияда мобилизациялоо аяктаганга чейин Францияны басып алыш, ан-


дан кийин Россияга каршы согушууну чечкен. Ал Францияны Бельгия аркылуу талкалоону пландаштырган. Согуштук аракеттер ийгиликтүү башталганы менен аскерлердин бир бөлүгүн чыгышка жиберүүгө туура келген. Абалдан пайдаланган француздар Марна дарыясынын жээгинде германиялык армиянын чабуулун токтолушкан. Көп өтпөй Учтүктөр соозу тарабында Осмон империясы согушка кирген. Ал октябрь айынын аяк ченинде Кара денизге немецтик «Гебен», «Бреслау» крейсерлерин киргизүүгө шарт түзүп, алар Россиянын Одесса, Севастополь, Новороссийск жана Феодосия шаарларына чабуул коюшуп, Россиянын согушка киришине шылтоо болгон. Түркияга каршы Англия жана Франция да согуш жарыялаган. Бул согуштук аракеттерге байланыштуу бир нече фронттор пайда болгон. Англиянын согушка кириши менен Дүйнөлүк океанда Учтүктөр соозунун өлкөлөрүнө каршы дениз блокадасы уюштурулуп, Африка жана Океаниядагы германиялык колонияларды англиялык флот басып алган.

1915-ж. Германия жана Австрия-Венгрия Россияны согуштан чыгарууга аракеттенип, катуу сокку урушат. Орус армиясы оор жоготууларга учурганына карабастан (өлгөн жана жарадар болгон аскерлердин саны 850 минге жетип, 900 миндей адам колго түшкөн), туруштук берген. Учтүктөр соозуна Болгария кошуулуп, алар Австрия-Венгрия менен бирдикте Сербияны талкалашат. Учтүктөр соозу *Төрттүктөр* (Австрия-Венгрия, Болгария, Германия, Осмон империясы) деп атала баштайт. Ошол эле учурда Антантанын курамына Италия да кирет. Батыш фронтунда абал жыл бою өзгөрүүсүз болуп, эки тарап тен акырындык менен күч топтой беришет. 1915-ж. Германия Ипрдин алдында англичандарга карата тарыхта бириңчи ирет уулдуу хлор-газ чабуулун колдонуп, натыйжада 15 мин адам ууланып, анын 5 минге жакыны каза тапкан. Ошондун тартып аскерлер милдеттүү түрдө противогаз колдоно баштапкан. Эки тарап тен согушта ууландыруучу газ колдонууга тыюу салынган конвенциянын шартын бузуп, химиялык куралдарды жигердүү колдонушкан. 1916-ж. Батыш фронтунда Вердендин алдында немецтик аскерлердин чабуулу башталат. Бул эн оор, кандуу салгылаш Германияга жениш алыш келген эмес. Ошол эле учурда орус армиясынын чабуулу башталат. Төрттүктөр соозунун абалы оордоп, британиялык флоттун согуштук блокадасы ого бетер алсыраткан.

1917-ж. Антанта бир мезгилде бардык фронтто чабуул коюну пландаштырат. Германия болсо, тескерисинче, кургактагы



Дүйненүүн саясий картасы. XX к. 30-жок. экинчи жарымы.



согуштук аракеттерди жұргұзұған баш тартып, Англияга каршы суу астында согуш жүргізуңу чечет, 1917-ж. 1-февралда Англияга жакындалған германиялық кемелер биринен сала бири ырайымсыздық менен өкітүрүлгөн. Анын әртеси эле күнү АКШ Германия менен дипломатиялық мамилелерди токтотуп, согушка кирген. Германия өкіметі Мексиканың президентине «әгерде АКШ Германияга каршы согуш ачса, аны басып алуу тууралуу сунушун» билдирип жазған каттын американалыктар тарабынан кармалып калышы шылтоо болуп, АКШ 1917-ж. 6-апрелде Германияга каршы согуш жарыялайт. АКШның согушка кириши Антантаның женишинин негизги фактору болгон. Германия абалының оордогонуна карабастан, жеништен үмүтүн үзгөн эмес. Анткени, Чыгыш фронтунда Россиядагы Февраль революциясынан кийин согуштук аракеттер дәэрлик токтоп, бийликтек келген большевиктер менен Төрттүктөр союзунун ортосунда тынчтық келишими түзүлөт. Ошондуктан, Германия армиясының негизги бөлүгүн батышка англ-француз аскерлерине каршы жиберет.

**1918-ж. башында** Чыгыш фронтунда Германия менен большевиктик Россияның ортосунда *Брест тынчтық келишими* түзүлөт. Ал келишимдин шарты боюнча Россия Украинадан, Финляндияга жана Балтика боюндагы мамлекеттерге карата ез талаптарынан баш тартууга, Туркияга Карс, Ардаган жана Батуми аймактарын берүүгө, 6 млрд марка суммасындағы репарация төлөөгө мажбур болгон. Келишимге кол коюлғандығына карабастан, герман армиясы чабуулун токтотпой, апрелде Крымды, майда Грузияны басып алат. Буга чейин эле немец аскерлері финн өкіметүнүн суроосу боюнча Финляндияга киришкен. Румыния 1918-ж. январда Бессарабияны каратып алат. Антнта Россиядагы согушту аяғына чыгаруу керек деген күттөрдү (меньшевиктерди) колдоого аракеттенип, Франция Украина арқылуу, англдар Закавказье жана Мурманск арқылуу согуштук аракеттерди жүргүзүшкөн. Япондор жана американалыктар Владивостокко келишип, Антантаның аскерлері большевиктерге каршы согушушкан. Алардын Чыгыш фронтун колдоого бағытталған аракеттери Советтик Россияга каршы жүргүзүлгөн чет злдик интервенцияга негиз болгон.

1918-ж. март айында герман армиясы Батыш фронтунда чабуул баштаган. 18-июлда француз армиясы контрчабулга етүп, герман армиясы чегинүүгө аргасыз болот жана согуштук аракеттерде бурулуш башталат. Женилип баратканына көзү жеткен герман армиясының башчысы Гинденбург Император

Вильгельм IIге тынчтык жөнүндө сүйлөшүүлөрдү баштоону суңуш кылат. 1918-ж. күзүнде Болгария, Австрия-Венгрия жана Оттаман империясы согуштан чыгышат. 1918-ж. 11-ноябрда Компьен токоондагы Ретонд станциясына жакын жерде (Франция) женилген Германия менен АКШ, Улуу Британия, Франция жана башка өлкөлөрдүн ортосунда жарашууга кол коюлуп, биринчи дүйнөлүк согуш аяктайт.

**Компьен жарашуусу.** Келишимдин шарты боюнча, Германия Батыш Европадагы өзү басып алган аймактардан куралдуу күчтөрүн алып кетүүгө милдеттендирилген. Ал эми Германия басып алган советтик аймактан анын аскерлерин чыгаруу жөнүндө сөз болгон эмес. Бардык согуш туткундары жана согуштук мүлк союздаштардын карамагына берилген.

**Париж конференциясы.** Женген өлкөлөр менен женилген өлкөлөр ортосундагы тынчтык келишимдеринин долбоорун иштеп чыгуу максатында 1919-ж. 18-январда *Париж конференциясы* ишин баштаган. Конференция тыныгуулар менен 1920-ж. 21-январына чейин созулган. Ал АКШ, Улуу Британия, Франциянын үстөмдүгү астында өткөн. Германия жана анын союздаштары алар менен түзүлүүчү келишимдин долбоору иштелип чыккандан кийин гана конференцияга катыша баштаган. Советтик Россия болсо чакырылган эмес. Париж тынчтык конференциясы Германия, Австрия, Болгария, Венгрия, Турция менен түзүлүүчү келишимдерди даярдап, Улуттар Лигасын түзүү жөнүндө чечим кабыл алган. Конференция даярдаган келишимдер Вашингтон конференциясы кабыл алган келишимдер менен бирге Версаль-Вашингтон системасынын негизин түзгөн. Париж тынчтык конференциясы эки жаны мамлекеттин – Польша жана Чехословакиянын түзүлүшүн бекемдеген. Андан тышкary, Европада мурдагы Россия империясынын куррамынан бөлүнүп чыккан төрт мамлекет пайда болгон. 1917-ж. 31-декабрда Советтик Россия Финляндиянын, 1919–1920-жж. Эстония, Литва, Латвиянын көз карандысыздыктарын тааныган. Ошондой эле Австрия жана Венгрия өлкөлөрү түзүлгөн. Тынчтыкты сактоого багытталган эл аралык уюм — *Улуттар Лигасы* уюшулган.

**Версаль тынчтык келишиими.** Германия менен түзүлгөн Версаль тынчтык келишиминин (1919) негизинде, Германия аймагынын  $\frac{1}{8}$  болүгүнөн айрылган жана колонияларын Англия, Бельгия, Япония бөлүп алган. Эльзас жана Лотарингия Франциянын карамагына, З округу Бельгияга, Силезиянын бир бөлүгү Чехословакияга, Пруссиянын бир бөлүгү, Поморье, Познань

Польшага, Түндүк Шлезвиг Данияга өткөн. Анын армиясынын саны 100 мин адамдан ашпоого тиши болгон. Германияга суу астында сүзүүчү кайыктарды, согуштук жана дениз авиациясын кармоого, Рейн облусуна гарнizonдорду жайгаштырууга тыюу салынган. 132 млрд алтын марка эсебинде reparация төлеөгө мажбур болгон. Анын 52% ын Франция, 22% ын Англия, 10% ын Италия алган.

Ушул сыйктуу тынчтык келишимдер Австрия, Болгария, Венгрия, Түркия менен да түзүлүп, натыйжада алар да бир топ аймактарынан ажыраган жана армияларынын саны кыскарган.

**Вашингтон конференциясы** 1921-ж. 12-ноябрьнан 1922-ж. 6-февралына чейин болуп, ага АКШ, Улуу Британия, Кытай, Япония, Франция, Италия ж.б. өлкөлөр катышкан. Анда Азия өлкөлөрүндөгү абал жана куралсыздандыруу маселелери каралган. Советтик Россия, ошол мезгилдеги Ыраакы Чыгыш Республикасы да Вашингтонго чакырылган эмес. Конференциянын катышуучулары биринчи жолу эл аралык мамилелерде жарыша куралданууну чектөө жөнүндө, Кытайдын аймактык бүтүндүгүн таануу, аны белүштүрүүгө умтулбоо тууралуу ма-кулдашышкан. Париж жана Вашингтон конференциялары эл аралык мамилелердин жаны системасынын негизин түзүп, согуштан кийин эл аралык саясатта тынчтыкты сактоого зор таасири тийген. Бирок ал жаны согуштун чыгышын токтото алган эмес. Анткени, женүүчүлөр женилгендөргө согуштан кийин калыбына келтирүү иштеринде бүткүл оорчулукту аларга жүктөп койгон, ошондой эле аймактык белүштүрүүдө ошол аймакта жашаган жергиликтүү элдердин пикири эске алынган эмес. Кийинчөрөк Германия Улуттар Лигасына кабыл алынып, reparацияны азайтышкан. Батыш өлкөлөрү Советтик Россияны таанышкан.

#### Суроолор:

1. Биринчи дүйнөлүк согуштун чыгышынын себеби эмнеде болгон жана шылтоосу эмне эле?
2. Согуштук аракеттер кандай фронттордо жүргөн?
3. Компъен жарашуусунун шарттары кандай болгон?
4. Париж конференциясы качан болуп, эмне маселелер каралган?
5. Улуттар Лигасы кандай уом?
6. Версаль тынчтык келишими качан түзүлгөн? Анын шарттары кандай болгон?
7. Вашингтон конференциясы качан болгон? Анда эмне маселелер каралган?

## § 14. Экинчи дүйнөлүк согуш

Экинчи дүйнөлүк согуш башталар алдындағы тышкы саясат. XX к. 30-жж. дүйнөдө согуш коркунучунун эки очогу түзүлгөн (Европада — Германия, Ыраакы Чыгышта — Япония). Германия бүткүл дүйнөгө өз үстөмдүгүн орнотууну, Япония менен Италия дүйнөнүң кайра бөлүштүрүүнү көздөшкөн. Алардын планы дүйнөнүң ири дөөлөттөрү АКШга, Улуу Британияга, Францияга, ошондой эле СССРге да коркунуч туудурган. Бирок ошол мезгилдеги дүйнөлүк экономикалык кризис эл аралык мамелелерди татаалдантыкан, эл аралык коомчулуктун тынчтыкты жана стабилдүүлүктүү сактоо үчүн биргелешип күрөшүү жөндөмдүүлүгү начарлаган. 1931-ж. Япония Вашингтон конференциясынын Кытайдын аймактык бүтүндүгүн сактоо жөнүндөгү чечимин бузуп, Манчжурияны (Түндүк-Чыгыш Кытай) басып алган. 1935-ж. Италия Улуттар Лигасынын мүчөсү, көз карандысыз Эфиопия мамлекетин каратып алат. Гитлер бийликтө келер менен Версаль келишиминин шарттарын аткаруудан баш тартат. Кризистен жапа чеккен Батыш өлкөлөрү согушту токтотуу үчүн чечкиндүү аракеттерди жүргүзэ алышкан эмес. Гитлер ушундай шарттан пайдаланып, 1938-ж. Австралияны кошуп алып, Чехословакиядан немецтер отурукташкан Судет облусун кайтарып берүүнү талап кылат. Чехословакия бул талапты аткаруудан чечкиндүү түрдө баш тартат. Гитлер болсо жаңы согуш баштай тургандыгын билдирип, коомчулукту коркута баштайт. Чочулаган Англия менен Франция Мюнхен конференциясында Чехословакиянын Судет облусун Германияга берүү тууралуу чечим кабыл алышат. Алар согушту токтотуу үчүн Германияга карата «Тынчтандыруу» саясатын жүргүзүшкөн. Анын жигердүү жактоочусу Улуу Британиянын премьер-министри Н. Чемберлендин жана башка өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын пикири боюнча, эл аралык чыр-чатактардын катышуучулары менен байланышты үзбөй, кейгөйлүү маселелерди өз ара бири-биринин талаптарын аткаруу менен чечүү зарыл. Гитлер Судет облусун кошуп алган сон, Германия Борбордук Европадагы эн күчтүү мамлекетке айланат. 1938-ж. 15-марта Германия Чехияны басып алат. Словакияда көз карандысыз мамлекет түзүлүп, Чехословакия жок болуп кетет. Гитлер Мюнхен келишиминин чечимдерин бузуп, Данцигди (Гданьск) берүүнү талап кылып, Литванын Мемель (Клайпеда) деген жерин басып алат. Токтобогон согуштук аракеттер «Тынчтандыруу» саясатынын кыйрашын билдирген. Англия жана Франция менен

чектеш мамлекеттерди коргоого алышарын билдиришип, согушка даярдык көре башташкан.

СССР 1934-ж. Улуттар Лигасына мүчө болуп, улуу деөлөт катары таанылган. Гитлер Польшаны басып алыш, анын аймагы аркылуу СССРдин чек арасына өтүүнү көздөгөн. Англия менен Франция Польшаны коргоо тууралуу билдиришкен соң, СССРдин позициясы Германия учун өтө маанилүү болгон. Эгерде СССР Германиянын согуштук аракеттерине каршы саясат жүргүзө, анда Германия эки фронттуу согуштук абалда калмак. Ошондуктан Гитлер Сталинди өз тарабына тартууга аракеттенип, кол салышпоо жөнүндөгү пактыга кол коюп, Чыгыш Европаны белүштүрүү тууралуу сүйлөшүүнү сунуш кылган. 1939-ж. 24-августта бул келишимге кол коюлган. Келишимге кол коюу менен, СССР да жаны согуштун башталышына катышуучу болуп калган.

Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы. Экинчи дүйнөлүк согуш 1939-ж. 1-сентябрда Германиянын Польшага басып кириши менен башталган. Германия Улуу Британиянын жана Франциянын мүмкүнчүлүктөрүн эске алыш, Польшаны «чагылгандай тез согуш» — «блицкриг» планы менен тез арада басып алыш, вермахтты батышка которууну көздөгөн. Согуштун жүрүшүндө герман армиясы ири танкалык күчтөрдү жана авиацияны пайдаланып, 16-сентябрда Польшанын борбору Варшаваны курчап алган. 17-сентябрда Польша өкметү өлкөнү таштап кеткен соң, советтик аскерлер эч кандай каршылыкка учурбастан Польшанын аймагына киришкен. (Варшавалыктар 28-сентябрға чейин салгылашкан). Польша армиясынын айрым топтору гана каршылык көрсөтүшкөн. 28-сентябрда советтик-германиялык согуштук кызматташуу достук жана чек аралар тууралуу келишимдер менен бекемделген. Бул келишим Польшанын белүнүшүн жана советтик-герман чек араларын белгилеген. Келишим боюнча поляктар жашаган жерлер Германияга бириктирилген, ал эми СССРге Литва берилген. Мындаи аймактык өзгөртүүлөрдү, тактап айтканда, Польшанын белүнүшүн Советтер Союзу Батыш Украинаны жана Батыш Белоруссияны кошуу максатында «боштондукка чыгаруу жүрүшү» деп атаган. 2-октябрда Польша армиясынын акыркы бөлүктөрү багындырылган.

Польшалыктар германиялык агрессиянын жана нацисттердин расалык теориясынын алгачкы курмандыгы болушкан. Өлкөдө еврейлерди, интеллигентцияны жапырт кырып-жоую башталган, миндеген поляктарды Германияга жумушка алыш

кетишкен. Польшаны басып алган сон, Германиянын армиясы батышка карай тездик менен жыла баштайды. Ошол эле учурда Германиянын чек арасына француздар, англдар жакындан келишкен. Алардын максаты Франциянын Бельгия жана Люксембург менен чек арасын бекемдөө болгон. Бул эки өлкө ездөрүнүн бейтараптыгы тууралуу жарыялашып, Германиянын аны бузары белгилүү болсо да, эч кандай согуштук аракет жүргүзүшкөн эмес. 1940-ж. апрель-майдада Германия Дания, Норвегия, Люксембург, Бельгия жана Нидерландды каратып, бул мамлекеттер аркылуу Францияга чабуул койгон. 14-июнда анын борбору Парижге кирген. Эки күндөн кийин өкмөт башчысы Петэн элдешүүнү суранган. Келишим 1918-ж. Компьен токоюнда Германиянын женилүүсү тууралуу келишим Фоштун музейден алынып келинген штабдык вагонунда түзүлгөн. Франция эки бөлүккө бөлүнүп, түндүгү оккупацияланган, ал эми түштүгүндө француз өкмөтүнүн бийлиги жана чакан армиясы сакталган. Петэн башында турган өкмөт Германиянын кызычылыгын жактаган саясат жүргүзгөн. Франциянын конституциясы анын чексиз бийлигин бекемдеген жаны конституциялык актылар менен алмашылып, демократия толугу менен жок кылышкан. Бирок фашисттерге каршы француздардын ичинде каршылык көрсөтүү кыймылы башталган. Англияга кетүүгө аргасыз болгон генерал Шарль де Голль «Эркин Франция» деген антифашисттик комитетти түзгөн.

1940-ж. жайдын аягanda Европада Германияга каршы туралган бир гана Англия болгон. Англияны басып алуу үчүн Түндүк Францияга бүткүл авиациясын жиберген. Негизинен эки жарым мингэ жакын немец самолёттору согушка катышып, июлда башталган согуш кеч күзгө чейин созулган. Англиянын багынбастан туруштук бериши Гитлер менен согуштагы алгачкы жениш болгон.

Африкадагы согуштук аракеттерди италиялык аскерлер жүргүзүп, алар Ливиядан Суэц каналына, ал эми Эфиопиядан Кенияга жана Суданга чыгышкан. Бирок англдар Эфиопиядагы италиялык аскерлерди талкалап, Египеттен сүрүп чыгарышкан. Гитлер италиялыктарга жардамга бронетанкалык жана авиациялык корпус жиберет. Мартта алар Нилге карай жыла башташкан, бирок бул чабуул Александрияга 100 км аралыкта англдар тарабынан токтолтуулуп, италия-германия аскерлеринин Суэц каналын басып алуу планы ишке ашпай калган. 1941-ж. марта Грекияны басып алууну көздөгөн италиялыктардын армиясынын согуштук аракеттери гректердин катуу каршылыгы-

на түш болот. Ошол эле учурда Грекияда англдардын корпусу түшүрүлөт. Гитлер кайрадан Италия аскерлерине жардам көрсөтүп, 6-апрелде немецтик аскерлер Болгариядан Югославияга жана Грекияга чабуул кооп, Югославия 17-апрелде, Грекия 23-апрелде багынып берет. Британиялык корпус Египетке эвакуацияланат.

1940-ж. июль айында Гитлер вермахтка СССРге каршы кампаниянын планын иштеп чыгууну тапшырат. Ошол жылдын декабрында бул план («Барбаросс планы») бекитилет. СССРге кол салуу 1941-ж. жаз айларына белгиленет, бирок Балкандагы согуштук операцияларга байланыштуу 22-июнга жылдырылат.

СССР Польшанын бир бөлүгүн кошуп алгандан кийин Финляндияга чек арасын жылдырууну сунуш кылат. Финляндия баш тарткан сон, СССР ага каршы согуш ачат. Натыйжада 1939-ж. март айында Финляндия Карель мойногун Выборг ж.б. айрым жерлер менен биргэ СССРге берүү жөнүндө келишимге кол кооп, өз көз карандысыздыгын сактап калат.

1940-ж. августта Балтика боюндагы өлкөлөр — Латвия, Литва, Эстония — СССРдин курамына кошуулган. Ошол эле жылы июнь айында СССР Румыниядан Бессарабияны кайтарып берүүнү жана аны менен кошо Буковинаны (Буковина эч качан Россия империясынын курамында болгон эмес) берүүнү талап кылат. Румыния бул талапка макул болууга аргасыз болот. Кошуулган аймактардын эсебинен өлкөнүн калкынын саны 23 млн адамга көбөйгөн.

1940-ж. 22-сентябрда Германия, Италия жана Япония **Үчтүктөр пактысына** — негизинен дүйнөнү бөлүштүрүү жөнүндөгү келишимге кол коюшат. Кийинчөрөк бул келишимге Румыния, Венгрия, Болгария, Словакия, Хорватия да кошулат. Чыгыш Европада Германиянын үстөмдүгүнүн орношу менен, Европада зор өзгөрүүлөр болгон. Югославия өз алдынча өлкө катары жашоосун токтоткон, анын ордуна көз карандысыз Хорватия түзүлгөн, ал эми калган бөлүгүн Германия, Италия, Болгария жана Венгрия бөлүп алган. Румыния Гитлердин кысымы менен Венгрияга Трансильванияны берүүгө аргасыз болгон.

**Улуу Ата Мекендик согуштун башталышы.** 1941-ж. башынан эле Сталин жаңы советтик чек араны бойлой немец аскерлери топтолуп жаткандыгы жөнүндө кабардар болгон. 1941-ж. 15-майда советтик чалгынчы Рихард Зорге немецтердин чабуулу 22-июнда башталары тууралуу Токиодон кабар берген. Бирок, Сталин маани бербей, бул кабарды Германия менен СССРди

кагыштырууга аракеттенген англдардын амалы деп түшүнгөн. Ага карабастан СССР армиясында согушка кызуу даярдык жүргөн. Сталинде Гитлер сөзсүз ультиматум кооп, согуш жарыялайт деген ишеним болуп, акыркы мүнөттөрө чейин аскерлерди согуштук даярдыкка келтирген эмес. Ошондуктан, германиялык аскерлердин чабуулунун башталышы СССРге зор жоготууларды алыш келген. Күзүндө эле вермахт Москванин жана Ленинграддын алдына чейин кирип келген. Германиянын жетишкен ийгиликтерине карабастан, Англия менен согушту аягына чыгарбай турup, ресурстарга өтө бай СССРге согуш жарыялашы Гитлердин чоң жанылыштыгы болгон. Кызыл Армиянын Москванин алдындагы карши чабуулу СССРди басып алуунун «Барбаросс планын» тез арада ишке ашыруу мүмкүн эместигин айкындаган.

**Япония.** Учтүктөр пактысына кол койгон Япония Франция женилгендөн кийин өз гарнизондорун анын колонияларына (Вьетнам, Лаос, Камбоджа) жайгаштырган жана Кытайдын бир топ жерин басып алган. 1941-ж. 7-декабрда япон эскадрасы АКШнын Тынч океандагы Пёрл-Харбор (Гавай аралдары) башкы аскердик-дениз базасын басып алыш, ошол эле күнү Англиянын колониялары — Малайяга жана Бирмага жөнөгөн. АКШ менен Англия Японияга, ага жооп иретинде Германия менен Италия СССРге согуш ачышат. Япондордун жүрүшү ийгиликтүү ишке ашып, 1942-ж. жазында Индияга чейин келишип, Сингапурду, көп отпөй Индонезия, Филиппиндерди басып алышып, Жаны Гвинеяга аскер түшүрүшөт. Бул Австралияга коркунуч туудурган. 1942-ж. жайына чейин Германия жана анын союздаштары зор аймакты басып алышкан.

**Экинчи дүйнөлүк согуштагы улуу бурулуш.** Учтүктөр пактысынын өлкөлөрү согуштун башталышында алардын согушка чоң даярдыгы, ошондой эле согуштук аракеттерди тездик менен жүргүзүшүнүн натыйжасында или ийгиликтерге жетишкен. Бирок зор аймактарды басып алуу менен ал жердеги аскерлерди жабдуу кыйындай баштаган. Мындай факторлор антигитлердик коалициядагы өлкөлөрүнүн жагымдуу шарттарды түзгөн, ошентип согуштун жүрүшүнде алардын пайдасында бурулуш башталган. Коалициянын күчү Учтүктөр пактысына салыштырганда бир топ жогору болгон. Анткени алардын катарында калкынын саны эн көп Кытай, Индия, СССР, АКШ сыйкаттуу мамлекеттер болгон. АКШ, СССР жана Улуу Британия өнөр жайы өнүккөн или дөөлөттөр эле. 1941-ж. 12-июнда кызматташуу тууралуу советик-англиялык келишим түзүлөт. 24-июнда

АКШнын президенти Рузвельт да СССРди колдой турганын билдирет. 1941-ж. 1-октябрда АКШ, Улуу Британия жана СССРдин ортосунда биринчи жолу өз ара жардамдашуу боюнча ма-кулдашууга кол коюлат. Макулдашунун шарты боюнча АКШ жана Улуу Британия СССРге курал-жарак, азық-түлүк жагынан жардам берүүгө милдеттенген. Союздаштар тарабынан жиберилген танк, самолёттор Москванын алдындагы салгылашта пайдаланылган. СССР жана Улуу Британия Ирандын Германия менен жакындашып кетүүсүнө тоскоолдук кылып, аны оккупациялашкан.

**Атлантика хартиясы.** 1941-ж. август айында Рузвельт жана Черчилль антигитлердик коалициянын негизги документтеринин бири болгон *Атлантика хартиясына* кол коюшат. Анда АКШ жана Англия басып алуучулук максаты жок экендиктерин басып алынган аймактардагы элдердин укуктарын калыбина келтирүүгө, согуштан кийин тынчтыкты орнотууга милдеттенгендиктерин билдиришкен. Кийинчөрөк бул хартияга СССР да кол койгон. СССР Чехословакиянын, Польшанын да эмигранттык өкмөттерүүн тааныган. АКШнын согушка кириши менен антигитлердик коалиция түзүлүп бүткөн. 1942-ж. 1-январда Атлантика хартиясынын принциптерин жана максаттарын колдогон 26 мамлекет *Бириккен Улуттардын Декларациясына* кол коюшкан.

**Экинчи фронт.** СССР союздаштарынан жардам ала баштаган, бирок 1942-ж. экинчи фронт ачылган эмес. Август айында союздаштардын Түндүк Франциянын Дьепп шаарына жакын жерге десант түшүрүү аракети ишке ашпай, экинчи дүйнөлүк согушта негизги фронт советтик-германиялык фронт бойдон кала берген. Анда румын, венгер, финн аскерлери да согуштук аракеттерди жүргүзүшкөн. СССРге союздаштар тарабынан 22 мин самолёт, 13 мин танк, 427 мин жүк ташуучу машина жана азық-түлүк (АКШдан эле 7000 мин тант) келген. Союздаштар аскер техникасын өндүрүүнү көбөйтүшүп, 1942-жылдын аягында Учтүктөр пактысынын өлкөлөрүнө караганда З эсэ көп самолёт, танкаларды чыгарышкан. Согуш учурунда Т-34, ИС, КВ советтик танкалары, «Спитфайер» англ ис самолёту, ИЛ-2 советтик штурмалоочу, B-17 американалык бомбалоочу самолёттору сапаты жагынан мыкты болгон.

Япондор Тынч океандагы Мидуэй атоллундагы салгылашта американалыктардан женилип калган сон, Япония Тынч океанда согуштук аракеттерди жүргүзүүдөн баш таркан.

1942-ж. октябрдаenglар Түндүк Африкада генерал Б. Л. Монтгомеринин командачылыгы астында контрчабуул-

га етүшүп, италия-герман аскерлери женилип калат. Ноябрда Мароккого Дуайт Эйзенхауэрдин командачылыгы менен американлык аскерлер түшүрүлөт. Натыйжада, 1945-ж. 13-майды италия-герман аскерлери толугу менен капитуляцияланган.

**Муссолининин өкмөтүнүн кулаши.** 1943-ж. июляда союздаштар Сицилияны ээлеп, Муссолининин өкмөтү кулатылган. Жаны өкмөттү маршал Бадольо жетектеп, фашисттик партия таратылган. Союздаштар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, 3-сентябрда Бадольо Бириккен Улуттар менен тыңчтык келишимине кол койгон. Ушул мезгилде түндүктөн немец аскерлери кирип, Неаполдун түндүгүрөөктө дагы бир фронт пайда болот. Ал жerde немецтик армиянын күчүнө таянган Муссолини башында турган фашисттик тартип калыбына келтирилген. Бадольонун өкмөтү болсо Германияга согуш жарыялаган.

**Совет-герман фронтундағы бурулуш.** 1943-ж. жайында совет-герман фронтунда Сталинград жана Курск салгылаштарында советтик аскерлердин женишке жетиши менен улуу бурулуш башталып, Кызыл Армиянын өлкөнүн аймагын душмандан боштуу аракеттери башталат. Согуштун жүрүшүнде советтик аскерлер душманды 500–1300 км чейин сүрүп чыгып, 218 дивизиясын талкалаган.

**Атлантика союздаштардын самолёттору** аркылуу көзөмөлдөнүп, германиялык суу астындағы флот зор жоготууларга учурган. 1942-ж. 200гө жакын суу астында жүрүүчү кемелер чөктүрүлгөн, натыйжада союздаштардын кемелери тоскоолдуукка учурабастан эле океанды кесип өтө баштаган. 1943-ж. союздаштардын флоту Атлантика океанында толук үстөмдүк кылыш, Тынч океанда стратегиялык демилгени колго алган.

**Каршылык көрсөтүү кыймылы.** 1942–1943-жж. согуштук абалга зор таасир тийгизген дагы бир фактор – *Каршылык көрсөтүү кыймылы* болгон. Немецтер басып алган аймактарда, өзгөчө славян элдери жашаган жерлерде нацисттер *геноцид* (грекче *genos* – урук, *caedo* – өлтүрөм) саясатын жүргүзө башташкан. Алгач еврейлер, цыгандар, кийинчөрээк славян элдери бил саясатын курмандыгы болушкан. Европанын бардык аймактарында туткунга түшкөн советтик жоокерлер, Каршылык көрсөтүү кыймылына катышкандар, жергиликтүү калк камалган концентрациялык лагерлер, эн ирилери Освенцим, Майданек, Треблинка, Даахау, Бухенвальд, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Маутхаузен болгон. Жалпысынан алганда, 18 млн адам туткундалган, анын 12 млну өлтүрүлгөн. Миллиондогон элдер Германияга жумушка күч менен айдалган. Калкты коркутуп, баш ийдирүү максатында

айрым кыштактар жер менен жексен кылышп жок кылынган. Мисалы, Франциядагы Орадур, Чехословакиядагы Лидице, Белоруссиядагы Хатынь кыштактарынын тургундарынан эч ким калган эмес.

**Антифашисттик күчтөрдүн биригиши.** 1941-ж. чейин коммунисттер менен антифашисттердин ортосунда мамиле болушу мүмкүн эмес болчу. Германия СССРге кол салғандан кийин Коминтерн компартияны антифашисттик күрөштү жандандырууга чакырган. Советтик элдин фашизмге каршы баатырдык менен күрөшү дүйнө элдеринде СССРге карата урматтоо сезимин пайда кылышп, антикоммунисттик маанайды төмөндөткөн. 1943-ж. союздаштардын кысымы менен Коминтерн таркатылып, коммунисттик партиялар өз алдынча Каршылык көрсөтүү кыймылына биригишken. Польшада, Югославияда, Албанияда, Грекияда партизандык отряддар түзүлгөн. Каршылык көрсөтүү кыймылынын жалпы жетекчилик жүргүзүүчү органдары уюштурула баштаган. Мисалы, Францияда генерал Шарль де Голлдун жетекчилиги алдында биригишken.

**Тегеран конференциясы.** 1943-ж. аягындагы согуштук кырдаал союздаштардан 1944-ж. согуш пландарын тактоону талап кылган. Бул маселелер Тегеран конференциясында антигитлердик коалициянын негизги уч мамлекетинин башчылары – Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин жана Уинстон Черчиллдин катышуусу менен каралды. Конференциянын негизги маселелеринин



Тегеран конференциясынын учурунда. У. Черчилль, Ф. Рузвельт, И. Сталин.

бири – экинчи фронтту ачуу мезгилиин жана ордун так белгилөө жана 1944-ж. майда Франциянын түндүгүндө десанттык операцияларды баштоо тууралуу чечимди кабыл алуу болгон. СССР Германия талкалантган сон, Японияга каршы согушка кириүгө макулдугун билдирген.

Тегерандан кайтып баратып Рузвельт менен Черчилль Каирде Чан Кайши менен жолугушуп, Каир декларациясына кол коюшкан. Декларацияда Японияга каршы согушуу, Кытайга Япония басып алган жерлерин кайтарып берүү, Кореянын көз карандысыздыгын калыбына келтириүү маселелери каралган.

Экинчи дүйнөлүк согуштуун сонку этабы. 1944-ж. башында Советтик Армия душманга кыйраткыч сокку уруп, Балтика боюндагы советтик аймакты толук бошоткон. Ошол эле жылдын жай айларында Карелия мойногунда финн армиясына сокку урулган. Финляндиянын өкмөтү союздаштарга элдешүү тууралуу өтүнүү менен кайрылган. СССР менен Финляндиянын ортосундагы келишимдин шарты боюнча СССР 1940-ж. каратаип алган аймактарын бекемдеген, андан тышкары, Печенги району да СССРдин карамагына өткөн. Октябрда бул районго өз көзөмөлүн орноткон Советтик Армия Норвегия өкмөтүнүн макулдугу менен анын аймагына кирип, бошотот.

**1944-ж. 6-июнда союздаштардын аскерлери американлык генерал Эйзенхауэрдин жетекчилиги астында Нормандияга (Түндүк Франция) келип түшүшүү менен, экинчи фронт ачылат.**

**1944-ж. июнь айында** советтик аскерлер белорус багытында «Багратион» согуштуук операциясын башташкан. Минск шаарынын чыгыш жагында немецтик армиянын 100 миндеген белүгүн курсоого алып, натыйжада СССРдин аймагы толук бошотулуп. Советтик Армия Чыгыш Пруссиянын жана Польшанын аймактарына кирген.

Июндун аягында союздаштар Түндүк Францияга жапырт чабуул башташат. Август айында американлык жана француз аскерлери Франциянын түштүгүнө келип түшүшөт. 1944-ж. 18-августта өлкөдө фашисттерге каршы көтерүлүш башталып, 4 күндүн ичинде Париж француздардын колуна өткөн. Жыл аягында Франция жана Бельгиянын басымдуу белүгү бошотулуп, союздаштардын армиясы Германиянын чек араларына жакындалп келген.

Германиянын жана Япониянын 1944-ж. согуштуук аракеттери кризиске учурай баштаган. Германияда вермахттын жогорку офицерлер тобу Гитлерге каршы кутум уюштурушат. 1944-ж. 20-июлда кутумдун катышуучусу полковник Клаус фон Штау-



К. Штауфенберг.

Фенберг штабдын жыйыны өткөрүлчү кабинетке бомба салынган портфелди калтырып кеткен. Гитлер контузия гана болгон. Кутумдун катышуучулары тез арада камакка алышып, 5 мин адам даргага асылган (алардын ичинде 56 генерал, 1 фельдмаршал болгон), 4 фельдмаршал өзүн өзү өлтүргөн.

Июнь айында совет-герман фронтунун түштүгүндө Советтик Армиянын чабуулу башталат. Августта советтик аскерлер Румынияга киришет. 12-сентябрда түзүлгөн келишим боюнча Румыния СССРге Бессарабия жана Тундук Буковинанын өтушүн бекемдеген. Сентябрда Советтик Армия Югославияга кирген. Ал кезде анын көпчүлүк бөлүгү Иосиф Броз Титонун жетекчилиги менен бошотулуп калган.

**СССРдин тышкы саясаты.** Советтик Армиянын Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Европага чыгышы менен СССР бул өлкөлөрдөгү коммунисттерди ачык колдоп чыгып, ал аймактарда өз кызыкчылыгын көздөгөн иш-аракеттерди жүргүзүүгө АКШ менен Англиянын (Черчилль 1944-ж. Грекиядан башка бардык Балкан өлкөлөрүнүн СССРдин таасири алдындагы өлкө экендин таанууга аргасыз болгон) макулдугун алган. 1944-ж. Польшада просоветтик өкмөт түзүлөт. Ал эми Лондондогу эмигрантык Польша өкмөтү немецтик, да советтик да аскерлерге каршы күрөшүп, 1944-ж августта Варшавада көтерүлүш башташкан. Аны немецтер ырайымсыздык менен басып салышкан. СССР менен АКШ жана Англиянын ортосунда Польша өкмөтү тууралиу өтө курч пикир келишпестиктер болот. 1944-ж. Германиянын абалы өтө оордойт. Союздаштардын аскерлери чек арага жакындалап, Финляндия, Румыния, Болгария Германияга каршы согуш жарыялайт. Германияда жалпы мобилизация баштала, улгайган адамдардан, жаш балдардан элдик кошуун курагат. Союздаштар Германияны тынымсыз бомбалашып, Дрезден шаарында 135 мин адам курман болот. 1944-ж. немецтер Арденнеги союздаштардын аскерлерине каршы акыркы жолу ийгиликсиз чабуул уюштурат. 1945-ж. январда Советтик Армия Германиянын аймагына кирип, Берлинден 60 км аралыкка келип токтойт.

1945-ж. 4-11-февралда Ялтада АКШ, СССР, Англиянын катышуусу менен Крым конференциясы өтүп, анда Германиянын кынк этпестен багындыруу жана оккупациялоо (СССР, АКШ,



Нюрнберг процесси.

Англия, ошондой эле Франция) жөнүндө маселелер караган. 8-майда фельдмаршал В. Кейтель баш болгон германиялык жоғорку командованиенин өкүлдөрү советтик аскерлер эзлеген Берлиндин жаңындагы Карлхорстто Германиянын кынк этпей багынып берүү актысына кол койгон.

1945-ж. 17-июн – 2-августта СССР, АКШ жана Улуу Британиянын өкмөт башчылары катышкан Потсдам конференциясында Германияны толук куралсыздандырып, демократиялык негизде кайра түзүү жана согушка багытталган монополиялык бирикмелерди жок кылуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Советтик делегация союздаштарынын ишенимин аткарып, Японияга каршы согушка кирерин ырастаган. 26-июлда Улуу Британия, АКШ жана Кытай өкмөт башчыларынын атынан Потсдам декларациясы жарыяланып, анда Япониянын багынып берүүсү талап кылынган. Япон өкмөтү аны четке каккан. Ушундан пайдаланган АКШ согуштук жактан зарылдыгы болбосо да 6- жана 9-августта Хиросима жана Нагасаки шаарларына атом бомбасын таштап, 114 мин япон набыт болгон. 1945-ж. 9-августта СССР Японияга каршы согуш ачкан жана кыска мөөнөттө Манчжуриядагы Квантун армиясы толугу менен талкаланып, Кытайдын түндүк-чыгыш бөлүгү, Түндүк Корея, Сахалин жана Курил аралдары бошотулган. Түштүк-Чыгыш Азияда улуттук-боштондук кыймылы күч алышп, 1945-ж. 17-августта Индонезия Республикасы, 2-сентябрда Вьетнам Демократиялык Республикасы түзүлгөн. 1945-ж. 2-сентябрда Япон өкмөтүнү багынып берүү актысына кол коюшу менен экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган.

Экинчи дүйнөлүк согуш — адамзат тарыхындагы эн ири, кыйраткыч согуштардын бири. Согушка 72 мамлекет катышып,

согуштук аракеттер негизинен 40 өлкөнүн аймагында жүргөн, 110 млндон ашык адам катышып, согуштун жүрүшүндө 62 млн-го жакын адам (анын ичинде 27 млн советтик жарандар) курман болгон. Экинчи дүйнөлүк согушту хронологиялык жактан 3 чон мезгилге бөлүүгө болот.

**Биринчи мезгил** (1939-ж. 1-сентябринан — 1942-ж. июнь айына чейин). Бул мезгилде согуш башталып, фашисттик Германиянын ийгиликке жетишкен учур.

**Экинчи мезгил** (1942-ж. июнь айынан — 1944-ж. январына чейин). Согуштун жүрүшүндө антигитлердик коалиция демилегени колуна алыш, жалпы стратегиялык чабуулга еткөн учур.

**Үчүнчү мезгил** (1944-ж. январынан — 1945-ж. сентябринана чейин). Антигитлердик коалиция Германияны толук талкалоону аяктаган, согуштун сонкуну этабы.

Экинчи дүйнөлүк согушта, адамзат тарыхындагы мурдагы согуштарга салыштырганда, аскер техникасы кенири колдонулуп, армиянын куралдуу күчтөрүнүн согуштук аракеттерге жөндөмдүүлүгү жогорулаган. Согуштун аягында XX кылымдагы эн бир кыйраткыч, адамзат үчүн эң коркунучтуу ракеталык жана ядролук курал пайда болгон.

Бул согуш дүйнөлүк коомчулуктун каршылык көрсөткөнүнө карабастан, бир нече мамлекеттин дүйнөнү басып алуу максаты менен даярдалган аракеттеринин натыйжасы катары белгилүү. Согуштун жүрүшүндө алар басып алган аймактарда демократияны жок кылыш, расалык жана улуттук дискриминацияны күчтөүп, эл аралык мамилелерде күчтүү мамлекеттердин үстөмдүгүн орното баштаган. Басып алуучулардын жениши адамзаттын тарыхында өнүгүүнүн артка кетишине, ошондой эле социалдык, саясий жана маданий деградацияга алыш келмек. Ошондуктан, аларга каршы согушкандарга адилеттүү күрөш жүргүзгөн деп баа берсе болот. Фашизмди талкалоодо СССРдин салымы етө салмактуу.

#### **Суроолор:**

1. Экинчи дүйнөлүк согуш алдындағы эл аралык абал кандай зеле?
2. Кандай согуш очоктору түзүлгөн?
3. Экинчи дүйнөлүк согуш качан башталган? Улуу Ата Мекендик согуш деген эмне? Ал качан башталган?
4. Экинчи дүйнөлүк согуштагы улуу бурулуш качан болгон?
5. Каршылык көрсөтүү кыймылдынын мааниси эмнеде?
6. Тегеран конференциясы качан болгон? Анын мааниси эмнеде?
7. Ялта конференциясы качан болгон, кандай маселелер каралган?
8. Экинчи фронт качан ачылган?
9. Экинчи дүйнөлүк согуш кандай хронологиялык мезгилдерге бөлүнөт?

## V ГЛАВА

### ЧЫГЫШ ЖАНА БОРБОРДУК АЗИЯ ӨЛҚӨЛӨРҮ

#### § 15. Монголия. Кытай деөлөтү. Сянган (Гонконг). Аомынъ (Макао)

Монголия эки кылымдан ашуун мезгил (XVII к. аягы – XX к. башы) манчжур-кытай үстөмдүгүнүн астында болгон. XIX к. соңунан тартып Монголия Кытайдын, Япониянын, АКШнын, Англиянын, Германиянын жана падышалык Россиянын жарым колониялык эксплуатациясына кириптер болгон. Мал жана тери чийки заттары арзыбаган баага сатылып алышып, Кытай аркылуу Европанын жана Американын рыногуна чыгарылган. Ал эми ал өлкөлөрдөн алышып келинген товарлар эн кымбат баада сатылган. XX к. башында Монголиянын калкы коло доорундагыдай турмуш-шартта жашаган.

Туш-тарабынан кошоктолгон эзүүдө калган элдин чыдамы түгөнүп, өлкөдө манчжурларга карши элдик көтөрүлүштөр чыга баштаган. 1905-ж. Россиядагы революциялык окуялардын, 1911-ж. Кытайдагы буржуазиялык-демократиялык революция жана Цин династиясынын кулатылышынын таасири жер-жерлерде чыгып келген элдик көтөрүлүштөрдүн монгол араттарынын бирдиктүү, кубаттуу элдик-боштондук кыймылга айланышына түрткү болду. Бирок бул кыймылдын бышып жетиле электигине жана жетекчилик феодалдардын колунда болгондугуна байланыштуу бийликке Богдо-геген жетектеген феодалдык-теократиялык топ келген. Жаны өкмөт 1911-ж. декабрда Тышкы Монголиянын көз карандысыздыгын жарыялаган. Арийне, падышалык Россиянын, Кытайдын, АКШнын, Франциянын жана Англиянын башкаруучу тебелдөрү колдорунан келишинче Монголиянын көз карандысыз болушуна жол беришкен эмес. Мына ушул өлкөлөрдүн чечими менен, 1915-ж. Кытай жана Россия кол койгон актыга ылайык, Тышкы Монголия автономиялык бүтүмгө макул болууга аргасыз болгон.

Монголияда 1917-ж. Россиядагы Октябрь социалисттик революциясынын таасири астында жана Советтик Россиянын жардамы менен, ошондой эле революциячыл күчтөрдүн каршылык көрсөтүүсүнүн натыйжасында 1921-ж. чет өлкөлүк көз карандылыктан бошотулган. Өлкөдө антифеодалдык, антиимпериалисттик элдик-демократиялык революция женип чыккан. Сухэ-Батордун жетекчилиги менен 1921-ж. түзүлгөн Монгол элдик-революция-



Д. Сухэ-Батор.

чыл партиясы (МЭРП) башкаруучу партия болгон. 1924-ж. Улуу элдик хуралдын I съездинде Монгол Эл Республикасы жарыяланган.

1917-ж. Совет өкмөтү Монголиянын падышалык Россияга болгон карыздарын жоюп, дипломаттык мамиле түзүүгө даяр экендин билдириген. Бирок Монголияда да революция чыгып кетишинен чочулган Богдо-гегендин өкмөтү мындай сунуштан баш тартып, 1918-ж. өлкөгө кытай милитаристтеринин аскерлерин киргизген. Автономия жоюлуп, армия куралсыздандырылган.

1919-ж. күз мезгилиниң тартып өлкөдө Д. Сухэ-Батордун жетекчилиги менен революциячыл маанайдагы күчтөр бириге баштаган. Монгол элинин бул данктуу уулу Сухэ-Батор менен В. И. Лениндин 1921-ж. 5-ноябрьнда Москвадагы жолугушуусу Монголия үчүн тарыхый окуя болгон.

1921-ж. Монгол элдик-революциячыл партиясы жана Монгол элдик-революциячыл армиясы түзүлгөн. Монголиянын Убактылуу өкметүнүн отунучу боюнча Совет өкмөтү тарабынан жиберилген Кызыл Армиянын белүктөрүнүн жардамы менен элдик революциячыл күчтөр монгол феодалдарынын армиясын жана аны колдогон орус ак гвардиячылары талкалап, Монголиянын борбору Урга шаарын (азыркы Улан-Батор) бошоткон. Ошентип, 1921-ж. 11-июлу расмий түрдө элдик революциянын Жениш күнү болуп калган.

Ошондой болгону менен, өлкөнүн идеологиялык, саясий жана экономикалык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу, мамлекеттин теократиялык бийлик башчысы Богдо-геген дүйнөдөн өткөндөн кийин гана, тактап айтканда, 1924-ж. Улуу элдик хуралдын I съездинде Монгол Эл Республикасы жарыяланган жана алгачки конституция кабыл алынган. Революциянын 1921–1940-жж. демократиялык өнүгүү этапында феодалдар табы жоюлган, жеке менчик чет өлкөлүк капитал сүрүлүп салынган, өлкөнүн чарбасын өнүктүрүү чаралары көрүлүп, экономиканын мамлекеттик жана кооперативдик сектору түзүлгөн, маданий революция жүргүзүлгөн.

**Маданийты.** Монголдордун бүткүл тарыхындагы негизги кесиби — көчмен малчылык. Кечмөндөрдүн жашоо ынгайы алардын чарба жүргүзүү өзгөчөлүктөрүнө жараша болгон. Башкы көлүгү — жылкы, күч унаасы — төө жана өгүз. Турак жайы —

көчүп-конуп жүрүгө ынгайлуу болгон боз үй. Боз үйдүн эшиги ар дайым түштүктүү, жылуу жакты каратып тигилет.

Монголдордун материалдык маданияты көчмен жашоо ынгайына жараза өнүгүп келген. Көчмөндөрдүн чарбалык-маданий тиби маданияттын дыйканчылык тибине караганда артта калган деп эсептелингени менен, бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп келаткан ат жабдыктарын, көчүрүп кетүүгө оной болгон боз үй менен чатырды, сүт азыктарын көпкө сакталгыдай иштетүүнү, кийиз жасоо онорун мына ошол кочмондор жараткан.


Монголдордун азыркы мезгилдеги турмуш-тиричилиги олуттуу өзгөргөн. Ага, негизинен, көчмөндөрдүн жапырт отурукташуусу себеп болду. Жапырт отурукташууга монгол экономикасынын өнүгүшү зор мүмкүнчүлүк түзүп берди. Фабрика-заводдордун иштетилиши менен алардын продукциялары — эмеректер, идиш-аяктар, буюм-тайымдар — турмуш-тиричиликтө кенири колдонула баштады. Элдин социалдык мобилдүүлүгү артты. Жапырт сабатсыздыкты жоюунун, башталгыч, орто жана жогорку окуу жайларынын кенири тармагынын түзүлүшүнүн настьижасында квалификациялуу улуттук кадрлар өсүп-өнүктүү. Саламаттыкты сактоо тармагы да учурдун талабына жараза өнүктүрүлдү.

1921-ж. Монгол Эл Республикасында Окумуштуулар комитети түзүлгөн. Ал 1961-ж. МЭРдин Илимдер комитети болуп калган. Андагы айыл чарбасы, табигый жана коомдук илимдер боюнча жүргүзүлгөн иштер өлкөдө илимий тармактын өнүгүүсүнө өбелгө болууда.

**Кытай деөлөтү жана анын тарыхындагы урунтуу учурлар.** Кытай деөлөтү — дүйнөдөгү калкы эң көп жана жыш жайгашкан мамлекет. Мамлекеттин түпкү калкы болгон кытайлар (ханьдар) негизинен өлкөнүн чыгыш тарабындагы ойдундарда жашашканы менен, бүткүл Кытайга чачырап кетишкен. Ал эми 500ден ашуун улуттагы башка элдер (хань эместер) өлкөнүн Батыш, Түштүк-Батыш жана Түндүк-Батыш бөлүктөрүндөгү тоолуу аймактарда жашашат.

КЭРдин жогорку бийлик органы — Эл өкүлдөрүнүн жалпы кытайлык жыйыны. Өкмөтү — Мамлекеттик кенеш. Жергилиттүү бийликтөр аймактык эл өкүлдөр жыйындарына тиешелүү.

КЭРдин азыркы аймагы XVIII к. Тибеттеги Жунгар хандыгы баш ийдирилгенден кийин калыптанган. XVIII к. аягында ез товарларын сатып откөрүү рыногуна айландыруу максатын көздөгөн капиталисттик дөөлөттер, биринчи кезекте Англия,



Улуу Кытай дубалы.

Кытайга кирүүгө аракет жасай башташкан. Кытайга Англия тарабынан танууланган «апийим» согуштары алардын басып кирүү доорунун башталышы эле. Натыйжада Кытай адегенде Англия, анан АКШ, Франция жана башка өлкөлөр менен тенсиз келишимдерди түзүүгө мажбур болгон.

**1949-ж. Кытай Эл Республикасынын түзүлүшү менен өлкөдө кенири коомдук кайра курууларга мүмкүнчүлүк түзүлгөн.**

Кытай Эл Республикасынын аймагы эки ири тарыхый-этнографиялык регионго бөлүнөт: чыгыш азиялык жана борбордук азиялык. Чыгыш азиялык тарыхый-этнографиялык регионго түндүктөгү Хейлунцзяндан тартып, түштүктөгү Гуандунга чейинки чектен чыгышты карай жайгашкан провинциялар кирет. Борбордук азиялык тарыхый-этнографиялык регионго Ички Монголия автономиясы, Ганьсунун көпчүлүк белүгү, Тибет жана Синцзян-Үйгур автономиялары кирет. Бул тарыхый-этнографиялык региондор өз ичинен бир нече тарыхый-маданий облустарга бөлүнөт. Ар бир тарыхый-маданий облус, эреже катары, азыркы кездеги заманбап жана илгертен сакталып калган ар кыл чарбалык-маданий типтерден турат. Ошол эле учурда көпчүлүк чарбалык-маданий типтер ар кайсы тарыхый-маданий облустардан кездешет. Арийне, ар бир чарбалык-маданий типтин өзүнө мунездүү өзгөчөлүктөрү болгону менен, тропиктик жана субтропиктик жер иштетүүдөгү салттуу эмгек

куралдары – кетмен, соко, мала — негизинен окшош. Айырмасы, түндүк аймактардагы элдерде негизги күч унаа ат менен өгүз болсо, түштүктөгүлөрдүкү — буйвол. Дыйканчылык шаймандары жана айыл чарба техникалары убакыттын өтүшү жана доорлордун алмашуусу менен, ошондой эле жылуу жана нымдуу климаттык шарттардын мүнөздүү өзгөчөлүктөрүнө жараща өркүндөтүлүп келген. Азыркы Кытайдын аймагында жер иштетүүнү билбеген бир дагы эл жок. А бирок өлкөнүн түндүк жана батыш провинцияларында жашаган элдерде мал чарбачылык-маданий тип кенири жайылган. Бул типтин экономикалык базасы сезондуу көчмөнчүлүк жашоо ынгайындагы комплекстүү малчылык болуп саналат.

1949-ж. Кытай Эл Республикасынын түзүлүшү менен билим берүү системасы советтик үлгүдө өнүгүүгө өткөн. 1966–1969-жж. «маданий революциянын» жылдарында билим берүү тармагы өнүктүрүлбөй калган. 1970-жж. билим берүү тармагы кайрадан жолго коюлган.

«Маданий революциянын» жылдарында байыркы доордон бери өнүгүп-өсүп келаткан прогрессивдүү кытай адабияты да дымый түшкөн. Көптөгөн акын-жазуучулар негизсиз жана адилетсиз куугунтукталган. Алардын көбү Мао Цзедун дүйнөдөн өткөндөн кийин реабилитацияланган. Кытайдын классикалык драмалык искуствоосу эң байыркы доордо эле жарапып, өлкөгө кенири тараган. XX к. 20-жж. азыркы кытай драматургиясы калыптанган. Азыркы учурда Кытайда кенири жайылган салттуу театр да, заманбап драма театры да бирдей өнүккөн.

Б. з. ч. 1-мин жылдыкта эле пайда болгон салттуу кытай живописинин негизги жанрларына портрет, пейзаж, жан-жаныбарларды, гүлдердү жана канаттууларды тартуу кирет.

Кытай Эл Республикасында XX к. 50-жж. аягында расмий түрдө кабыл алынган белүштүрүүгө ылайык, өлкөнүн аймагы 6 ири экономикалык аймактан турат. Алар: Түндүк-Чыгыш Кытай аймагы, Түндүк Кытай аймагы, Чыгыш Кытай аймагы, Борбордук-Түштүк Кытай аймагы, Түштүк-батыш Кытай аймагы, Түндүк-Батыш Кытай аймагы.

**Сянган (Гонконг) –** КЭРдеги Чжуцзян дарыясы Түштүк-Кытай денизине куйган жердеги 200ден ашуун аралдарды жана



Мао Цзедун.

Цзюлун жарым аралынын жарымын камтыган ээлик. Администрациялык жактан Улуу Британия тарабынан 1841- жана 1860-жж. «апийим» согуштарынын натыйжасында басылып алынган жана 1898-ж. 99 жылдык мөөнөт менен Кытайдан ижарага алган колониялардан турат. Сянган – Түштүк-Чыгыш Азиядагы эң ири порт, енер жай, каржы жана тышкы соодасатык борбору. XX к. 60–70-жж. Сянган электрондук, радиотехникалык жана электр-техникалык продукцияларды – транзистордук радио кабылдагычты, телевизорду, электрондук оюнчуктарды жана оюн автоматтарын, электр лампаларын, фонарларды – эң ири өндүрүүчүгө жана экспорттоочуга айланган.

Администрациялык борбору — Сянган аралында жайгашкан Сянган шаары. Бул шаарда Чыгыштын да, Батыштын да белгилери, модерн жана эзелки каада-салттар, ашынган корөсөн жасалгалар жана чектен ашкан жакырдык чырмалыша айкалышкан. Сянган шаары — Британ империясынын качандыр бир кездеги күч-кубаттуулугунун символдору сакталып калган саналуу шаарлардын бири. Алып айтсак, Георг VIнын жана королева Викториянын эстеликтери, Викториянын доорунда курулган кирпич жана таш имараттар. Борбордук көчөсү Куинз-род («королеванын жолу») деп аталат.

Сянган — азиялык, европалык жана американалык көптөгөн эң ири фирмалардын, банктардын, камсыздандыруу компанияларынын эң маанилүү ишкердик борборлору. Түнкүсүн алардын көк тиреп зангираган имараттарындагы зор неон жарнамалары жаркылдап жанып турат. Борбордук көчөлөрүндө заманбап маркалардагы женил автомобилдер, бир жана эки ярустуу автобустар, эки ярустуу трамвайлар зымырайт. Алардын катарында велорикшалар да жүрүшөт. Сянган аралы менен Цзюлун жарым аралы темир жол жана автострада өткөрүлгөн суу астындагы туннель аркылуу туташтырылган. Ошондой эле Сянган аралы континент жана башка аралдар менен кемелер жана паромдор аркылуу байланыштырылган. Сянгандагы Квай Чун порту дүйнөдөгү эң ири контейнердик терминалдардын бири болуп саналат. Ал Нью-Йорк, Роттердам жана Кобадан кийинки тортунчү орунду ээлейт.

**Аомынь (Макао)** — Чжуцзян дарыясынын дельтасында жайгашкан чакан ээлик. Аомында кол өнөрчүлүк буюмдарын өндүрүү кенири жайылган. Алар экспорттолот. Тайпа аралы петардаларды жана фейерверктерди өндүрүү жагынан өзгөчө даңазалуу. Калкынын басымдуу көпчүлүгүн кытайлар түзөт (97 %).

Алар негизинен балык уулоочулук менен кесиптенишет. Бирок аомындыктардын жашоо ынгайы кесиптик эмгектенүү менен эмес, кумар оюндары, кыянатчылык иштердин чордону, алтын жана банги заттарын сатуу сүткорлуугу менен мунөздөлөт. Аомынды «азиялык Монако» деп коюшат. Укмуштуудай кооз жасалгалуу зангираган ар кандай оюн үйлөрү Чыгыш жана Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрүндөгү көп сандаган бай кардарларды өзүнө тартып турат. Каалоочулар үчүн оюн автоматтарынын эшиги ар дайым ачык. Аларды жергиликтүү элдер «ач арстандар» деп аташат. Сузуп жүрүүчү зор казинодо алардын эбегейсиз көп байлыктары көз ачып жумгучакты колдон колго етүп турат.

Бул ээликтин администрациялык борбору — Аомынъ шаары. Андагы имараттык курулуштарда жана үйлөрдө түштүк европалык жана кытайлык стиль айкалышкан.

Суроолор:

1. Монголияны жана Кытай Эл Республикасын картадан чектеп көрсөтүп бергиле.
2. Монголияда социалисттик түзүлүш кантит орногон? Сухэ-Батор деген ким болгон?
3. Кытай Эл Республикасы кандай экономикалык аймактарга бөлүнөт экен?
4. Сянган ээлигин дүйнелүк атака белөген эмне экен?
5. Аомындын дүйнелүк маанидеги артыкчылыгы эмне менен мунөздөлөт?

## § 16. Корея. Япония

**Кореядагы маанилүү тарыхый окуялар.** XVI–XIX кк. корей коомунда капиталисттик өнүгүү жолунун өбөлгөлөрү калыптанган. XIX к. аягында корей өкмөтү ири капиталисттик өлкөлөрдүн кысымы менен аларга өлкөнү «ачууга» мажбур болгон. Кореяга адегенде Япония 1876-ж. тен укуксуз соода-сатык келишимин тануулаган. Андан соң АКШ (1882-ж.), Англия (1883-ж.) жана Россия (1884-ж.) соода-сатык келишимдерин түзүшкөн.

Чет өлкөлүк соода-сатык үчүн ички рыноктун ачылышы жана европалык арзан товарлардын ағылып кириши феодалдык мамилелердин ыдырашын тездеткен. Кореяда алгачкы өнөр жай ишканалары пайды болгон. Бирок япондордун XIX к. соңундагы агрессиясынын натыйжасында Кореянын улуттук экономикалык жана маданий өнүгүү процесси кескин кетенчиктөй баштаган. Ага каршы корей калкы улуттук-боштон-

дук күрөшкө чыккан. Ошентип, дыйкандардын 1894–1896-жж. бүткүл өлкөнү капитаган антифеодалдык кыймылы (Тонхак көтөрүлүшү) япондорго да каршы багытталган. 1905-ж. япондук протекторат орнотулгандан кийин жалпы элдик көтөрүлүштөр жана партизандык кыймыл ого бетер күчөгөн. Корей элиниң улуттук-боштондук кыймылы өлкө япондук колонияга айланырылгандан кийин деле улантыла берген (1910–1945-жж.). Дээрлик бүтүндөй өлкөнү камтыган 1919-ж. улуттук-боштондук көтөрүлүш үч айга созулган. Көтөрүлүшчүлөр япондордун өлкөдөн чыгып кетишин жана көз карандысыздыкты талап кылышкан.

1925-ж. Кореянын коммунисттик партиясы (Чосон Консандан) жана коммунисттик жаштар союзу түзүлгөн. Вонсандагы жумушчулардын 1929-ж. иш таштоосунаң тартып жумушчулардын кыймылдары тез-тез боло баштаган. 1930-ж. Синхын шахтасында, Пусандагы текстиль фабрикасында жапырт иш таштоолор уюштурулган. Ошондой эле дыйкандардын күрөшү жана корей интеллигенциясынын патриоттук кыймылы күч алган. 1932-ж. Кореянын Түндүк-Чыгыш Кытай менен чектешкен аймактарында элдик партизандык аракет кыла башташкан. Япондорго каршы Улуттук фронт уюму катары 1936-ж. *Ата Мекендин Кайра жаралуу лигасы* түзүлгөн.

Экинчи дүйнөлүк согушта милитаристтик Япониянын женилиши жана Кореянын советтик армия тарабынан боштондукка чыгарылышы менен, япон колониячыларынын үстөмдүгү токтолтулган. Союздаштардын келишимине ылайык, Кореянын аймагы эки зонага бөлүнүп калган: советтик – 38-параллелден түндүктүү карай жана американлык – ошол чектен түштүктүү карай. Өлкөнүн тундук бөлүгүндө элдик бийлик орногон. Түштүк бөлүгүндө болсо бийликтөр помещиктер менен ири буржуазиянын проимпериалисттик блогу келген.

1948-ж. августта Түндүк жана Түштүк Кореяда жалпы корейлик жогорку бийлик органы болгон Жогорку элдик жыйынга шайлоолор жүргүзүлгөн. Түштүк Кореядагы шайлоо катуу ре прессиянын шартында өткөрүлгөн. Натыйжада ушул эле август айында американлыктардын колдоосу менен марионеттик Корей Республикасы түзүлгөн. Ал эми 9-сентябрда Жогорку элдик жыйындын биринчи сессиясында Корей Элдик-Демократиялык Республикасы жарыяланган, Конституциясы кабыл алынган. Ошондой эле КЭДРдин Бирдиктүү демократиялык ата мекендик фронтко (БДАФ) бириккен Эмгек партиясынын (Коммунисттик

жана Жаны әлдик партиялардын биригишинин натыйжасында 1945-ж. түзүлгөн) жана башка партиялардын жана коомдук уюмдардын өкулдөрүнөн турган өкмөт түзүлгөн.

Түштүк Кореяда, әлдин эркинен тышкary, АКШ окупациялык тартиппи сактап калган жана социалисттик өлкөлөргө каршы аскердик-стратегиялык плацдармды жайгаштырган. 1950-ж. 25-июнда АКШнын колдоосуна таянган түштүк кореялык армиянын провокациялык аракеттеринин натыйжасында үч жылга созулган (1950–1953-жж.) согуш башталган. Бул согушта 1,5 млн киши өлгөн, өлкөнүн чарбасына зор материалдык зыян келтирилген. Согушта женилип калган түштүк кореялык жана американлык агрессорлор 1953-ж. 27-июлда тынчтык келишимине кол коуюга аргасыз болушкан.

Советтер Союзу жана башка социалисттик өлкөлөр КЭДР-дин көз караптысыздыгын жана эгемендигин коргоп калууда, өлкөдө социализмди курууда олуттуу жардам беришкен. 1949-ж. 17-марта КЭДР менен СССРдин ортосунда экономикалык жана маданий кызметташтык жонундө макулдашууга кол коюлган. 1961-ж. июлда КЭДР менен СССРдин ортосунда доступк, кызметташтык жана өз ара жардамдашуу жөнүндө келишим түзүлгөн. Бул корей жана советтик элдердин ортосундагы доступ мамилени чындалган.

**Маданияты.** Корей жарым аралынын аймагында эң байыркы кезден тартып эле отурукташкан дыйкандардын күрүч эгүүгө негизделген чарбалык-маданий тиби басымдуулук кылыш келген. Дарыя бойлорунда жана дениз жээктөрүнде жашаган корейлер балык уулоочулук жана жыйноочулук менен кесиптенишкен. Салттуу айыл чарба шаймандары кош тиштүү же бир тиштүү соко, мала, орок жана жаргылчак болгон.


Корейлердин сандаган кылымдарды камтыган тарыхы бар улуттук турак жайынын өзүнө мүнөздүү бир катар өзгөчөлүктөрү бар. Биздин күндөрдө да эски типте курулган үйлөр көп кездешет. Корейлердин турак жай курулушундагы мүнөздүү өзгөчөлүк – ондоль («жылуу пол») жылытуу системасы. Мурдагы доорлордо мештөн чыгарылган түтүк полдун астынан бир нече катарлаштырылыш өткөрүлгөн. Ал түтүк аркылуу аралап чыккан жылуу түтүндүн жардамы менен үй жылыган. Түтүктүн мору үйдөн алыс аралыктан чыгарылган. Ондоль салты биздин күндөрдө да катуу сакталып калган. Айырмасы азыркы ондолдун түтүктөрү аркылуу ысык суу өткөрүлөт. Жылуу пол адамдын жашоо-тиричилиги учун да, үйдүн жасалгасы учун да

абдан ынгайлуу келет, үйдүн ичи ар дайым таза жана иреттүү болуп турат. Корейлердин азыркы кездеги турак жайларынын курулуш архитектурасындагы өзгөчөлүк – салттуу турак жай курулушунун эң мыкты белгилери колдонулгандыгы. Ошондуктан ал үйлөр эл арасында «мунхва чил» («маданий үйлөр») деген атка конгон.


Элдик түзүлүштүн орношу менен, өлкөнүн түндүк бөлүгүн-дөгү корейлердин турмуш-тиричилигинде жана каада-салттарында олуттуу өзгөрүүлөр болду. Эң башкысы, аялдар саясий да, экономикалык да, коомдук да, маданий да тен укуктуулукка жетишиши. Мыйзам үй-бүлөдө да аялдардын тен укуктуулугун орнотту.

Корейлердин балдары өз ата-энелерине терен урмат менен мамиле кылууга тарбияланышат. Корей фольклорунда жана адабиятында ата-энесин чексиз берилүү менен сүйгөн уул-кыздардын поэтикалык образдары көп берилгендиги бекеринен эмес. Бүгүнкү күнде да ата-энелердин балага болгон жан аябаган сүйүсү жана балдардын ата-энелерин жан-дили менен терен урматтоосу — бул өлкөнүн искуствосунун негизги темаларынын бири. Корейлер ар бир адамдын турмушунда үч чоң майрам болот дешет: баланын төрөлүшү, үйлөнүү тою жана алтымыш жылдык юбилей.

КЭДР — Түндүк Корея — Батыш, Чыгыш жана Түндүк деген үч экономикалык аймакка бөлүнөт. КЭДРдин борбору Пхеньян шаары — дүйнө жүзүндөгү эң байыркы шаарлардын бири.



Пхеньян шаары.



Сеул шаары.

Түштүк Корея Кенгиканвон, Борбордук жана Түштүк-Чыгыш экономикалык аймактарынан турат. Анын борбору Сеул шаары өлкөдөгү башкы өнөр жай борбору болуп саналат.

**Япониядагы маанилүү тарыхый окуялар.** Япония 1854-ж. өз чек арасын Тынч океан бассейнинде саясий жана соода-сатык экспансияларын улам кенейтип жаткан батыш дөөлөттөрүнө ачууга мажбур болот. Ушундай жагдайда буржуазияга айланып кетишкен самурайлар рониндер менен шаардыктарга таянып, сёгүндүк өкмөттүү кулаткан, даймёлорду (княздарды) өздөрүнүн феодалдык укуктарынан баш тартууга жана чарбактарынын көпчүлүк бөлүгүн аларды иштеткендөрдө (соодагерлердөрдө жана буржуазияга айланып кетишкен самурайлардага) таратып берүүгө аргасыз кылышкан. Өлкөдөгү бийлик толугу менен буржуазиянын таптык таламдарын коргогон императордук өкмөткө өткөрүлүп берилген. 1968-ж. «Мэйдзи революциясы» мына ушундайча болуп өткөн. Ал революция капиталисттик өнүгүүгө жол ачканы менен, биротоло аягына чыгарылган эмес. Япониянын социалдык жана экономикалык түзүмүндө феодализмдин калдыктары сакталып кала берген. Япон капитализминин өнүгүүп-өсүүсү европалык технологиянын жана администрациялык башкаруу системасынын киргизилиши, уюмдашкан жумушчу жана дыйкандар кыймылы, Япониянын империалисттик экспансия саясатын жургүзүүгө өтүшү менен коштолгон. 1894-ж. Япония Кытайдан Тайвань аралын, 1905-ж. Россиядан Сахалиндин түштүк бөлүгүн тартып алган, Лядун жарым аралын, ал эми 1910-ж. Кореяны басып алган.

1917-ж. Россиядагы Улуу Октябрь социалисттик революциясы Япониядагы тап күрөшүнө катуу таасир эткен. 1918-ж. өлкөдө «куруч» козголондору болуп өткөн, 1922-ж. Япониянын Коммунисттик партиясы жашыруун абалда түзүлгөн.

1931-ж. Япониянын Кытайдагы агрессиясынын жаны этабы башталган. Ошол мезгилде япон милитаристтери Советтер Союзунун Ыраакы Чыгыштагы чек араларында — 1938-ж. Хасан көлүнүн жанында, 1939-ж. Халхин-Гол дарыясынын жээгинде СССРге жана МЭРГе каршы провокацияларды уюштурган. 1940-ж. япон екмөтү Германия жана Италия менен үчилтик союзун түзүп, өлкөдө милитаристтик тартипти орноткон, оппозициялык саясий партиялардын баарын таркатып салган. Япония 1941-ж. 7-декабрда Гавай аралдарында жайгашкан Пёрл-Харбордогу американлык аскердик базага күтүүсүздөн кол салуу менен, Тынч океанда фашисттик Германия жана Италия тарбында дүйнөлүк согушка кирген. Япония Түштүк-Чыгыш Азиянын жана Океаниянын басымдуу бөлүгүн басып алган. 1945-ж. СССРдин Японияга каршы согушка кириши милитаристтик Японияны талкалоону төзөткөн. Согуш бүтүп калган маалда АКШ согуштук-стратегиялык зарылдыгы болбосо да, япондук Хиросима жана Нагасаки шаарларына атом бомбардын таштаган.

Япония капитуляциялангандан кийин, Советтер Союзу Потсдам конференциясынын япон коомун демократташтыруу боюнча чечимдеринин аткарылышын талап кылганына кара-бастан, АКШ ага өзү жалгыз ээлик кылыш алган. Ошентип ал бул өлкөдө япондук монополисттик капиталды жана анын «дзайбацуларын» — ири топторун анча-мынча гана бошондоткон реформаларды жүргүзгөн. Ошентсе да, Япония боюнча союздук кенешкө советтик өкүлдөрдүн да кириши американлык оккупациялык бийликтүү бир катар радикалдуу демократиялык кайра курууларды ишке ашырууга аргасыз кылган. 1945-ж. октябрда Япониянын Коммунисттик партиясы ачыкка чыккан. Андан бир айдан кийин Япониянын Социалисттик партиясы ишке киришкен.

1947-ж. 3-майда Япониянын жаны конституциясы кабыл алынган. Анын 9-статьясында Япониянын өз куралдуу күчтөрүн түзүүдөн жана качандыр бир кезде согуш жүргүзүүдөн баш тартуусу жарыяланган. Бирок кийинчөрөз, конституцияда көрсөтүлгөнүнө карабастан, адегенде резервдик полициялык корпус, андан кийин өз алдынча коргонуу күчү деген аталыштагы куралдуу күчтөр түзүлгөн. Жаны конституция мыйзам чыгаруу

жаатындағы демократташтыруу чаralарын, буржуазиялык жарапдык эркиндиктерди камсыз қылууну, диндин мамлекеттен бөлүнушүн белгилүү бир өлчөмдө бекемдеген. 1946-1949-жж. агрардык реформа негизинен помещиктик жер ээликтегиң жойгон жана айыл чарбасын капиталисттик негизде өнүктүрүүге жол ачкан.

1948-ж. аягынан тартып англиялык-америкалык империалисттик чөйрөлөр тарабынан «кансыз согуш» маанайынын күчтүлүшүне байланыштуу Японияндағы американлык оккупациялык бийлик япон буржуазиясынын консервативдүү жана реакциячыл чөйрөлөрүн колдоого алып, Японияда СССРге карши болочок агрессиянын плацдармын түзүүгө багыт алган.

1951-ж. 8-сентябрда Сан-Францискодо өткөн конференцияда Япония менен АКШнын ортосунда тынчтык келишимине кол коюлган жана япондук-америкалык «коопсуздук келишиими» түзүлгөн. Советтер Союзу жана башка социалисттик өлкөлөр Сан-Франциско тынчтык келишимине кол коюудан баш тартышкан. Анткени ал келишим Япониянын тынчтыкты сүйгөн жана демилитаризацияланган мамлекет катары өнүгүшүнө кепил боло алган эмес. Советтер Союзу советтик-япондук алаканы жакшыртуу ниетиндеги саясий багытты карманган. 1956-ж. Япония менен Советтер Союзунун ортосундагы дипломаттык мамилелер онолгон.

Экинчи дүйнөлүк согуштун жылдарында япон экономикасына олуттуу залал келтирилгенине карабастан, Япония АКШнын колдоосу менен, бүлүнгөн чарбасын тез эле калыбына келтирмек тургай, алдынкы капиталисттик өлкөлөрдүн катарына кошулган. 1950-жж. ортосунан тартып экономикасы туруктуулук менен жогорулай баштаган, ал эми 1960-жж. өндүрүштүн жалпы көлөмө боюнча Япония капиталисттик өлкөлөр арасында дүйнө боюнча АКШдан кийинки экинчи орунга чыккан.

Бирок 70-жж. башында Япониянын экономикасынын темпи 60-жж. караганда басандай баштаган. Ал тургай, 1973-ж. ашыра өндүрүү кризисинин кесепетинен улам, кескин төмөндөмөк тургай, бүткүл капиталисттик дүйнөнү капитаган валюталык-каржылык жана энергетикалык кризистердин чиркелишинин натыйжасында тенирден тескери кеткен. 1976-ж. гана япон элиниң жашоо-тиричилигин түкулжуратып салган кризистен эп-теп-септеп чыга баштаганы байкалган. Ошондой болсо да, токтобогон инфляция, дыйкандардын жана майда кол өнөрчүлөрдүн жакыр абалы, жаратылыш чөйрөсүнүн бузулуу масштабынын кенеиши Япониянын калкын кооптандурган эң маанилүү проблемалардын башкылары эле.

**Маданияты.** Япон калкынын сансыз кылымдардан берки негизги кесипчилиги — күрүч өндүрүү. Япониядагы бул чарбалык-маданий тип биздин заманга чейинки мезгилдеги яёи маданиятынын тушунда калыптанган. Салттуу айыл чарбасындагы көпчүлүк жумуштар кол менен иштетилет. Маселен, жөөктөрдү отоо, күрүчтүн көчөттерүн отургузуу өндүү эмгекти ете көп талап кылуучу жумуштар. Жер иштетүүгө чейинки эң байыркы чарбалык маданий тип болгон балык уулоочулук жана жыйноочулук өлкөнүн жәэктик аймактарында сакталып калган. Балык уулоо менен кесиптенген дыйкандар эзелтен бери эле жакыр жашашат. Балык уулоодон тышкары, башка дениз азыктарын – балыр өсүмдүктөрүн, дениз кирпилерин, ар түрдүү үлүлдөрдү, кальмарларды, осьминогдорду, моллюскаларды чогултуу жана кармоо чон роль ойнот.

Климаттык шартынын ар түрдүүлүгүнө карабастан, япондордун салттуу турак жайында тоолук жана аралдык этнографиялык топтордун башкача түзүлүштөгү турак жайлары бүгүнкү күндө жергиликтүү тарыхый эстелик болуп саналат. Көп кабаттуу заманбап курулуштардын жасалгаларында сакталып калган салттуу белгилерде япондордун этногенезинин, алардын маданиятынын генезисинин компоненттери чагылдырылган.

**Суроолор:**

1. Корей жана Япон мамлекеттеринин аймактарын картадан көрсөткуле.
2. Корей эли эмне себептен эки елкөгө белүнүп калган?
3. Сёгундар деген кимдер жана сёгундук бийлик деген эмне?
4. Япониянын тез өнүгүшүнүн себеби эмнеде?
5. Япондордун маданий өнүгүүсүнүн өзгөчөлүгү эмнеде?

## VI ГЛАВА

### ТҮШТҮК-БАТЫШ АЗИЯ ӨЛҚӨЛӨРҮ

#### § 17–18. Вьетнам. Лаос. Кампучия. Таиланд. Бирма

**Вьетнам Социалисттик Республикасы.** XVI к. тартып XIX к. башына чейин Вьетнамдагы феодализм терен кризисти башынан кечирген. Бул 300 жылдык кризис уруулук чыр-чатактар жана чабыштар, дыйкандардын кыймылдары менен коштолгон. XVIII к. аягынан тартып француз колониячылары Вьетнамдын ички иштерине кийлигише баштаган. 1858-ж. Данангдагы провокацияны уюштуруп, 1862-ж. Түштүк Вьетнамды басып алышкан. 1884-ж. Нгуендин өкмөтү чыккынчылык келишимге кол койгондон кийин Вьетнамдын бүткүл аймагы франциялык протекторат болуп жарыяланган. Француз колониячыларынын максаты Вьетнамды өз товарларын сатып өткөрүү рыногуна, метрополиянын чийки заттык кампасына айландыруу, арзан жумушчу күчүн эксплуатациялоо болгон. Алар Вьетнам элин эзүүнүн жана басынтуунун куралы катары феодалдык түзүлүштү сакташкан; өлкөнү үчкө белүп турup, ар бирине өзүнчө мыйзам актыларын киргизишкен. Ошентип Вьетнам колониялых, жарым феодалдык елкеге айланган. Натыйжада Вьетнам эли менен колониячылардын ортосундагы жана дыйкандар менен помещиктердин ортосундагы эки негизги карама-каршылык пайда болгон. Бул карама-каршылыктар курчуп отуруп XIX к. аягында улуттук-боштондук кыймылга айланган.

XX к. башында коомдук күрөш майданына жаны күчтөр — жумушчу табы жана буржуазия кошулган. Кылымдын алгачкы он жылдыктарында француздарга каршы кыймылга улуттук буржуазиянын жана майда буржуазиялык интеллигенциянын өкүлдерү жетекчилик кылышкан. А бирок алардын «*Вьетнам куок зан данг*» (*Вьетнамдын Улуттук партиясы*) партиясы 1930-ж. Йенбай көтөрүлүшү женилип калгандан кийин тарап кеткен.

Россиядагы Октябрь социалисттик революциясы Вьетнам революционерлерине күчтүү таасир этип, эркиндикке чыгуучу жолду көрсөтүп берген. Вьетнамда маркстык-лениндиk идеяларды жайылтууда Нгуен Ай Куок (Хо Ши Мин) зор уюштуруучулук иштерди жүргүзүп, 1925-ж. Вьетнам революциячыл жаштарынын шериктештигин түзгөн. Анын өзөгүндө коммунисттик топ турган.

1930-ж. 3-февралда коммунисттик топтордун бириккен конференциясында Индиқтайдын Коммунисттик партиясы (ИККП) түзүлгөн. Ал пролетариатты, дыйкандарды, патриоттук күчтердү бириктирип, улуттук көз караптысыздык жана социалдык эркиндик учун чекиндүү күрөшкө үндөген. ИККП Саясий программанын негизинде иш жүргүзгөн. Анда Вьетнамдагы революция эки этапта жүргүзүлүшү керектиги айтылган. Биринчи этабы — буржуазиялык-демократиялык революция, экинчи этабы — капиталисттик өнүгүү жолун айланып өтүү менен, социализмди курууга киришүү. 1931-ж. апрелде ИККП Коминтернге кабыл алынган.

1930–1931-жж. Вьетнамда улуттук-боштондук күрөш курчуган. ИККПнын жетекчилиги менен Нгеан жана Хатинь провинцияларында советтердин түзүлүшү анын туу чокусу болгон. Колониячылар менен жергилиттүү феодалдардын кандуу репрессиясынан улам элдик кыймыл убактылуу басандаган. Францияда Элдик фронттун бийликке келиши менен Вьетнамдагы абал жумшарып, ИККП өз ишин кайрадан жандандырган. 1936–1939-жж. Индиқтайдын Демократиялык фронтун түзүү кыймылынын мезгилинде партия элди демократиялык эркиндик жана тынчтык учун фашизмге каршы күрөшкө үндөп, бириктире алган. 1941-ж. Вьетминь улуттук патриоттук фронту түзүлгөн. 1944-ж. декабрда Вьетнамды Боштондукка чыгаруу армиясы уюштурулган. 1945-ж. 9-марта ИККП мамлекеттик төнкөрүштү уюштуруп, француз администрациясын жоюп, өлкөдө өзү жалгыз кожоюндук кылыш калган.

Советтер Союзунун күчү менен Квантун армиясынын талкаланышы Вьетнамдагы элдик көтөрүлүштү тездеткен. Натыйжада ал 19-августта женип чыккан. Революция 11 күндүн ичинде бүткүл өлкөгө тараап, феодалдык-монархиялык бийлик француз жана япон колдоочулары менен бирге жок кылышынган.

Элдик бийликтин жылдарында мазмуну боюнча социалисттик, формасы боюнча улуттук маданият ар тарааптуу өнүгө баштаган.

Лаос Индиқтайдын жарым аралынын чордонунда, Меконга дарыясынын ортонку агымын бойлото жайгашкан анчалык чон эмес мамлекет. Ал аймагынын аянты боюнча Улуу Британия менен бирдей болуп кетет — 237 мин  $\text{км}^2$ . Лаос түндүгүнөн Кытай, чыгышынан Вьетнам, түштүгүнөн Кампучия, батышынан Тайланд жана түндүк-батышынан Бирма менен чектешет. Мамлекеттик түзүлүшү — демократиялык республика. Борбору — Вьентьян шаары.

Азыркы Лаостун аймагында XVII–XIX кк. уруулар ара-лык чыр-чатактардын жана чабыштардын натыйжасында Лаос мамлекети алсырап, майда хандыктарга бөлүнүп кеткен. Алар адегенде өздөрүнүн кубаттуу коншулары Сиам (Тайланд) менен Вьетнамга көз каранды болушкан, ал эми 1893-ж. Индикитай союзуна бирикирилип, француздардын ээлигинде болуп калышкан. Кампучия менен Вьетнамдан айырмаланып, колониячылар үчүн Лаостун экономикалык маанисинен да стратегиялык мааниси зор болгон. Колониялык бийлик Лаосто Лан Санг доорунаң бери кылымдар бою өкүм сүрүп келаткан социалдык-экономикалык түзүмдү жана иерархиялык тепкичти сактап калганы менен, бул өлкөдө өздөрүнүн толук көзөмөлүн орноткон.

Колониячылар Лаостун экономикасынын монополиялык капиталдын таламдарына жооп берген тармактарын гана өнүктүрүшкөн. Жол курулуштары толугу менен метрополиянын аскердик жана экономикалык максаттарына баш ийдирилген. Жаратылыш ресурстары эбегейсиз зор киреше алыш келе турган болсо жана өндүрүүгө оной болгудай болуп жер үстүнде жатса гана иштетилген. Алар коло кени жана токой продуктулары (чайыр жана жыгач) болуп саналат. Ушундай жагдайдан улам, Лаос «француздук колониялык империянын Золушкасы» деген атка конгон. Бирок Лаос калкы жарым кылымдан ашуун убакытты камтыган француздук колониялык үстөмдүктүн мезгилинде өздөрүнүн көз карандысыздыгы үчүн тынымсыз күрөшүп келишкен.

1941–1945-жж. япондук оккупациянын жылдарында лаостуктардын көз карандысыздык үчүн күрөшү курчуган. Баскынчылар өлкөдөн куулуп, лао эли француз колониячыларына каршы улуттук көз карандысыздык үчүн күрөшкө чыккан. Ошентип 1945-ж. 12-октябрда Лаос көз карандысыз мамлекет болуп жарыяланган. Ал эми 1954-ж. Женева конференциясында эл аралык таанымга ээ болгон. Бирок өлкөдөгү патриоттук күчтөрдүн ички жана эл аралык реакцияга каршы күрөшү дәрелик 20 жылга созулган.

**Маданияты.** Лаостун материалдык маданияты байыркы заманда эле салттуу дыйкан чарбасынын негизинде түптөлгөн. Лаостогу негизги этностук топтор бири-биринен жашоо-тиричилик ынгайы менен айырмаланышат. Маселен, сугат жерлерин иштеткен айыл-кыштактарда лаолор же тайлар жашашат. Алар өрөөндөгүлөр менен да, тоолуктар менен да соода-сатык алакаларында болушат.

Лаостун руханий маданиятында будда дини өтө таасирдүү болуп саналат. Ар бир айылдын ортосунда пагода-храм зангырап турат. Ал бышкан қыштан тургузулган баарынан бийик да, кооз да имарат.

Буддалык календарь жыл сезондоруна жараша түзүлгөн. Ал григорий календары менен бир катарда пайдаланылат. 12 айдан турган жыл декабрь айынан башталат. 12 жаныбардын аты менен аталған жылдар 12 жылда кайталанып турат. Бардык чыгыш элдеринdegидей эле, ошол 12 жыл бир мүчөл болуп саналат.

**Кампучия** — Индикитай жарым аралынын түштүгүндөгү мамлекет. Ал чыгышынан Вьетнам, батышынан жана тұндук-батышынан Тайланд, тұндугүнен Лаос менен чектешет. Түштүк-батыш тарабынан Сиам булуңунан анчалық терең эмес суулары чулғап жатат. Борбору — Пномпень шаары.

Кампучияга XIX к. биринчи жарымында француз колониячыларынын ачыктан-ачык агрессиясы башталған. 1863-ж. Франция Кампучияга протектораттык женүндө келишимди таңуулаган. XIX к. аягында Кампучия француз колониячылары тарабынан колониялық башкарууну борбордошуруу максатында түзүлгөн Индикитай союзуна Вьетнам жана Лаос менен бирге кирген. Колониялаштыруу Кампучия элиниң жигердүү каршылыгын жараткан. XIX к. акыркы чейрегинде буддалык диний кызматкерлердин жана кхмер аристократиясынын патриоттук маанайдагы өкүлдөрү тарабынан уюштурулган дыйкандардын бир нече антиколониялык көтөрүлүштөрү болгон.

Француздук үстөмдүктүн мезгилинде Кампучия коомдук турмушунда жарым феодалдык мамилелер үстөмдүк кылган, артта калган агрардык өлкө бойдон кала берген. 1941-ж. бул өлкөнү япон аскерлери басып алған. 1945-ж. августта милитаристтик Япония талкалантанан жана Вьетнам Демократиялык Республикасы түзүлгөндөн кийин Кампучияда колониялық бийлик жоюлган. Бирок ошол эле жылы октябрда француз колониячылары кайрадан өз аскерлерин жөнөткөн. Француз интервенциясына каршы Кампучияда улуттук-боштондук кыймыл ого бетер күчөндүктөн, француз бийлиги бул өлкөгө көз карандысыздыкты берүүгө аргасыз болгон. 1954-ж. Индикитай маселеси каралган Женева кенешмесинде Кампучия кандайдыр-бир аскердик союзга кириүгө макул эместигин жана өзүнүн аймагында эч кандай аскердик базанын түзүлүшүнө жол бербестигин билдирген.

Кампучия 1955-ж. БҮУга мүчө болуп кирген. 1956-ж. СССР, Чехословакия, Польша менен, кийинчөрәк башка социалистик өлкөлөр менен дипломаттык мамилелерди түзгөн. 1957-ж. Өлкөнүн тышкы саясатынын бейтараптуу багыты конституциялык түрдө бекемделген. Кампучиялык бийликтин мындай багыты бул өлкөнү өзүнүн Индикитайдагы экспансиясынын таяныч базасына айландырууну көздел жүргөн американалыктардын таламдарына каршы келген. Ошондуктан АКШ, ошондой эле сайгондук тартип жана Тайланддын реакциячыл чөйрөлөрү Кампучиянын чек араларындагы куралдуу провокацияларын токtotкон эмес жана өлкөнүн ичиндеги ончул элементтердин оппозициялык иш-аракеттерин жигердүүлүк менен колдошкоң.

1970-ж. марта армиялык төбөлдергө таянган ончул күчтөр мамлекеттик төнкөрүш жасашкан. Ошол эле жылы апрелде АКШ Кампучиянын ички иштерине ачыктан-ачык эле кийилишип, өлкөгө американалык-сайгондук аскерлерди киргизген. Вашингтондун бул акциясы Түштүк-Чыгыш Азияда коркунучтуу согуш очогун түзгөн. Бирок ошол эле жылы июнда АКШ өз аскерлерин Кампучиядан чыгарып кетүүгө аргасыз болгон. Ошентсе да 1974-ж. 15-августуна чейин американалык авиация бул өлкөнү топтоштуруп бомбалап турган.

1970-ж. майда Кампучиянын Улуттук бирдиктүү фронту (КУБФ) түзүлгөн. Анын саясий программасында «патриоттордун башкы максаты — улуттук эгемендикти, бейтараптыкты жана аймактык бүтүндүктүү сактоо, өлкөнү элге каршы марионеттик тартиптеги бийликтен күткаруу болуп саналат» деп баса белгиленген. Эркиндик жана көз карапандысыздык үчүн беш жылга созулган күрөш патриоттук күчтердүн жениши менен аяктаган. 1975-ж. апрелде Кампучиянын элдик куралдуу күчтерү өлкөнүн борбор шаары Пномпенди жана башка борбор-лорду бошотушкан.

Ошентип Кампучия элинин тынчтык жол менен өнүгүүсүнө кенен жол ачылган. А бирок өлкөдөгү күтүүсүз окуялар эл мүдөөсүнө карама-каршы өнүккөн. Пекиндин колдоосуна таянган зордукчул реакциялык чойро революциянын жеништерине чыккынчылык кылып, кампучия элин болуп көрбөгөндөй кыйноого салган. Алар кытайлык «маданий революциянын» үлгүсү менен чыныгы элдик патриотторду жапырт куугунтукка алган. Эгерде 1970-1975-жж. чейин Кампучияда 600 мин адам курман болгон болсо, ушул төрт жылга жетпеген убакытын ичинде ачкачылыктан жана ар кандай оору-сыркоолордон 2-3 млндой киши кырылган.

Бул кездеги бийликтин социалдык-экономикалық саясаты да орто кылымдардагы варвардык тартилте жүргүзүлген. Шаар калкы күч менен айыл жерине көчүрүлгөн. Ал жакта көчүрүлүп барылган шаар калкынан жана жергилиттүү тургундардан кытайлык үлгүдөгү «коммуналар» жана «эмгек армиялары» – концентрациялык лагерлердин жаныча түрлөрү түзүлгөн. Жеке менчиктер менен кошо өздүк менчиктер да жоюлган. Акча жүгүртүүден алышып салышып, соода-сатык натуралай алмашшуу жолу менен жүргөн. Окуу жайлары жабылып, кинотеатрлар, теле көрсөтүү иштебей калган. Бүткүл өлкөгө болгону бир барак маалымат баракчасы чыгарылган. Ошентип Кампучия тышки дүйнөдөн обочолонгон эч жылчыксыз түрмөгө айландырылган.

Кытай үчүн иштеген бийлик ээлери Индикитай элдеринин алакалашуу мамилелерин үзүү максатында боордош вьетнам элине каршы чек ара согуштарын жүргүзүшкөн. Жалгыз эле Вьетнам эмес, коншулаш өлкөлөрдүн баары тен агрессия объекттерине айланышкан. Кытай жетекчилиги өзүнүн Түштүк-Чыгыш Азия элдерине каршы багытталган улуу дөөлөттүк, экспансиялык мүдөөлөрүн ишке ашыруу үчүн Кампучияны ушундайча дүрмөттөгөн. Пномпендиң реакциячыл тартилтин элге каршы жүргүзгөн саясаты өлкө жарандарынын нааразылыгын күчтөктөн. Натыйжада 1978-ж. декабрда өлкөнүн бошотулган аймактарынын биринде откөрүлгөн конгрессте *Кампучияны улуттук сактап калуунун бирдиктүү фронту* (КУСБФ) түзүлген. 1978-ж. декабрда революциячыл куралдуу күчтөр бүткүл өлкөнүн масштабындагы чон чабуулду уюштурушкан. Ошентип 1979-ж. 7-январда реакциячыл бийлик кулаган. 11-январда Кампучия Эл Республикасы жарыяланган. Жаны Кампучиянын өкмөтүнүн иш-милдеттерин өз колуна алган Элдик-революциялык кенештин манифестинде женип чыккан революциянын негизги максаты – тынчтыкты сүйгөн, көз карапандысыз, демократиялык, байтарап, социалисттик жол менен өз алдынча өнүккөн Кампучияны куруу деп жазылган.

**Маданияты.** Кампучияда анчылардын жана жыйноочулардын чарбалык-маданий тибине кирген элдер азыркы кезге чейин сакталып калган. Маселен, пор жана чон элдери. Порлор XIX к. ортосуна чейин королдук кулдар болушкан. Алар анчылыктан тапкан-ташыгандарынын жарымын ордого откөрүүгө милдеттүү болушкан.

Кампучиянын байыркы маданиятынын эн белгилүү жана эн көрүнүктүү эстелиги – Ангкор. Бул Түштүк-Чыгыш Азиядағы башка архитектуралык ансамблдердин ичинен бир кыйла

мыкты өркүндөтүлгөн, бай жасалгалуу ордо сарайлардын жана храмдардын бирдиктүү комплекси. Ангкор архитектуралык ансамблинин Ангкор-Ват тоо-храмы жана Байон храмы өзгөчө керемет курулуштардан.

Байыркы замандан бери эн жогорку чеберчиликте аткарылып келген бий искусствоосу Ангкордун ажайып кереметтүү реальефтери менен айкалышып турғандай. Кхмер балети — ошол байыркы бий искусствоосунун чырайлуулукту, көркөмдүктүү жана чен-өлчөмдүктүү чебер айкалыштырган ырааттуу уландысы.

Кампучиянын борбору Пномпень шаары XIV к. негизделген. Шаардын аталышы «Пень дөңсөөсү» дегенди билдирет. Пень — уламышка караганда, бул дөңсөөгө эн алгач байырлан жана пагоданы курган аялдын ысмы.

Тайланд королдугу Индикитай жарым аралынын чордоунунда жана Малакка жарым аралынын түндүк бөлүгүндө жайгашкан. Түндүк-чыгышынан жана чыгышынан Лаос, түштүк-чыгышынан Кампучия, чыгышынан Малайзия, батышынан жана түндүк-батышынан Бирма менен чектешет. Өлкөнүн түштүк-батыш жээктөрийн Андаман денизи, түштүк жээктөрийн Сиам булууну чулгап жатат. Тайланддын аймагына көп сандаган аралдар кирет, алардын ичинен эн ирилери — Сиам булуунундагы Самуй, Пхангтан, Чан аралдары жана Андаман денизиндеги Пхукет (Саланг), Торутао, Ланта, Пратонг аралдары.

Тайланд — көп улуттуу мамлекет. Мында 30дан ашуун улут жашайт. Эн көп сандагы эл — тай (сиам) калкы. Бул өлкөнүн расмий аталышы бир нече жолу өзгөртүлгөн. Орто кылымдардан тартып 1939-ж. чейин Сиам деп аталган. «Сиам» деген сөз санскриттен (сайэм) котторгондо «кара терилүү» дегенди билдирет. Тайланд калкы алардын мекени бүткүл тарыхында эч качан чет жерликтөрдин үстөмдүгүндө болбогондугун баса белгилеп, өз өлкөсүн Мыангтай («Эркин элдердин өлкесү») деп аташкан. 1939-ж. тартып бул өлкө Тайланд — «Тай өлкесү» деп аталат. Борбору — Бангкок шаары. Мамлекеттик түзүлүшү — конституциялык монархия. Мамлекет башчысы — король. Мыйзам чыгаруу органы — Улуттук ассамблея (парламент). Аткаруу бийлиги Министрлер кенешине таандык. Тайланддын негизги администрациялык-аймактык бирдиги чангват (провинция) болуп саналат.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** XIX к. ортосунан тартып Индикитай жарым аралында батыш дөөлөттөрүнүн колониялык экспансиясынын мезгили башталган. Англия, Франция жана АКШ тарабынан танууланган тен укуксуз келишимдердин натыйжасында Тайланд XX к. 30-жж. чейин формал-

дүү түрдө көз карандысыз мамлекет статусуна ээ болгону менен, иш жүзүнде жарым колониялык абалда болгон. Тайланд 1932-ж. чейин феодалдык монархия болгон. XIX к. ортосунда королдун кол астындагыларга өлүм жазасы аркылуу королдук процесияга байкоо жүргүзүүгө, королго колун тийгизүүгө тыюу салынган, алар король турган жерде үстөмөнүнөн жыгыла чөгөлөп жүгүнүп турууга милдеттүү болушкан. Король эн жогорку жер ээси болгон. Тай коомундагы адамдын абалы королго кызмат кылгандыгына жарааша аныкталган ранг боюнча алган жер үлүшүнүн өлчөмүнө жарааша болгон. Коомдук тепкичтин томөнкү баскычын королдун жана феодалдардын пайдасына милдеткердиктерди төлөп турушкан дыйкандар менен кулдар ээлеген. Кулдар согуш туткундары жана карызынан кутулуш үчүн өзүн саткан дыйкандар болгон. Өлкөнү бир ууч ак сөөктөр башкарған. Алардын жарымынын бийлиги мурасталған, жарымы дайындалған.

XIX к. ортосунан тартып Рам Vнин (Чулалонгкорн) тушунда мамлекеттик аппаратты кайра куруу башталған. Кулчулук жоюлған, мамлекеттик башкаруу, сот жана армия кайрадан уюштурулған. Агартуу тармагы реформаланған. Кылымдардан бери буддалык храмдарда диний тексттерди жаттоо менен чектелген агартуу системасына мамлекеттик мектептерде жарандык окутуу киргизилип, аларды окутуш үчүн англиялык мугалимдер чакыртылған. Тай ак сөөктөрүнүн өкүлдөрү билим алуу үчүн Европага жөнөтүлгөн. XIX к. 80–90-жж. орус мамлекети менен да байланыштар түзүлө баштаган.

Тайланддын азыркы чек арасы XIX–XX кк. чегинде калыптанған. Лаосто жарым колониялык тартип орнотулғандан кийин, 1893-ж. Сиам менен Франциянын ортосунда келишим түзүлгөн. Ал келишим боюнча Тайланд Меконгдун он жээгиндеги аймактардагы лаостук хандыктарга вассалдык ээлик кылуудан баш тартып, анын ордуна өз аймагынын бүтүндүгүн сактап калған. Тайланддык-лаостук чек ара 1902–1907-жж. такталып чектелген (демаркацияланған). 1907-ж. Кампучия жана Малайзия менен чектешкен чек аралар такталған.

1932-ж. мамлекеттик төңкөрүштүн натыйжасында Тайланд конституциялык монархия болуп калған.

Экинчи дүйнөлүк согушта Тайланд Япония тарабында болгону менен, иш жүзүнде япондор аны басып алышкан. Тайланд Япониянын макулдугу менен Лаостун, Кампучиянын, Малайзиянын бир катар провинцияларын басып алат, бирок согуш бүткөндөн кийин ал аймактарды кайтарып берген. Согуш

мезгилинде тайланндыктар «Эркин тай» жашыруун уюмунун жетекчилиги менен япондук баскынчыларга каршы боштондук күрөшкө чыгышкан.

Согуштун ақыркы жылдарында АКШнын таасири күч алыш, Тайланд Кореяга каршы согушка катышкан, 1954-ж. СЕАТО блогуна кирген. 1960-жж. Тайланддын аймагына АКШнын аскердик базалары курулуп, аскерлери жайгаштырылган. Ошондуктан АКШнын авиациясы Вьетнамды, Лаосту жана Кампучияны тайланндык аймактан учуп чыгып бомбалап турган. Тайланд Вьетнам менен Лаоско каршы агрессияга өз аскерлерин жиберген. Натыйжада өлкөдө аскердик-полицейлик диктатуранын тартибине каршы наразылык күчөгөн. Эл массасынын наразылыгынан улам чыккан көтөрүлүш 1973-ж. октябрда Тайландда дээрлик 40 жылдан бери өлкөнү башкарып турган кезектеги аскердик хунтасы кулаткан.

Ошентип Тайланд өнүгүүнүн жана көз карандысыздыгын чындоонун жаны этабына өткөн. Өлкөдөгү АКШнын базалары жоюлган, американлык аскерлер чыгарылган. Тышкы саясатында бир тараптуу АКШга багыт алуудан баш тартып, социалистик өлкөлөр менен байланыштарын кенеите жана коншулаш мамлекеттер менен мамилелерин жөнгө сала баштаган. Тайландда демократиялык маанидагы маанилүү окуялар болгон. 1974-ж. жаны конституция (тогузунчу) кабыл алышып, саясий партиялардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу мыйзамдар кабыл алынган. Улуттук ассамблеяга шайлоолор өткөрүлүп, ага ири саясий күчкө айланган солчул күчтердүн жана студенттердин өкүлдерү тарыхта бириңчи жолу ачык катышкан. Тайланд өкмөтү өлкөдөгү социалдык-экономикалык абалды стабилдештирүүгө багытталган иш-чараларды жүргүзген.

Бирок өкмөттүн ички жана тышкы саясаттагы иш-аракеттери ончул күчтөрдүн жана реакциячыл аскердик чойролөрдүн катуу каршылыктарына тушуккан. Диктатура кулатылгандан кийин алардын таасири бошондоп калса да, алар Тайланддын саясий турмушунда мурдагыдай эле маанилүү орунду ээлешкен. Анын үстүнө, ашынган ончул күчтөрдүн кысымы астында өлкөдө аскердик хунта тарабынан кабыл алышып, солчул жана демократиялык күчтөргө каршы колдонулган антикоммунисттик мыйзам жоюла элек болчу. Ушунун баары өлкөдө саясий туруксуздукту түзүп, аскердик диктатуранын проамерикалык тартибин калыбына келтирүүгө өбөлгө болгон. Өкмөт ички жана тышкы реакциянын кысымына туруштук берүүгө жөндөмсүз эле. 1976-ж. 6-октябрда аскердик төңкөрүш болуп,

согуштук абал киргизилген. Конституциянын иши токтотулуп, шайланма парламент таратылган, жарандык соттордун ишмилдеттери аскердик трибуналга өткөрүлүп берилген. Басма сез катуу көзөмөлгө алынган. Бийликке келген аскердик хунтанын саясаты демократиялык эркиндиктерди чектөөгө багытталган. Өлкөдөгү саясий абал жана коншу өлкөлөр, өзгөчө Лаос менен болгон мамилелер начарлаган.

1977-ж. октябрда Тайландда кансыз төңкөрүш болуп, бийлик толугу менен жарандык өкмөттүн колуна өткөн. Жаны өкмөт өлкөдөгү саясий абалды акырындык менен демократиялаштырууга багыт алган. Тайланддын тышкы саясатында да олуттуу он өзгөрүүлөр болуп, Индикитай өлкөлөрү, биринчи кезекте Вьетнам менен мамилелерин ондоого киришкен жана башка социалисттик өлкөлөр менен ымалалашуу чарапарын көрө баштаган.

**Маданияты.** Тайландда бакубат жашоону камсыз кылуунун эн маанилүү шарты, башка коншулаш өлкөлөрдөй эле, күрүч өндүрүү болгондуктан, тайлардын негизги тамак-ашы да күрүч болуп саналат. Борбордук жана Түштүк аймактарында ак күрүч, Түндүк жана Түндүк-Чыгыш аймактарында илээшкек кызгылтым күрүч колдонулат.

Тайланддыктардын күнделүк турмушундагы коомдук мамилелерде сансыз кылымдар бою калыптанган иерархия катуу сакталат. Тай коомунда, өзгөчө айыл жеринде, нарк-дөөлөттү сактоо өтө маанилүү. Адамдын өзүнүн иерархиялык баскычынын ичиндеги абалына анын диний ишеними, кызмат абалы, жаш курагы таасир этет; нарк-дөөлөт жагынан алып караганда, байлык анчалык деле барк-бааны түзбейт. Үй-бүлөлүк мамиледеги сый-урмат жаш курагына жарааша катуу сакталат, т. а. кичүүсү улуусуна кынк этпестен баш иет.

Буддалык диний адеп боюнча жашоо-тиричиликте эркектерге караганда аялдар басынкы роль ойношот. Эгерде эркек монастырга барып сыйынып жүрсө, бүткүл үй-бүлө учун сыймык, ал эми аял сыйына турган болсо, анда ал анын өзү учун гана жакшы, башкаларга эч кандай тиешеси жок. А бирок калган жашоо-тиричиликте (мурастоодо, ажырашууда) аялдар эркектердөй эле укуктарга ээ.

Тай маданияты адегенде мондор менен кхмерлердин маданиятынын таасири астында өнүгүп, ал аркылуу буддизмдин түштүк бутагынын — хинаяну, же тхераваду — көптөген элементтерин кабыл алган. Тайлардын салттуу искусствуосу буддизм менен тыгыз байланыштуу. Тай буддачылары тхеравадунун эки

сектасына — маханикай жана дхамутхитникай секталарына кирет. Буддалык сангха уюмун патриарх жетектейт жана Сангхалардын жогорку кенеши башкарат. Ал кенеш администрациялык иштерди жана диний билим берүү тармагын тейлейт. Тайландда буддалык университеттер жана диний колледждер иштейт. 60-жж. аягында өлкөде 21 минден ашуун буддалык храмдар болгон. Королдук храм-манастырлар (100ден ашуун) ажайып көркөмдүлүгү менен айырмаланып турат. Буддалык храмдар диний жана коомдук турмуштун очогу, маалымат борбору болуп саналат. Храм дубалдарынын боору «Рамакиен» поэмасы жана *жатакалар* — Будда жөнүндө ангемелер боюнча сүрөттер менен кооздолгон; ошондой эле мифологиялык, астрономиялык, медициналык, тарыхый, географиялык темалардағы сюжеттер да бар; ал тургай, батыш турмушунан алынган «экзотикалык» көрүнүштөр, европалык пейзаждар кездешет.

XIX к. чейин Сиамдагы адабий чыгармалар кол жазма түрүндө гана болгон: алар пальма жалбырактарына (бир жалбыракка узатасынан 4–5 сап баткан) же гармошка кылып бүктөлгөн калын кағазга жазылган. Пальма жалбырактарындағы кол жазмалар — Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрүндөгү китеттин эн байыркы түрү. Тайланддагы буддалык храмдарда миндеген пальма китеттери сакталып турат. Алардын айрымдарында миниатюралык сүрөттер тартылган. XIX к. аягында пальма жалбырактарына уч жана сыя менен жаза башташкан. 1828-ж. алгачкы басмакана түзүлгөн. Классикалык тай адабиятына жатакалардан тышқары «Рамакиен», «Инао», «Пра Апхай Мани», «Кунчанг Кунпэн» поэмалары жана тай тилине котурулган кытай романы «Үч падышалык» кирет.

Тайландда театрдын бир нече түрү бар. Кон — маскачан эркектердин *понтамино* театры. Лакон — маскасыз, гримделген актёрлордун театры. Тай театрларында бийге өзгөчө роль таандык. Азыркы кездеги эн кенири тараалган театр жанры ликей болуп саналат. Анын репертуарына негизинен тарыхый темадагы драмалар жана комедиялар кирет. Тай музыкасы, инди-китайлык башка элдердикиндеги эле, европалык музыкадан таптақыр айырмаланып турат. Тай гаммасы — беш баскычтуу (пентатоникалык).

1921-ж. жалпы башталгыч билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. 70-жж. аягында 7 классстык колөмдөгү милдеттүү окутуу киргизилген, бирок өлкөде мектептер жана мугалимдер жетишкен эмес. Өлкөдө бир нече университеттер, политехникалык институт бар. Тайланддык студенттер АКШда, Англияда

ж.б. өлкөлөрдө окушат. Тай интеллигентциясы ез элинин маданий мурастарын сактап калууга умтуулуда. Алардын күч аракеттери менен бир нече тарыхый-этнографиялык музейлер уюштурулган. Көптөгөн архитектуралык курулуштар, айкелдер жана живопистик чыгармалар реставрациялануда.

Экономикалык жактан өнүгүү өзгөчөлүктөрү боюнча Тайланд төрт аймакка бөлүнөт: Борбордук, Түндүк, Түндүк-Чыгыш жана Түштүк.

Бирма Индикитай жарым аралынын батыш бөлүгүн жана жәэкке жакын бир катар аралдарды камтыйт. Борбору — Рангун шаары. Бирма батышынан Бангладеш, чыгышынан Лаос жана Тайланд менен чектешет. Түштүгүнөн жана түштүк-батышынан Андаман денизинин жана Бенгал булунунун суулары чулғап жатат. Бирма негизинен бирма эли жашаган жети администрациялык округдан (Тенассерим, Пегу, Рангун, Иравади, Магуэ, Мандалай, Сагайнг) жана жети улуттук облустан (Качин, Шан, Каренни, Кая, Чин, Мон, Аракан) турат.

Бирманын жогорку мыйзам чыгаруу органы — Элдик жыйын (Пыйтту Хлутто). Элдик жыйын Мамлекеттик кенешти шайлайт. Аткаруу бийлиги — Министрлер кенеши. Ал Мамлекеттик кенештин сунушу боюнча Элдик жыйын тарабынан шайланат.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** Европалык колониялык экспансиянын алгачкы мезгилинде дениз соода-сатык жолдорунан окчун жайгашкан жана башка өлкөлөрдөй болуп ар түркүн татымалдары болбогон Бирма португалдар менен голланддарды көп деле кызыктырган эмес. XVIII к. бирмалык порттор кеме ондоочу жана тыныгуучу база катары мааниге ээ боло баштаган. Ошол кезде гана европалыктар ага көнүл бурушуп, орунчок алууга аракеттене башташат. Анын үстүнө Бирманын тикитери кеме курууда зарыл материал болчу. XIX к. Бирманын көз карандысыздыгына реалдуу коркунуч туулган. Анткени ошол мезгилде Англиянын Индиядагы колониялык ээликтегинин чеги бирмалык чек арага жакындаш калган жана европалык дөөлөттөрдүн азиялыкрынок үчүн таймашуусу күчөгөн.

**Биринчи англ-бирма согушунда** (1824–1825-жж.) Бирма түштүктөгү Танинтайн (Тенассерим) жана Ракхайн провинцияларынан жана түндүктөгү бир катар аймактарынан ажырап калган. Бирок англдар ушуну менен эле тынчып калышпастан, 1852-ж. **екинчи англ-бирма согушун** башташкан. Натыйжада Бирма өзүнүн түштүктөгү провинцияларынын баарынан кол жууп, денизден бөлүнүп калган. XIX к. **екинчи жарымында**

Бирманын падышасы Миндондун бир катар реформаларынан жана Англияга каршы күрөшүү үчүн европалык жана азиялык деөлөттөр менен келишим түзүүгө жасаган аракеттеринен эч майнап чыккан эмес. 1885-ж. Учунчу англ-бирма согушунун жыйынтыгында Бирма көз карандысыздыгынан ажыраган жана Британиялык Индиянын курамындагы провинция болуп калган. 90-жж. ортосуна чейин англиялыктар бирмалыктардын партизандык кыймылдарын баса албай убара тартышкан.

Британиялык империяда Бирма чийки заттар, биринчи кеңекте күрүч, тик, нефти жана башка көндер менен жабдып туруучунун ролун аткарған. XIX к. аягында Бирмада капитализм онүгө баштаган. Өлкөнүн чарбалык турмушунда анын социалдык жана экономикалык жактан өнүгүүсү жөнүндө ойлоп да койбогон чет өлкөлүктөр — англиялык, индиялык жана кытайлык билермандар башкы ролду ойношкон.

XX к. башында Бирмада улуттук-боштондук кыймылы жандана баштаган. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Россиядагы Октябрь революциясынын таасири астында бул кыймыл ого бетер жогорулаган. 20-жж. аягындағы дүйнөлүк кризис учурунда бирмалык дыйкандардын абалы өтө начарлап кеткендиктен, 1930-ж. Сая Сандын жол башчылығы менен дыйкандар көтөрүлшүү чыгып, ал 1932-ж. ырайымсыздык менен басылган. 30-жж. ортосунан тартып улуттук-боштондук кыймылдарга демократиялык күчтөр — Добама Асиайон («Биздин Бирма» ассоциациясы же такиндер партиясы) жетекчилик кыла баштаган («такин» — «мырза» дегенди билдирет). 1936-ж. университеттик байкот жарыяланып, Бирманын улуттук баатыры Аун Сан жетектеген Буткул бирмалык студенттер лигасы түзүлген. Нефти промыселдеринде ири иш таштоолор болуп, профсоюздар түзүлө баштаган. 1939-ж. Бирманын Коммунисттик партиясы түзүлгөн. Уламдан-улам күч алып бараткан улуттук-боштондук кыймылынын кысымы астында Улуу Британия Бирмада айрым женилдиктерди берүүгө мажбур болгон. 1935-ж. кабыл алынгандык конституция боюнча Бирмада колониялык парламент түзүлгөн, 1937-ж. ал Индиядан бөлүнгөн.

Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде бирмалык улуттук-боштондук кыймылында карама-каршылыктар боло баштаган. Улуу Британиянын душманы катарында



А. Сан.

Япония менен союздаш болууну жактагандар пайда болгон. Алар тажрыйбасызыдик кылып, эгерде согушта Япония жеңип чыкса, Бирмага көз карандысыздык алыш берет деп ишенишкен. Аун Сан баштаган бирмалык патриоттор тобу согуштун башында Япониядан аскердик даярдыктан өтүп келишкен. 1942-ж. бир нече жума бою англиялык аскерлерди талкалап, өлкөнү оккупациялаган япондук армиянын курамында бирмалыктар да бар болчу. 1943-ж. Бирма көз карандысыз республика делип жарыяланганы менен, иш жүзүндө эч кандай укуксуз, ырайымсыздык менен эксплуатацияланган япон колониясына айланган. Оккупация жылдарында мурда япондорго ишенип, алар менен кызматташып келген патриоттордун бир тобу жана подпольеде жүргөн коммунисттер биригип, башында Аун Сан турган Эл эркиндигинин антифашисттик лигасын (ЭЭАЛ) түзүшкөн. 1945-ж. 27-марта английлык аскерлер чабуул коюп жаткан кезде Аун Сан жана Не Вин баштаган бирмалык армия жана ЭЭАЛ отряддары япондорго каршы көтөрүлүш чыгарышып, аларды Бирмадан кууп чыгышкан.

Бирмага кайтып келишкен англдар өлкөдөгү абалдын өзгөрүлүп калганын жана ЭЭАЛдын таасиригин күчтүүлүгүн эске албастан, кайрадан согушка чейинки колониялык саясатын уланта беришкен. 1946-ж. сентябрда бүткүл өлкө боюнча уюшулган жалпы элдик иш таштоонун көтөрүлүшкө айланып кетишинен кооптонгон англдар Лига менен сүйлөшүүлердү жүргүзүүгө аргасыз болгон. 1947-ж. январда Лондондо Бирмада Уюштуруу жыйынына жана бирмалыктардын өз алдынча өнүгүүгө укуктуулугу жөнүндө шайлоолорду өткөрүү тууралуу келишим түзүлгөн. Ошол эле жылы апрелде өткөрүлгөн шайлоолордо ЭЭАЛ баарынан көп добушка ээ болгон. 1947-ж. февральда Панлондогу конференцияда улуттук республикалардан турган Бирмалык Союзу түзүү жөнүндө чечим чыгарылган. Реакциячыл күчтөрдүн тоскоолдуктарына, ошол жылы июль айында Аун Санды жана анын кабинетинин министрлерин өлтүрүп кетишкенине карабастан, 1948-ж. 4-январда Бирманын улуттук көз карандысыздыгы жарыяланган.

Согуштан жана чет өлкөлүктөрдүн баскынчылык саясатынан улам бүлүнгөн экономиканын аныз да оор абалы саясий жиктешүүлөрдүн натыйжасында ого бетер кыйындаган. Натыйжада 1948-ж. марта жаарандык согуш башталган. ЭЭАЛ өкмөтүнө коммунисттер жана солчул уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле сепаратисттер каршы чыгышкан. У Ну башкарған ЭЭАЛ өкмөтү көтөрүлүшчүлөрдүн ыркы жоктугунаан жана

чечкинсиздигинен пайдаланып, шаарларга жана негизги чарбалык аймактарга көзөмөлдүк кылууну сактап калган. 1950-ж. кийин согуш аракеттери токтогон. Өлкө андан ары карама-каршылыктуу өнүгө баштаган: расмий социалисттик ураандарга карабастан, капиталисттик жол менен өнүккөн; ЭЭАЛ өкмөтүнүн жер реформасын откөрүү жөнүндө убадасын ишке ашыруу кечендерген; өнөр жайы отө жайбаракаттык менен өнүккөн; ар кайсы партиялардын жана топтордун күрөшү өлкөнүн биримдигин ыдыраткан.

Курч саясий кризистин шартында 1962-ж. 2-марта бийлиkke генерал Нé Вин жетектеген Революциялык кенеш башкарған армия келген. 30-апрелде социалисттик өнүгүү жолуна багыт алган. «Социализмди карай бирмалык жол» саясий декларациясы жарыяланган. Кийинки жылдары банктар, нефти өнөр жайы, дүн соода-сатыгы жана башкалар мамлекеттештирилген. Сүткорлорго жана помещиктерге каршы мыйзамдар кабыл алынган, жумушчу жана дыйкандар кенештери түзүлгөн. 1974-ж. башында откөрүлгөн референдумдун натыйжасында Бирма элинин капиталисттик эмес өнүгүү жолундагы ийгиликтерин бекемдеген жаны конституция кабыл алынган.

Бирма тышкы саясатында бейтараптык жана кошулбоо саясатын жүргүзүп, бардык өлкөлөр менен бирдей жакшы мамиледе болууга умтулат.

**Маданияты.** Бирмада эки негизги чарбалык-маданий тип — соко менен айдап жер иштетүү жана кетменидеп, жумшартып жер иштетүү басымдуулук кылат. Биринчи типке бирма эли жана шан, карен деген майда этностор, экинчисине калган этностордун баары кирет.

Бирмада айыл чарба жумуштарына байланыштуу майрамдар шандуу белгиленет (кош айдоо, түшүм жыйино). «Тхинжан» — суу майрамы бирмалык Жаны жыл менен дал келет. «Тхадинжут» — от майрамында храмдардын тепкичтерине шамдарды тизип коюшат жана дарыя-дениздерге шам жагылган кооз кайыкчаларды коё беришет.

Бирмалыктарда мурда денени кулагынын учунан балтырына чейин татуировка менен кооздоо адаты сөзсүз түрдө сакталчу: бирма жана шан элдериники — эки түстүү (көк жана кызыл), мондордуку — бир түстүү (кочкул көк). Адам кайсы уруудан же элден экени ошол татуировкасы боюнча билинчү.

Бирмалыктардын көркөм табити жана чебер устачылыгы колдонмо искуствосунда терен чагылдырылган. Салттуу «пан» кол өнерчүлүгүнүн 12 түрү бар. Алардын ичинен бир кыйла ка-

дырлуулары: «пан пу» — жыгачтагы, пилдин сөөгүндөгү, але-бастрдагы жана таштагы оюулар; «пан тан» — коло буюмдарын жасоо (конгуроо, барабан, гонга ж.б. буюм-тайымдар); «пан тхим» — алтын буюмдарды, лак жана керамика буюмдары менен идиш-аяктарды жасоо; «пан та мо» — асыл таштардан кооздук буюмдарын жасоо. Мында рубин жана нефрит жогору бааланат. Храмдарды жана монастырларды курууда кол өнөрчүлүк чеберчилиги өзгөчө даана көрүнөт. Ага Бирманын байыркы борбору Паган күбө. Бул кенири аймакты ээлеген өлүк шаар азыр дагы зор фантастикалуу кызыгууну туудурат. Пагандын белгилүү курулушу — Ананды храмы — орто кылымдарда гүлдөп өнүккөн Бирманын ажайып көркөм үлгүсү.

ХХ к. 70-жж. чейин бирмалыктардын бүткүл турмушу жана коомдук жашоо ынгайы дин менен тыгыз байланышта болгон. 1974-ж. конституция боюнча адамдын диний ишенимине әркиндик берилгенден кийинки жылдарда секуляризация (диндин мамлекеттен болунушу) процесси жүрүүдө. Диний мекемелер мамлекеттен болунгөндөн кийин расмий статусту мамлекеттик мекемелер гана сактап калгандыктан, монастырдык мектептердин таасири бошондоп кетти.

Көз карандысыздык жарыялангандан кийин өкмөт акысыз жалпы башталгыч билим берүүнү киргизген. Билим берүүнүн жаңыча системасы түзүлгөн. Окуучуларга идеологиялык таалим-тарбия берүүгө жана улуттук техникалык кадрларды далярдап чыгарууга өзгөчө көнүл бурулууда. Окуу программаларын бир түргө келтирүү (унификациялоо) — билим берүүдөгү мүнездүү өзгөчөлүк. Ал тургай, монастырдык мектептер да мамлекеттик программаларга ылайык окутууга милдеттүү.

Бирма элинин фольклору өтө бай жана көп кырдуу. Элдик фольклордук чыгармаларда, элдин патриоттук руху берилген жомоктордо Буддага берилгендей бар. Диний эмес адабият колониячыларга каршы жараптык кыймылдын, улуттук биримдик сезимиинин жогорулашынын натыйжасында XIX к. өнүгө баштаган. Заманбап адабиятта өлкөнүн ички жана тышкы саясий турмушунун татаалдыгын чагылдырган идеологиялык күрөш жүрүүдө. Анын башкы темасы — патриотизм, тынчтык үчүн, жаны коомду куруу үчүн күрөш.

#### Суроолор:

1. Вьетнам, Лаос, Кампучия, Тайланд жана Бирма мамлекеттерин картадан көрсөтүп бергиле.
2. Булардын көз карандысыздыкты жеңип алууда кандай оқшоштуктары бар?
3. Бул өлкөлөрдүн маданий-тарыхый өнүгүүсүндө диндин ролу кандай болгон?

4. Бул өлкөлердүн ичинен кайсылары социалисттик өнүгүү жолун тандап алышкан? Эмне учун?
5. Бирма союзу кандайча түзүлгөн? Аун Сан деген ким болгон?

### § 19. Малайзия. Сингапур. Бруней

**Малайзия Федерациясы** 1963-ж. сентябрда түзүлгөн. Борбору – Куала-Лумпур шаары. Анын курамына 1957-ж. саясий көз караптысыздыкка ээ болгон Малайя Федерациясы, Саравак жана Сабах кирет (1965-ж. чейин Сингапур да кирген). Булардын баары тен мурда Улуу Британиянын колониялары болгон. Малайзия Түштүк-Кытай денизи аркылуу бири-биринен окчунураак жайгашкан чыгыш жана батыш бөлүктөрден турат. Батыш Малайзия — Малакка жарым аралынын түштүк бөлүгү; аны Малайя деп атоо кабыл алышган. Чыгыш Малайзия (Саравак жана Сабах) Калимантан аралынын түндүк жәэктерин бойлото узун тилке түрүндө жайгашкан. Малайзиянын Калимантан аралындағы кургактық чек аралары Индонезия жана Бруней өлкөлөрү менен, ал эми Малакка жарым аралында Тайланд менен чектешет, Сингапурдан Жохор кысыгы белүп турат.

Малайзиянын мамлекеттик түзүлүшү өзүнчө бир уникалдуу түзүлүш. Бул федерациялык конституциялык шайланма монархия. Федерацияда 13 штат бар. Анын 9 штатын мураскер башкаруучулар – султандар башкарат, калган 4 штатын (Пинаг, Малакка, Саравак, Сарбах) губернаторлор башкарат. Жогорку өкүмдарды султандар шайлайт, губернаторлордун андай укуктары жок. Жогорку мыйзам чыгаруу органы – эки палаталуу парламент (екүлдер палатасы, сенат). Аткаруу бийлиги премьер-министр башкарған федерациялык өкмөткө таандык.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** 1641-ж. азыркы Малайзиянын аймагы голландиялык колониячылардын колуна өткөн. Ага чейин ал 130 жылдан ашуун убакыт Португалиянын колониясы болгон. Ошол эле учурда Малаккага англдар да коз артышкан. Эки өлконун ортосундағы талаш-тартыш 1825-ж. Түштүк-Чыгыш Азиядагы таасир этүү чөйрөлөрүн бөлүшүп алышкандан кийин тыңчыган. Ал боюнча Индонезия жана Суматрадагы Бенкулу Голландияга өткөн. Англия Малакка жарым аралынын бир бөлүгүн, Сингапурду жана Пинанг аралын бириктирип, Стрейтс-Сеттльментс колониясын түзүп алган. Малакка жарым аралынын калган бөлүгү мурдагыдай эле малайлык султандардын номиналдуу башкаруусунда болуп калган. Британиялык колониячылар аларга тен укуксуз келишимдерди тануулап, кынк эткис вассалдарына айланырып алышкан.

Түндүк Калимантанда колониялык мезгилге чейин курамына Саравак жана Сабах кирген феодалдык Бруней султандыгы өкүм сүргөн. Бул аймаккаenglardar XIX к. ортосунда басып киришкен. Ал эми кылымдын аягында Улуу Британия Түштүк-Чыгыш Азиянын бол аймагында өзүнүн экинчи дүйнөлүк согушка чейин өкүм сүргөн үстөмдүгүн биротоло орноткон.

Экинчи дүйнөлүк согуш жылдарында Түштүк-Чыгыш Азиядагы башка өлкөлөрдөй эле британиялык колониялар япон аскерлери тарабынан оккупацияланган. Япония талкалангандан кийин англиялыктар мурдагы колониялык администрациясын калыбына келтирүүгө ашыгышкан. 1946-ж. Малакка жарым аралындагы британиялык колониялардын баары Малайя союзу деп аталган бир колонияга бириктирилген. Ал 1948-ж. Малайя Федерациясы деп өзгөртүлгөн (Сингапур өзүнчө колония болуп калган).

Бирок Малайянын жана Түндүк Калимантанын япон баскынчыларына каршы каармандык менен күрөшкөн эли алар куулгандан кийин англиялык колониялык үстөмдүктүн орноттулушун каалашкан эмес. 1848-ж. аягынан тартып Малайяда партизандык согуш башталган. Элдик-боштондук кыймылдын кенири кулач жайышынан коркуп кеткен британиялык колониячылар малайлык феодалдык чөйрөлөр, жергиликтүү кытайлык жана индиялык буржуазия менен макулдашып, өлкөгө көз карандысыздыкты жогортодон бермек болушат. Макулдашуунун натыйжасында 1957-ж. Малайя Федерациясы Улуттардын британиялык шериктештигине кирген көз карандысыз мамлекет болуп калган.

Колониялык ээликтөр бойдон калган Саравак, Сабах жана Сингапур калкынын боштондук күрөшү басылбагандыктан, англиялыктар аларга да эркиндик берүүгө аргасыз болушкан. Ошентип 1963-ж. Саравак, Сабах, Сингапур жана Малайя биргип, жаны мамлекеттин чегиндеги Малайзия Федерациясы түзүлгөн. Ички карама-каршылыктардан улам 1965-ж. Сингапур бул Федерациядан чыгып кеткен. Британиялык шериктештиктин курамында калып жана алдынкы капиталисттик өлкөлөр менен тыгыз алакада болуу менен, Малайзия эл аралык мамилелерин, атап айтканда, башка өлкөлөр менен да соода-экономикалык жана маданий байланыштарды кенейтүүгө умтулууда.

**Маданияты.** Малайзия Федерациясынын этностук картасы төмөнкүдөй: Малакка жарым аралынын өздөштүрүлгөн аймактарында жана Саравак менен Сабахтын жәэктеринде малайя-

лар, шаарларда, Малакка жарым аралынын батыш жээгингидеги штаттарда жана Пинангда кытайлар жашашат. Тамилдер ж. б. түштүк азиялык уруулар плантациялуу аймактарды байырлашат. Өлкөнүн индустрялаштырылуу процессине жана өнөр жай борборлорунун пайда болушуна байланыштуу Малайзия Түштүк-Чыгыш Азиядагы Сингапурдан кийинки урбанизацияланган мамлекет болгондуктан, калкынын 40% дан кем эмес бөлүгү шаарларда жашашат.

Малайзиянын этностору өзүнүн улуттук маданиятын сактап калган. Көз карапандысыздыкка ээ болгондон кийин улуттук маданиятты жана мамлекеттик тил болуп саналган малайя тилин өнүктүрүү жаатында көп иштер иштеди. Илимий-изилдөө, китеп басып чыгаруу иштеринин очогу болгон, өзүнүн чон китепканасы бар Куала-Лампур шаарындагы Тил жана адабият институту бул багытта жигердүүлүк менен иш жүргүзүүдө. Институтта малайя тилиндеги окуулук, илимий жана көркөм адабияттар чыгарылат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү саясаты башка тилдерге эч кандай кысым көрсөтпейт. Өлкөдө малайя, кытай, тамил жана англий тилиндеги мектептер бар. Гезит-журналдар да ушул төрт тилде чыгарылат.

Экономикалык жактан өнүгүү өзгөчөлүктөрү боюнча Малайзия Батыш жана Чыгыш аймактарга бөлүнөт. Алардын жаралтылыш шарттарында көптөгөн окшоштуктар болгону менен, чарбалык жана маданий-тарыхый өнүгүүсүндө бир топ айырмачылыктар бар.

**Сингапур Республикасы** — Түштүк-Чыгыш Азиядагы эн кичинекей, эзлеген аяны 0,6 мин  $\text{км}^2$  түзгөн шаар-мамлекет. Сингапур аралы Инди жана Тынч океандарын кошуп турган Малакка кысыгынын түштүк тарабында жайгашкан. Анын коншулары — түндүктөгү Малайзия жана түштүктөгү Индонезия. Дүйнөнүн саясий картасында Сингапур мамлекети 1965-ж. пайда болгон. Мамлекеттик түзүлүшү — буржуазиялык парламенттик республика. Мыңзам чыгаруу бийлиги — бир палаталуу парламент.

Сингапурда Европадан Ыраакы Чыгышка, Япония, Кытай, Филиппинден Австралияга кеткен дениз жолдору кесилишет. Сингапурдун тогуз жолдун тоомунан орун алган географиялык абалы XIX к. эле аны Азиядагы белгилүү дениз порту жана соода-сатык борбору катары бүткүл дүйнегө таанылткан. Бүгүн Сингапур порту — дүйнөдөгү эн ири порттордун бири: жүк айлантуусу жана техникалык жактан жабдылыши боюнча Роттердамдан, Нью-Йорктон жана Йокогамадан кийинки төртүн-

чу орунда турат. Ошондой эле Сингапур аркылуу эң маанилүү трансконтиненттик авиа жолдору да ётөт.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** XIX к. башында Сингапур-дун ордунда малайя жана кытай конуштары болгон. Арады чулгап жаткан дениз жана кысык ётө тынчы жок аймак болчу. Ошондуктан: «Жөнөкөй адамдарды тим эле коёлу, дениз каракчыларынын чапкындарынан улам, Сингапурдун айланы-терегинде жин-шайтандар да сүзүп жүрүүдөн сестенишет», – деп жазган малайялык хроникачи.

Ошол кездеги Түштүк-Чыгыш Азиядагы англиялык колониялык саясатты жүргүзүүчүлөрдүн бири, Яванын губернатору сэр Стамфорд Раффлз бул арадын мындай коркунчуттууabalынан тайсалдап коркостон, уруулук чыр-чатактардан пайдаланып, 1819-ж. Сингапурдун өкүмдары менен арады англдарга берүү жөнүндө макулдашууга кол койгон. Ошентип Сингапур жүз жылдан ашуун мезгил бою Улуу Британиянын Түштүк-Чыгыш Азиядагы башкы базасы болгон. Сингапур «Британиялык таажынын Чыгыштагы сыймыгы» деп аталган.

1943-ж. Сингапурду Япония басып алган. 1945-ж. Англия кайтарып алган. Бирок согуштан кийинки мезгилде британдык колониялык империя Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү улуттук-боштондук кыймылдарынын кубаттуу соккусунан кулаган. Бирок Сингапур жана Малайзия дароо эле көз каандысыздыкка ээ болушкан жок. Англдар бул аймакта кандайдыр бир көзөмөлдүкү сактап калыш үчүн ар кандай аракеттерди жасашкан. Ошондуктан 1963-ж. аран дегенде Сингапур курамына кирген Малайзия Федерациясы түзүлгөн. Федерациянын ички карама-каршылыктарынын натыйжасында 1965-ж. августта Сингапур андан бөлүнүп кеткен. Сингапур Республикасынын өкмөтү кошулбоочулук жана бейтараптык принцибин кармануу менен, дүйнөдөгү бардык өлкөлөр менен достук жана төн укуктуу кызматташтык байланышта болууну каалайт.

**Бруней султандыгы** — Түндүк Калимантандин жээгиндеги чакан эки анклавдан турат. Кургактык жагынан Малайзия менен чектешет. Ээлеген аянты — 5,8 мин км<sup>2</sup>. Султандыктын борбору — Бандар-Сери-Бегаван шаары. Брунейдин өз султаны жана өкмөтү бар, бирок чыныгы көз каандысыздыкка ээ эмес. Мамлекеттик дини — ислам дини. Калкынын 60% дан ашууну мусулмандар.

Азыркы Бруней XIX к. ортосунда Түндүк Калимантан англиялык колониялык экспансиянын обьекти болуп калган. Ички чыр-чатактардын айынан алсыраган Бруней султандыгы

улам бир аймагынан ажырай баштаган. 1888-ж. англиялык колониячылар Брунейге протектораттыкты тануулаган. 1906-ж. нефти кени ачылғандан баштап дайындалған англиялык резидент бол чакан өлкөнүн башкаруучусы болуп калған. Ал кезде Брунейдин аймагы азыркы чек арасынын өлчөмүндө болуп калған. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Тұштұқ-Чыгыш Азия өлкөлөрүндөгү улуттук-боштондук кыймылдарынын кулач жайышынын натыйжасында британиялык колониячылар сұltандыкта бир катар реформаларды жүргүзүгө мажбур болушкан. 1959-ж. Брунейде алгачкы конституция кабыл алынған. Ал боюнча Өкүлдүк Мыйзам чыгаруу кенеси түзүлген, а бирок иш жүзүндө ал жалған өкүлдүк орган болгон. Резиденттин ордуна Лондондогу өкіметкө түз баш ийген жөгорку комиссар рангындагы британиялык өкүл дайындалған. Ал сұltандыктын өкіметтүн толугу менен көзөмөлдөп турған. Британиялыктардың көрсөтмесү боюнча сұltандык 1963-ж. Малайзия Федерациясына «кирүүнү каалабай турғандығын» билдириген. Бруней — экватордук өлкө. Жаратылышы жана климаты Калимантан-дын башка аймактарына оқшош. Өлкөдө дарыялар көп. Бул кичинекей өлкөнүн батышынан чыгышына чейин автомашина менен 2 саатта басып өтүүге болот.

Бруней көп улуттуу сұltандык. Калкынын жарымынан көбү — малайялар. Абориген элдердин (даяк) өкүлдөрү да бир топ: кедаян, дусун, меланау, ибан, мурут. Қытайлар, индиялыктар жана англдар бар. Малайялар айыл чарбасында, кол өнерчүлүктө жана балык уулоочулукта кесиптенишет, сұltандын ордо кызматкерлеринин жана администрациялык аппараташынын негизги бөлүгүн түзүшет. Қытайлар соода-сатык, ишкердик менен алектенишет. Алардын арасында квалификацияллуу жумушчулар бар. Дајктар — балык уулоочулар, анчылар, жер иштетүүчүлөр.

Нефти өндүрүү — өлкөнүн экономикасынын башкы тармагы. Ири калктуу конуштардын баарында жайгашкан май күйгүчтарда дениз үлүлү — «Шелл» компаниясынын эмблемасынын сүретү тартылып турат. Бул эмблема сұltандыктын чыныгы кожоюну ким экендигин билдирип турат. «Шелл» фирмасы 1929-ж. Бруней сұltандығындагы Серия аймагында «Бруней шелл петролеум компани» филиалын ачкан. 50-жж. ортосунда Сериада бензин өндүрүүчү завод курулган. 1973-ж. жаратылыш газын өндүрүүчү ири завод иштей баштаган. Анын продукциясынын баары Японияга экспорттолот. Бруней экспортунун 95% ин нефти продуктулары түзөт. Өлкө экономикасында айыл

чарбасы анчалык көп деле орунду ээлебейт. Айдоо жеринин жарымынан көбү каучук жана калемпир өндүрүүчү плантациялар. Шаардын чет-жакаларында кытайларга таандык бир нече ири жашылча-жемиш чарбалары жана мал өстүрүүчү фермалар бар.

Бруней султандыгы дүйнөлүк рынокко толугу менен көз каранды мамлекет. Ал өнер жай өндүрүшүнүн продукцияларын зле эмес, азық-түлүк продукцияларынын көпчүлүк түрлөрүн да ташып кирет.

**Суроолор:**

1. Малайзия Федерациясынын, Сингапур Республикасынын жана Бруней султандыгынын эзлеген аймактарын картадан көрсөтүп бергиле.
2. Малайзия Федерациясынын тарыхый орду кандай?
3. Сингапур кандай мамлекет? Ал кандай тарыхый шартта түзүлгөн?
4. Бул өлкө эмне үчүн Сингапур деп аталаштыр?
5. Бруней султандыгы кандай мамлекет?

## **§ 20. Индонезия. Чыгыш Тимор. Филиппин**

**Индонезия.** 1945-ж. дүйнөнүн саясий картасында ири көз карандысыз мамлекет — Малайя архипелагынын чон бөлүгүн эзлеген Индонезия Республикасы пайда болгон. Бул аймактагы «Индия» деген аталышты жана «несос» («аралдар») деген грек сөзүн кошуп Индонезия деп 1884-ж. немец саякатчысы, географ жана этнограф А. Бастиан атаган. Ал эми бул аймакта жашаган элди индонезиялыктар — «Индия аралдарынын тургундары» деп атоону сунуш кылган. Анткени архипелагдагы негизги элдердин маданияты материктик индиялык маданиятка абдан окшош болгон.

Индонезия Республикасынын борбору — Жакарта шаары. Индонезия аянты боюнча дүйнөдө 5-орунда турат (КЭР, Индия, Россия, АКШдан кийин).

Мамлекеттик түзүлүшү — парламенттик республика. Мыйзам чыгаруу бийлигинин жогорку органы — Элдик консультациялык конгресс (ЭКК). Мамлекет башчысы — президент. Аткаруу бийлиги — парламент же Эл өкүлдөрүнүн кенеши (ЭӨК). Эл өкүлдөрүнүн кенешинин чечими менен 1973-ж. тогуз партиянын ордуна эки партиялуу система бекитилген — *Демократиялык партия* (улутчул жана христиандык партиялар кирген) жана *Биримдик жана өнүгүү партиясы* (мусулман партиялары). Бул партиялардын ишмердиктери катуу регламенттелген. Алардан тышкary ГОЛКАР («функциялык топтор») — аскер

кызматкерлеринин жетекчилигиндеги ар кандай уюмдардын бирикмеси бар. Эл окулдерүнүн кенешинде депутаттык мандаттардын көпчүлүгү ГОЛКАРга тиешелүү.

Индонезия — полигэтностук өлкө. Бул өлкөдө жашаган элдердин жалпы саны аныкталган эмес: алар 150ден кем эмес, айрым маалыматтар боюнча, 300ден ашуун. Эн ирилери деп эсептөлген 16 этностун өкүлдөрү өлкөнүн калкынын 83%ни түзөт. Тилдердин жана диалектилердин саны 1000ден ашат. Мамлекеттик тили — индонезия тили. Ал тил өзүнүн жөнөкөйлүгү жана малайя тилине жакындыгы менен этностор аралык байланыш каражатына айланган. Азыркы учурда республиканын жарапарынын баары (түпкү элдер — индонезиялыктар, папуастар, хальмажерлер жана келгиндер — кытайлар, арабдар, индиялыктар ж.б.) өздөрүн «оранг Индонесия» же индонезиялыктарбыз деп аташат.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** XVI—XIX кк. европалык баскынчылар архипелагга капитал кире башташкан. Европалык колониячылардын басып киругусу олуттуу тарыхый, социалдык-экономикалык жана маданий залал келтирген.

Колониялар үчүн күрөш этностук жактан жакын, ал тургай, бир элдин колониялык дөөлөттөр ортосунда болунуп калышына алып келген. 1859-ж. Голландия менен Португалиянын ортосундагы келишим Тимор мамлекетинин аймагын жана элин экиге болуп салган. Колониячылардын мындай жоруктарына Индонезия эли куралдуу көтөрүлүштөр жана өз жерин кайрадан тартып алуулар менен жооп беришкен. Түндүк Суматрадагы яче эли көз караптысыздык үчүн 1873—1903-жж. 30 жылдан ашуун согушкан. Айрым жерлерде каршылык көрсөтүү согуштары 1913-ж. чейин созулган. Нидерландиялык Ост-Индия компаниясында XX к. башынан тартып улуттук боштондук күрөшүү доору башталган. Эгерде буга чейин Голландияга каршы кыймылдар жер-жерлерде болуп келсе, эми жалпы индонезиялык мүнөзгө откөн. Анткени XIX к. аягында улуттук буржуазия жана пролетариат пайда болуп, жалпы индонезиялык жакындашуу тенденциясы жүргөн. «Буди утомо» («Умтулдуу», 1908), «Сарекат ислам» («Ислам союзу», 1912) ж.б. жалпы индонезиялык уюмдар түзүлген. В. И. Ленин өзүнүн «Азиянын ойгонушу» деген макаласында Индонезиядагы улуттук боштондук кыймылдын жогорулоосу жөнүндө жазган. 1914-ж. майда өлкөдө алгачкы социал-демократиялык бирикме пайда болгон. 1920-ж. майда Индонезиянын Коммунисттик партиясы түзүлгөн.



Сукарно.

Тарыхый себептерден улам индонезиялык улуттук-боштондук күрөштөгү жетекчилик ролду улуттук буржуазия жана радикалдык улуттук интеллигенция ойногон. 1927-ж. майда буржуазиялык интеллигенциянын өкүлдөрү Сукарно жана башкалар Индонезиянын Улуттук партиясын түзүшкөн. Ал улутчулук жана мархаэнизм – жөнөкөй элдин таламдарын коргоо (индонезиялыктарча «мархаэн» – жөнөкөй адам, эмгекчи) идеологиясын жүргүзгөн. Биринчи дүйнөлүк

согуштан кийин өлкөнүн маданияты, жалпы улуттук ан-сезим тездик менен өнүгө баштаган. 1928-ж. индонезиялык жаштардын конгрессинин жыйынтыктоочу документинде: «Бир Ата Мекен, бир эл, бир тил!» – деген биримдик урааны көтөрүлүп чыккан.

Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Индонезияны япондор басып алган. Голланддардын дээрлик 350 жылга созулган үстөмдүгүнөн кийин япондук оккупациянын (1942–1945-жж.) кайылуу жылдары келген. Бул үч жыл жүз миндерен индонезиялыктардын өмүрү менен бааланган. Бирок бул жылдар улуттук-боштондук үчүн күрөштүн каардуу мектеби болду. Япондук баскынчыларга каршы күреш күч алган. Япония согушта женилип калгандан кийин дароо эле 1945-ж. 17-августта Индонезиянын көз карандысыздыгы жарыяланган. Эгемендүү эркин өлкөнүн тунгуч президенти болуп Сукарно шайланган. Саясий чыналуудан улам өлкө башынан кечирип жаткан кыйынчылыктарга карабастаан, 1950-ж. Индонезиянын Жаны Гвинеянын батыш белүгүнөн башка бардык аймагы бириктирилген. 1963-ж. республиканын курамына Батыш Ириан (азыркы — Ириан-Жая, же Улуу Ириан) кошулган.

50–60-жж. Индонезияда «багыттоочу демократия» тартиби орнотулган. Ал президенттик бийликтин күч алышын билдириет. Президент Сукарно өзүнүн кенири ыйгарым укуктарын демократиялык кайра курууларды жүргүзүүгө пайдаланат деп ишенген солчул күчтөр бул саясий өзгөрүүлөрдү колдошкон. Бирок «багыттоочу демократиянын» үзүүрүн демократиялык иш-чараларды жүзөгө ашырууну каалабаган жарандык жана аскердик бюрократия гана көргөн. Өлкө ашкере кенейтилген аскердик машинаны жана бюрократиялык аппаратты кармап турооуга кеткен эбегейсиз зор чыгымдардын натыйжасында оор

экономикалык кризиске кабылган. Курч экономикалык жана саясий карама-каршылыктар 1965-ж. 30-сентябрьнадагы кайылуу окуяларга алыш келген. Айрым солчул уюмдардын лидерлери колдоо көрсөткөн жана пекиндик жетекчилерге жетеленме солчул маанайдагы офицерлердин тобу мамлекеттик төнкерүш жасоого аракет кылышкан. Ал эми ончул күчтер үчүн бул окуя жумушчу табына, солчул интеллигеницияга, дыйкандардын прогрессивдүү уюмдарына, эн башкысы онүгүп келаткан өлкө ичиндеги эн ири коммунисттик партияга каршы ырайымсыз репрессияны жүргүзүүгө шылтоо болгон. Натыйжада 500 минден ашупун адам эч кандай тергөөсүз жана сотсуз өлтүрүлгөн. Компартияга жана башка солчул уюмдарга тыюу салынган. Президент Сукарно ақырындык менен четтетилип, бийликтеги аскердик төбөлдөр келген.

**Маданияты.** Индонезиянын маданияты башкалардын таасириз өзүнчө өнүккөн көп кырдуу маданият; өлкөдегу көп сандаган элдер өздөрүнүн эн байыркы каада-салттарын жана үрп-адаттарын бапестеп сактап келишүүдө. Ал каада-салттар менен үрп-адаттар башка маданияттарды алыш жүрүүчү элдер менен (индиялыктар, арабдар, перстер, кытайлар, португалдар, голланддар, англдар ж.б.) алакалашуунун натыйжасында ого бетер баюуда жана онүгүп-өсүүдө.

Индонезия эки ири — батыш жана чыгыш этномаданий аймактарга белүнөт. Батыш этномаданий аймагына Чоң Зонд аралдары жана Бали кирет. Анда түштүк азиялык расалык топтоту элдер жайгашкан. Алар өздөрүнүн онүгүү денгээлинин жогорулугу менен чыгыштагылардан айырмаланып турат. Окумуштуулар «түпкү индонезиялык маданият» деп айтышканда, демек, кеп батыш аймактын тургундарына мүнөздүү жалпы белгилердин комплекси жөнүндө болуп жатканы. Бул аймакта калк жыш жайгашкан. Батыш этномаданий аймагында сугат жерлерин иштетүүдө (күрүч өстүрүү), буйвол жана өгүз (мусулман эмес элдерде чочко) багууда окошоштуктар бар. Материалдык маданиятына (сваялуу турак жайлар, кайыктар, кемелер, эмгек шаймандары), социалдык жана руханий маданиятына (уруулук жана жамааттык уюмдар, ата-бабалардын арбагына сыйынуу жана жан жөнүндө түшүнүк, көлөкө театры, гамелан оркестри) бир катар жалпы белгилер мүнөздүү.

Чыгыш этномаданий аймагына Молукк, Кичи Зонд аралдары жана Ириан-Жая кирет. Бул аймакта чыгыш индонезиялык жана папуастык-меланездик расалык топторго кирген элдер жашайт. Алар жемиш тамырдуу өсүмдүктөрдү өстүрүшот,

саго (пальмадан же картөшкөдөн алынуучу акшак) өндүрүштөт. Чыгыш аймактын калкы коомдук түзүлүшү жана руханий маданияты боюнча батыштыктардан таптакыр айырмаланып турат. Батыш этномаданий аймагында чыгыш аймактык маданиятындагы элдер жашаган анклавдар бар, жана анын тес-керисинче да.

Ява жана Мадур элдери Яваны «өлкөнүн мээси жана жүрөгү» деп коюшат. Явалыктардын турмуш-тиричилигиндеги көпчүлүк белгилер жалпы индонезиялыктарга мүнөздүү. Бүткүл Ява — зор күрүч талаасы. Ошондуктан явалыктар — мыкты дыйкандар. Явалыктар — чебер кол өнөрчүлөр. Явалык батик кездемеси бүткүл дүйнөлүк атакка ээ. Айылдык темир усталар етө кадыр-барктуу. Алар айыл чарба шаймандарын, турмуш-тиричиликтөө керектүү буюм-тайымдарды жана кооздуктарды етө чеберчилик менен жасашат. Кол өнөрчүлүктүн эн кенири тараган түрү: өрүү, согуу, эшүү, тордоо. Жыгачты, мүйүздү, сөөктүү, кокос жангагын оюп, кесип кооздоо да мыкты өнүккөн. Негизги тамак-ашы — мин түрлөнтүп бышырылган күрүч. Жашылча-жемиштерден жана балыктын түрлөрүнөн даярдалган ар түркүн татымалдар, жүгөрү жана жүгөрү унунан даярдалган азыктар, маниоки тамырдуу жемишинен даярдалган ун — тапиоки кенири колдонулат.

Явалыктарда этикет катуу сакталат. Сүйлөшкөндө адамга тийиштүү сөз менен кайрылуу, сөздү салмак менен, орундуу сүйлөп, кыймылдарды туура жасоо керек. Кичүүсү эч убакта улуусунан озунуп сүйлөбейт, сөздү бөлбейт.

**Балилуктер.** Индонезиялыктар Балини «жер бермети» дешет. Бул чакан арал жаратылышынын ажайып кооздугу жана калкынын жаркын улуттук маданияты менен данкы чыккан аймак. Балилуктердин бою явалыктарга караганда бийигирээк, териси ағыраак келет. Балилик аялдар явалыктардан чырайлуу. Бали — аз калктуу тенггер конушун кошпогондо, Индонезиядагы бирден-бир индуизм очогу. Бирок бул жердеги индуизмдин озуне гана мүнөздүү өзгөчөлүгү бар.

**Суматра калкы.** Суматранын маданий дүйнөсү өзүнчө бир башкacha. Мында негизинен малай эли жашайт. Суматралык малайялар менен малайзиялык малайялардын ортосунда анчалык деле айырмачылык жок, тили да окшош; лексикасындагы айырмачылык 10% га жетпейт. Батыш Суматрада минангкабау деген байыркы эл жашайт. Бул элдин мүнөздүү өзгөчөлүгү — мусулман динин тутушканы менен, энелик-уруулук түзүлүштүн каада-салтын сакташкандыгы. Эн маанилүү социалдык бир-

диги — энелик чон үй-бүлө — сапаруи. Сапаруи тұшунғы «бир курсактан қыккандар» дегенди билдирет. Сапаруинин өзөгүн эне тарабындагы тууган-уруктар түзет. Бир эненин кыздары жана анын қызы укум-тукумдары бир чон үй-бүлө болуп жашайт, сапаруидеги башкаруу иштерин жүргүзүштөт, андагы мал-мүлк-ке укуктуу. Үй-бүлөнүн келгин бөлүгү — кыздардын қүйөөлөрү. Алар сапаруиде турмуш-тиричилик жүргүзүүгө катышканы менен, мал-мүлкке укуктары жок.

Айыл жерлеринде жашаган уруулук топтор биригип нагари жамаатын түзет. Нагари — коншуулук-чон үй-бүлөлүк типтеги энелик жамаат. Суматрада батак, каро, батин, кубу, акит, энгано ж.б. элдер жашайт.

Индонезияда булардан тышкary Калимантан эли — даяктар, Сулавеси элдери — бугалар жана макасарлар (мусулмандар), минахастар (христиандар) ж.б. майда уруулар, Кичи Зонд жана Молукк аралдарынын элдери — амбондор (христиандар), тиморлор, кайлар, Ириан-Жая эли — папуастар жашашат.

Индонезия экономикалык жактан мүнөздүү жаратылыштык, этномаданий жана чарбалык өзгөчөлүктөрүнө жараша төмөнкүдөй ири аймактарга болунет: Ява, Суматра, Калимантан, Сулавеси, Кичи Зонд аралдары, Молукк аралдары жана Ириан-Жая.

Тимор — Кичи Зонд архипелагындагы аралдарын эн ириси. Анын чыгыш бөлүгүндө Чыгыш Тимор жайгашкан. Анын аймагына жакын жайгашкан Камбинг жана Яко аралдары, Окуси анклавы кирет. Борбору — Дили шаары.

Түштүк-Чыгыш Азиядагы башка өлкөлөрдөй эле, бул аймак-ка европалыктар XVI к. келе башташкан. XVII к. башында голландиялыктар келишкен. 100 жылдан ашуун мезгилге созулган согуштан кийин алар бул аралдын түштүк-батыш тарабын ээлеп алышкан; түндүк-чыгыш тарабын португалдар басып алышкан. Бирок Голландия менен Португалиянын ээликтегинин ортосундагы чек ара XX к. башында гана аныкталган. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Япония басып алган. 1945-ж. батыш (голландиялык) бөлүгү Индонезия Республикасына өткөн, чыгыш бөлүгү Португалияның бойдон калган. Улуттук-боштондук кыймылдын күч алышынын натыйжасында Чыгыш Тимор 1973-ж. Португалиянын автономиялуу провинциясы болуп жарыяланган. 1975-ж. августта көз карандысыздыкты жактоочулардын жана ага каршылардын ортосунда жарапандык согуш башталган. Ошол эле жылы 28-ноябрда көз карандысызы Чыгыш Тимор Элдик-Демократиялык Республикасы түзүлгөн. Бирок

декабрда индонезиялыктар Диини жана Чыгыш Тимордун аймагының көпчүлүк бөлүгүн басып алып, 1976-ж. жайында Чыгыш Тиморду кошуп алгандыгын жарыялаган. Бирок Индонезиянын бул акциясын БҮҮ тааныган эмес жана Индонезиянын куралдуу кийлигишүүсүн айыптаап, анын бул өлкөдөн чыгып кетишин талап кылган. Ошентип Чыгыш Тимордун аймактык бүтүндүгү жана биримдиги сакталып калган.

Чыгыш Тимор тышкы дүйнө менен бир гана авиа жолу аркылуу байланышат. Ал — Диини Австралиядагы Дарвин шаары менен байланыштыруучу авиа каттамы. Чыгыш Тимордун экономикасынын негизин айыл чарбасы түзөт. Экспорт үчүн кофе, каучук, кокос, тери өндүрүлөт. Жаратылыш шарты мал чарбасын өнүктүрүүгө ынгайлдуу. Буйвол, эчки, жергиликтүү тукумдагы жапыз бойлуу жылкы естүрүлөт.

**Филиппин Республикасы** — Түштүк-Чыгыш Азиядагы Индонезиядан кийинки ири аралдык мамлекет. Филиппин архипелагында 7 минден ашуун аралдар бар, албетте, анын так санын көрсөтүү мүмкүн эмес. Филиппин аралдары Евразия материгинин түштүк-чыгышын тегерете курчап жатат. Аларды Түштүк-Чыгыш денизи Кытайдан, Вьетнамдан, Тайланддан, Батыш Малайзиядан жана Сингапурдан, ал эми Сулу жана Сулавеси дениздери Индонезия менен Чыгыш Малайзиядан бөлүп турат. Борбору — Манила шаары. Мамлекеттик түзүлүшү — буржуазиялык республика. Мамлекет башчысы — президент.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** XIX к. экинчи жарымында Филиппинде жергиликтүү калкты улуттук жана саясий дисциплинациялоого каршы буржуазиялык-реформатордук кыймыл башталган. Анын эн көрүнкүтүү идеологу коомдук ишмер, акын жана жазуучу, публицист, окумуштуу-гуманист Хосе Рисаль (1861–1896) болгон. 1892-ж. башында «улуу плебей» Андрес Бонифасио турган Катипунан — элдик революциялык уюм түзүлгөн. 1896-ж. Катипунандын жетекчилигиндеги көтөрүлүш башталган. Колониячылардын 300 жылдык үстөмдүгүн жок кылган 1896–1898-жж. Филиппин революциясы Азиядагы женишке ээ болгон алгачкы антиколониялык революция болгон. 1898-ж. 12-июнда Филиппиндин көз карандысыздыгы жарыяланып, жарым жылдан кийин демократиялык конституция кабыл алынган. Ал конституция боюнча Филиппин республика болуп таанылган. 12-июнь — улуттук майрам — Көз карандысыздык күнү.

Бирок Филиппин эли өзүнүн женишинин үзүрүн көпкө деле көрө алган жок. Тарпы чыккан испан монархиясынын орду-

на жаш империалисттик мамлекет АКШ келген. Филиппиндиктер 1899–1901-жж. американалык колониячыларга каршы тен укуксуз, каармандык күрөш жүргүзүшкөн. 1901-ж. АКШ Филиппинди аннексиялаганы (басып алганы) менен, партизандык согуш жана дыйкандардын толкундоолору басылган эмес. XX к. 20-жж. маркстык идеялар тараплан. 1930-ж. Коммунисттик партия түзүлгөн.

Улуттук-боштондук кыймылдын кысымы астында АКШ Филиппинге 1934-ж. автономиялык тартип орнотууга аргасыз болгон. 1935-ж. автономиялык өкмөт түзүлүп, конституция кабыл алынган. Ал конституция 1972-ж. чейин колдонулган.

Экинчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде (1941–1944-жж.) Филиппинди Япония басып алып, марионеттик өлкөгө айланырган. Жергилиткүү олигархиянын япондор менен кызматташ болгонуна карабастан, каршылык корсотуү кыймылы кенири кулач жайгап. 1942-ж. япондорго каршы элдик армия – Хукбалахап түзүлгөн. Хукбалахап япон баскынчыларын талкалоодо чон роль ойноган.

Согуштан кийин колониализмдин дүйнөлүк системасы кулагандыгына байланыштуу АКШ Филиппинге эркиндик берүүгө аргасыз болгон. Ошентип 1946-ж. 4-июлда көз карандысыз Филиппин Республикасы жарыяланган.

70-жж. башында Филиппин терен экономикалык, социалдык жана саясий кризистин коркунучу алдында болуп калган. Анын себеби — бышып жетилген экономикалык жана социалдык проблемалардын чечилбегендиги. Ошондуктан 1972-ж. сентябрда чукул абал киргизилген. Армияга жана полицияга таянган президент жана жаны багыттын тарапкерлери помешчиктик олигархиянын өкүлдерүнө тиешелүү жеке менчик армияларды тараткан, оппозицияны кысымга алган. Көпчүлүк гезит-журналдар, радиостанциялар, телекөрсөтүү компаниялары жабылган; калгандары президенттик көзөмөлгө алынган.

Ошол эле мезгилде өкмөт социалдык-экономикалык кайра куруулардын кенири программын ишке ашырууга киришкен. Негизин агрардык реформа түзгөн бул программанын башкы 6 милдети болгон: жумуштуулукту кенейтүү, экономикалык өсүш темпин жогорулаттуу, кирешелерди калктын ар кайсы топторуна мүмкүн болушунча бирдей бөлүштүрүү, четки аймак-



Хосе Рисаль.  
(1861–1896)

тарды өнүктүрүү жана индустриялаштыруу, социалдык тейлөө кызматтарын кенейтүү, бааны жана төлөм балансын стабилдештируү. Социалдык-экономикалык кайра куруу программысы ишке ашуу менен ири помещиктик жер ээлөө жоюлуп, капиталисттик өнүгүү багытына жол ачылган.

**Маданияты.** Экономикалык прогресстин, урбанизациянын, ички миграциянын натыйжасында өлкөнүн калкы жалпы өнүгүү процессине аралашып, коомдук мамилелердин кыйла жогорку түрүнө отушот. Бир кыйла өнүккөн этностор заманбап шаардык маданияттын күчтүү таасирине кабылышкан: сабаттуулук денгээли жогорулаган, шаардыктардын сансыз көп катмарлары бири-бири менен аралашып синишип кеткен. Ага карабастан, калктын ар кайсы топторунун этномаданий өзгөчөлүктөрү түркүтүү сакталып кала берет.

Филиппиндер бамбуктан жана ротангдан эшип тордолгон буюмдарды жасоодо жогорку чеберчиликке жетишти. Тагал кездемелери синамай (абак буласынан жасалат), хуси (жибек), ананас буласынан жасалган үлбүрөк пинья Филиппиндин чеги-нен тышкary да кенири таанымал. Кездемелер өзүндөй түстөгү жип менен кооздолуп саймаланган.

Филиппиндер ыр-бийге шыктуу эл. Кенири тааралган музыкалык аспап — гитара. Бамбуктан жана жыгачтан музыкалык аспап ар бир айылда жасалат. Ар бир провинциянын өзүнүн бийи бар.

Христиан дини филиппиндердин аң-сезимине терен сингени менен, алар өздөрүнүн салттуу ишенимдеринен биротоло баштартып кетишикен жок.

Мусулмандык түштүк элдери этномаданий жактан өзгөчөлөнүп турат. Алардын каарман дениизде сүзүүчүлөр жана каардуу дениз каракчылары деген атагы эбак эле унутта калган. Бирок азыркы кезде деле алардын жашоо-тиричилиги дениз менен байланыштуу. Турмуш-тиричилигинде балыкчылык жана дениз чарбасы маанилүү роль ойнойт.

Өнүгүп келаткан өлкө учүн Филиппиндин сабаттуулук денгээли жогору. Калкынын  $\frac{4}{5}$ , бөлүгүнүн сабаттуу болушу, албетте, жогорку көрсөткүч. Маниладагы 1908-ж. негизделген Филиппин университети өлкөдөгү алдынкы окуу жайы жана ири илимий борбор болуп саналат.

Филиппин адабиятында ар түрдүү маданий элементтердин ез ара таасири байкалат. Заманбап жазуучулар чыгармаларын тагал тилинде, өнүккөн региондук тилдерде жана англий тилинде жазышат. Жыл сайын чыгарылуучу фильмдердин саны

боюнча Филиппин АКШны кууп өтүп, Индия менен Япониядан кийинки орунда турат.

Жаратылыш шартына, этностук жана маданий өзгөчөлүктөрүнө, чарбалык өнүгүү денгээлине жаразша Филиппин б экономикалык аймакка белүнөт: Түндүк Лусон, Борбордук Лусон, Чон Манила, Түштүк Лусон, Виссай, Минданао-Сулу. Булардын ичинен Чон Манилага өзгөчө орун таандык.

**Суроолор:**

1. Индонезия Республикасынын аймагынын жайгашуу өзгөчөлүгү эмнеде?
2. Чыгыш Тамор кайсы архипелагдан орун алган?
3. Индонезия, Чыгыш Тамор жана Филиппин мамлекеттик түзүлүштерүү кандай өлкөлөр?
4. Индонезия жана Филиппин кандай экономикалык аймактарга белүнөт?

## VII ГЛАВА

### ТҮШТҮК-БАТЫШ АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮ

#### § 21. Афганстан. Иран. Түркия

Афганстан — Азиянын ички бөлүгүндөгү өлкө. Борбору — Кабул шаары. Мамлекеттик түзүлүшү — республика. Аткаруу бийлиги президентке жана премьер-министр башында турган екмөткө таандык. Мыйзам чыгаруу бийлигин бир палаталуу парламент ишке ашырат.

Маанилүү тарыхый окуялары. Кылымдарга созулган көчмөндөрдүн чапкындары, кагылыштар жана согуштар өздөрүнүн кетпес тагын калтыrbай койгон жок. Афган шаарларынын ызычуулуу базарларында жана тынчы жок кечелөрүндө ар кайсы улуттардын өкүлдөрүн: афгандарды, тажиктерди, хазарларды, чараймактарды, белужилерди, башкалардан өзгөчө айырмаланып турган көк көздүү, сары чачтуу нуристандыктарды кездештирүүгө болот.

1747-ж. түзүлүп, XVIII к. аягына чейин өкүм сүргөн алгачкы или жана күч-кубаттуу феодалдык мамлекети — Дуррани дөөлөтүн Ахмад шах негиздеген. Адегенде анын борбору Кандагар, андан кийин Кабул болгон. Кийин Дуррани дөөлөтү көз карандысыз майда ээликтөрге бытырап кеткен. Ошондон пайдаланган Англия Афганстанды басып алганга эки жолу — 1838—1842-жж. жана 1878—1881-жж. — катуу аракет жасайт. Ал аны Индиядагы ээлигине кошуп алыш, Орто Азияны көздөй жылууга плацдарм кылууну көздеген. Бирок эки жолу тен афган элинин каршылыгына учурал, өлкөден чыгып кетүүгө аргасыз болот. Акыры 1879-ж. Гандамак келишиими жана 1880-ж. макулдашуу боюнча Англия Афганстанды өзүнүн вассалына айландырып алат.

XIX к. аягында товардык-акча мамилелеринин өнүгүшү жана экономикалык байланыштардын чындалышы мамлекетти бекемдеген. Абдурахман эмирдин тушунда (1880—1901) азыркы Афганстандын чегинде феодалдык-абсолюттук типтеги борбордошкон мамлекет калыптанып, ага өз алдынчалыгын узакка сактап калышкан алыскы аймактар каратылган. Алар өлкөнүн чордонундагы Хазараражат — хазарлардын мекени жана чыгыштагы Кафирстан — өздөрү байыркы диний ишенимдерин сактап, ислам динине бурулбай койгон «капырлардын» жери эле. Капырларга күч менен ислам динин туттурушуп, ал аймакты Нуристан деп атап коюшкан.

Абдуррахмандын уулу Хабибулла эмирдин (1901–1919) башкаруу жылдарында өлкө мурдагыдай эле тышкы саясий обочолонуу абалында болгон. Индиядагы улуттук-боштондук кыймылдын жогорулашы жана Россиядагы Улуу Октябрь социалисттик революциясы 1919-ж. Афганстандын улуттук-патриоттук күчтөрүнүн женип чыгышына түзден-түз өбөлгө болду. Англдардын афган элини кулга айланырууга жасаган үчүнчү жолку аракети ишке ашпай, Англия Афганстандын көз карандысыздыгын жана эгемендүүлүгүн таанууга мажбур болот. Ошол кезде Афганстандын женишин кубаттап чыккан алгачкы өлкө жаш Совет Республикасы болгон. 1921-ж. афган-совет дос-тук келишими түзүлгөн.

1919-ж. бийликке келген Аманулла хандын өкмөтү соода-сатыкты, өнөр жайды, транспортту өнүктүрүүгө, мамлекеттик аппаратты модернизациялоого, конституциялык өкүлдүк ор-гандарды түзүүгө, салттуу мусулман билим берүүсүнөн тышкыры, светтик билим берүүнү киргизүүгө багытталган бир катар реформаларды жүргүзгөн. Ошондой эле өлкөдө болуп жаткан социалдык-экономикалык өнүгүү процессине жараша орто кы-лымдардан бери келаткан көптөгөн салыктарды жана милдет-кердиктерди жойгон, жерге жана малга болгон салыкты нату-ралдык түрүнөн акчалай түргө көтөргөн, жерге болгон сөзсүз түрдөгү жеке менчикти эркин сатууга жана сатып алууга боло турган (мурдагы вакфтык жана мамлекеттик жерлерди кошо алганда), облустар аралык соода-сатыкка карата бажылык тос-коолдуктарды жойгон реформалар жүргүзүлгөн.

Бул реформалар негизинен «жаны» помещиктердин жана көпестөрдүн таламдарын көздөгөн. Натыйжада адегенде чач-кын чыгуулар бара-бара өкмөткө каршы ири көтөрүлүшкө ай-ланып, Аманулла ханды бийликтен кулаткан. Анын ордуна көтөрүлүштүн жол башчысы Бачай Сакао («Суу ташыгычтын уулу») Хабибулла деген ысым менен падышалык такка отурат. Ал адегенде дыйкандардын абалын женилдөтүү максатында салыктарды жоюу урааны аркылуу чыкканы менен, дин кызмат-чыларынын жана хандардын реакциячыл чөйрөсүнүн тааси-рине алдырып жиберген. Бачай Сакаонун бийлиги Мухаммад Надир шах жетектеген күчтөрдүн соккусу менен кулап, М. Надир шах Афганстандын королу болуп калат.

Мухаммад Надир шахтын тушунда мурдагыдай эле улут-тук соода-сатык капиталын топтоо жана аны акционердик компанияларга (ширкеттерге) концентрациялоо үчүн ынгайлуу шарт түзүү багыты улантылып, алгачкы улуттук банк түзүл-

гөн. 1931-ж. Афганстандын буржуазиялык укуктарды жана эркиндиктерди декларациялаган конституциясынын кабыл алынышы менен, «жаны» помещиктер жана соода буржуазиясы саясий каттоодон өтүп, эки палаталуу парламент түзүлгөн.

30-жж. аягында, Мухаммад Закир шахтын тушунда, өлкөнүн тышки жана ички соода-сатыгын толугу менен чет өлкөлүк банкирлерди жана компрадор-көпөстөрдү, англиялык-индиялык фирмаларды сүрүп чыгарышкан ширкеттер жана банк көзөмөлдөп турган. Топтолгон соода-сатык капиталы фабрикалык- завод дук өнөр жайды, негизинен женил жана тамак-аш өнөр жайын түзүүгө жумшалган. Борбордук мамлекеттик эмиссиялык банк түзүлгөн.

Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда бейтарап өлкө боюнча калган Афганстан экономикалык өз алдынчалыкка согуштан кийин гана жетишкен. Ал СССРдин жардамы менен империалисттик өлкөлөрдүн агрессивдүү согуштук блокторго кошуп алуу аракеттерин четке каккан. 50-жж. ортосунан тартып 70-жж. башына чейин экономикалык жана социалдык жактан өнүктүрүүнүн үч беш жылдык планы ишке ашырылган. Натыйжада бир катар заманбап өнөр жай жана энергетика тармактары түп төлгөн, шоссе жолдору, аэродромдор, суу порту, сугат курулуштары курулган.

1973-ж. монархия кулатылгандан кийин бийликтө келген Афган өкмөтү жер реформасын жүргүзүүнү, коомдук турмушту демократташтырууну жана башка прогрессивдүү кайра курууларды ишке ашырууну убада кылган. Бирок алардын бири да ишке ашырылбагандыктан, элдин нааразылыгын туудурган. 1978-ж. 27-апрелде Кабулда Элдик-демократиялык партия (1965-ж. түзүлгөн) жетектеген армиянын куралдуу революциялык көтөрүлүшү болгон. Бийлик прогрессивдүү, демократиялык күчтөрдүн колуна өтүп, Афганстан Демократиялык Республикасы жарыяланган.

Жаны бийликтин алгачкы мыңзам актыларынын бири көрдүк династиянын байлыгын мамлекеттештириүү жөнүндөгү чечим болду. Өкмөттүк программада маанилүү социалдык-экономикалык кайра куруулар белгиленді: демократиялык жер реформасын жүргүзүү, эксплуатациянын бардык түрлөрүн жоюу, өлкөнү индустриялаштыруу, калктын жашоо дөнгөзөлини көтөрүү, эмгекчилердин укуктарын жана эркиндиктерин, аялдардын, улуттардын төң укуктуулугун камсыз кылуу, сабатсыздыкты жоюу жана акысыз башталгыч билим берүүнү киргизүү.

Афганстанда жарандык согуш башталып, бийликтин таламын коргоого көмөк көрсөтүү максатында 1979-ж. советтик аскерлер киргизилген. Алар 1989-ж. өлкөнүн аймагынан чыгарылганына карабастан, өкмөт менен моджахеддердин орто-сундагы согуштун натыйжасында Афган өкмөтү кулатылган. 1992-ж. апрелде өлкө Афган Ислам мамлекети деп аталаپ, бийлик Жихад Кенешине өткөн.

Көз карандысыз Афганстанда колдонмо искуствонун бөтөнчө каада-салттары сакталган: металлды көркөмдөп кооздоо, жыгачты жана ташты чегип кооздоо, даназалуу гераттык килем токуучулук.

1921-ж. Кабулда көркөм сүрөт чеберчилик жана графика мектеби түзүлгөн. Анын негиздөөчүсү Гулям Мухаммад афгандык тунгуч живописчи болгон. Анын чыгармачылыгында элдик көркөм сүрөт өнөрүнүн салттык өзгөчөлүктөрү жана европалык искуствонун мүнөздүү белгилери куюлуша айкалышып турган. Сүрөткер художниктер реалисттик багыттагы көркөм сүрөт өнөрүн өнүктүрүшкөн.

Афганстан апрель революциясынан кийин агартууну, илимди жана маданиятты өнүктүрүүдө да ийгиликтерге жетишкен. Өзгөчө сабатсыздыкты жоюу жана акысыз жалпы билим берүү багытында көп иштер жүргүзүлгөн. Өлкөдө жогорку окуу жайлары ачылган.

Афганстанда элдик спорттун түрлөрү, өзгөчө күрөш (пахлавани), найза менен кол ойнотуу (незабази) жана улак тартыш (бузкаши) кенири жайылган.

**Иран Ислам Республикасы** Түштүк-Батыш Азиядагы ири өлкөлөрдүн бири. Мамлекеттик түзүлүшү — Исламдык Республика. Борбору — Тегеран шаары. Аткаруу бийлиги аятоллага, президентке таандык. Мыйзам чыгаруу бийлигин аятолланын көзөмөлү алдында бир палаталуу парламент — Ислам комитетинин жыйыны (*межлис*) ишке ашырат.

Өлкөнүн Иран деген аталышы эн байыркы Ариана — «арийлер өлкесү» — деген аталыштан келип чыккан. Иранды өз эли эззелки замандан бери эле ушул аталыш менен атайт. Европада жана Америкада аны Персия деп аташчу. Ирандын түпкү калкы фарси тилинде сүйлөшкөн перстер. Андан кийинки чон элдер — азербайжандар жана курддар.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** Европада капитализмдин өнүгүүсүнүн жана империалисттик дөөлөттөрдүн сатып өткөрүү рыногу, сырьё булактары жана капиталды жайгаштыруу чөйрөсү үчүн күрөшүнүн шартында феодалдык Иран алар-

дын эксплуатациялык объектисине айланган. Англия, АКШ, падышалык Россия, Франция, Германия Иранга тен укуксуз келишимдерди, көз каранды кылуучу зайымдарды тануулашкан, анын ички жана тышкы саясаттарына, экономикалык өнүгүүсүнө кийлигишишken. Ошентип Иран XIX к. аягында – XX к. башында империалисттик дөөлөттөрдүн күчкө салуусу менен толук көз каранды өлкөгө айланган.

Россиядагы Октябрь революциясы, Европа өлкөлерүндөгү жана колониялардагы революциялык толкундоолор Иран элин толук көз карандысыздык үчүн курөшкө чыгууга шыктандырган. Совет өкмөтү өзүнүн тышкы саясатынын принциптерине таянып, падышалык өкмөттүн Ирандын өзү менен, башка бир үчүнчү өлкө менен түзгөн тен укуксуз келишимдеринин жана конвенцияларынын баарын жойгон. Совет мамлекети Иранды капитуляциялоо тартибинен жана башка артыкчылыктардан баш тартып, Россияга тиешелүү болуп эсептелген көп сандаган ишканаларды, темир жана шоссе жолдорун, эсептик-ссудалык банктарды Иранга ез ыктыяры менен акысыз откерүп берген, падышалык өкмөттүн зайымдарын жойгон.

Совет өлкөсүнүн ушундай саясатынан улам АКШнын, Англиянын жана Германиянын башкаруучу чөйрөлөрү Ирандагы капитуляциялык тартиптен баш тартууга аргасыз болушуп, аны менен тен укуктуу мамиледе болуу жөнүндө ойлорун билдиришken. Ошондой болсо да алар Иранды колдорунан чыгарып жиберүүнү каалашкан эмес жана аны СССРге каршы агресивдүү блокко кошуп алууга аракеттенишken. 30-жж. экинчи жарымында Иранга Германиянын кирүүсү башталган. Ошондуктан 1941-ж. августунда Ирандын аймагына советтик жана англиялык аскерлер басып киришken. Алар өлкөдөн 1945-ж. аягы – 1946-ж. май айында чыгарылган.

Империалисттик дөөлөттөрдүн Иранга карата саясаты экинчи дүйнөлүк согуштан кийин күчөгөн. Англия жана АКШ өкмөттөрү Ирандын өкмөтүнө улуттук-боштондук кыймылды (өзгөчө Ирандык Азербайжандагы) басууга жардам берип, ошонун шылтоосу менен бир катар аскердик жана экономикалык келишимдерди түзүшкөн. Англия менен АКШны Ирандын Советтер Союзунча чектештиги жана нефтиси кызыктырып, 1955-ж. Иранды СССРге жана башка социалисттик өлкөлөргө каршы багытталган Багдад пактысына (СЕНТО) киргизип алышкан. 1954-ж. түзүлгөн Эл аралык нефти консорциуму аркылуу берилген зайымдар, ар түрдүү «кайтарымсыз» субсидиялар, кредиттер Ирандын экономикасынын өнүгүшүнө көмек болгон. Бирок бир катар аскердик

келишимдер жана макулдашуулар, анын ичинде 1959-ж. американалык-ирандык макулдашшу, Ирандан көптөгөн өндүрүштүк эмес чыгымдарды талап кылган. Ушунун баары ички социалдык-экономикалык кыйынчылыктар жана феодалдык чарба басымдуулук кылган айыл чарбасындагы, өнөр жайындагы, каржы системасындагы кризис менен айкалышип, 50-жж. аягында – 60-жж. башында банкротко дуушар болгон калктын нааразылыгын туудурган.

Ушундай шартта өлконун башкаруучу чейресүнө саясатты олуттуу өзгөртүүгө туура келген. Ички саясат планында феодалдык тартипке каршы багытталган жана капиталисттик өнүгүүгө жол ачкан «ак революция» деп аталган социалдык-экономикалык реформаларды жүргүзгөн. Тышкы саясатында СССР жана башка социалисттик өлкөлөр менен мамилени ондоо чаралары көрүлгөн.

Ирандын жаныча саясаты өз үзүүн берген: экономикада бир кыйла жылыштар болуп, негизинен айыл жерлериндеги жарым феодалдык өндүрүштүк мамилелер жоюлган. Экономикасынын өсүш темпи артып, улуттук дүн продуктуда айыл чарбасынын үлүшүнө караганда өнөр жайынын үлүшү көбейгөн. Арийне, жаны экономикалык саясат терс натыйжаларды да берген: товарлардын, турак жайдын баасы, жумушсуздук болуп көрбөгөндөй тез өсүп кеткен. Иранды милитаризациялоого, куралдардын жаны түрлөрүн сатып алууга эбегейсиз зор сумма сарпталган. Натыйжада карапайым калк ого бетер жакырданган.

Ички социалдык-экономикалык кыйынчылыктардын күч алышынан улам, Иранда бир нече жолу өкмөткө каршы жапырт демонстрацияларга чыгуулар болгон. Нефти өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коммуналык чарбанын кызматкерлери менен жумушчуларынын жапырт иш таштоолору башталган. Иран эли саясий, социалдык, экономикалык жана маданий тармактарда түп-тамырынан бери кайра куруулардын болушун талап кылган. Буга чейин өлкөдө саясий күрөш мынчалык катуу чыңала элек болчу. Шахтын борбордогу жана башка ири шаарлардагы жан-жекөрлөрү бүт бойдон бийликтен алынган.

Иран элинин басымдуу кепчүлүгүнүн, баарынан мурда перстердин өздөрүнүн салттык чарбалык кесиптеринин өзгөчөлүктөрүне караганда, бул жерде жер айдоо дыйканчылыгын жана кургакчыл аймактардагы малчылыктын чарбалык-маданий тиби сакталып калган. Өлкөдө түздүктүү (бахтиарлар, каш-

кайлар, арабдар) жана тоолуу (курддар, лурлар) аймактардагы көчмөн жана жарым көчмөн малчылыктын чарбалык-маданий тиби болгон.

Көп сандаган элдик майрамдардын ичинен эң маанилүүсү жана шандуусу Жаны жыл – Нооруз (Ноузур) майрамы. Нооруз беш күн бою майрамдалат. Ал фарвардин айынын биринчи күнүнө, же болбосо жазгы күн-түн тенелүүсүнө – 21-мартка туура келет. Бул күн жаз келип, жагымдуу жазгы аба ырайы түзүлгөн учур болуп саналат.

Нооруз майрамына карата үй-жайларын тазалашып, майрамдык тамак-аштарды даярдап, жаны кийимдерди камдап, алдын-ала камынышат. Эски жылдын сонку шаршембисинде короолорго от жагышып, от үстүнөн секиришип, төлгө ачышат. Нооруз болор кечте фейерверк жасашат. Нооруздун биринчи күнүндө ар ким өз үйүндө өз үй-бүлөсү менен майрамдайт. Нооруздук дасторкон хафт син деп аталат. Ал «жети С» дегенди билдирет. Дасторкондо персче аталышы «с» тамгасы менен башталган жети даамдын түрү болууга тийиш. Алар: алма, өндүрүлгөн буудай, чеснок, уксус ж.б. Экинчи күнү ата-энелерине барып куттуктاشат, кийинки күндөрү катыштарыныкына конокко барышат, же аларды коноктошот. Жашылча кошулган палоо бышыруу салтка айланган.

Ирандагы тарыхый эстеликтер улуттук энчи катары мамлекеттин коргоосуна алынган. Өлкөдөгү археологиялык жана этнографиялык музейлерде, элдик искуство музейлеринде, ошондой эле Голестан сарайында эң байыркы доордон бери келаткан эң баалуу буюм-тайымдар чогултулган.

Ирандын коомдук турмушундагы жылыштар жана экономиканын өнүгүшү агартуу, илим, саламаттыкты сактоо жана спорт тармактарында белгилүү прогресске алыш келди.

**Түркия Республикасы.** Түркия — дүйнө жүзүндөгү аймагы дүйнөнүн эки бөлүгүнөн: Европа менен Азиядан орун алган саналуу өлкөлөрдүн бири. Анын негизги бөлүгү — Анадолу (жалпы аянтынын 97 %) Азияда жайгашкан. Ошондуктан Түркияны Жакынкы жана Ортонку Чыгыштагы азиялык өлкөлөрдүн катарына кошушат. Түркиянын европалык бөлүгү (тарыхый аталышы Чыгыш Фракия) — бул Балкан жарым аралынын эң четки түштүк-чыгыш бөлүгү.

Түркия Азияны Европа менен, Кара дениз боюндагы өлкөлөрдү Жер Ортолук денизинин боюндагы өлкөлөр менен бириктириүүчү тогуз жолдун тоомунда жайгашкан мамлекет. Түркиянын Мрамор денизин жана Босфор менен Дарданелл

кысыктарын камтыган суу системасы Кара денизди Дүйнөлүк океан менен бириктируүчүү эн маанилүү эл аралык байланыш түйүнү болуп саналат. Түркия аркылуу Азиянын көптеген шаарларын Европа менен туташтыруучу темир жол жана шоссе жол магистралдары өтөт.

Борбору — Анкара. Түркия парламенттик республика. Мамлекет башчысы — президент, парламент тарабынан 7 жылга шайланат. Өкмөт башчысы — премьер-министр президент тарабынан шайланат. Администрациялык жактан өлкө вилайеттерге, же илдерге бөлүнөт, алар илчелерге, илчелер буджактарга бөлүнөт. Эн төмөнкү администрациялык бирдик — мухтарлык бир-эки же бир нече майда айылдарды бириктиреет.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** Өнөр жай революциясынын жана капитализмдин өнүгүү доорунда Осмон империясында аскердик-феодалдык уюм жана феодалдык мамилелер сакталып калган. Бул анын артта калуусуна жана акыр-аягында кулоосуна себеп болгон. Түркия XIX к. карата мурдагы күч-кубаттуулугун жоготкон, ал эми XX к. башталышына карата империалисттик дөөлөттердүн жарым колониясына айланып калган.

Султандык Түркия биринчи дүйнөлүк согушка Германия тарабында катышып, женилип калгандан кийин Германиянын жарым колониясына айланган. Ал аз келгесип, 1920-ж. Антанта дөөлөттерү Түркияга оор тынчтык келишими тануулашкан. Натыйжада түрк эли куралдуу улуттук-боштондук күрөшкө чыккан. Түрк элинин 1919-ж. башталган улуттук-боштондук күрөшү 1922-ж. чейин созулган. Анын башкы идеологдору жана уюштуруучулары аскер кызматкерлери жана интеллигенция болгон. Аларды таланттуу аскер башчы **Мустафа Кемаль** жетектеген. Женишке жетишкен соң, 1923-ж. 29-октябрда түрк межлиси (парламент) Түркияны республика деп жарыялап, М. Кемалды президенттикке шайланган. Мустафа Кемаль 1934-ж. Ататүрк — «түрктөрдүн атасы» деген ысымды алган. Ошондон кийинки чыгуулардын баары тен анын ысмы менен кемалчылар деп аталган. Түрктөрдүн интервенттерди женип чыгышында Совет өлкөсү чон роль ойногон. 1925-ж. Түркиянын Коммунисттик партиясы түзүлгөн.



М. Кемаль.

1923-ж. Лозанна тынчтык келишими боюнча Антанта деөллөттөрү Түркиянын аймактык бүтүндүгүн жана мамлекеттик көз караптысыздыгын таанууга мажбур болгон. 1923-ж. 29-октябрда Анкарада замбиректен 101 жолу ок атылган. Жаны борбор жаны республиканын жаралышын бүткүл дүйнеге ушундайча жар салган.

Кемалдык революция империализмге эле каршы чыкпастан, феодалдык-клерикалдык тартипке да каршы багытталган. Бийликке келген улуттук буржуазия 20-30-жж. Түркиянын капиталисттик жол менен үзүрлүү өнүгүүсү үчүн шарт түзүүчү бир катар реформаларды жүргүзгөн. Султандык жана халифтик бийликтөр жоюлган, чиркөө мамлекеттен ажыратылган, мусулмандык укук (шарият) заманбап укук системасы менен алмаштырылган. Чет өлкөлүк концессиялар жоюлуп, улуттук онөр жайды түзүү чаралары көрүлгөн.

Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Түркия фашисттик өлкөлөр үчүн ынгайлуулукту түзгөн бейтараптык абалды сактаган. «Кансыз согуш» мезгили башталгандан тартып Түркияның өзүнүн СССРдин жана башка социалисттик өлкөлөрдүн чек араларындагы бастиону катары пайдаланууга умтулган америкалык империализм ага жакындай баштайт. Натыйжада Түркия НАТО жана СЕНТО агрессивдүү аскердик-саясий уюмдарына мүчө болуп кирип, түрк жеринде чет өлкөлүк аскер базалары түзүлөт.

1960-ж. мамлекеттик төнкөрүш 1850-ж. бери бийлик жургүзүп келген Баяр-Мендерестин реакциячыл тартибин кулаткан. Өлкө жетекчилиги Батыш менен тыгыз аскердик-саясий кызматташ болуу менен бирге, башка бардык өлкөлөр менен дагы, баарынан мурда коншу өлкөлөр менен алакалаш болууга ниет-тengen саясий топтордун колуна өткөн. Натыйжада Түркиянын Советтер Союзу жана башка социалисттик өлкөлөр менен мамилеси оноолуп, 1972-ж. Түрк Республикасы менен СССРдин ортосундагы ынтымактуу коншулук мамилелер принциптери жөнүндө декларация кабыл алынган.

60-70-жж. Түркиянын ички саясатында түрк элинин толук улуттук эгемендүүлүк жана экономикалык өз алдынчалык үчүн, демократиялык укуктарды кенейтүү жана материалдык жыргалчылыкты жакшыртуу үчүн антиимпериалисттик жана жалпы демократиялык кыймылы күчөгөн. 1971-ж. марта армия жетекчилигинин саясатка кийлигишүүсүнүн натыйжасында өлкөдө конституциялык кризис пайда болгон. 1971-1973-жж. аскердик командачылыктын көзөмөлдүгү менен түзүлгөн өкмөт-

түк иш-аракеттер негизинен демократиялық кыймылды басууга багытталған. Солчул күчтөргө каршы жүргүзүлгөн репрессиялар өлкөдөгү саясий абалды курчуткан.

1973-ж. октябрда өткөрүлгөн парламенттик шайлоолор өлкөнү башкаруунун конституциялық формаларына кайтканың даназалаган. Ошентсе да буржуазиялық-помещиктик партиялардын ортосундагы бийлик үчүн күрөштүн натыйжасында ички саясий абал оордогон. 1977-ж. парламенттик шайлоодон кийин деле өлкөдөгү саясий абал онолгон эмес.

Түрктердүн материалдык жана руханий маданиятында, каада-салттарында жана үрп-адаттарында түрк урууларынын, мусулмандардын, жергиліктүү кичи азиялыктардын каада-салттары жана европалық жаны салттар айкалышын турат.

#### Суроолор:

1. Түштүк-Батыш Азия өлкөлөрүнүн мамлекеттік түзүлүштөрүнде кандай айырмачылыктар бар?
2. Афганстандын азыркы абалы кандай?
3. Ирандын маданиятынын өзгөчөлүктөрү кандай экен?
4. Туркиянын тарыхында Мустафа Кемаль Ататүрк кандай роль ойногон?
5. Азыркы учурда Туркия менен Кыргызстандын өз ара мамилеси кандай?

### § 22. Сирия. Ливан. Иордания. Ирак

Сирия Араб Республикасы 1516-ж. тартып биринчи дүйнөлүк согуш бүткөнгө чейин Осмон империясынын курамында болгон.

1920–1943-жж. Сирия Франциянын мандатынын астындағы аймакка кирген. Сириялыктардын 1925–1927-жж. улуттук-боштондуқ күрөшү жалпы әлдик антиимпериалисттик көтөрүлүшкө чейин өсүп жеткени менен, француз колониячылары тарабынан ырайымсыз түрдө басылған. Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышында Сирия фашисттик өлкөлөрдүн кезеңөлдүгү астында болуп калат. 1941-ж. жайында анын аймагына Англия менен Франция басып кирген. Ошол эле жылы ноябрда улуттук-боштондуқ кыймылдын күч алышынын нағыйжасында француздуқ аскер бийлиги Сириянын көз карандысыздығын таанууга аргасыз болгон. Ошентип 1943-ж. тунгуч улуттук өкмөт түзүлгөн. 1946-ж. 17-апрелде өлкөдөн ақыркы чет өлкөлүк аскерлер чыгарылған. Бул күн Сирияды «Эвакуация күнү» делип белгиленет.

1958-ж. февралда Сирия менен Египет Бириккен Араб Республикасы (БАР) болуп биригишкен. Бирок 1961-ж. күзүн-

дө Сирия анын курамынан чыгып, өз алдынча Сирия Араб Республикасы (САР) болуп аталашп калган. 1963-ж. 8-мартта бийликтеги 1947-ж. түзүлгөн *Арабдык социалисттик кайра жаралуу партиясы* (*Баас*) келген. 1966-ж. февралда анын солчул канаты бийликтеги келгендөн тартып сириялык өкмет буржуазиялык-помещиктик чөйрөлөрдүн ой-максаттарына жана чет өлкөлүк капиталдын киргизилишине каршы, жалпы элдин абалын жакшырууга багытталган бир катар прогрессивдүү социалдык кайра курууларды ишке ашырган.

1967-ж. 5-июнда Израил Сирияга каршы агрессиясын баштап, Голан дебесүн басып алган. 1973-ж. октябрда Сирия менен Израилдин ортосунда дагы согуштук кагылыштар болгон. 1974-ж. Сирия-Израил фронтундагы аскерлерди эки жакка болуп кетүү жөнүндө макулдашууга ылайык, сириялык аймактын бир аз бөлүгү Сирияга кайтарылып берилген. Сирия эли Израил оккупациялап алган жерлерин толугу менен кайтарып алуу үчүн, Палестинадагы араб элинин мыйзамдуу укуктарын сактоо үчүн, Жакынкы Чыгышта адилеттүү жана бекем тынчтык орношу үчүн каармандык менен күрөшүүдө.

Сириялыктар өздөрүнүн улуттук каада-салттарын өтө урматташат, элдик чыгармачылыкты жакшы көрүшет. Ошону менен бирге Европанын таасириинин күч алып баратканы байкалат.

**Ливан Республикасындагы капиталисттик мамилелер** XIX к. калыптана баштаган. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин, англиялык жана француздуң өкметтердүн Сайкс-Пико макулдашуусу деп белгилүү болгон жашыруун бүтүмү боюнча, Ливанды Франция оккупациялап алып, мандатарий өлкөсүнө айланырган.

Бул өлкөнү экономикалык жана саясий жактан толук көз каранды кылууну көксөгөн француздуң администрация християндык буржуазияга таянууга аракет кылган. Бирок коомдун бардык катмарында, бардык диний жамааттарда көз карандысыз болууга умтулуу сезими андан күчтүү болгон. Ошентип, ливандыктардын бир катар антиколониялык чыгууларынын натыйжасында Франция чегинүүгө мажбур болгон. 1943-ж. 22-ноябрда Ливан көз карандысыз республика болуп жарыяланган.

**Иордан Хашимит Королдугу.** Иордания XVI к. башынан тартып биринчи дүйнөлүк согуш бүткөнгө чейин Осмон империясынын бийлигидеги Дамаск вилайетинин курамында болгон.

Бириңчи дүйнөлүк согушта женип чыгышкан империалистик деөлөттөр Осмон империясынын жерин бөлүштүргөндө, Трансиорданияга ээлик кылуу мандаты Англияга тийген. Англияны Трансиорданиянын дүйнөлүк коммуникациянын эң маанилүү звенолорунун бири, эбегейсиз зор араб дүйнөсүнүн азиялык болүгүнүн чордонундагы Суэц каналына жакын жайгашкан стратегиялык абалы кызыктырган. Трансиорданияда бекем орун-очок алуу Англиянын Египетке жана Палестинага, Иракка жана Персия булунундагы княздыктарга көзөмөлдүк кылуусун күчтүүгө, француздук мандаттагы Сирия менен Ливанга таасир этүсүнө онтойлуу болгон. Ошентип көз каранды Трансиордания эмиригиге династиясынан чыккан Абдаллах эмир болуп калат. Англиялык мандаттык башкаркуу жылдары өлкөнүн тарыхындагы эң оор мезгил болгон. Эмириктиги бир катар антиимпериалистик чыгуулардын жана улуттук-боштондук курештердүн натыйжасында империалистик Англия 1946-ж. жана 1948-ж. эркисиз келишимдер боюнча өз мандатынан баш тартууга аргасыз болуп, Трансиорданияга формалдуу көз карандысыздыкты берген.

Палестинадагы 1948–1949-жж. араб-израил согушунан кийин жана 1950-ж. апрелде Палестинанын чыгыш бөлүгү Иорданияга кошуулган. 1950-ж. апрелде Трансиорданияга Иордан дарыясынын Батыш жээгиндеги аймактар кошуулуп, өлкө Иордан Хашимит Королдугу деп аталып калган. 1948-ж. тен укуксуз келишим 1956-ж. аягында гана, бийликтө Улуттук фронттун өкмөтү турган кезде жоюлган. 1957-ж. тартып Иорданиядагы бардык саясий партиялар мыйзамсыз болуп калган.

1962-ж. Иорданиянын тышкы саясатында бир кыйла жылыштар болгон. Бир катар өлкөлөр менен дипломатиялык байланыштар түзүлүп, маданий жана илимий, экономикалык жана техникалык жана аба байланышындагы кызматташуулары чындалган.

1967-ж. июнда Израил Иордан дарыясынын Батыш жээгин оккупациялап алган. 5,9 мин  $\text{км}^2$  түзгөн бул аймак жана Палестинанын ага канатташ жаткан аймактары, БҮҮнүн Генералдык Ассамблеясынын 1947-ж. 29-ноябриндагы резолюциясына ылайык, араб мамлекетинин аймагын түзмөк, тилекке каршы, израилдик агрессиясынын натыйжасында андай болгон жок.

1970- жана 1971-жж. Иорданиянын аймагынан Израилге каршы күрөш жүргүзүп жаткан палестиналык партизандар менен өкмөттүк аскерлердин ортосунда куралдуу кагылыштар болгон. Мындаай өзүн өзү кыргынга учураткан кагылыштар көп-

чүлүк араб өлкөлөрүнүн башчыларынын кийлигигүйсү менен токтотулганына карабастан, согуштук операциялардын натый-жасында палестиналык партизандардын Иорданиянын аймагындагы базаларынын баары жок кылышкан.

Иордания өкмөтүнүн бир катар маселелер боюнча тышкы саясий багыты негизинен Батыштын, баарынан мурда, АКШ жана Англиянын позициялары менен аныкталат. Батыш өлкөлөрү менен өз ара мамилелешүүде экономикалык факторлор да чон роль ойнойт. Иордан Королдугу жаңы түзүлгөн кезде эле англиялык казынадан субсидияларды алат. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин АКШдан экономикалык жардам алган. Ошондой болсо да, Иордан өкмөтү, эреже катары, жалпы арабдык таламдарга жооп берүүчү тышкы саясий багытты карманат.

Иорданиянын аймагы, айрыкча ал 1950–1967-жж. көзөмөлдөп турган, андан соң анын Израил оккупациялап алган Батыш жээги дүйнөлүк маданияттын эң байыркы очокторунун бири.

Иордания Хашимит Королдугунун калкы отурукташкан жана көчмөн болуп эки топко белүнөт. Алардын ортосундагы етмө топту жарым көчмөндөр түзөт.

Иорданиянын аймагында бул өлкө байыркы заманда эле эң жогорку маданияттуу өлкө болгондугун даңазалаган кеп сандаган тарыхый эстеликтер бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Алар — б. з. ч. I к. 30-жж. курулган Геркулес храмынын жана цитаделдин урандылары, бийик дөбөнүн бооруна курулган 6000 орундук зор Рим амфитеатры. Азыр бул амфитеатрдын байыркы таштары кайрадан жарапландай болду, анткени анда аркандай оюндар көрсөтүлүп турат.

**Ирак Республикасы.** Ирак XVI к. аягынан тартып бириңиң дүйнөлүк согуш бүткөнгө чейин дээрлик 400 жыл бою осмон-турктердүн үстөмдүгү астында болгон. Ошол эле мезгилде жергиликтүү жана түрк феодалдарынын эзүүсүнө батыш европалык деөлөттердүн, өзгөчө Англиянын, экспансиясы кошулган. Ошентип XIX к. ортосунда Ирак Англиянын жарым колониясына айланган.

Иракка толук ээлик кылууну көздөген Англия дүйнөлүк согуштун алгачкы жылдарында ирактык арабдардын түрктерге каршы улуттук-боштондук күрешүнө колдоо көрсөтө тургандыгын жарыялаган. Бул дүйнөлүк согушта Түркия женилип калгандан кийин Англия 1920-ж. Улуттар лигасынын Иракты башкарууга укуктуулугун ырастаган мандатын алган. Бирок буга каршы өлкөдөгү жалпы эл көтөрүлүп чыккандыктан, 1921-ж. Хашимиттер династиясы башкарған Ирак Королду-

гун түзүүгө аргасыз болгон. Ал эми 1922-ж. Улуттар лигасынын мандаты «союздук» келишим катары каралып, англдар Ирактын орчуундуу экономикалык жана аскердик-саясий позицияларын тейлөө укугуна ээ болгон. Мындай абал 1932-ж. улуттук-боштондук кыймылдын кысымы астында Англия Ирак Королдугуна көз карандысыздыкты бергенден кийин да сакталып калган.

Ирактын аймагы Улуу Британиянын батышта Чыгыш Африкадан тартып, чыгышта Малайяга чейинки эбегейсиз зор колониялык ээликтөрүн бириктирип туруучу борбордук звено катары кызмат кылган. Ошентип, Ирак анын аскердик-аба базалар тармагынын стратегиялык плацдармына айланган. Англиялык империалисттер бул плацдармды ушул чөлкөмдөгү башка өлкөлөргө басып кириү үчүн пайдаланууга аракет кылышкан. Советтик Закавказьеге каршы багытталган генерал Денстервилдин англиялык аскердик экспедициясы 26 бакулук комиссарды жырткычтык менен өлтүргөнү буга мисал болот.

Англиялык колониячылар королдук бийлик тартибине жана ири феодалдарга таянган. Алар курддар менен ассириялыктардын, сунниттер менен шииттердин ортосунда улуттук жана диний араздашууларды жараткан чыр-чатактарды чыгарып турушкан. Боштондук кыймылдар британиялык оккупанттар жана эл арасында «Улуу урматтуу арабдар» деген атка конгон феодалдык-монархиялык башкаруучулар тарабынан ырайымсыздык менен басылып турган.

Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Ирактын феодалдык-монархиялык башкаруучу төбөлдөрү өлкөнү агрессивдүү Багдад пактысын түзүүгө кириптер кылган. Ошондой болсо да өлкөдө ирак элинин англиялык жана жаныдан башталган американлык экспансияга каршы күрөшү күчөгөн. Элдик улуттук-боштондук кыймылга улуттук буржуазиянын жана армиялык офицерлердин айрым бөлүктөрү да кошулган, бир нече көтөрүлүштөр болгон. 1957-ж. өлкөнүн патриоттук күчтерүнүн өкүлдөрүн бириктирген Улуттук биримдик фронту түзүлгөн. Ошентип, 1958-ж. 14-июлда антиимпериалисттик жана антифеодалдык революция ишке ашкан. Реакциячыл королдук өкмөт кулатылып, Ирак республика болуп жарыяланган. Революциянын башкы кыймылдаткыч күчү кенири патриоттук чейрө болгон.

Ирактын тунгуч республикалык өкмөтү бир катар прогрес-сивдүү иш-чараларды жүзеге ашырган: позитивдүү байтараптык саясат жарыяланган, Багдад пактысына катышуудан баш тарткан, Советтер Союзу жана башка социалисттик өлкөлөр менен

достук мамилелер түзүлгөн, өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү планы жана агрардык реформаны жүргүзүү мыйзамы кабыл алынган.

1958-ж. Ирак революциясы империализмдин стратегиялык планына жана анын Жакынкы Чыгыштагы нефти монополияларына каршы катуу сокку урган.

1963-ж. февралда бийликтеги Баас партиясы (Арабдык социалисттик кайра жараптуу партиясы) келген. А бирок, ал ошол эле жылдын ноябрь айында аскердик топтун күчү менен бийликтен четтетилген. 1968-ж. июляда Арабдык социалисттик кайра жараптуу партиясы кайрадан бийликтеги келген. Жаны өкмөт прогрессивдүү социалдык-экономикалык кайра курууларды ишке ашыруу жана антиимпериалисттик тышки саясатты жүргүзүү, Советтер Союзу жана башка социалисттик өлкөлөр менен кызматташтыкты өнүктүрүү жолуна түшкөн.

Агрардык реформа боюнча жаны мыйзам кабыл алынган, эмгек мыйзамы ишке киргизилген. Мамлекеттештириүүнүн настьыйжасында өлкөдөгү бардык нефти өндүрүү өнөр жайы өкмөттүн көзөмөлдүгүнө алынган.

1972-ж. ирактык-советтик Достук жана кызматташтык женүндө келишим түзүлгөн. 1973-ж. курамына Баас партиясы жана Ирак компартиясы кирген Прогрессивдүү улуттук-патриоттук фронт түзүлгөн.

**Маданияты.** Ирактын материалдык жана руханий маданияты — б.з.ч. IV к. тартып Месопотамия жергесинде бирин-бири алмаштырып келген көптөгөн цивилизациялардын мураскери. Ошондуктан Түштүк-Батыш Азиядагы көптөгөн башка өлкөлөр сыйктуу эле Ирак Республикасы — адамзаттын маданий өнүгүүсүнүн эн байыркы очокторунун бири.

Өлкөдө мусулмандык диний майрамдардын баары тен: Мұхаммед пайгамбардын туулган күнү, орозо айт (ид-аль-Фитр), курман айт (ид-аль-Адха) белгиленет. Ошондой эле исламга чейинки ырым-жырымдар: Нооруз, талаа жумуштарынын башталышы, кыркын ж.у.с сакталып калган. Ошону менен бирге эле жаныча улуттук майрамдар да белгиленет: Республиканын күнү, Эмгек майрамы, Армиянын күнү.

Ирак деөлөтү байыртадан эле көркөм кол өнөрчүлүгү: темирге чегилген оюу-чийүүлөрү, оймо түшүрүлгөн сафьян жана жүн буюмдары, түстүү айнектери, оймолонуп кооздолгон чопо жана жыгач буюм-тайымдары, идиш-аяктары менен данкташып келген өлкө. Багдад, Мосул жана Басра шаарларындагы ак

сарайлардын, мечиттердин, күмбөздөрдүн жана башка имараттардын мандаиды беттеринин оймолонуп кооздолушу дүйнөлүк көркөм сүрөт өнерүнүн баа жеткис үлгүлерүнен болуп саналат. Арийне, бул оймолонгон көркөм кооздуктардан ирандык үлгүлердүн таасири байкалып турат.

Ирак Республикасындагы социалдык-экономикалык өнүгүүлөр, баарынан мурда, билим берүү тармагындагы реформалар, калктын маданий денгээлинин жогорулашын тездетти. Калктын жапырт сабатсыздыгына, диний көз караштын үстөмдүгүнө, дин кызматкерлеринин жигердүү каршылыгына карабастан, бир кыйла ийгиликтер болгон.

1958-ж. революциядан кийин мурда тыюу салынып келген гезит-журналдар кайрадан чыгарыла баштаган жана Ирак Жазуучулар союзу түзүлгөн. Мындан 1000 жылдан ашуун мезгил мурда, Аббасиддердин доорунда, Басрага жакын жердеги Марбат оазисинде араб дүйнөсүнүн ақындары чогулуп, өздөрүнүн поэмаларын — *касыддарын* — окушчу. Эми ошол байыркы салт кайрадан жаныртылып, поэзия фестивалдары өткөрүлө баштаган.

Күрөш, таамай атуу, ат чабыш жана чуркоо эң байыркы замандан бери эле ирактык арабдардын улуттук спорт оюндары болуп саналат. Өлкөдө спортун заманбап түрлөрүн өнүктүрүүгө зор көнүл бурулат.

#### Суроолор:

1. Сирия, Ливан, Иордания жана Ирак мамлекеттеринин жайгашкан ордун картаан көрсөтүп бергиле.
2. Сирия, Ливан, Иордания жана Ирак мамлекеттеринин ортосунда кандай окошоштуктарды байкадыңар?

### § 23. Сауд Арабстаны. Йемен. Оман. Бириккен Араб Эмирилиги. Бахрейн

Сауд Арабстаны Арабия жарым аралынын дээрлик  $\frac{2}{3}$  бөлүгүн, Кызыл денизди жана Персия булунун бойлото жайгашкан бир катар аралдарды ээлейт. Түндүгүнөн Иордания, Ирак, Кувейт менен, түштүгүнөн жана түштүк-чыгышынан Йемен Араб Республикасы, Йемен Элдик Демократиялык Республикасы, Оман, Бириккен Араб Эмирилиги жана Катар менен чектешет. Ирак Республикасы менен Бейтарап зона (биринчи дүйнөлүк согуштун натыйжасында түзүлгөн) деп аталган чакан аймак аркылуу чектешип турат. Сауд Арабстанын чыгышынан

Персия булуну, батышынан Кызыл денизи чулгап жатат. Калкынын басымдуу көпчүлүгү арабдар. Алардын жарым-жартылайы көчмөндөр. Борбору — Эр-Рияд шаары.

Сауд Арабстаны — абсолюттук теократиялык монархия. Мамлекет башчысы — король. Мыйзам чыгаруу бийлиги да, аткаруу бийлиги да королдун колунда. Ошондой эле мамлекеттин диний төбөлү да король. Өлкө администрациялык жактан Нежд, Хижаз, Асир жана Чыгыш деп аталган төрт провинцияга бөлүнөт.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** Сауд Арабстанынын аймагы — араб урууларынын тарыхый Ата Мекени. Бир катар окумуштуулардын пикирлери боюнча, бул арабдар батыштагы негроид жана чыгыштагы австралоид расаларынын байланыштыргыч звеносу болуп саналат. Анткени алар ушул чөлкөмдөгү уруулардын баарын ассимиляциялап алышкан.

Сауд эмирлеринин бийлигинин аймагы XIX к. бирде кичирайип, бирде кайрадан чоноюп, кээде жоюлуп кетип турган. XX к. башынан тартып түрк баскынчыларына каршы күрөштүн күч алышынын натыйжасында нежддик Сауд эмирлери Тұндық жана Борбордук Арабияны бириктирип алышкан. Улуттук көз карандысыздык үчүн күрөштө алар өзгөчө диний уюм болгон *ихвандар* («бир туугандар») кыймылына таянышкан. Ихвандардын башында эмир өзү турган. Ихвандардын өтө бекем биримдиктеги күчтүү армиясынын жардамы менен Сауддар 1920-ж. Тоолуу Асири, 1921-ж. Жебель Шаммарды, 1926-ж. Хижаз менен Асири эзелеп алышкан. Натыйжада 1932-ж. Арабдык Сауд королдугу түзүлгөн. Ошол эле учурда мамлекетті борбордоштуруу чаralары көрүлгөн: көчмөн уруулар провинциялардын губернаторлоруна баш ийдирилген, уруулук укук нормаларынын ордуна шарият киргизилген, атылуучу ок-дарыларга мамлекеттик монополия орнотулган ж.б.

Борбордошкон феодалдык Арабдык Сауд королдугу башка араб өлкөлөрүндө феодалдык экономикалык жана саясий мамилелер жоюлуп жаткан учурда түзүлгөн. Арабстандын өнүгүү шартында бул прогрессивдүү тарыхый көрүнүш болгон. Бириңчи дүйнөлүк согуштан кийин Сауд Арабстанында нефтинин мол запасынын ачылышы анын американлык монополиянын экспансиясынын объектисине айландырган. 30-жж. бул өлкөдө американлык нефти компаниясы түзүлгөн.

Сауд Арабстанынын феодалдык жана жарым феодалдык артта калуусунун шартында өлкөнүн калкынын басымдуу бө-

лугу чөлдүк көчмөн малчылардын байыркы чарбалык-маданий тибин сактап калган.

Арабстандагы жүз жылдан созуулган солгундоонун кесепетинен улуттук руханий маданиятта XX к. 60-жж. чейин башкы орунду бедуин фольклору гана ээлеп келген. Музыкалык аспабы — рабаб. Элдик көркөм өнөр чыгармачылыгында күмүштү же жезді чегүү, териге ныгыра басып наар түшүрүү, жыгач оюулары, килем токуу жана саймачылык өнүккөн.

Араб адабиятынын баштасы эрте орто кылымдарда жараган. Проза жанрынын алгачкы үлгусу болгон «Куран» VII к., Имруль-Кайс, алгачкы поэзиялык чыгармалар — *касыддар* — VIII к. жазылган. Ошентип сауддук араб адабияты жаны мезгилдин аягына чейин өзүнүн архаикалык үлгүсүндө кала берген. XX к. 20-жж. Хижазда салттуулукка каршы турушкан жаш адабиятчылардын тобу түзүлгөндөн баштап гана өзгөрүүлөр боло баштаган. XX к. 70-жж. тартып башталгыч (куттаб) жана орто билим берүү иши жөнгө салынган.

**Ички айырмачылыктары жана шаарлары.** Сауд Арабстанның географиялык, социалдык-экономикалык жана тарыхый факторлорунун өзгөчөлүктөрү боюнча үч аймакка бөлүнөт: Чыгыш, Борбордук жана Батыш.

Персия булунундагы Эль-Хаса деген ойдундуу түздүкту ээлеген Чыгыш аймагы бир кыйла өнүккөн өнөр жайлуу аймак. Бул аймакта Сауд Арабстаннынын нефти жана жаратылыш газы кендеринин дәэрлик бүткүл запастары жайгашкан. Дүйнөдөгү эн зор Гавар жана ушул шельфтеги эн зор Сафания нефти талаалары ушул аймакта иштетилет.

Батыш аймагы Кызыл денизди бойлото созуулуп жаткан Тихаму түздүктүү тилкесин жана Хижаз тоо кыркаларын камтыйт. Хижаз тоо кыркалары түштүктүү карай бийиктөп отуруп, Йемен менен чектешкен жериндеги чокулар дениз деңгээлиниен 3500 м бийиктике чейин жетет. Батыш аймагынын түштүк болугу Асир деп аталат. Асир өлкөдөгү жери жасалма сугатсыз иштетилген бирден-бир чөлкөм. Аймактын тундук-батыш тарабында Кызыл дениздин боюнда өнөр жай өндүрүшүнүн борбору Жидда шаары жайгашкан. Жидда — Сауд Арабстаннынын дипломаттык борбору.

Өлкөнүн батышындагы экинчи ири шаар — Мекке — бүткүл дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын ыйык туткан борбору. Ал дениз жээгиниен 77 км алыстыкта, дениз деңгээлиниен 280 м бийиктике жайгашкан. Мекке шаары Хижаз провинциясынын административдик борбору. Тогуз жолдун тоому

болжон бул шаарда ислам дининин негиздеөөчүсү Мухаммед пайгамбар төрөлгөн. 630-ж. бери исламдын диний борбору болуп саналат. Меккеде жалпы мусулмандар эң ыйык туткан Кааба мечити (арабча, «куб», төрт чарчы дегенди билдирет) жайгашкан. Каабанын чыгыш тарабындагы дубалдарынын бирине метеориттик кара таш орнотулган. Ага арабдар исламга чейинки мезгилден бери эле сыйынып келишкен. Кааба мечити — сегиз мунаралуу көгүлжүн түстөгү зангираган бийик имарат. Ал 160 мин  $m^2$  аянты ээлэйт. Кааба мечитинин короосунда суусу укмуштуудай даамдуу ыйык Зем-зэм булагы агат. Мечит 300 мин сыйынуучу сыйгыдай көлөмдө салынган. Мекке — диний буюмтайымдар: коралл жана пластмасса теспелер, атайын кийим-кечелер, ыйык китеңтер сатылган, гүлдөгөн соода-сатык борбору.

Сауд Арабстанынын түндүк-батышында жайгашкан Медина — мусулмандардын Меккеден кийинки ыйык шаары. Анын арабча толук аталышы — Медина-Рам-эль-Алла, же Медина-эн-Наби, т. а. «пайгамбардын шаары». 622-ж. чейин ал Ясриб (Ятриб) деп аталчу. Мединада Мухаммед пайгамбардын чон мечити бар. Анын ээлеген аянты 163 мин  $m^2$ . Ал мечит пайгамбар көз жумган үйдүн ордуна салынган деген кеп бар. Мечитте Мухаммед пайгамбардын жана алгачкы араб халифтеринин табыттары коюлган. 1961-ж. Мединада дүйнөдөгү бардык мусулман өлкөлерүнөн келген студенттер окой турган Ислам университети ачылган.

Шаар тургундарынын басымдуу бөлүгү диний буюм-тайымдарды өндүрүшөт, соода-сатык кылышат, сыйынууга келгендерди тейлешет. Калган бөлүгү бакчылык жана огородчулук менен кесиптенишет.

Быйык Мекке жана Медина шаарларына мусулмандар гана киргизилет.

**Йемен Республикасы Арабия жарым аралынын түштүк-батыш тарабында жана Кызыл дениз менен Инди океанынын бир катар аралдарында (эн ириси — Сокотра) жайгашкан.**

Йемен Республикасы түндүгүнөн жана түндүк-чыгышынан Сауд Арабстаны менен, түштүгүнөн жана түштүк-чыгышынан Оман менен чектешет. Батыш тарабынан Кызыл дениз, түштүгүнөн Арабия денизинин Аден булуну чулгап жатат. Борбору — Сана шаары. Мамлекеттик түзүлүшү — республика. 1990-ж. Йемен Араб Республикасы менен Йемен Элдик Демократиялык Республикасы бириктирилип, Йемен Республикасы түзүлгөн. Аткаруу бийлиги Президенттик Кенешкө жана Примьер-министр башында турган Министрлер Кенешине, Мыйзам

чыгаруу бийлиги бир палаталуу парламентке — депутаттар палатасына таандык.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** XVIII к. аягында Түштүк Арабиянын жээктөринде англиялык Ост-Инди компаниясынын кемелери пайда болгон. Ошентип, 1802-ж. англдар Аденге ээлик кылып турган Лахж султаны менен шаарга кируг жөнүндө келишим түзөт. Ошондон тартып Аден «англиялык кемелер тартып келген товарлар үчүн ачык портко» айланат. 1839-ж. Ост-Инди компаниясынын чөгүп кеткен кемесин талап-тоноону шылтоо кылган англдар Аденге өз аскерлерин түшүрөт да, аны колонияга айландырып алат.

1872-ж. Суец каналынын ачылышы менен өлкөнүн түндүгүн кайрадан түрктөр басып алган. Ошондон тартып бириңчи дүйнөлүк согуш бүткөнгө чейин ал эркин тоолуктар менен осмон баскынчыларынын ортосундагы тайманбас күрөш майданына айланган.

1918-ж. Осмон империясы кулагандан кийин гана Түндүк Йемен көз карандысыздыкка ээ болуп, зейдит имамы Яхъя (1904-ж. шайланган) король титулун алган. Йемен 1945-ж. Араб өлкөлөрүнүн лигасына, 1947-ж. Бириккен Улуттар Уюмуна (БҮҮ) мүчө болуп кирген.

Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Түштүк Йеменде демократиялык идеялардын таасири жогорулап, улуттук-боштондук күрөш күч алган. 1959-ж. Англия өзүнүн саясий позициясын чындаш үчүн марионеттик Түштүк Арабия Федерациясын түзгөн. Ага 1962-ж. Аден да кирген.

1963-ж. өлкөдө куралдуу көтөрүлүш башталат да, англдарга көз каранды султандыктардын баары бириңин артынан бири боштондукка чыга баштайт. Натыйжада 1967-ж. 29-ноябрда английялык резиденциянын флагштогуна республиканын туусу орнотулат. Ал эми 30-ноябрда Аденде жаны көз карандысыз мамлекет — Түштүк Йемен Элдик Республикасы жарыяланат. 1970-ж. ал Йемен Элдик Демократиялык Республикасы (ЙЭДР) болуп аталац калат. Ошентип, 1967-ж. чейин аймагында Улуу Британияга көз каранды эмирликтөр, султандыктар жана шейхтиктөр жайгашкан Түштүк Йемен көз карандысыз, эгемендүү өз алдынча мамлекетке айланат.

1975-ж. ЙЭДРдин үч прогрессивдүү партиясы биригип, бирдиктүү саясий уюмду — Улуттук фронтту, анын базасында 1978-ж. октябрда Йемен социалисттик партиясын түзгөн.

80-жж. эки өлкөнүн ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, натыйжада 1990-ж. 21-майда бирдиктүү бир мамлекет — Йемен Рес-

публикасы түзүлгөн. Конституциялык монархиянын ордуна республикалык түзүлүш орногон.

Йемен Республикасы — контрасттуу өлкө. Республиканын батыш болугу чыгышынан абдан айырмаланып турат. Өлкөнүн борбору Аден шаары өлкөнүн жалпы фонунан өнүккөн өнөр жайы менен өзгөчөлүп турат. Мында өнөр жай өндүрүшүнүн 80%ы, эл аралык маанидеги транспорт түйүнү жайгашкан. Аден бири-биринен окчунураак жайгашкан конуштардан турат. Шаардын байыркы борбордук белүгү Кратер башка белүктөрүнө салыштырмалуу кыймылдуу келет. Анда өкмөттүк мекемелер жана банктар жайгашкан.

Өлкөнүн чыгыш аймагында орто кылымдарда пайда болгон Шибам, Тарим жана Сайвун шаарлары жайгашкан. Аден булунунун бухталарынын биринде, Аль-Кара тоолорунун этегинде Аденден кийинки чондуктагы Эль-Мукалла шаары созулуп жатат. Африка материгинин үзүндүсү болгон тоолуу Сокотра аралдары Эль-Мукалла шаарына жакын аралыкта жайгашкан. Сокотра аралдарынын тургундары аралаш кандуулар. Анткени бил аралда ар кайсы мезгилдерде гректер, индуистар, португалдар, сомалилер, арабдар жашашкан. Ошондуктан аларды кайсы бир этностук топко кошуу кыйын. Аралдын борбордук белүгүнде көчмөндер жашайт. Аларда уруулук-уруктуу түзүлүш сакталып калган. Калкынын түс-келбеттери да ар түрдүү: өрөөндө жашагандар кара торусунан келип, жапалдаш бойлуу, дениз жәэктеринде — кара жүздүү негроиддер, тоолуктар болсо узун бойлуу, ак жуумал келишет. Алар ар түрдүү тилдерде сүйлешет. Аялдары көз карандысыз абалда жашашат. Буларга кошумча алардын учурашуусун айта кетүүгө болот. Жакын адамдар жолугушканда бири-бири менен он колдорун кармашып, анан мурундарынын учтарын тиизизип учурашышат. Өбүшүп учурашканга барабар болгон мындай учурашуу Чыгыш Арабиянын айрым султандыктарында да кездешет.

Оман султандыгы (1970-ж. августуна чейин Оман имамдыгы жана Маскат султандыгы) Арабия жарым аралынын түштүк-чыгыш белүгүндө жайгашкан. Мусандам жарым аралынын түндүк четинде султандыктын өлкөнүн негизги аймагынан бөлөк жайгашкан чакан аймагы бар. Андан тышкары, Араб денизинде Гасир аралы да Оманга тиешелүү. Оман султандыгы түндүгүнөн Бириккен Араб Эмирлиги, түндүк-батышынан — Сауд Арабстаны, батышынан — Йемен Республикасы менен чектешет. Борбору — Маскат шаары. Мамлекеттик түзүлүшү — абсолюттук монархия. Мамлекеттин жана өкмөттүн башында султан турат. Мыизам чы-

гаруу бийлигин Улуттук жыйын жүргүзгөнү менен, мыйзам чыгаруу бийлиги да, аткаруу бийлиги да султандын колунда. Оман азыркы кезге чейин деле орто кылымдардагыдай феодалдык өлкө бойдон калууда. Султандыктын өкүмдарлары аны XXI к. таасиринен коргоп келишет. Ошентсе да, Омандын экономикасында жана маданиятында кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп жаткандыгы байкалат.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** 1798-ж. Англия Оманга өлкөнү кулга айланыргыдай шарттагы тен укуксуз келишимди тануулаган. XIX к. экинчи жарымында Оман британиялык протекторат болуп жарыяланган. 1920-ж. Англиянын омандык көтерүлүшчүлөргө каршы жүргүзгөн жети жылдык согушу ийгиликсиз аяктап, акырында Оман имамдыгынын көз карандысыздыгын тааныган Сиб келишимине кол койгон.

Оманда нефти кендери ачылгандан кийин 1955-ж. Маскат султандыгынын жардамы менен Англия Оман имамдыгына каршы интервенциясын баштаган. 1957-ж. баскынчыларга каршы жалпы эл көтерүлгөн. Баштондук кыймылы 1965-ж. озгочо күчөп, Дофар платосунда Элдик фронт жетектеген партизандык кыймыл жайылган. Жалпы элдик кыймылды басууга күчү жетпей калган Англия 1970-ж. реакциячыл султан Саид ибн Теймурдун ордуна анын уулу Кабустун султан болуусуна көмөктөшөт. Султан Кабус Маскат султандыгын жана Оман имамдыгын бириктирген. 1971-ж. Оман султандыгы Араб өлкөлөрүнүн лигасына жана БҮУга мучө болуп кирген.

Омандын жаратылыштык-климаттык шарты Йемендикине окшош болгондуктан, калкы да өзгөчө Дофар провинциясынын тургундары, йемендиктердей эле түштүк азиялык жана чыгыш африкалык таасиргө тушуккандыктан, улуттук материалдык жана руханий маданияты да окшошуп кетет.

1970-ж. кийин Оманда билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармактары өнүгө баштаган. Бирок ал өзгөрүүлөр элдин мұктаждыкторын толук канааттандыра элек. Азыркы учурда Оман султандыгы начар өнүккөн араб өлкөлөрүнүн катарында.

**Бириккен Араб Эмириллиги.** БАЭ — Абу-Даби, Дибай (Дубай), Шаржа, Аджман, Умм-эль-Кайвайн, Рас-эль-Хайма, Эль-Фужайра деген 7 эмирликти бириктирген федерация — Арабия жарым аралынын чыгыш тарабында, Перс жана Оман булундарынын жәэктеринде жайгашкан. Батышынан жана түштүгүнөн Сауд Арабстаны жана Оман менен чектешип турат. БАӘнин аймагына Перс булунундагы аралдар (Дальма, Эль-Ясат ж.б.) да кирет. Федерациянын борбору — Абу-Даби шаары. Аткаруу

бийлиги президентке, ошондой эле Башкаруучулардын Жогорку Кенешине таандык. Мыйзам чыгаруу бийлигин бир палаталуу Федерациянын Улуттук Кенеси ишке ашырат.

БАЭ — феодалдык калдыктар катуу сакталып калган жана капиталисттик элементтери бар өнүгүп келаткан өлкө. Абу-Дабиден башка эмирликтердин баары тен абсолюттуу монархиялар.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** БАЭнин байыркы жана орто кылымдардагы тарыхы Омандын тарыхы менен бирдей. Анткени бил эмирликтер Омандан XIX к. башында бөлүнүп чыгышкан. Англиялык Ост-Инди компаниясына карши куралдуу күрөштөрү үчүн англдар бил эмирликтерди «жапайылардын жээги» деп аташчу.

1820-ж. жергиликтүү өкүмдарлар (Эль-Фужайра эмиринен башкасы) Ост-Инди компаниясы менен түбөлүк тынчтык келишимин түзүшкөн. 1853-ж. бил Генералдык келишим түбөлүккүү мезгилге узартылган. Ошол учурдан баштап «жапайылардын жээги» «жооштуулган жээкке» айланган. Эмирлер Абу-Дабидеги жана Дибайдагы англиялык саясий агенттерге баш ийишкен. Улув Британия 1892-ж. бил «жооштуулган жээктин» протектораттыгын расмий түрдө жарыялаган.

Бириинчи дүйнөлүк согуштан кийин БАЭде улуттук-боштондук кыймылы башталган. 50-жж. бил жерде нефти кени ачылгандан кийин ал кыймыл күч алган. Дүйнөлүк колониялык системанын кризисинин шартында англиялык өкмөт 1968-ж. езүнүн Суец каналынын чыгышында, т. а. Перс булунунда, жайгашкан аскердик базаларынан аскерлерин чыгарып кетүүгө аргасыз болот. 1971-ж. декабрда 6 эмирликтен турган эгемендүү федерациялык мамлекет — Бириккен Араб Эмирлиги түзүлгөн. 1972-ж. февралда ага Рас-эль-Хайма эмирлиги кошулган. БАЭ жарыялангандан кийин протекторат жөнүндө макулдашуулар «достук жөнүндө келишим» менен алмаштырылган. Ага ылайык, Англия БАЭде езүнүн кенешчилерин сактап калган жана андагы езүнүн куралдуу күчтөрүнүн бирикмелерине келип тuruуга укук алган. Англия езүнүн аскердик базаларын федерациялык өкмөткө формалдуу түрдө өткөрүп берген жана эмирликтерге аскердик жана экономикалык «жардам» берип тuruуга убада берген. 1971-ж. аягында БАЭ Араб өлкөлөрүнүн лигасына жана БҮУга мүче болуп кирген.

Бириккен Араб Эмирлигинде азыр деле байыркы сугат системасы жана дениз чарбачылыгы басымдуулук кылат. Ошого жараша сугат жана жер иштетүү шаймандары, балык уулоо

шаймандары, жакут-берметтерди өндүрүү жолдору салттуу мұнайынан түзүлүп шаймандаштырууда көрсөткөн.

**Бахрейн мамлекети** Түштүк-Азияда, Перс булунундагы Бахрейн архипелагында жайгашкан. Архипелагдың куралының көлемі ар түрдүү болгон 33 материкик жана кораллдык аралдар кирет. Алардың эн ириси Бахрейн. Ал эми Мухаррак, Ситра, Умм-Наасан, Хавар, Жида ж.б. аралдар андан кийла кичине. Борбору — Манама — Бахрейн аралында жайгашкан. Мамлекеттік түзүлүшү — конституциялық монархия. Мамлекет башчысы — эмир; эмидердин бийлиги мурасталат. Аткаруу бийлиги премьер-министрке таандык.

Бахрейн — Перс булунундагы нефти өндүрүүчү чакан эмирлик. Ал 1971-ж. англиялык протектораттыгы жоюлгандан кийин көз карапандысыз өлкө болуп калган. Ошондо шейх өзүн эмир деп жарыялаган. 1973-ж. бери эмидердин бийлигин аз да болсо чектеген конституция иштейт. Улуттук жыйын (парламент) 1975-ж. таратылғандыктан, мыйзам чыгаруу ыйгарым укуктары Министрлер кабинетине берилген.

Бахрейн деген сез арабчадан котортондо «эки дениз» дегенди билдирет. Байыркы заманда бул аралды ортосун суу бөлүп турган имиш. Ошондон улам ушинтип аталыш калган болуш көрек деген уламыш кеп айтылат. Көлөмү чакан болгонуна кара-бастан, Бахрейн байыртадан бери эле Чыгышка да, Батышка да жакшы таанымал өлкө. Уламышка Караганда, «Мин бир түн» жомогундагы денизде сүзүүчү Синдбад ушул жерде жашаптыр. Бул жерде көрүнүктүү араб географы Ибн-Батута жана италиялык саякатчы Марко Поло болушкан экен.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** XIX к. башында архипелаг Англиянын таасир этүү чөйрөсүнде болуп калган. 1820-ж. Бахрейн Персия булунундагы эмирликтер менен Улуу Британиянын ортосундагы Башкы келишимге кошуулуга аргасыз болот. 1861-ж. англдар Бахрейнге толук зээлик кыла баштаган жана 1871-ж. англиялык протекторат болуп расмий түрдө жарыяланган. Бириңчи дүйнөлүк согуш башталар алдында жана согуш мезгилинде бул жерде Персия булунундагы эн ири англиялык аскердик база орнотулган. Согуштан кийин Бахрейнге американлык капитал киргизиле баштаган. 20-жж. чалгындоо иштери жургүзүлүп, 1932-ж. тартып нефти өндүрүле баштаган. Англия архипелагдагы саясий позициясын чындоо максатында Бахрейнди «аны менен өзгөчө союздук келишим» боюнча байланыштагы «көз карапандысыз араб мамлекети» деп жарыялаган. Иш жүзүндө бийлик мурдагыдай эле Манамадагы британиялык

резиденттин жана шейхтин көп сандаган англиялык кенеш-чилеринин колунда бойдон кала берген. Ага карабастан Бахрейнде 1918-ж. эле боштондук кыймылы башталган. Ал Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Англияга каршы ири чыгууларга айланган. 1955-ж. башында Бахрейндиктеги улуттук-боштондук фронту түзүлгөн. Ал 60-жж. бир катар иш таштоолорго жана демонстрацияларга жетекчилик кылган. Натыйжада 1971-ж. Бахрейн көз карандысыз эмирлик болуп жарыяланган. Бирок өлкөдө англиялык аскердик базалар сакталып кала берген, ал эми Бахрейн менен Улуу Британиянын ортосундагы «өзгөчө союздук келишим» «достук жөнүндөгү келишим» менен алмаштырылган. Өлкөдө саясий партияларга тыюу салынган.

Бахрейндиктерде, Түштүк-Батыш Азиядагы башка араб элдеринен айырмаланып, шаардык жана айылдык тургундардын салттуу маданиятында кескин айырмачылыктар бар. Арабия жарым аралынын жаны тургундары баҳарналардын – иран-дашкан арабдардын маданияты алардан да өзгөчөлөнүп турат.

Коомдук жана үй-булелүк тиричиликтө сунниттер менен шиит-баҳарналардын ортосунда айырмачылыктар бар. Ал тургай, шаарларда да алар өз-өзүнчө топтолуп жайгашышат. Сунниттер бедуиндерден тааралгандына жана алыс болсо эмирдин үйү менен тууган-урукташ болушканына сыймыктыншат. Шиит-баҳарналар Мухаммед пайғамбардан тааралгандыктан, өздөрүн эмирдин үйүнөн жогору коюшат. Алар башка баҳрейндиктерге караганда динчилирээк жана консервативдүү келишет. Иранда XX к. 20-30-жж. жүргүзүлгөн маданий-тиричиликтө реформалар аларга таасир эткен деле жок. Сунниттердин өздөрүнүн соту – казысы – бар, шииттердикі өзүнчө сот. Өлкөдө XX к. 70-жж. гана жогорку сот органы түзүлүп, эки жактын тен сот иштерин жүргүзе баштады.

Бахрейнде шарият менен мыйзамдаштырылган патриархаттык тартип сакталып калган. Аялдар тен укуксуз. Шаардык суннит аялдар бетин жоолук менен жаап жүрүүгө милдеттүү. Ал эми дыйкан баҳарна аялдар беттерин жоолук менен жабыш-паганы менен, үйдөн алыс чыкканда же башикалар үйгө келип калганды беттерин чадурдун учу же колу менен жаап алышат.

Перс болунундагы эң алгачкы «нефтилүү мамлекет» болгондуктан, Бахрейнде заманбап өзгөрүүлөр көп. Манаманын дениз жәэгине жакынкы бөлүгүндө ультразаманбап администрациялык жана ишкердик имараттар мечиттин мунаралары менен бой тирешип турат. Аларга улай ар кандай түстөгү, индиялык

стилдеги учтугуй аркалуу жана лоджиялдуу эки кабат коттедждердин кварталдары пайда болду. Эмирдин жаны ордосунун эшиктери фотоэлементтик сигнал менен автоматтуу түрдө ачылат.

Бахрейнде маданий, адабий жана спорттук клубдардын саны арбууда.

ХХ к. 50-жж. тартып мектептерде окутуу акысыз. Мектеп программаларында диний предметтерге чон көнүл бурулат. Мамлекеттик медициналык тейлеөөгө өзгөчө көнүл бурула баштады.

#### Суроолор:

1. Сауд Арабстанынын аймагында Араб халифтигинин негизделиши менен кандай өзгөрүүлөр болгон?
2. Бүгүнкү күндө анын маданиятында кандай өзгөчөлүктөр байкалат?
3. Мекке жана Медина шаарлары тууралуу дагы кандай маалыматтарды билесинер? Алардын мусулман турмушундагы ролу кандай?
4. Йемен Республикасы кандайча пайда болгон?
5. Оман менен Бириккен Араб Эмирлигинин тарыхый өнүгүүлерүндө кандай жалпылыктар жана айырмачылыктар бар?

### § 24. Катар. Кувейт. Израил. Кипр

**Катар мамлекети.** XVIII к. Катарда феодалдык шейх династиясы ат-Тани башында турган чакан эмирлик түзүлгөн. Ал XIX к. бүткүл Катар жарым аралын бириттирген. Ошондо ат-Тани менен Бахрейндин өкүмдәр аль-Халифтин ортосунда бийлик үчүн күрөш башталган. Ушундай жагдайдан пайдаланган Англия 1868-ж. Катарга «союздаштык» деп аталган алгачкы төн укуксуз келишимди тануулаган. А бирок 1872-ж. Катарды түрктер кайрадан басып алышкан. Ошентип, Дохадагы түрк гарнизону Биринчи дүйнөлүк согуш башталганга чейин турган. 1914-ж. англ-осмон келишиминин негизинде формалдуу түрдө Катардын көз карандышыздыгы таанылган. Ал эми 1916-ж. Катардын шейхи Англия менен протектораттык жөнүндө келишимге кол коюуга мажбур болгон.

1930-жж. Катарда нефти кени табылган жана экинчи дүйнөлүк согуштан кийин өндүрүлө баштаган. Жергиликтүү жумушчу табынын түзүлүшү менен англиялыктарга каршы боштондук күрөшү жана демократиялык кыймыл башталган. 60-жж. тартып өлкөдө нефтичилердин профсоюзу жана прогрессивдүү саясий партиялар пайда боло баштаган. Ошондуктан өкмөт айрым, негизинен маданий, реформаларды жүргүзүгө арга-

сыз болгон. 1970-ж. убактылуу конституция кабыл алынган. 1971-ж. Катар көз карандысыз мамлекет болуп жарыяланганына карабастан, өлкөдө Англиянын таасири күчтүү бойdon кала берген. Ошентип, ошол эле жылы экономикалык, аскердик-саясий жана маданий кызматташтыкты караган англ-катар «достук келишиими» түзүлгөн.

Катарда дыйканчылык қылууга жарактуу жер өтө аз. Эгерде башка араб өлкөлөрүндө көчмөнчүлүктөн отурукташууга өткөн эл сугат жерлерин өздөштүрүүгө өтүшө, катарлыктар негизинен денизде сүзүүчүлөр, балыкчылар, бермет алуучулар, кеме куруучулар болуп калышкан. Катардагы уруу мүчөлөрү дениз жаныбарлары менен тамактанышса да, алардын шейхтери өздөрүнүн бедуиндик каада-салтын сакташууда. Азыр алар анчылыкка алгыр шумкарлары жана күлүк тайгандары менен чыгышканы менен, мурдагыдай атчан эмес, автомобилдер менен мергенчилик кылышат.

Чарбанын бир кыйла өнүккөн тармагы нефти өндүрүү өнөр жайы болуп саналат. 1938-ж. Духандын жанында алгачкы скважина бургулана баштаган, ал эми 1949-ж. ноябрда Катардан Европага алгачкы танкер сүзүп кеткен. 1968-ж. Нефти өнөр жайын өнүктүрүүнүн улуттук компаниясы — НОДОКО — негизделген. 1974-ж. аягында Катар өкмөтү чет өлкөлүк нефти компанияларына көзөмөлдүк орноткон.

Өлкөнүн коомдук турмушунда туугандык байланыштар жана патриархалдык-феодалдык уруулук каада-салттар чон роль ойнойт. Ага өкмөттөгү дәэрлик бардык жогорку кызматтарды ат-Тани үйүнүн мүчөлөрү ээлеп тургандыгы далил болуп саналат.

Катарда диний ишеним да катуу сакталган. Катарлык ваххабилер фанаттардан болушпаса да, аларда өздөрүн Мухаммед пайгамбардын тукумдарыбыз деп эсептешкен сейиддер урматталат. Алар коомдук тепкичин феодал ак сөөктөрдөн кийинки баскычында турушат. Алардан кийинки баскычты «асылзада» уруулардын мүчелеру ээлешет. Алардын соңунда калган калайык-калк турат. Эн ақыркы баскычтагылар — мурдагы кулдар жана алардын тукумдары. Бул салттуу иерархия азыркы учурдагы оокаттуулардын жана оокатсыздардын, ар кандай женилдиктерге ээ катарлыктар менен андай укуктары жок иммигрантардын карама-каршылыктары менен толук айкалышып турат. Ал эми коомдо жана үй-бүлөдө аялдардын тең укуксуз абалы сакталып калган. Маселен, телестудияда аял диктордун иштеши үчүн әмирдин атайын уруксаты керек болгон.

Катар мамлекети калктын жан башына карата денгээли боюнча дүйнөдөгү алдынкы орундардын бириnde турат. Билим берүү жана медициналык тейлөө акысыз. Мектеп окуучулары мамлекеттин эсебинен тамактанышат, окуу китептерин алышат жана кийинишет. Мектептерде мусулман дининин негиздерин окутууга өзгөчө көнүл бурулат. Эркек жана кыз балдар эки башка окутулат. Окуучулардын жарымына жакыны — кыздар. Бул ислам өлкөсү үчүн адаттагыдан тышкаркы көрүнүш. Катар эмирлигинин адабий тили — араб тили. Сүйлөшүүдө араб диалектиси колдонулат. Ал эми билимдүү катарлыктар англ ис тилинде сүйлөшүшөт.

Кувейт мамлекетинин XIX к. формалдуу түрдө осмон зэлиги бойдон калган жана ас-Сабах шейхтери башкарған Кувейт барган сайын британиялык жарым колонияга айланып кеткен. XIX к. соңунда Германия менен Франциянын саясий жигердүүлүгүнүн күч алышынын натыйжасында Англия шейх менен өлкөдөгү британиялык артыкчылык жөнүндө жашыруун макулдашат, ал эми 1914-ж. Кувейтти Англиянын протектораты деп жарыялайт.

Дүйнөдөгү эн ири нефти өндүрүүчү өлкөгө айланган Кувейт саясий көз караптызызкка Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин гана ээ болгон. Ал 1961-ж. көз караптызыз эмирлик болуп жарыяланган. 1966-ж. эмиратта демократиялык кыймылдын кысымы менен бир катар экономикалык жана маданий реформалар жүргүзүлгөн. Көз караптызыз Кувейт мамлекети позитивдүү бейтараптык саясатты жүргүзүп келет.

Чондугу жагынан өлкөдө экинчи орунду эзлеген Мина-эль-Ахмади шаары өлкөнүн башкы нефти экспорттоочу порту болуп саналат. Анын кеме токтоочу жайында күнү-түнү менен ар кайсы өлкөлөрдүн желектери желбиреген танкерлер үзүлбөй келип-кетип турат. Мина-эль-Ахмадиде «Кувейт ойл компаний» нефти компаниясынын башкармалыгы жайгашкан.

Кувейттин эн зор нефтилик кирешелери маданиятты өнүктүрүүгө кенири материалдык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. XX к. 60-жж. тартып өлкөнүн борбору Эль-Кувейт таанылгыстай болуп өзгөрүлдү. Темир-бетон плиталардан тургузулган өкмөттүк мекемелердин имараттарынын, байлардын ак сарайлары менен чон-чоң үйлөрдүн архитектурасында европалык стиль басымдуулук кылат. Кувейттин калган шаарлары да толугу менен кайрадан курулду жана курулуп жатат. Айыл-кыштактарында да заманбап курулуштар курулууда. Бирок кечмөндөр-

дүн жана жарым көчмөндөрдүн турак жайлары мурдагыдаи эле жалпы арабдык типтеги кара кийиз жабылган чатыр бойдон калууда.

Кувейт коомчулугунда модернизациялоо процесси жүргөнү менен, эски каада-салттардын калдыктары дагы деле болсо сакталып калган. Диний ишенимдери күчтүү бойдон. Орозо кармоодон тышкary, беш негизги мусулман майрамы белгиленет. Алар: Мухаммед пайгамбардын туулган күнү, Жаны жыл (Мухаммед пайгамбардын Меккеден Мединага кеткен күнү), *мираж* (Мухаммедин асманга саякаты) *ид сагир* (ооз ачуу, орозо айт), *ид кабир* (орозодон кийин 70 күн өткөндөн кийинки курмандыкка чалуу, курман айт). Бул майрамдардын баары тен мечитте жана үйдө кудайга сыйынуу жана куран окуулар менен коштолот.

Үй-бүлөлүк турмушта эски арабдык салт дале болсо катуу сакталып калган. Айыл калкынын оокаттуу катмарында бөлүнбөстөн, чон үй-бүлө болуп жашагандар бар. Эркектердин үйленө турган курагы 15 жаштан башталат, кыздардыкы — 12 жаш. Калын берүү, туугандык нике сакталып калган. Консервативдүү төбөлдөрдүн арасында көп аял алуучулук бар. Балдары ата-энесин, кичүүлөр улууларды ызааттап сыйлоого милдеттүү. Үй-бүлөлөр көп балалуу. Бала, өзгөчө эркек бала терөгөн аялдардын үй-бүлөдөгү орду бекем.

Урбанизация процесси үй-бүлөнүн кенже мүчөлөрүнүн көз карандылыгын бир аз женилдetti. XX к. 60-жж. жаштар жана аялдар кыймылдары пайда болуп, жаштар жана аялдар уюмдары түзүле баштады. Алар аялдардын үй-бүлөдөгү патриархалдык-шарияттык тен укуксуздугуна каршы иш жүргүзүшүүде.

Кез карандысыз Кувейт мамлекетинде билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармактары өнүктүрүлө баштады. 70-жж. ортосунда өлкөнүн калкынын 70% сабатсыздыгын жойгон. Эркек жана кыз балдар эки башка окутулат. Шарияттын негиздерин окутуу — милдеттүү предметтерден болуп саналат.

Кувейттиктер кувейттик эместерге караганда зор артыкчылардан пайдаланышат. Өлкөдөгү мамлекеттик жана жеке менчик жогорку кызматтардын баарын кувейттиктер гана ээлешет. Ишке орношууда талапкерлер жок болуп калган учурда гана иммигранттарды алышат. Кара жумуштардын баарын кувейттик эместер аткарышат. Квалификациясыз жумушчулардын орточо эмгек акысы башка араб өлкөлөрүнүн баарынан жогору.

Кувейт мамлекетинин адабий тили — араб тили. Сүйлөшүүде анын араб диалектиси колдонулат. Түштүк Ирак менен тыгыз

байланышта болгондуктан, ирак тилинин таасири күчтүү. Оозеки сезүндө фарси сездерү да көп кездешет. Ишкер чойредө жана интеллигенттер арасында англис тили көбүрөөк колдонулат.

**Израил мамлекети** Жер Ортолук денизинин түштүк-чыгыш жээгинде жайгашкан. Ал Бириккен Улуттар Ююмунун (БҮУ) Генералдык Ассамблеясынын 1947-жылдын 29-ноябрдагы Палестинага болгон Англиялык мандатты жооу жана анын аймагында эки — арабдык жана еврейлик — көз карандысыз мамлекетти түзүү жөнүндө чечимине ылайык, 1948-ж. 14-майда түзүлгөн. Мамлекеттик түзүлүшү — унитардык парламенттик республика. Израилдеги бүткүл бийлик сионисттик буржуазиянын колунда. Мамлекет башчысы — парламент тарабынан беш жылдык мөөнөткө шайланган президент. Израилдин конституциясы жок. Анын ордуна негизги мыйзамдар деп аталган мыйзам актылары колдонулат. Мыйзам чыгаруу бийлиги бир палаталуу парламентке (кнессет) таандык.

Экинчи дүйнөлүк согушка чейин Осмон империясынын курамына кирген Палестина XIX к. ортосунда эле империалисттик дөөлөттөрдүн тирешүү объективине айланган. Арабдык Чыгыштын ушул бөлүгүнө ээлик кылууну көздөгөн колониялык дөөлөттер XIX к. 90-жж. пайда болгон еврейлик буржуазиялык-улуттук сионисттик уюмdu пайдаланышып, Палестинага ар кайсы өлкөлөрдө жашаган еврейлерди көчүрүп баруу саясатын жүргүзүшкөн.

1917-ж. ноябрда Улуу Британиянын тышки иштер министри Бальфур белгилүү сионисттик ишмер, банкир Ротшильдге британиялык өкмөттүн Палестинада «еврей элинин улуттук очогун» түзүү идеясына көз карашы түз экендигин билдирген кат жөнөткөн. Өкмөттүк расмий документтин күчүнө ээ болгон бул кат «Бальфурдун декларациясы» катары тааныла баштайт.

Биринчи дүйнөлүк согушта Осмон империясын женилишке учураткан Англиялык өкмөт мына ушундай мүдөө менен Палестинада өзүнүн оккупациялык аскерлерин калтырып койгон да, кийин өлкөнү башкаруу мандатын алууга жетишкен.

Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин **Жакынкы Чыгыштагы** бардык өлкөлөрдөгүдөй эле Палестинада да улуттук көз карандысыздык учун элдик кыймыл катуу күч алгандыктан, Англиялык өкмөт Палестинадан чыгып кетүүгө жана анын согуштан кийинки статусу жөнүндө маселени чечүү вазийпасын Бириккен Улуттар Ююмуну өткөрүп берүүгө аргасыз болгон.

1947-ж. БҮУнун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн атайын комиссиясынын Улуттар лигасынан Палестинаны башкаруу же-

нүндөгү мандатты алуу жана аны эгемендүү эки мамлекетке бөлүү жөнүндөгү чечимин көпчүлүк добуш менен бекиткен. Ошентип Палестина арабдык жана еврейлик эки мамлекетке болунуп калган. Арабдык бөлүгүнүн аймагы  $11,1$  мин  $\text{км}^2$ , еврейлик бөлүгүнүн аймагы  $14,1$  мин  $\text{км}^2$  түзгөн. Иерусалим шаары БҮУнун өзгөчө эл аралык көзөмөлүндөгү өз алдынча администрациялык бирдик болуп калган.

Англиялык мандаттын таасир этүү меөнөтү бүтүп, Израил мамлекети жарыяланган күндүн эртесинде согуш башталган. Англиялык, арабдык реакциячыл күчтер жана агрессивдүү сионисттик чөйрөлөр тарабынан көкүтүлгөн бул согуш араб элинин да, еврей элинин да таламдары үчүн жат эле. Бул согуштун кесепеттери палестиналык арабдар үчүн өзгөчө трагедиялуу болгон. Израил 1948–1949-жж. Палестинага тиешелүү деп эсептелинген аймактын  $6,7$  мин  $\text{км}^2$  басып алган. Анын калган бөлүгү (Иордан суусунун батыш жээги жана Газа аймагы) Иордания менен Египеттин көзөмөлдүгүндө болуп калган. Ошентип, палестиналык арабдар өз алдынча болуу укугунаң ажырап, Палестина мамлекети түзүлбөй калган.

Учурдан пайдаланган Израил Иерусалимдин батыш бөлүгүн да басып алат (анын чыгыш бөлүгү Иорданияга еткөн). 1950-ж. Израилдин өкмөтү БҮУнун Генералдык Ассамблеясынын 1947-ж. 29-ноябрыйнdagы резолюциясын бузуп, Иерусалимди өз мамлекетинин борбору деп жарыялап, ага парламентин жана башкы өкмөттүк мекемелерин жайгаштырып алат. Арийне, СССР, АКШ ж.б. дүйнөлүк улуу дөөлөттөр бул актыны таанышкан эмес.

1949-ж. февраль – июль айларында Израил менен ага коншу мамлекеттердин (Египет, Иордания, Ливан жана Сирия) орто-сунда  $1239$  км аралыктагы чек араны белгилөө жөнүндө тынчтык макулдашууларына кол коюлган. Кол коюлгандан кийин Израил  $20,7170$  мин  $\text{км}^2$  аянттагы аймакты көзөмөлдөп алган. Израилдик өкмөт куугунтукка алган  $900$  мингे жакын палестиналык арабдар, качкындар үчүн атайын лагерлерге жайгаштырылган. Израил мамлекети түзүлгөндөн бери анын жетекчилиги коншу араб өлкөлөрүнө каршы агрессивдүү согуштук кампанияларды жүргүзүп келүүдө.

1956-ж. Израил Франция жана Улуу Британия менен биргө Египетке каршы агрессиялык согуш жүргүзгөн. 1967-ж. июнде израилдик өкмөт Египетке, Иорданияга жана Сирияга каршы агрессивдүү согуш ачкан. Натыйжада Египетке тиешелүү Синаян жарым аралын жана анын көзөмөлүндөгү Газа секторун,

Иорданиянын батыш аймактарын (анын ичинде Иерусалимдин чыгыш белүгүн) жана Сириянын аймагындагы Голан тоолорун — бардыгы болуп 1,5 млн калкы бар 68,7 мин км<sup>2</sup> араб жерлерин оккупациялап алган. БҮУнун Коопсуздук Кенеши өзүнүн 1967-ж. 22-ноябрдагы чечими менен Израил өкмөтүнөн басып алынган аймактан аскерлерин чыгарып кетүүнү талаап кылган. Бирок Израил Коопсуздук Кенешинин резолюциясын аткаруудан баш тарткан. Израил өкмөтүнүн агрессивдүү тышкы саясаты, оккупацияланган араб жерлеринен чыгып кетүүдөн кыйыктанып баш тартышы 1973-ж. октябрда Жакынкы Чыгышта жаны согуштун чыгышына себеп болгон. Ал согушта Израил адамдарынан да, техникасынан да чон жоготууларга учуралган.

Жакынкы Чыгыштагы абалды жөнгө салуу боюнча 1973-ж. декабрда БҮУнун Коопсуздук Кенешинин Женева конференциясы ачылган. А бирок ал тез эле бүтүп калып, бир да маселе чечилбей калган. Анын ортосунда, американлык дипломатия Жакынкы Чыгыш кризисин «этап-этабы менен жөнгө салуу» керек деген бир тараптуу планды көтөрүп чыккан. 1974–1975-жж. АКШнын ортомчулугунда Египет менен Израилдин ортосунда эки макулдашууга кол коюлган. Натыйжада израилдик аскерлер Суэц каналынан бир канча аралыкка алыстаган, бирок Синай жарым аралынын аймагынын 87 % израилдик оккупациянын астында кала берген.

БҮУнун чечими менен палестиналык араб элинин өз алдынча болуу жана өз мамлекетин түзүү укугу таанылган. Палестиналыктардын улуттук-боштондук кыймылын жетектеген Палестинаны боштондукка чыгаруу уюму (ПБУ) 1974-ж. Биринкен Улуттар Уюму тарабынан палестина элинин бирден-бир мыйзамдуу өкүлү катары таанылган. Палестинаны боштондукка чыгаруу уюму БҮУдагы туруктуу байкоочу статусуна ээ болуу менен, БҮУнун эгидасы (калкасы, камкордугу) астында откорулғон Жакынкы Чыгыш маселелерин талкуулоого толук укукта катышуу үчүн чакырылып турган. Палестиналык каршылык көрсөтүү кыймылы — Жакынкы Чыгыштагы улуттук-боштондук кыймылынын маанилүү топторунун бири.

Оккупацияланган араб жерлеринде көп сандаган израилдик конуштардын түзүлүшү аймактагы демографиялык курамды жана укуктук статусту өзгөртүүгө багытталгандыктан, Израил өкмөтүнүн бул мыйзамсыз аракеттери БҮУнун Генералдык Ассамблеясы тарабынан бир добуштан айыпталууда. 1979-ж. Израил менен Египеттин ортосунда тынчтык келишими түзүлүп,

1982-ж. Синай жарым аралын Египетке кайтарып берген. 1991-ж. бери Жакынкы Чыгыштагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөргө катышат. 1993-ж. Израил менен ПБУнун ортосунда Газа секторундагы жана Иерикон зонасындагы Убактылуу Палестина автономиясын таануу тууралуу макулдашууга кол коюлган.

Израилдин аймагы (1949-ж. тынчтык жөнүндө макулдашууларда көрсөтүлгөн чектердө) түндүктөгү Галилей тоолорунан тартып түштүктөгү Кызыл дениздин Акаб булуна чейин 426 км тегиз эмес узун тилке болуп созулуп жатат. Чыгышынан батышына чейинки максималдуу кендиги 112,5 км, минималдуусу (четки түштүктөгү Эйлата туш) – 10,5 км. Израил мамлекети түндүгүнөн Ливан, түндүк-чыгышынан Сирия, чыгышынан Иордания, түштүк-батышынан Египет менен чектешип турат. Өлкөнүн аймагы алты администрациялык аймакка бөлүнет: Борбордук, Хайфа, Иерусалим, Түндүк, Түштүк, Тель-Авив.

Израил мамлекетинин өкүм сүрүү мезгили, тарыхый масштабдан алып караганда, кыска болгондуктан жана аны жердеген еврей калкынын ар кылдыгынан улам, бул өлкөдө кандайдыр бир бүтүндүктү түзгөн улуттук маданият али калыптана элек. Бул өлкөдө еврейлердин ар түрдүү этномаданий шарттарда өнүккөн этнолингвистикалык топторуна мүнөздүү болгон бир нече маданий комплекстердин конгломераты топтолгон. XX к. экинчи жарымында мына ошол комплекстердин синтези жаныдан гана калыптана баштаган. Ал комплекстер: Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндөгү еврей калкынын кенири массасынын диний жана маданий обочолонуусунун, еврейлердин жогорку катмарынын космополиттүлүгүнүн, сефарддардын жана чыгыш еврейлеринин маданий баалуулуктарынын, кандайдыр бир денгээлде байыркы еврей калкынын тарыхый мурастарынын элементтеринин укмуштуудай айкалышуусунан жааралган ашкеназ маданияты.

Израил мамлекетидеги араб калкынын материалдык жана руханий маданияты коншулаш Иордания жана Сирия өлкөлөрүндөгү арабдардын маданиятына текстеш келет. Арийне, бул өлкөдөгү араб калкынын дискриминацияланышы анын маданиятынын онүгүшүнө кедерги болууда.

Кипр Республикасы Жер Ортолук денизинин чыгыш тараындагы аралда жайгашкан мамлекет. Эл аралык дениз жана аба жолдорунун тоомунда жайгашкандыктан, Кипр бул чөлкөмдө маанилүү саясий жана стратегиялык мааниге ээ. Ал Туркиядан 65 км, Сирия менен Ливандан 110 км, Египеттен 400 км

алыстыкта орун алган. Өлкөнүн Кипр деген аталышы жездин латынча айтылышынан — сиргүт — келип чыккан. Анткени бул өлкө эзелтен бери эле өзүнүн жез кени менен белгилүү.

Кипрдин мамлекеттик түзүлүшү — президенттик республика. Президент мамлекет жана өкмөт башчысы болуп саналат. Аткаруу бийлигин президент башында турган Министрлер Кенеси жүргүзөт. Мыйзам чыгаруу бийлиги парламентке — өкүлдөр палатасына — тиешелүү. Тышкы саясатында Кипр Республикасы аскердик жана саясий блокторго кошулбоо багытын көздөйт. Борбору — Никозия (Никосия) шаары. Администрациялык жактан алты округта бөлүнөт.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** Кипрде 1878-ж. (формалдуу түрдө 1925-ж.) тартып англиялык колониячылар бийлик кылышын калган. Кипрликтөрдин көз караптысыздык үчүн күрешү токтобой койгондуктан, Англия Кипрге көз караптысыздыкты берүүгө аргасыз болгон. Ошентип 1960-ж. 16-августта көз караптысыз Кипр Республикасы жарыяланган. Бул кипр калкынын тарыхый өнүгүүсүндөгү олуттуу окуя болгон. Ошол эле учурда цюрихтик-лондондук макулдашуулар деп аталган танууланган система республиканын эгемендүүлүгүн чектеп койгон. Бул макулдашуулардын негизинде Англия, Грекия жана Туркия Кипрдин көз караптылыгынын «гаранттары» болуп жарыяланып, Англия Кипрдеги эки аскердик базасын сактап калган, ошондой эле Грекия менен Туркия да өздөрүнүн аскердик бөлүктөрүн кармоого укук алышкан.

НАТО баштаган тышкы империалисттик күчтөр Кипр Республикасы түзүлгөндөн тартып эле анын ички иштерине кийлигишип келишкен. Алардын түпкү максаты «энозис» урааны боюнча Кипрди Грекияга кошуу менен, НАТОнун тигил же бул формадагы орбитасына айландыруу болгон. Ошону менен бирге эле бул аралды Грекия менен Туркияга тен болуп берүүгө багытталган иштер да жүргүзүлгөн. Кыскасы, аларга көз караптысыз Кипр Республикасын жооп салуу керек болгон. Натыйжада Кипрдеги абал өтө курчуп, кипрликтөрдин гректер жана түрктер менен куралдуу кагылыштарына чейин барган.

1964-ж. Кипр өкмөтүнүн өтүнчүү боюнча өлкөгө БҮУнун куралдуу күчтөрү киргизилген. 1968-ж. тартып бирдиктүү Кипр мамлекетин түзүү жана анын ички түзүлүшү боюнча жамааттар аралык сүйлөшүүлөр жүргүзүлө баштаган. Арийне, тышкы күчтөрдүн жана ички реакциянын таасиринен улам, андан эч майнап чыккан эмес.

1967-ж. Грекиядагы аскердик төнкөрүштөн жана 1974-ж. июлдагы өкмөткө каршы козголондон кийин, ага удаа Кипрге түрк аскерлеринин түшүрүлүшү менен, республикадагы абал ого бетер курчуган. Түрк аскерлери өлкөнүн түндүк белүгүн (аралдын аймагынын 40% и) басып алышкан. 1974-ж. башында бул аймактагы түрк жамаатынын жетекчилиги бир тарааптуу түрдө «Түрктүк Кипр федеративдүй мамлекетинин» түзүлгөндүгүн жарыялаган. Ал эми НАТО өзүнүн аскердик-стратегиялык позициясын чындоо максатында кипр маселеси БҮУнун чегинде каралышына каршы болууда.

Кипрдин эмгекчи калкынын прогрессивдүү партиясы (1926-ж. түзүлгөн компартиянын мураскери) өлкөнүн бардык прогрессивдүү күчтөрүнүн биримдигин чындоо максатындағы ишти жүргүзүүде.

Кипр — Египеттеги жана Грекиядагы байыркы цивилизациялардын таасири менен, Чыгыш Жер Ортолук денизиндеги материалдык жана руханий маданияты эрте өнүгө баштаган өлкө. Кипрликтер — басып алууларга жана батыштык таасирлерге карабастан, байыркы жана орто кылымдардагы ажайып көркөм маданий каада-салттардын мураскерлери жана улантуучулары.

Түштүк-Батыш Азиянын башка элдериндей эле кипрликтер шайыр жана мамилечил келишет. Алар оюн-тамашаны, ырдап-бийлегенди, шандуу майрамдарды жакшы көрүшөт. Түшүм жыюу мезгили дайыма оюн-зоок менен аяктайт. Жыл сайын февралда Фамагустта апельсин майрамы, сентябрда Лимсолдо вино майрамы белгиленет. Май айынын башында жазгы гүл майрамы майрамдалат. Христиандардын да, мусулмандардын да рождество, пасха, орозо айт, курман айт өндүү диний майрамдары, карнавалдык жүрүштөр, элдик сейилдөөлөр, ыр-бийлер жана оюн-зооктор менен өтөт. Аларга жаш-кары, аял-эркек дебей, элдин баары катышат. Данктуу даталар да өз шааниси менен белгиленет.

Кипрде театр сүйүүчүлөрдүн оюн-зооктору кенири тарадган. Театрдык оюндар көбүнчө ачык асман алдында байыркы амфи-театрлардын сахналарында, орто кылымдык византиялык храмдардын, кресттүүлөрдүн готикалык сепилдеринин жанында коюлат. Жыл сайын элдик ырлардын жана бийлердин фестивалы откөрүлөт. Көп кырдуу фольклордук жанрлардын сакталып калышы менен, Кипрде адабий чыгармачылык да, өзгөчө патриоттук мотивдеги поэзия күчтүү өнүккөн. Тарыхый эстеликтерге жана реликвияларга өзгөчө көңүл бурулат.

Кипрдин эл агартуу тармагы зор прогресске жетишкен: башталгыч жана орто билим акысыз, кесиптик-техникалык билим берүү тармагы системалаштырылган, жогорку техникалык жана токой чарба институттары жана башка жогорку окуу жайлары ачылган. Көптөгөн кипрликтер чет өлкөлөрдө да билим алышат.

**Суроолор:**

1. Катар мамлекетинде кандай тарыхый окуялар болгон экен?
2. Катар мамлекетинин Доха шаарында 2005-ж. еткерулгөн Азия өлкөлерүнүн олимпиадалык оюндары жөнүндө айтып бергиле. Ал Азия оюндарында Кыргызстандан барган спортчулар кандай көрсөткүчтергө ээ болушту?
3. Кувейт мамлекетинин экономикалык жана социалдык өнүгүүсу кандай экен?
4. Израил мамлекети качан жана кандайча түзүлгөн?
5. Кипр жергеси жөнүндө эмнени билдинер?

## VIII ГЛАВА

### ТҮШТҮК АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮ

#### § 25. Индия. Пакистан. Бангладеш

**Индия Республикасы.** Капиталисттик мамилелердин калыштануу процесси жүрүп жаткандыгына байланыштуу XIX к. ортосунда Индияда улуттук кыймылдар күч алган. Алардын жол башчылары түздөн-түз эле англиялык үстөмдүккө карши чыгышпастан, алар ошол доордогу коомдун алдынкы жана европалык таалим-тарбия алган адамдарынан болгондуктан, феодалдык түзүлүшкө жана анын калдыктарына карши күрешүү менен, Индияда социалдык, экономикалык жана ушул сыйктуу реформалардын жүргүзүлүшүн талап кылышкан.

XIX к. 60-жж. англиялык колониялык бийлик бир катар администрациялык реформаларды жүргүзгөн. Ага чейин 1858-ж. Ост-Индия компаниясы жоюлган; колонияны башкаруу ишин борбордоштуруу максатында жогорку бийлик британиялык өкмөтке өткөрүлүп берилген. Өлкөнүн феодалдык төбелдерүнүн социалдык таянычына ээ болуш үчүн колониячылар Индияда 500ден ашуун майда жана вассалдык князьдиктарды сактап турган, көптөгөн феодалдарга жер үлүштерү жана пенсиялар берилген. Ошол эле учурда алар касталык жана диний араздашууну тымызын уюштуруп, калк арасына от жагып турган.

XIX к. ортосунда Индияда мануфактуралык жана фабрикалык өндүрүш дүркүрөп өнүккөн, сүткордук жана касталык куугунтук да күчөгөн. XIX к. аягында фабрикалык-заводдук өндүрүштегү жана плантациялык чарбадагы акционердик капиталдын  $\frac{2}{3}$  бөлүгү англиялыктарга,  $\frac{1}{3}$  бөлүгү гана индиялыктарга тиешелүү болгон. Капитализмдин өнүгүшү менен өнер жайллуу аймактарда, негизинен Бомбейде жана Калькуттада, жумушчу табы пайда болгон. Эмгек шартынын оордугунан, социалдык куугунтуктан жана дискриминациядан улам иш таштоо күрөштөрү көбөйгөн. 80-90-жж. токуу ишканаларынын жумушчулары өзгөчө жигердүүлүк менен чыгышкан.

XIX к. аягында индиялык улуттук кыймылда эки агым пайда болгон. Алардын бири буржуазиялык либералдык кыймыл. Анын өкүлдөрү негизинен реформа жүргүзүнү талап кылышып, колониялык тартипке карши деле болушпай, элди колдошкон эмес. Экинчиси — солчул радикалдар. Алардын лидерлери майда буржуазиялык демократтар болгон. Солчул радикалдар про-

грессивдүү улуттук багытта чыгышын, колониялык жана феодалдык эзүүнү токтоотууну талап кылышкан.

1885-ж. негизинен индиялык буржуазиянын жана улуттук маанайdagы помещиктердин таламдарын жактаган жалпы индиялык партия – *Индиялык улуттук конгресс* түзүлген.

ХХ к. башында бекем позицияны ээлеген индиялык улуттук буржуазия менен англиялык колониячылардын ортосундагы карама-каршылык күчөн. Колониялык бийликтин дисциплинациялык саясаты жана Россиядагы революция тууралуу кабар улуттук ан-сезимге таасир эткен жана 1905–1908-жж. революциянын чыгышына ёбөлгө болгон. Индияда *свадеши* – английялык товарларга байкот жарыялоо (сатып албай коюу) жана ата мекендик товарларды гана сатып алуу кыймылы кенири жайлган. Анын кульминациясы (туу чокусу) Бомбейдеги саясий стачка болгон. Жумушчулардын кесиптик бирикмелери, Бүткүл индиялык профсоюздардын конгресси түзүлген.


Биринчи дүйнөлүк согуштан жана Улуу Октябрь социалистик революциясынан кийин Индияда улуттук-боштондук кыймыл кайрадан күчөн. М. К. Гандинин жетекчилиги менен *саньяграхи* – жарапдык кыймыл кенири кулач жайган. Улуттук конгрессте радикалдык багыттагы лидерлердин таасири күчтүү болгон. Мурда эле пайда болгон маркстык толтор 1925-ж. Индиянын Коммунисттик партиясына бириккен.

Англиялык колониялык бийлик 30-жж. башындағы боштондук кыймылдын жаны жогорулашын, жапырт иш таштоо кыймылдарын жана дыйкандардын чыгууларын ырайымсыздык менен баскан. Бирок социалдык карама-каршылыктардын курчушунан жана колониячыларга каршы чыгуулардан улам, английялык өкмөт 1935-ж. Индияны Башкаруу жөнүндө мыйзам кабыл алууга аргасыз болгон. Ал Мыйзам боюнча Индияда Мыйзам чыгаруу органы түзүлген (ал иш жүзүндө кенеш берүүчү гана орган болгон) жана индиялык коомчулуктун төбелдөрүнө шайлоо укугу берилген. Ал Мыйзам боюнча деле бүткүл бийлик иш жүзүндө колониялык администрациялык аппараттын колунда болгон. Колониялык бийлик жаны Мыйзамдын жардамы менен мурдагыдай эле диний-жамааттык араздашууну курчутууну уланта берген. Ага ыктаган жергилиткүү реакциячыл жардамчылар элди боштондук кыймылышынын ыркын бузган кандуу индус-мусулман кагылыштарына тукуруп турушкан. Индияда феодалдык эзүүнүн жана реакциячыл куугунтуктун уюткusu болгон княздыктар сакталып кала берген.

Экинчи дүйнелүк согуштун жылдарында улуттук-боштондук күрөш күч алган. Гитлердик Германия жана милитаристик Япония талкаланып, Советтер Союзу баштаган прогрессивдүү күчтердүн зор женишке ээ болушу менен согуш аяктаган маалда Индиядагы улуттук-боштондук кыймыл өз кульминациясына жетип турган. 1945–1946-жж. боштондук кыймылы армиянын жана аскер-дениз флотунун бөлүктөрүнө жайылган. Шаарларда демонстрацияга чыккан эл менен полициянын кагылышы күчөгөн. Натыйжада колониячылар Индиядан кетүүгө мажбур болушкан.

1947-ж. августта Түштүк Азиядагы Британиялык колониялык империянын ордуна көз карандысыз мамлекеттер — Индия Союзу жана Пакистан мусулман мамлекети түзүлгөн.

*Индиянын көз карандысыздыгы 1947-ж. 15-августта жарыяланган.* Улуттук-боштондук кыймылдын көрүнүктүү же текчиси Жавахарлал Неру өлкөнүн премьер-министри болуп калган.



Ж. Неру.

Ж. Нерунун өкмөтү согуштан кийинки депрессиядан жана оор запкыдан, Британдык Индияны эки доминионго болуп салуунун кесепетинен улам түзүлгөн кыйынчылыктардан (токуу өнөр жайын чийки зат менен камсыз кылуучу аймактар Пакистанга карап калган) жабыр тарткан өлкөнү экономикалык, социалдык жана маданий жактан өнүктүрүү саясатын жүргүзүүгө багыт алган. Ошентип, жаны өкмөт аралаш экономиканы түзүүгө киришкен. Аралаш экономика — жеке ишкердикти сактоо жана ага кенири мүмкүнчүлүк берүү аркылуу күчтүү жана динамикалуу мамлекеттик сектор. Өлкөнүн резервдик банкы мамлекеттеширилген, жеке менчик акционердик банктардын ишмердигине мамлекеттик көзөмөл орнотулган. Княздыктардын Индия Союзу менен интеграцияланышы Ж. Нерунун өкмөтү жүргүзгөн эн маанилүү иш-чара болду. Интеграциялоонун жүрүшүндө 1947–1949-жж. Индия Союзуна 555 княздык кирген. 1953–1956-жж. администрациялык реформанын натыйжасында штаттар улуттук-тилдик белгилери бойонча түзүлгөн.

1950-ж. 26-январда Индия республика болуп жарыяланган. Жаны конституция өлкөнүн көз карандысыздык жылдарда же-тишкен ийгиликтөриң бекемдеген. «Нерунун багыты» бойонча

жаны өнөр жай тармактары: металлургия, нефти, химия, машина куруу, электрондук ж. б. тармактар түзүлгөн. Аларды түзүүде Индиянын Советтер Союзу жана башка социалисттик өлкөлөр менен өз ара пайдалуу кызматташуусу зор роль ойногон.

Агрардык реформанын натыйжасында дыйкандарды феодалдык жана жарым феодалдык эзүүнүн бир кыйла реакциячыл түрлөрү жоюлганы менен, айыл чарбасындагы абал оор бойдон кала берген, өлкөнүн тамак-аш азыктарына болгон муктаждыктары камсыз кылынган эмес. Анткени дыйкан чарбасынын өндүрүмдүүлүгү төмөн эле, жер ээлери дыйкандарды ырайымсыздык менен эзүүнү уланта беришкен. Айыл чарба продуктуларынын түшүмдүүлүктөрүн арттыруу максатында «жашыл революция» иш-чарасы жүргүзүлген. Ал — агротехникалык иш-чаралардын комплекси, же болбосо, жер семирткичтерди, сорттуу үрөндөрдү кенири жайылтуу ж. у. с. «Жашыл революциянын» натыйжасында дан өндүрүү кыйла арбыган. Бирок, ал оокаттуу дыйкандар үчүн эле ынгайллуу болуп, социалдык тенсиздик күч алган.

1950-жж. башынан тартып Индияда экономиканы көтөрүү, баарынан мурда, мамлекеттик секторду чындоо максатында беш жылдык пландар иштелип чыккан. 30 жылдык көз карандысыздык мезгилинде өнөр жай өндүрүшү 3 эсеге, айыл чарба продукциясын өндүрүү 2 эсеге өскөн.

Индия тышкы саясатында бардык өлкөлөр менен өз ара кызматташтыктагы бейтараптык багытты ээлеген. 1955-ж. Бхилаидеги металлургиялык комбинатты курууга жардамдашшу боюнча Индия менен СССРдин ортосунда түзүлгөн келишим бул эки өлкөнүн ортосундагы кенири кызматташтыкка жол ачкан.

Адегенде империалисттик күчтөрдүн, андан кийин пекиндик гегемончулардын — дүйнөлүк үстөмдүк кылууга умтуулгандардын бир нече жолку аракеттери (1962-ж. Индиянын аймагынын канча бир бөлүгүн басып алгандағы чек ара жанжалалы) Индия Республикасын ал өзү тандап алган кошулбоо саясатынан баш тарттыра алган жок. Бир катар жанжалдардын натыйжасында Индиянын Пакистан менен мамилеси да бузула баштаган.

70-жж. Индиянын экономикалык абалы начарлап социалдык карама-каршылыктар курчуган, таптык жана саясий күчтөрдүн тирешүүлөрү күчөгөн. Улуттук конгресс өкмөтү 1975-ж. жайында өлкөдө чукул абал жарыялаган, бирок андай чара өлкөдөгү олуттуу маселени чечүүгө жардам берген эмес. Ошонд

тип 1977-ж. парламенттик шайлоодо андан бир аз мурдараакта эле түзүлген Жаната парти (Элдик партия) женишке ээ болгон. Ал өлкөдөгү негизги социалдык-экономикалык милдеттерди чече албагандыктан, эл мүдөөсүн актай алган жок. Ошондуктан 1980-ж. январындагы шайлоодо Жаната парти женилип калган.

Бул парламенттик шайлоодо Индира Ганди жетектеген *Индиялык улуттук конгресс* женишке ээ болгон. Анын женишке ээ болушунун себеби, И. Ганди өзүнүн шайлоо алдындагы сөздөрүнде ички жана тышкы саясатта Нерунун багытын кыйشاюусуз жолдой тургандыгын баса көрсөтүп айтуу менен, өлкөдө саясий стабилдүүлүктүр орнотуп, тартилти жана мыйзамдуулукту камсыз кылууну, анын өкмөтү 1975-ж. түзгөн калктын жакыр катмарынын абалын жакшырууга багытталган социалдык-экономикалык иш-чаралар программасын ишке ашырууну убада кылган.

1980-ж. парламенттик шайлоонун дагы бир артыкчылыгы, 1964-ж. Индиянын жикке бөлүнүп кеткен Коммунисттик партиясынын биримдикте чыгышы болду (бири — марксчылар). Өлкөнү ички саясий жана экономикалык жактан өнүктүрүү багытында эки партия тен бирдей позицияны эзлөгендиктен, ушундай кызматташтык түзүлгөн.

**Пакистан Ислам Республикасы.** Улув Моголдор империясынын кулашы, уруулук чыр-чатактар, иран жана афган феодалдарынын чапкындары англиялык колониячылардын баскынчылык пландарын ишке ашырышына жол ачты. Ошентип англиялыктар 1843-ж. Синди, 1845–1849-жж. Пенжабды, 1854–1893-жж. узакка созулган кандуу кармаштардын натыйжасында чыгыш пушта урууларынын жана княздыктарынын жерлерин жана Белужстанды күч менен кошуп алган.

XIX к. экинчи жарымында бул региондун элдеринин улуттук-боштондук кыймылы башталып, XX к. башында революциячыл-демократиялык багыт калыптанган. Анын өнүгүшүнө Батыш Европадагы революциячыл маанайлар, Россиядагы революциялар таасир эткен. 1896–1908-жж. Синддеги хурлардын көтөрүлүштөрү, Белужистандагы 1897–1900-жж. 1915–1916-жж., 1925–1928-жж. көтөрүлүштөр, чек арадагы пушту урууларынын 1919–1921-жж. көтөрүлүшү колониячылардын бийлигин бошондоткон.

Колониялык көз карапандылыктын мезгилинде Түштүк Азия субконтинентинин түндүк-батыш аймактары буудай, пахта жана башка айыл чарба продуктулары боюнча ири өндүрүүчүгө

айланган. Алардын жарымынан көбү метрополияга ташылып кеткен. Ошол эле учурда бул аймактардын өнөр жай өндүрүшү етө начар өнүккөн. Өнөр жай ишканаларынын көпчүлүгү айыл чарба сырьёлорун алгачкы кайра иштетүүчү сезондук ишканалар болгон. Түндүк-батыш аймактардын өнүгүү өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу жергиликтүү бай помешиктер менен индиялык буржуазиянын жогорку топторунун (марвар-гужараттык) экономикалык таламдарынын ортосунда кагылыштар болгон. Индиялык или буржуазия өз ишканаларын чет өлкөлүк фирмалардын конкуренциясынан коргой турган протекциялык бажылык тарифтерди орнаткон. Ошондой эле ал өзүнүн завод-фабрикалары үчүн арзан айыл чарба сырьёлорун алууга да кызықдар болчу. Ал эми түштүк-батыш аймактардын (өзгөчө Пенжабдын) или жер ээлери болсо өздөрүнүн айыл чарба продукциясын тышкы рынокторго чыгаруу үчүн «эркин соода-сатык» тармагын түзүп, ал жактардан чет өлкөлүк өндүрүштүн арзан өнөр жай товарларын сатып алышкан.

Субконтиненттин түштүк-батыш аймактарындагы или жер ээлери менен Хиндустандын жана Батыш Индиянын или буржуазиясынын экономикалык таламдарынын эки башкалыгы алардын ортосундагы саясий жиктелүүгө негиз болгон. 1923-ж. түндүк-батыш аймактарынын мамлекеттик-администрациялык өзгөчөлөнүшү боюнча талаптар коюла баштаган. Өзгөчөлөнүү тенденцияларын чындоого дүйнөлүк биринчи жана экинчи согуштардын аралыгында жылдарда жергиликтүү майда жана орто буржуазиянын, буржуазиялык интеллигенциянын осушу, көпчүлүк майда помешиктердин жана айылдык байлардын ишкердик кылууга етө башташи таасир эткен. Колониялык Британиялык Индиянын шартында бул тенденциялар диний-жамааттык маанайда болгон.

Мусулман лигасынын 1940-ж. 22–24-мартта Лахордо өткөн XXVII сессиясында Индиядагы колониялык Британиялык империянын түндүк бөлүгүндө эки көз карандысыз мусулман мамлекеттерин түзүү талабы коюлган резолюция кабыл алынган. Алардын бири — түндүк-батышта (Пенжаб, Синд, Түндүк-Батыш Чек аралык провинция, Белужистан жана Кашмир), экинчиси — түндүк-чыгышта (Бенгалия, Ассам) түзүлүүгө тийиш болгон. Ал эми мусулман-парламентарийлердин 1946-ж. 8-апрелиндеги конференциясында бирдиктүү көз карандысыз мусулман өлкөсүн — Пакистанды түзүү чечими кабыл алынган.

Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин колониялык системага каршы кыймылдын күч алышынын натыйжасында англиялык



Мухаммад Али Жинна.

колониячылар Түштүк Азиядан чыгып кетүүгө мажбур болушат. Ошентип, Британиялык Индиянын ордуна эки доминион — Индия Союзу жана Пакистан пайда болгон. Пакистандын тунгуч генерал-губернатору Мусулман лигасынын лидери жана Пакистан мамлекетин түзүү кыймылышынын жетекчиси **Мухаммад Али Жинна** (1876–1948) болгон.

1947-ж. августта көз карандысыз Индия жана Пакистан мамлекеттеринин түзүлүшү Түштүк Азиядагы Британиялык колониялык империянын күлгө айландырылган элдеринин улуттук-боштондук күрөшүнүн эң башкы жана маанилүү жениши болгон. Ошону менен бирге эле Британиялык Индиянын көз карандысыз эки мамлекетке бөлүнүү шарты (индустардын жана мусулмандардын массалык миграциясы, империалисттик жана ички реакциячыл күчтөрдүн тукуруусу менен болгон индус-мусулман кандуу кагылыштары) Пакистанды да, Индияны да алсыраткан жана ал экөөнүн көз карандысыздыкка ээ болгондон кийинки мамилелеринин бузулушуна алып келген.

Пакистан Чыгыш жана Батыш облустардан турган. Ортодон Индиянын 1600 км<sup>2</sup> созулган аймагы кесип ёткөн. Пакистанга саны жагынан мусулмандар басымдуулук кылган аймактар кирген.

Пакистан англиялык үстөмдүк доорунан колониялык типтеги артta калган экономиканы мурастаган. Калкынын 90%ы айыл-кыштактарда жашаган. 1948-ж. фабрикалык өнөр жай өлкөнүн улуттук кирешесинин бар болгону 1,4%ын гана түзгөн. Экономиканын негизги тармактарындагы олуттуу позицияны чет өлкөлүк монополия зэлэген. Өлкөнүн көз карандысыздыгын чындоо, аймактардын экономикалык өнүгүүсүндөгү ажырымдыктарды жоюу жана колониялык эзүүнүн мурастарын жок кылуу үчүн радикалдуу социалдык, экономикалык жана администрациялык реформаларды жүргүзүү керек болгон. Анткени Чыгыш Пакистан Батыш Пакистанга караганда кыйла артта калган эле. Мына ошол реформалардын мүнөздөрүн, багыттарын жана темптерин аныктоо үчүн күрөш Пакистандын саясий турмушунун өзөгүн түзгөн.

Пакистандын саясий турмушунда 1954-ж. чейин Мусулман лигасы үстөмдүк кылган. Анын жетекчилигинин иш-аракети Батыш Пакистандын жер ээлөөчү магнантарынын жана ири му-

сулман буржуазиясынын позицияларын чындоого багытталган. 1948-1950-жж. салык өлчөмү жогорулатылып, жер рентасы ескөн. Мындай саясат кенири нааразылыкты туудуруп, жумушчу кыймылы жандана баштаган. 1948-ж. Пакистандын Коммунисттик партиясы (ПКП) түзүлгөн. Ошондой эле дыйкандардын кыймылы да күч алышп, башкаруучу төбөлдөр бир катар агрардык мыйзамдарды кабыл алууга аргасыз болушкан. Чыгыш Пакистанда мамлекет помещиктердин жерлерин сатып ала баштаган да, мураскер ижарапчы дыйкандар мамлекетке салык төлөөчү мураскер жер ээлерине айланышкан. Батыш Пакистанда мураскер ижарапчылар өз жер үлүштөрүн сатып алуу укугуна ээ болушкан.

Пакистанды өнүктүрүүнүн башкы проблемалары чечилбегендиктен, калктын кенири катмары Мусулман лигасынан четтей баштаган жана анын ичинде фракциялык күрөш күчөн. 50-жж. башында алгачкы оппозициялык буржуазиялык-демократиялык партиялар пайда болгон. Бийлик чөйрөсүндөгү күрөш курчугтан. 1951-ж. 16-октябрда Пакистандын тунгуч премьер-министри Лиакат Али хан (1895-1951) өлтүрүлгөн.

1953-ж. декабрда түзүлгөн оппозициялык партиялардын Бириккен фронту 1954-ж. марта шайлоодо Мусулман лигасын баш көтөргүс кылып женип чыккан. Өз бийлигин сактап калыш үчүн башкаруучу бийлик Чыгыш Пакистанга чукул абал киргизет. 1954-ж. 5-июлда Чыгыш, 24-июлда Батыш Пакистанда ПКПнын ишмердигине тыюу салынган. Ошол эле жылы 24-октябрда өлкө боюнча чукул абал жарыяланып, Уюштуруу жыйыны таркатылган.

Ички саясий абалынын стабилсиздигинен пайдаланып, АКШ менен Англия Пакистанды СЕАТОго (1954-ж. 8-сентябрда) жана Багдад пактысына (1954-ж. 23-сентябрда) киргишишкен.

1955-ж. июнда II Уюштуруу жыйыны шайланып, анда башкаруучу чөйрөнүн биротоло кулаганы айкындалган. 1956-ж. 29-февралда Уюштуруу жыйыны Конституцияны кабыл алган. Ага ылайык, доминион Пакистан 1956-ж. 23-марта Пакистан Федеративдүү Ислам Республикасы деп аталган. Бул Конституция өлкөдө парламенттик башкаруу формасын орноткон. Ошентсе дагы, үстү-үстүнө алмаштырылган өкмөттөр өлкөнү өнүктүрүү проблемаларын чече алган жок. 1957-ж. июляда бир нече прогрессивдүү партиялар жана уюмдар биригип, Улуттук элдик партия түзүлгөн. Ага карабастан башкаруу чөйрөсүндөгү ар кайсы топтордун ортосундагы саясий күрөш өкмөттүк кри-

зиске алып келген. Ошентип, 1958-ж. 7-8-октябрда мамлекеттик төнкөрүш болот да, конституция алынып салынат, өлкөгө аскердик абал киргизилип, саясий партияларга тыюу салынат. 27-октябрда армиянын башкы командачысы, аскердик администрациянын жетекчиси генерал М. Айюб хан президенттик милдетти өз колуна алат.

50-жж. аягы – 60-жж. башында бир катар реформалар жүргүзүлүп, натыйжада агрардык мамилелер, агартуу, сот системалары жана башка турмуш-тиричилик тармактары өткөндүн калдыктарынан арылтылган; улуттук өндүрүштүү өнүктүрүү үчүн ынгайлуу шарт түзүлгөн. Бирок бул реформалар ырааттуу жүргүзүлгөн эмес. Өлкөдө аскердик тартипке каршы оппозиция күч алган.

1962-ж. 8-июнда аскердик тартип жоюлгандан кийин өлкөдөгү саясий турмуш кайрадан жигердене баштаган. Бийлик коммунисттик партиядан башка саясий партияларга уруксат берген. 1965-ж. январда президенттик шайлоо болуп, М. Айюб хан кайрадан бийликке келген.

Пакистан 60-жж. бир тараптуу батыш дәелеттөрүнө ыктоодон баш тартып, социалисттик өлкөлөр жана өнүгүп келаткан мамлекеттер менен кызматташуусун өнүктүрүп, эл аралык майданда өз алдынчалуулугун бекемдеоого умтулган. Бирок анын Индия менен мамилеси онолгон эмес. 1965-ж. пакистандык-индиялык согуштук кагылыш Пакистандын экономикасына өтө терс таасирин тийгизген. 60-жж. экинчи жарымында өлкөдөгү саясий абал курчуп кеткен. 1967-ж. түзүлгөн Пакистан элинин партиясы өлкөнүн саясий турмушунда маанилүү роль ойной баштаган. Ал элдик партияны З. А. Бхутто жетектеген.

1969-ж. 25-марта президент М. Айюб хан өз ыктыяры менен иштен кетип, бийлиktи башкы командачы А. М. Яхъя ханга өткөрүп берген. Өлкөдө кайрадан аскердик тартип орнотулган. Аскердик бийлик элдин нааразылыгын басыш үчүн бир катар иш-чараларды жүргүзгөн. Алсак, бирдиктүү Батыш Пакистандын ордуна кайрадан төрт провинция — Пенжаб, Синд, Түндүк-Батыш Чек аралык провинция (ТБЧП) жана Белужистан түзүлгөн.

1970-ж. декабрда Пакистандын тарыхында алгачкы жолу жалпы элдик шайлоо өткөрүлүп, анда демократиялык кайра курууларды жүргүзүү программасы менен чыгышкан партиялар женишке ээ болушкан. Алар: Чыгыш Пакистанда — «Авами лиг» партиясы, жетекчиси Шейх Муджибур Рахман, Чыгыш

Пакистанда — Пакистан элинин партиясы, жетекчиси Зульфикар Али Бхутто. «Авами лиг» партиясынын жетекчилиги бийлиktи Улуттук ассамблеяга өткөрүп берүүнү жана Чыгыш Пакистандын ре-гиондук автономиясын конституциялык таанууну талап кылган. Пакистандын башкаруу чейрөсүнүн калктын басымдуу болугүнүн эркин билдирген бул талаптарды аткаруудан баш тартуусу эн курч сая-сий кризиске алыш келген. Чыгыш Пакистан элинин аскердик диктатуранын тартибине каршы куралдуу күрөшүнүн натыйжасында Бангладеш Элдик Республикасы түзүлген. Даккадагы пакистандык аскерлер 1971-ж. 16-декабрда капитуляцияланган. Эки күн-дөн кийин батыштагы согуштук аракеттер да токтогон. Ошен-тип, 1971-ж. 20-декабрда генерал А. М. Яхъя хан бийлиktи З. А. Бхуттого өткөрүп берип, өзү отставкага кеткен.

Аскердик диктатура кулап, бийликтке жарапандык өкмет келгендөн кийин оор өнөр жайынын ири жеke менчик ишканалары, камсыздандыруу компаниялары жана жеke менчик банктар мамлекеттештирилген. Нефти продуктулары менен соода-сатык кылуучу компаниялар жана кеме куруучу компаниялар жарым-жартылай мамлекеттештирилген же алардын үстүнен мамлекеттик көзөмөл орнотулган. Айыл-кыштактарда коопе-ративдик кыймылды өнүктүрүү чаralары көрүлген.

1972-ж. 21-апрелде аскердик тартип жоюлган. 1973-ж. 14-августта жаңы Конституция кабыл алышын, тарыхта би-ринчи жолу жогорку палата — сенат түзүлген. Сенатта ар бир провинциядан бирдей сандагы өкүл болгон. 1972-ж. 10-фев-ралда эмгек мыйзамына реформа жүргүзүлүп, профсоюздардын укуктары кенейтилген. Ошол эле жылы августта Коммунистик партияга салынган тыю алышын ташталган.

Пакистандын тышкы саясатында да олуттуу жылыштар бол-ду. 1972-ж. Пакистан Британ шериктештигинен жана СЕАТО-дон чыккан, Вьетнам Демократиялык Республикасын, Корей Элдик Демократиялык Республикасын тааныган, Германия Демократиялык Республикасы менен дипломаттык байланыш түзген. 1972-ж. Симле макулдашуусунан кийин Индия менен мамиле да оноло баштаган. 1974-ж. Бангладеш Элдик Республикасын тааныган. СССР менен Каракиже жакын жерде жы-



Зульфикар Али Бхутто.

лына 1 млн т болот эрите турган кубаттуулуктагы металлургиялык заводду куруу боюнча, билим берүү, илим, маданият жаатындагы алмашуулар боюнча келишимдер түзүлгөн.

1977-ж. марта парламенттик шайлоодо Пакистан элинин партиясы (ПЭП) кайрадан женишке ээ болот. А бирок шайлоо алдында түзүлгөн оппозициялык Пакистандык улуттук альянс шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, ПЭПтин отставкага кетишпин талап кылуу кампаниясын жүргүзгөн. ПЭПтин альянстын жетекчилиги менен макулдашууга жасаган аракетинен эч майнап чыккан эмес. Мына ушундай кырдаалда 1977-ж. 5-июлда өлкөдөгү бийлиktи генерал Зия-уль Хак баштаган куралдуу күчтөрдүн жетекчилиги тартып алат. Ошентип, 1978-ж. сентябрда ал президент болуп калат. Ал эми мурдагы тартиптин көпчүлүк жетекчилери камакка алынат. З. А. Бхуттого болсо саясий өлтүрүүнү уюштурган деген айып коюлуп, 1979-ж. апрелде даргага асылган. Өлкөдө пакистандык коомду исламдаштыруу күч алат. Экономика жеке менчик секторду өнүктүрүү багытында өнүгө баштайт, айрым ишканалар менчиктештирилет, чет өлкөлүк инвесторлорго жана каржылык уюмдарга жаны женилдиктер жана артыкчылыктар берилет.

Пакистан 1979-ж. СЕНТОдон чыгып, кошулбоо кыймылынын мүчесү болуп калат.

**Бангладеш.** Бул өлкөнүн аймагынын азыркы кездеги чек арасы 1947-ж. Британиялык Индиянын бөлүнүшү жана Пакистандын түзүлүшү менен калыптанган. Бенгал элинин жыбас кайраттуулук менен жүргүзгөн улуттук-боштондук күрөшүнүн натыйжасында бул аймакта 1971-ж. 16-декабрда кез карандысыз Бангладеш Элдик Республикасы түзүлгөн. 1972-ж. январда Пакистандагы камактан бошонуп келген «Авами лиг» партиясынын лидери Шейх Мужибур Рахман бул өлкөнүн екмөтүн жетектеп калган.

Кез карандысызыдышка ээ болгондон кийин Бангладештеги бенгал эместер өлкөнүн саясий жана экономикалык турмушуна кийлигишүүдөн чёттетилген. Жаш республикадагы саясий бийлик бенгал улуттук буржуазиясынын, бай жер ээлеринин жана алар менен алакалашкан орто катмардын колуна өткөн. Өнөр жай өндүрүшү жана башка тармактардын баары тен жапырт мамлекеттештирилген. Мамлекеттик сектор өлкөнүн жалпы улуттук таламдарына толук жооп берүү менен, социалдык-экономикалык кайра куруулар учун, кез карандысызыдышты чындоо милдеттерин чечүү, эл чарбасын калыбына келтирүү жана

аны пландуу негизде кайра куруу үчүн, улуттук ресурстарды көпчүлүк элдин таламдарында сарамжалдуу пайдалануу жана аларды өнүктүрүү темптерин тездетүү үчүн объективдүү мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген.

Өлкөдөгү жумушсуздуктун жана инфляциянын өсүшү, согуштук аракеттер саясий чыналуунун курчушуна алып келген. 1975-ж. январда башкаруунун президенттик формасы жана бир партиялуу система орнотулган. Бирок абал онолгон эмес. Ошол эле жылы 15-августта офицерлердин тобу төнкөрүп жасап, Мужибур Рахманды өлтүрүп салышат. Жаны бийлик администрациясы құзғө чейин гана аран карманып турат. 1975-ж. ноябрда бийлик генерал Зиаур Рахман баштаган армиялық жетекчиликке өтөт. 1977-ж. апрелде Зиаур Рахман президент болот да, Бангладешти экономикалық жактан өнүктүрүнүн «19 пункттан турган программасын» жарыялайт. Анда айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүүгө басым жасалган. Өкмет өзөктүү тармактарды мамлекеттин колуна алуу менен бирге, жеке ишкердикке жол ачып, экономиканы капиталисттик өнүгүү жолуна бағыттоого умтулган. 1975-ж. августта орнотулган аскердик абал 1979-ж. апрелде жоюлган.

Суроолор:

1. Индия колониячыларга каршы кандай күрөш жүргүзгөн?
2. Пакистандын тарыхындағы орчундуу учурлар кайсы тарыхый окуялар?

## § 26. Непал. Бутан. Шри-Ланка. Мальдив Республикасы

**Непал королдугу.** Тоолуу Непал өлкөсү жолунун татаалдыгынан жана ага жетүүнүн кыйындыгынан Улуу Британиянын сырьёлук базасына айланган эмес. Непал жоокерлеринин каармандык сапаттарын жана чыдамкайлыктарын байкаган англиялыктар кийин Непалды Индияндағы жана башка колонияларындағы элдик каршылық көрсөтүүлөрдү басыш үчүн түзүлгөн өзүнүн колониялык армиясын толуктоочу базага айландырган. Бирок бул кийинчөрөзк болгон. Ага чейин, алгачкы англиялык резидент Катмандуга келген кезде непалдык бийлик Инди компаниясы менен соода-сатык келишимин да түзгөн эмес.

Англиялык резидент бийликтин саясатына нааразы болгондорду пайдаланып, мухтияр Бхим Сен Тхапаны жалаа менен абакка отургузганда, ал өзүн өзү өлтүргөн. Кандай жол менен болсо да бийликке жетүүнү көксөп жүргөн Жанг Бахадур

Ран аттуу феодал angliaлык резиденттин жардамы менен кылдат даярдалган кутумду ишке ашырган. 1846-ж. 15-сентябрга караган түнү Жанг Бахадур ораттардын жардамы менен кандуу кыргын уюштуруп, өзүнүн атаандаштарынын баарын кырып жок кылган. Королдун жетиле элек тестиер бакма уулу такка отургузулуп, чындыгында Жанг Бахадур бийлик жүргүзүп калат. Мына ошондон тартып жүз жыл бою Бангладешти angliaлык колониячылардын каалаган кишиси — Рандын үй-бүлө мүчөлөрү жана алардын укум-тукумдары бийлеп калат. Король падышалык кылганы менен, эч кандай бийлик жүргүзгөн эмес. Рандын олигархиясы өлкөдө ачыктан-ачык эле өз диктатурасын орноткон. Ал angliaлык колониячыларга кынк этпей кызмат етөп, демократиянын жана прогресстин келишпес душманы болгон. Непал Рандардын олигархиясы бийликтен куулган 1951-ж. чейин тышкы дүйнөдөн обочолонуп калган.

1951-ж. өлкөдө агрардык реформа жүргүзүлгөн, алгачкы енөр жай ишканалары пайда болгон. Ошондой болсо да ал бүгүнкү күндө экономикалык өнүгүүсү бошон өлкөлөрдүн катарында. Непал мурдагыдай обочолонбой, тынчтык жана эл аралык кызматташтык учун 1955-ж. БҮУга мүчө болуп кирет. 1955-ж. тартып чейрек кылымдан ашуун Советтер Союзу менен дипломаттык, экономикалык жана маданий байланышта болот. Непалдык жаштар СССРден жогорку билим ала баштшат. 1982-ж. тарыхта биринчи жолу советтик алъяниссттердин Жомолунгма чокусуна чыгуусу ишке ашырылган.

Непал элинин материалдык маданияты өзүнүн бетөнчеленгөн өзгөчөлүгү менен айырмаланып турат жана анын сансыз кылымдарды камтыган өзөктүү тарыхы бар.

Непалдыктардын руханий маданияты динге байланыштуу өнүккөн. Адабият, живопись, скульптура, жыгачтан оюп кесүү, бий, музыка храмдардын, ыйык майрамдардын урматына арналып жараган.

Непалдык маданий өнүгүүнүн аймактык өзгөчөлүктөрү буддалык (ламалык) маданиятты (Башкы Гималайя зонасы), индустук маданиятты (түштүк аймактар), буддалык жана индустук маданияттардын айкалышуусунан жараган пахари маданияты (Ортонку Непал) менен айырмаланып турат.

Катманду өрөөнүндөгү шаарлардагы невардык королдордун ордо сарайлары Непалдын жарандык архитектурасынын эң көрүнүктүү эстеликтери болуп саналат. Алардын ичинен өзгөчө көркүтүүсү Бхактапурдагы 1427-ж. курулган «55 терезелүү ордо».

Рана олигархиясы кулатылганга чейин байыркы маданияттын өлкесү болгон Непалдын калкынын 96% сабастыз болгон. Азыркы кезде Гималайдын койнунда жаткан алысқы айылдарда да жалпы билим берүүчү мектептер бар. 1957-ж. Королдук академия түзүлгөн. 1959-ж. Киртипурда университет ачылган. Айыл чарба адистерин, медициналык кызметкерлерди, мугалимдерди даярдап чыгаруучу кесиптик орто окуу жайлары иштейт. Өлкөдөгү китепканалардын эң ириси – Мамлекеттик улуттук китепкана. Анда азыркы китептер менен бирге байыркы санскритте жана башка тилдерде жазылган манускриптер сакталып турат. Улуттук музейде Непалдын маданий жана руханий маданиятынын ар кандай предметтеринин кызыктуу коллекциясы топтолгон.

Бутан королдугу. Бутандын XVI к. чейинки тарыхы боюнча маалыматтар өтө эле аз. Кыйыр түрдөгү айрым маалыматтар боюнча, VI–VII кк. Анын аймагы азыркы индиялык Ассам штатынын аймагында өкүм сүргөн Камарупа мамлекетинин курамында болгон. Камарупа кулагандан кийин Бутанга тибеттиker тыныссыз кол салып турушкан. Алар акырындык менен Бутандын өреөндүү аймактарына келип отурукташып алышкан да, жергиликтүү тургундар менен ассимиляцияланып кетишиген. Тибеттиker Бутанга өз маданиятын жана байыркы дукпа сектасынын окуусу түрүндөгү ламаизмди жайылтышкан. Борбордук чиркөөлүк уюмга ээ болушкан дукпа окуусун улантуучулар XVII к. Бутанды көз карандысыз теократиялык (диний кызметкерлер башкарған) мамлекетке айландырышкан. Бирок борбордук бийликтин бошондугунан, коммуникациялык кыйынчылыктардан жана чарбанын натуралдык мүнөзүнөн улам өлкөдө динсиз феодалдардын – пенлоптордун (Батыш жана Чыгыш Бутандын губернаторлорунун) жана дзонгпондордун (чеп башчыларынын) ролу жогорурай баштаган. 1907-ж. англдардын жардамы менен Бутанда Вангчуктар династиясынын светтик монархиясы орнотулган. Англиялык колониялык бийлик Бутандын тышкы иштерине көзөмөлдүк кылганы менен, ички иштерине кийлигишкен эмес, аны өзүнүн колониялык ээлигине да кошуп алган жок. Англдар кеткендөн кийин 1949-ж. Бутан Индия менен ушундай эле шарттагы келишим түзгөн. Бутандын дипломатиялык әлчилиги Делиде жана БУУда (1971-ж.) эле бар.

Бутан агрардык өлкө. Негизги азык-түлүк маданияты – күрүч. Бутан – азыркы мезгилдин таасири дээрлик тие элек, өзүнчө бир башкача жаркын маданияттуу өлкө.

Руханий маданияттын сактоочулары – ламалар (кечилдер). Алар дарыгерлик кылышат, ар кандай турмуштук жагдайларда кеп-кенештерин беришет, диний салтанаттарды уюштурушат, үй-бүлөлүк майрамдарда каада-салттарды жүргүзүшет. Кечилдердин көпчүлүгү билимдүү, ал эми жогорку рангдагы ламалар Дракондор өлкөсүндө жалпы таанылган диний трактаттарды, сыйынуу сүрөөлөрүн жана карғыш сүрөөлөрүн жатка билишет. Ири монастырларда кол жазмалардын жана ксилографтардын чоң китепканалары бар. Алардын жер төлөлөрүнде сейрек кездешүүчү кенчтер: алтын идиштер, байыркы кылыштар кыны менен, носородун мүйүзүнөн алтын чегерилип жасалган калкандар, топоздун терисинен сомдолуп жасалган замбиректер жана башка көптөгөн буюм-тайымдар бар. Паро ореөнүндө жыл сайын жазында бутандыктардын эң сүйүктүү майрамы болгон Паро-Чхе-Чху фестивалы өткөрүлөт. Беш күн бою зор Пародзонге монастырында керней-сурнайлардын, барабан, цимбалдардын коштоосунда беткептерди кийип алышып, театрлаштырылган салтанаттуу оюн-зоок өткөрүшет.

Гималайдагы Бутан королдугу эл аралык майданда эч убакта кандайдыр бир роль ойногон эмес. Ал өзү менен өзү болуп, обочолонуп өкүм сүрүп келүүдө. Бул өлкөдө бүгүнкү күндө да орто кылымдардагы каада-салттар, үрп-адаттар сакталып калган. Сонку жылдарда экономикалык, социалдык жана маданий прогресси карай анча-мынча кадам жасалганы менен, өз жетишкендиктери жана кемчиликтери бар Бутан королдугу азыркы цивилизацияга өтө кылдаттык менен шашылbastan аралашууда.

**Шри-Ланка** (мурдагы Цейлон) — Инди океанындагы ушундай эле атальштагы аралда жайгашкан мамлекет. 1978-ж. бери Шри-Ланка Демократиялык Социалисттик Республикасы деп аталац. Борбору — Коломбо шаары. Мамлекет башчысы — президент.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** XIX к. капиталисттик мамилелердин онүгүшү менен, Шри-Ланкада улуттук буржуазия жана жумушчу табы калыптанган. Экинчи дүйнөлүк согуштун жылдарында көз карандысыздык үчүн күрөшкө жетекчилик кылган саясий партиялар пайда болгон. 1943-ж. Коммунисттик партия түзүлүп, ал колониячыларга каршы күрөшүү, эл чарбасынын негизги тармактарын мамлекеттештириүү, радикалдуу агарардык реформаларды жүргүзүү коомдук жана саясий турмушту демократташтыруу программысы менен чыккан. Компартия онөр жайдын жана айыл чарбасынын алдыңкы жумушчуларына жана интеллигенцияга таянган. Экинчи дүйнөлүк согуштан

кийинки дүйнөдегү саясий өзгөрүлдердүн жана ланка элинин узакка созулган баатырдык күрөшүнүн натыйжасында 1948-ж. 4-февралда Шри-Ланка колониялык кулчулуктун торунан бoshонуп, көз карандысыздыкка ээ болгон.

1946–1951-жж. өлкөнү компрадордук буржуазиянын жана ири жер ээлери болгон плантаторлордун таламдарын коргогон Бириккен улуттук партия жетектеген өкмөт башкарып турган. 1951-ж. ал партиянын саясатына нааразы болгон топ бөлүнүп чыгып, Соломон Бандаранаикенин жетекчилигиндеги Шри-Ланканын Эркиндик партиясын түзгөн. Бул партиянын Демократиялык программынын анын катарынын етө тездик менен өсүшүн камсыз кылган. Натыйжада ошол эле Бандаранаике жетектеген Бириккен әлдик фронт түзүлгөн. 1956-ж. апрелдеги парламентке шайлоодо Бириккен әлдик фронт женип чыккан.

С. Бандаранаикенин өкмөтү бир катар маанилүү демократиялык кайра курууларды ишке ашырган. Улуттук көз карандысыздыкты чындоого өзгөчө көнүл бурулган. Англиялык аскердик базалар жоюлган. Республиканын өкмөтү СЕАТО со-гуштук блогуна катышуудан баш тарткан, Азия жана Африка өлкөлөрүнүн Бандунгда өткөн конференциясында кабыл алынган принциптерди ырааттуулук менен сактаган. 1949-ж. түзүлгөн тамилдик Федералчылар партиясынын лидерлери менен ма-кулдашууга жетишкен. Советтер Союзу менен дипломатиялык байланыш түзүлгөн.

Өлкөдегү абалдын бир калыпка келтирилиши, прогрес-сивдүү тышкы саясий багыт, демократиялык кайра куруулар ончул жана ультраулутчул күчтөрдүн күчтүү оппозициясын жараткан. Ошолордун көрсөтмөсү менен 1959-ж. 25-сентябрда Шри-Ланканын премьер-министри Соломон Бандаранаике өлтүрүлгөн. Анын олумун Шри-Ланканын коомчуулугу ланка элинин демократиялык жеништерине каршы реакциячыл күчтөрдүн кутуму деп эсептеген. Эркиндик партиясынын башчылыгына өлтүрүлгөн премьер-министрдин жубайы Сиримаво Бандаранаике шайланган. Ал 1960-ж. парламенттик шайлоодо премьер-министр болуп шайланган. Сиримаво Бандаранаикенин өкмөтү бир катар социалдык-экономикалык реформаларды жүргүзүп, экономиканын мамлекеттик секторун чындалган, жер реформасы боюнча мыйзамды кабыл алган. Бирок Эркиндик партиясынын чечкинсиздиги эл арасында нааразылыкты күчтөктөн. Ошентип, 1977-ж. парламенттик шайлоодо Бириккен улуттук партия женишке ээ болгон. Ошол эле жылдын май айынан баштап курамында коммунисттик жана социалисттик партиялар, демократиялык профсоюздук жана жаштар уюмда-

ры болгон Бириккен солчул фронт аракет кыла баштайды. Ал фронттун максаты — элдин таламдарындагы радикалдуу социалдык-экономикалык кайра курууларды ишке ашыруу.

Шри-Ланканы мекендерген элдердин маданиятынын өнүгүшүнө ал элдердин кылымдардан бери бири-бири менен тыгыз байланышта болушу жана аралдын ар кайсы жерлериндеги зоналдык өзгөчөлүктөр да таасир эткен.

**Мальдив Республикасы** Инди океанынын экватордук сууларындагы Мальдив архипелагында жайгашкан. Мальдив Республикасынын борбору жана архипелагдагы бирден-бир шаар жана порт Мале ушундай эле атальыштагы арал-атоллдо жайгашкан. Мамлекеттик түзүлүшү — президенттик республика. Жогорку мыйзам чыгаруу органы — элдик жыйын (межлис). Мамлекет башчысы — президент.

**Маанилүү тарыхый окуялары.** 1558-ж. Малени португалиялыктар басып алышып, порт курушкан. Бирок 15 жылдан кийин, 1573-ж. мальдивдер көтөрүлүш чыгарып, аларды кууп чыгышкан. Бул жакта бир канча жыл голланддар да үстөмдүк кылып турушту. 1887-ж. Мальдивге Англия өз протектораттыгын тануулаган.

1964-ж. апрелде Мальдив аралдарынын, негизинен Малеин тургундары англиялык колониялык үстөмдүккө карши көтөрүлүш чыгарышкан. Көтөрүлүшкө жалпы эл — порттогу жумушчулар, балыкчылар жана кол өнерчүлөр, устаканалардын жумушчулары, окуучулар жана интеллигенция катышкан. Көтөрүлүшчүлөр Хулуле аралындагы англдардын аэроромун талкалышып, Англия резидентинин үйүн камоого алышкан. Ошентип 1965-ж. англиялык өкмөт Мальдив архипелагына саясий көз караптысыздык берүүгө аргасыз болгон. Өлкө ошол эле жылы БҮУга мүче болуп кирген. 1968-ж. 11-ноябрда еткөрүлгөн референдумдун негизинде Мальдив республика болуп жарыяланган.

1948-ж. чейин Мальдивде диний мектептер гана болгон. Азыр калктуу конуштардын баарында тен мектептер бар. Аларда кыз балдар өзүнчө, эркек балдар өзүнчө окуп билим алышат. Саламаттыкты сактоо тармагында да ийгиликтер болду. Маледе мамлекеттик госпиталь бар.

#### Суроолор:

1. Непал, Бутан, Шри-Ланка жана Мальдив өлкөлөрүнүн мамлекеттик түзүлүштерүндөгү айырмачылыктарды көрсөтүп бергиле.
2. Непалдын маданиятынын өнүгүшүнө кандай факторлор таасир тийгизген?
3. Бутандын тарыхында кандай маанилүү окуялар болуптур?
4. Непал, Бутан, Шри-Ланка, Мальдив мамлекеттери кайда жайгашкан?

## IX ГЛАВА

### АФРИКА ЖАНА ЛАТЫН АМЕРИКАСЫ

#### § 27. Колонияллык Африка. Латын Америкасында көз карандысыз мамлекеттердин өнүгүшү

**Колониялардын түзүлүшүнүн себептери.** XIX к. экинчи жарымында улуу дөөлөттөрдүн ортосунда колонияллык ээликтөрди көнөйтүү боюнча мелдеш башталган. Англия, Франция жана Россиянын ортосундагы колониялар үчүн күрөшкө Германия, Япония, АКШ жана Италия кошулган. Колонияллык басып алуулардын эң башкы объектиси Африка континенти болгон. Африканы XIX к. 80–90-жж. Англия, Франция, Германия, Бельгия, Италия, Португалия жана Испания өлкөлөрү бөлүп алышкан.

XX к. башталышына карата дәэрлик бүткүл дүйнө жүзү улуу дөөлөттөрдүн ортосунда бөлүнүп калган. Колониялардын жалпы аянты Жер шарынын аймагынын 68% ын түзгөн, колонияларда жана жарым колонияларда (көз каранды өлкөлөрдө) дүйнө калкынын 60% ы жашаган. Африка континентинде Эфиопия менен Либерия гана көз карандысыздыктарын сактап кала алышкан. (Азияда толук көз карандысыз жалгыз өлкө Япония болгон.) Дүйнөнү бөлүштүрүүнүн натыйжасында бүтүндөй бир колонияллык империялар пайда болуп, алардын аймагы метрополиялардыкынан бир нече эсеге ашып түшкөн. Ошол себептүү XIX к. экинчи жарымындагы мезгил империализм доору деп аталып калган.

XIX к. биринчи жарымында африкаллык колониялардан негизинен азық-түлүк, татымалдар жана чийки заттар (пахта, кендир, жибек чийки заты, боёктөр) чыгарылып кеткен. Колонияларга өтө кымбат баадагы кездемелер, металл буюмдары жана жарым фабрикаттар сатылган. Ошентип бул мезгилде көз каранды өлкөлөрдүн рынокторуна батыш товарларын ташып киругүү колонияларды эксплуатациялоонун башкы жолу болгон.

XIX к. экинчи жарымында колонияларды эксплуатациялоонун башкы жолу *капиталды ташып чыгаруу* болуп калган. Ал эки түрдө болгон: *каржылык* (зайымдар жана кредиттер) жана *өнер жайллык* (фабрика- заводдорду, темир жолдорду, банктарды куруу) *капитал*. Колониячыл дөөлөттөр эмне үчүн товарларды ташып чыгаруудан капиталды ташып чыгарууга өтүшкөн? Анын себеби метрополияларда конкуренция күчөп, улам көбүрөөк

пайда табууну көксөгөн ишкерлер өз өндүрүштөрүн арзан жумушчу колдору жана арзан чийки заттары бар аймактарга көчүрө башташканы менен түшүндүрүлөт. Метрополияларда пайданын орточо көлөмү 3 % ды гана түзгөн болсо, колонияларда 15 % ды түзгөн.

**Африкадагы колониализм.** Эксплуатациялоонун жол-жоболорун жана ыкмаларын өзгөртүү Африка элдеринин өсүп-өнүгүшүнө жолтоо болгон. Колонизаторлор мурда африкалык өлкөлөрдүн ички иштерине эч кийлигишпеген болсо, жаңыча жагдайда алар бүт бардык иштерге кийлигише башташкан. Бул Африка өлкөлөрүнүн табигый өсүп-өнүгүүсүнө кедергисин тийгизген. Колониялар менен метрополиялардын ортосундагы тыгыз байланыш болгон жерде жаңыча жердөн кийлигишпеген. Чет өлкөлүктөрдүн өнөр жай ишканаларын, темир жолдорду курушу, телеграфтык линияларды жүргүзүшү Африка өлкөлөрүнүн азыркы кездеги экономикалык секторунун пайдубалын түзгөн. Колониячылар мамлекеттин экономикага көзөмөлдүк кылуусун бошондотуу менен, жергилиттүү ишкерлерди өнүктүрүүгө жол ачкан. Ошондой эле колониячылардын Африка өлкөлөрүндөгү кул сатуучулукка, бир катар варвардык каада-салттарга тыюу салуусу, европалык үлгүдөгү мектептерди ачышы прогрессивдүү мааниге ээ болгон. Ошону менен бирге колониячылар традициялык коомдун бузулушун тездетип, өнүгүүнүн жаңыча үлгүлөрүн калыптандырууга, африкалык өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө шарт түзгөн. Ошол эле учурда бул объективдүү, прогрессивдүү өзгөрүүлөр калктын жакырдануусу, жергилиттүү өндүрүүчүлөрдүн бүлүнүшү, ачарчылык, калыптанып калган турмуш ынгайынын бузулушу менен көштолгон.

Колониялык тартиптин орнотулушу менен, африкалык колониялардан чийки зат, азык-түлүк, акча каражаттар түрүндөгү збегейсиз зор байлыктар чыгарылып кетип турган. Прогрессивдүү өзгөрүүлөргө карабастан, колониялардын экономикасы бир тарааптуу гана өнүккөн, анткени колониячылар акча каражаттарын өздөрүнө пайда алыш келе турган өндүруш тармактарына гана сарпташкан. Алар көз каранды өлкөлөрдүн улуттук өнөр жай өндүрүштөрү калыптана баштагандан тартып алардын өнүгүшүн атайлап жайлатаунун айла-амалдарын колдонушкан. Колониячылардын колониялардагы ролу көз көрүнөө карама-

каршылыктуу болгон. Бир жагынан, алар африкалык өлкөлөрдүн өнүгүүсүн тездетүүгө объективидүү таасир этишсе, экинчиден, бул тездетүү колонияларды жана жарым колонияларды талаптоо менен коштолуп, жергиликтүү калктын кыргынга учурасына алыш келген.

**Модернизациялоонун экономикалык жана социалдык-саясий аспекттери.** Коомго карата колдонулганда, «*модернизациялоо*» деген түшүнүк коомдук түзүлүштүн жана өнүгүүнүн жаны, бир кыйла алдынкы үлгүсүнө өтүү дегенди билдирет. Бул процесс Африкада да XIX к. экинчи жарымында колониялык ээликтөрдө батыштык үлгүдө кайра курууга умтулушкан колониячылардын табигый өсүп-өнүгүүнү бузуп-түзөөсү менен башталган. Модернизациялоо процесси чет өлкөлүктөрдүн таасири күчтүү болгон экономикалык аймактарда жүргөн. Африкалык экономиканы модернизациялоо *рыноктук* (*капиталисттик*) экономиканы түзүү түрүндө болгон. Ал бир нече багытта ишке ашырылган: товардык-акча мамилесин өнүктүрүү; жеке менчикти чындоо; жеке ишкердик демилгелерди өнүктүрүү; фабрикалык-заводдук өнөр жайды жана заманбап инфраструктураны (темир жолду, телеграфтарды, портторду ж.б.) түзүү.

Бирок, Африка өлкөлөрү башкы принциптери салттуу экономикалык түзүлүшкө таптакыр карама-каршы болгон рынок экономикасына өтүүгө даяр эмес эле. Жаны экономикалык мамилелер чет өлкөлүктөр тарабынан сырттан алышып келген-диктен, колониялык өлкөлөрдүн экономикасы рыноктук системага аз-аздан, бөлүк-бөлүк түрүндө тартылган. Демек, бул өлкөлөрдө феодалдык мамилелер капиталисттик мамилелерге алмаштырылбастан, феодалдык түзүлүш жаңыча экономикалык шарттарга ыңгайлаштырылган. Натыйжада колониялык өлкөлөрдүн экономикасы көп укладдуу болуу менен, улуттук жана рыноктук мамилелер чиеленишип өнүккөн. Демек, Африкадагы капитализм Батыш өлкөлөрүнө караганда жайбаракат жана башкача ынгайда калыптанган.

Андай өзгөчөлүк айыл чарбасында бөтөнчө даана байкалган. Чет өлкөлүктөр менен соода-сатык алакаларынын өнүгүшү, колониячылардын жерге болгон жеке менчикти киргизиши товардык өндүрүштүн өнүгүшүнө өбелгө болгон, помещиктик дыйкан чарбалары товардык-акча мамилелерине тартыла баштаган. Бирок капиталисттик ишкерлерге плантациячы помещиктердин жана бай дыйкандардын бир аз гана бөлүгү айланган. Жер ээзеринин басымдуу көпчүлүгү айдоо жерлеринин көбүн эзлеп алышып, адатынча ижарага берүүнү уланта беришкен.

Өнөр жайын модернизациялоо бир кыйла тез жүргөн. Мында капитализмдин эки түрү калыптанган. Бири — кол өнөрчүлөрдүн ишкерлерге айлануусун шарттаган табигый негизде өнүккөн капитализм. Экинчиси — чет өлкөлүктөрдүн фабрикалык- заводдук ишканалары. Жергилиткүү байлар экинчи жолго түшүшкөн. Фабрикалык- заводдук ишканалардын пайда болушу африкалык коом үчүн өтө маанилүү болгон, анткени ал заманбап өнөр жай түзүлүшүн шарттаган. Ошону менен бирге африкалык коом агрардык түзүлүштөн индустриялык түзүлүшкө, коомдук өнүгүүнүн жаны баскычына өткөн. Ошондуктан колониялык өлкөлөрдүн өнүгүү денгээли XIX к. экинчи жарымынан тартып улуттук өнөр жайынын өнүгүү денгээли менен аныктала баштаган.

Фабрикалык- заводдук өнөр жайынын түзүлүшү кол өнөрчүлөрдү күнүнө 12–16 saatтан иштөөгө мажбурлаган. Өзгөчө улуттук буржуазиянын ишканаларында эмгек шартына көзөмөлдүк болгон эмес, жумушчуунун эмгек акысы эптең-септеп күн көргөнгө аран жеткен. Ошондой болсо да, колониялык өлкөлөрдүн экономикасын модернизациялоо алардын андан ары карай өнүгүшүү үчүн өтө маанилүү болгон, анткени алардын экономикалык көз караптысыздыгы үчүн шарттардын калыптануу процесси дал ушул кезде башталган.

Модернизациялоо процесси экономикада эле эмес, социалдык чөйрөде да жүргөн. Социалдык чөйрөдөгү модернизация салттуу социалдык түзүмдөн капиталисттик коомдук түзүмгө өтүүдөн көрүнөт. Экономиканын көп укладдуулугу, капитализмди өнүктүрүүнүн синтезделген жолу бул процесстин өтө жайбракат өтүшүн шарттаган. XX к. башында колониялык коом үчнегизги топко бөлүнгөн:

1. Капиталисттик түзүлүшкө чейинки сословиелер жана таптар (феодалдар, дыйкандар, цехтик кол өнөрчүлөр, кулдар ж.б.).
2. Өздөрүнүн абалы боюнча эски жана жаны коомдун ортосундагы аралык позицияны ээлеген өтмө социалдык топтор (ишкердик кылууга өткөн помещиктер жана бай дыйкандар; жерин жана мастерскоюн сактап калган, бирок жалданма кызматкерлерге айланган жакырданган дыйкандар жана кол өнөрчүлөр; соода-сатык кылууга өткөн помещиктер ж.б.).
3. Заманбап коомдук катмарлар (улуттук буржуазия, интеллигенция, жумушчу табы).

Заманбап коомдук катмарлардын түзүлүшү колониялык өлкөлөрдүн өнүгүшү үчүн өтө маанилүү болгон. Калктын бул катмарлары улуттук ой жүгүртүү чегинен ашыра ойлонулган

жаны баалуулуктарды жаратуучулар болушкан. Натыйжада мурда чет өлкөлүктөргө гана мүнөздүү болгон жаныча мамилер эми жергилиткүү коомчулук тарабынан социалдык колдоого алына баштаган. Бул модернизация процессинин жүрүшүн биротоло бекемдеген.

Жаны катмарлар социалдык жактан жайбаракаттык менен калыптанган жана алардын ан-сезими да етө жай өнүккөн. XX к. башында жакырданган дыйкандардан, кол өнөрчүлөрдөн жана майда соодагерлерден турган жумушчу табы калктын 1–2%ын гана түзгөн. Улуттук буржуазия эки катмардан турган: төмөнкү жана жогорку. Төмөнкү катмар ишкер кол өнөрчүлөрдөн жана соодагерлерден калыптанган. Улуттук стереотиптик көз караштагы төмөнкү буржуазия (мастерскойlordун, чакан дүкөндөрдүн ээлери) чала сабат эл болгон. Буржуазиянын жогорку катмары банктардын, соода үйлөрүнүн жана өнер жай ишканаларынын ээлерине айланышкан ири соодагерлерден, сүткорлордон, помецктерден калыптанган. Ири буржуазия чет өлкөлүк конкуренцияга кабылып, болгон күч-аракетин соодалык-каржылык ишмердикке жумшаган. Бул дагы өтө жайбаракат калыптанган.

Ушундай шартта *улуттук интеллигенциянын* калытаннышы зор мааниге ээ. Ал европалык билим алып, батыштык өлкөлөрдүн жашоо-турмушун билгендиңтен өз коомун өнүктүрүүнүн максаттарын жана жаны чектерин жакшы түшүнөт. Улуттук интеллигенция — башкаларга караганда бир кыйла жетилген социалдык катмар. Ошондуктан ал коомдогу идеялык жана саясий лидерлик ролду ойнойт. Ал эми метрополияларда ал роль буржуазияга таандык.

Жаны социалдык катмарлардын пайда болушу менен, идеологиялык жана саясий чейрөлөрде олуттуу өзгөрүүлөр болгон. XIX к. соңунда феодалдык улутчулук идеология тарыхый майдандан биротоло кетип, анын ордуна улуттук-боштондукка жана салттык коомду модернизациялоону терендөтүүгө үндөгөн *буржуазиялык улутчулук идеология* калыптанган. Бул жаны идеология улуттук-боштондук кыймылдын социалдык базасын кенеттүү мүмкүнчүлүгүн түзүп, калкты бирдиктүү бир байрактын алдына топтой алган.

Саясий чейрөдө улуттук буржуазиянын жана интеллигенциянын өзүнчө бир блогу түзүлгөн. Анын башкы максаты чет өлкөлүк зомбулукту токтолтуу жана феодалдык калдыктарды жоюу эле. Бул блок үчүн кайра куруулардын эталону — Батыш, күрөшүүнүн куралы — саясий партиялар. Саясий партия-

лар саясий маданияттагы жана көрүнүш эле. Ошондой эле эл массасын күрөшкө тартуудан баш тартуу бул блоктун ишмердигинdegи башкы өзгөчөлүк болгон. Анткени буржуазия жана интеллигенция элди консервативик күч катары эсептешкен.

**Улуттук-боштоңдук кыймыл жана анын жогорулаши.** XVI-XVIII кк. көпчүлүк өлкөлөр чет өлкөлүктөрдүн келишин әч деле этибар алышкан эмес. Бирок XIX к. колониялык экспансияга жана колониячылардын африкалык өлкөлөрдөгү жашоо ынгайына кийлигишүсүне африкалык жамааттардын каршылык көрсөтүү кыймылы башталгандан тартып абал таптакыр өзгөргөн. Каршылык көрсөтүү кыймылдары — антиколониялык көтөрүлүштөр жана согуштар. Ага Алжирдеги Абд аль-Кадир жетектеген көтөрүлүш (1825-1830-жж.), 1895-1896-жж. италияни эфиоп согушу мисал болот.

XIX к. антиколониялык чыгуулардын максаты чет жерликтерди кууп чыгуу жана салттуу тартиplerdi орнотуу эле. Бул феодалдык улутчулук болуп саналат. Анткени колониячыларга каршы күрөштүү чет жерликтердин келиши менен бийлиги жана байлыгы чектелип калган феодалдар жетектеген. Антиколониялык чыгуулардын себептери көп болгону менен, был күрөш салттуу коомдун колониячылардын таасири астында болгон өзгөрүүлөргө каршылык көрсөтүүсү эле. Европалыктардын реформалары Африка өлкөлөрүнүн өнүгүүсүн тездеткени менен, был кайра куруулар өтө тез жүргүзүлгөндүктөн, жергиликтуү калк аларга ынгайлашууга үлгүргөн эмес. Метрополиялык товарларды жапырт киргизүү жана алардын салыктырынын тынымсыз өсүп турушу көпчүлүк дыйкандарды жана кол өнерчүлөрдү жакырдантып, көнүмүш жашоо ынгайынын бузулушун шарттаган. Бул элдин кыжырдануусун туудурган. Бирок колониялык саясаттын кесепттерин или андан түшүнө электер жана жаныча жашоо ынгайына ынгайлашып кете алгандар, ал тургай, андан пайда көрө баштагандар феодалдык улутчулук идеясын колдогон эмес. Ошондуктан колониячыларга каршы көтөрүлүштүн социалдык базасы тарып, жалпы улуттук денгээлге жеткен жок. Натыйжада XIX к. антиколониялык көтөрүлүштөрдүн баары женилип калган.

Эфиопия менен Либерияда кырдаал башкача болгон. Алардагы жашоо мүмкүнчүлүктөрү таптакыр жок болуп кеткен эмес жана башкы милдети көз карандысыздыкты сактап калуу болгон. Ошондуктан эле колониячыларга каршы күрөшкө патриоттук күчтөрдүн баары биримдикте чыккандыктан, Эфиопия менен Либерия толук көз карандысыздыкты сактап калышкан.

ХХ к. башында Азиядагы колониялык ээликтердегидей эле, Африканын колонияларында жана жарым колонияларында элдик кыймылдардын толкуну башталган. Бул Чыгыштын ойгоно башташи эле. Колониялык эксплуатация калктын жашоо-турмушун начарлаткан. Чет өлкөлүктөрдүн нысапсыздык менен кожноондук кылышы элдин кыжырын кайнаткан. Россиядагы 1905–1907-жж. революция, өзгөчө 1904–1905-жж. орус-япон согушунда Япониянын жениши колониялык ээликтердеги элдик чыгууларга зор түрткү болгон.

ХХ к. башындағы улуттук-боштондук кыймылда эки ағым жуурулушуп кеткен: 1) чет өлкөлүктөрдүн зордук-зомбуулуктарына жана модернизациянын жүргүзүлүшүне нааразы болгон кенири эл массасынын чаржайыт каршылык көрсөтүүсү; 2) улуттук-боштондукка ээ болууну жана модернизациялоонун улантышын каалаган улуттук буржуазиянын, интеллигенциянын, патриоттук маанайдагы помещиктердин жана чиновниктердин каршы чыгуулары. Бул эки ағымды улуттук партиялар жетекеп турган. Алардын күрөшүнүн программасынын өзөгүн буржуазиялык улутчулук идеясы түзгөн. Ал программада агрардык маселени чечүү, феодализмдин калдыктарын жоюу өндүү социалдык маселелер да бар болчу. Бирок бириңчи планга улуттук көз каандысыздык үчүн күрөш идеясы коюлган. Ошондуктан ХХ к. башындағы колониялык өлкөлөрдөгү элдик кыймылга улуттук-боштондук кыймыл деген аныктама берилген.

Колониялардагы улуттук-боштондук кыймылдардын күч алышына бириңчи дүйнөлүк согуштан кийин колониялык империялардын (Россия, Германия, Австрия-Венгрия, Турция) кулашы жана бир катар көз каандысыз мамлекеттердин түзүлүшү өбелгө болду. 1918-ж. Париж конференциясында Азия жана Африка өлкөлөрүн башкаруунун Улуттар Лигасына далдаланган өзгөчө системасынын — мандаттык системанын түзүлүшү колониялык маселенин адилеттүү чечилишине болгон ишенимди сууткан. Мандаттык системаны Түштүк-Африкалык Союздун премьер-министри Смэртс башында турган комиссия иштеп чыккан. Ал система боюнча мандаттык аймактар «элдеринин өнүгүү денгээлине» жаraphа үч категорияга бөлүнгөн. А жана *B* тобундагы мандаттык аймактар «өз алдынча башкаруу жондөмдүүлүктөрүне ээ болгуча» Улуттар Лигасынын мандаты боюнча мандатчы-деөлөттөр тарабынан башкарылмай болот. С тобундагы мандаттык аймактар мандатчы-деөлөттөр тарабынан аннексияланган. Башкаруу мандаты Улуттар Лигасынын алдындағы Туруктуу мандаттык комиссия тарабынан берилген.

Ошентип, дүйнө империалисттик дөөлөттөр тарабынан кайрандан бөлүштүрүлүп, алардын колониялык системаны сактап калуу үчүн коллективдүү жоопкерчилиги орнотулган.

Улуттук-боштондук кыймылдын кысымы астында 1922-ж. Египеттин көз карандысыздыгы формалдуу түрдө таанылган. 1936-ж. Египет менен Англиянын ортосунда союздаштык келишим түзүлүп, формалдуу түрдө англиялык оккупация алышып салынган.

Бириинчи дүйнөлүк согуштан кийин колониялык өлкөлөрдөгү улуттук-боштондук кыймылдар жалпы мүнөзгө ээ болгон. Ал, бириинчиен, 1918–1923-жж. улуттук-боштондук кыймылдарынын өзгөчө күч алышынан көрүнгөн. Экинчиен, антиимпериалисттик күрешке бул өлкөлөрдөгү коомдун дээрлик бардык таптары жана катмарлары катышкан.

1929–1933-жж. дүйнөлүк экономикалык кризис колониялык өлкөлөрдүн экономикасына кыйраткыч таасир тийгизген: баалар төмөндөгөн, экспорт кыскарган, дыйкандар жана жумушчулар жакырданган, бүтүндөй экономика бүлгүнгө учуралган. Натыйжада антиимпериалисттик кыймылдын жаны жогорулоосу башталган.

Колониялык системанын кыйраши экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки жана XX к. эң ири окуялардын бири болду. Дүйнөлүк согуштардын аралыгында жана экинчи дүйнөлүк согуш жылдарында Чыгыштын бир катар өлкөлөрү көз карандысыздыкка ээ болушкан. Согуштан кийин колониялык системанын кыйроосу кескин түрдө тездеген. Ал адегенде Азияны жана Түндүк Африканы капитаган. 50-жж. аягында бул аймактарда 14 көз карандысыз мамлекет пайда болгон. 1960-ж. тартып Африка боштондук кыймыларынын чордонуна айланган. 80-жж. ортосуна карата 50 өлкө көз карандысыздыкка ээ болгон. 1990-ж. Намибия көз карандысыздыкты алат. 1997-ж. Гонконг Кытайдын юрисдикциясына кайтарылган. Ошентип колониялык империялар тарых барактарына жабылып калган.

Колониялык үстөмдүктүн кулоо себеби ар бир өлкөдө ар башкача болсо да, баарына жалпы мүнөздүү болгон себептерди бөлүп көрсөтүүгө болот. Алар салыктардын өсүшүнөн, чет өлкөлүк товарлардын киргизилишинен, азык-түлүк продукциясын жана чийки заттарды ташып чыгарып кетүүдөн, күндөлүк турмуш-тиричиликтө жергиликтүү калкты дискриминациялодон улам келип чыккан нааразылыктар. Африкадагы англиялык колониялык ээликтердин көпчүлүгүндө жана Франциянын колонияларында деколонизация процесси салыштырмалуу

тынч өткөн. Ал эми Алжирдеги айыгышкан кандуу кагылыштар менен коштолгон боштондук кыймылы узакка созулган.

Деколонизация бир катар проблемаларды жараткан. Алардын бири — чек аралар проблемасы. Бул проблема мамлекеттер аралык жанжалдардын булагына айланган. Жаш мамлекеттердин көпчүлүгүндөгү (Эфиопия, Нигерия, Судан, Чад) тили, дини, маданияты ар түрдүү болгон элдерди бириктируү ички чон проблема болгон.

Кез карандысыздыкка ээ болуу менен, бул өлкөлөр дүйнөлүк саясаттын субъекти катары БҮУга кириүгө тийиш эле. Бирок саясий көз карандысыздык бул жаш мамлекеттердин толук өз алдынчалыгына кепил болгон эмес. Эркиндикке чыккан көпчүлүк өлкөлөрдүн экономикалык өнүгүү дөнгөлөнин темендүгү аларды өнүккөн өлкөлөр, анын ичинде мурдагы метрополиялар менен кызматташ болууга мажбурлаган. Натыйжада көз карандылыктын жаны түрү — *неоколониализм* пайда болгон. Мурдагы түздөн-түз саясий көз карандылыктын ордуна каржылык, экономикалык ж.б. баш ийүүчүлүк келген. Неоколониялык саясаттын элементтери: кредиттер жана зайымдар, ар кандай жардамдар, дүйнөлүк рыноктордогу чийки затка коюлган бааларга, өнер жай жана айыл чарба товарларына көзөмөлдүк кылуу, ири компаниилардын жана аралаш ишканалардын филиалдарын түзүү, курал-жарактарды сатуу ж.б. Экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөр мурдагы колонияларынын ички рынокторуна орношуп алышып, алардын ресурстарын жана валюталык каражаттарын соруп, жергиликтүү калктын арзан жумушчу күчүн пайдаланышууда, ички жана тышкы саясаттырына кийлигишүүдө, керек болсо өз тартилтерин орнотушууда.

Неоколониализм жаш мамлекеттердин өздөрүнүн экономикалык өз алдынчалыктарын чындоочу иш-аракеттерди көрүсүнө түрткү болду. Эл аралык дөнгөлдөгү андай иш-аракет 1974-ж. Жаңы дүйнөлүк экономикалык тартип (ЖДЭТ) үчүн кыймылдын түзүлүшү болду. ЖДЭТтин максаты — жаш мамлекеттердин түпкү таламдарын эске алуу менен тен укуктуу экономикалык кызматташуу, алар үчүн бир катар женилдетилген шарттарды түзүү, заманбап технологияларды колдонууну кенейтүү ж.б.

**Руханий турмуштагы жана маданияттагы өзгөрүүлөр.** Африка континентидеги колониялык өлкөлөрдөгү ири өзгөрүүлөр алардын руханий турмушуна жана маданиятына таасир этпей койгон эмес. Бул өлкөлөрдүн руханий турмушундагы эн башкы өзгөрүүлөрдүн бири салттуу ой жүгүртүүлөрдүн чегинен

еткөн жаны идеялардын жана баалуулуктардын пайда болушу болгон. Бул процесс колониячылардын таасири аркылуу пайда болуп, салттуу коомду модернизациялоонун натыйжасында өзгөчө күч алган. Өнүгүүнүн жаны багыты жаны адамдын — өзүнүн адамдык нарк-насилиин андап туйган, жаныча ой жүгүртө билген жана эркиндикти сүйгөн жигердүү инсандын жаралышын объективдүү түрдө талап кылган.

Улуттук интеллигенциянын модернатордук агымы коомдогу жаны идеялардын кыймылдаткыч күч болгон. Колониялардагы бул агымдын жаралышына чет өлкөлүктөр өбелгө болушкан. Алар өздөрүнүн социалдык базасын кенейтүү максатында европалык типтеги мектептерди ачышкан, жергиликтүү жаштарды европалык университеттерге жиберишкен. Модернатордук агым эки багытта болгон: диний жана *светтик*. Диний багытты тутунган реформачылар диний доктриналарды жаны реалийлерине ылайыкташтырууга умтулушкан. Африкалык колониялардагы реформачыл кыймыл негизинен исламдык багытта жүргөн. Светтик багыты *агартуучулук* болгон. XIX к. аягында агартуучулук ишмердигинде улут, Ата Мекен идеялары биринчи орунга чыгып, улуттук-боштондук үчүн чечкиндүү күрөшкө чыгуу чакырыктары жанырган.

XIX к. экинчи жарымында колониялык өлкөлөрдүн маданий турмушунда Батыш өлкөлөрүндөгү жетишкендиктер боюнча улуттук буржуазиянын арасында төмөнкүдөй үч көз караш калыптанган:

1. «Батышчылар» улуттук каада-салттарга өтө сын көз карашта болушкан. Алар толук түрдө батыштык жашоо ынгайына өтүү керек, ошондо гана прогресс болушу мүмкүн деп эсептешкен.

2. Консерваторлор Батыштан оолак болуу керек, же болбосо, анын улуттук өнүгүүгө эң зарыл керектүү болгон жетишкендиктерин гана алуу керек дешкен.

3. Органикалык мамиленин тарапкерлери эки цивилизацийнын тен мыкты жетишкендиктерин алуу керек деп эсептешкен.

Руханий ан-сезим колониялык коомдун билимдүү гана белүгүндө болгон. Калың эл массасынын ан-сезими мурдагыдай эле улуттук баалуулуктарга жана нормаларга негизделген. Ал XX к. башындагы улуттук-боштондук кыймылдардан даана көрүнгөн.

Латын Америкасындагы өлкөлөрдүн өнүгүшү. Латын Америкасындагы улуттук мамлекеттер өлкөнүн ичиндеги ар түрдүү саясий топтордун ортосундагы араздашуунун, ошондой эле АКШнын жана европалык өлкөлөрдүн экспансияларынын

шартында калыптанган. Аларда колониялык үстөмдүктүн залдары етө кыйындык менен четтетилген. Жаны түзүлгөн жаш мамлекеттердин экономикасына өнөр жай товарларын сатып откөрүү базарлары, зайдымдар аркылуу чет өлкөлүк, адегенде англиялык, американлык, андан соң германиялык капитал жигердүүлүк менен киргизиле баштаган. Европадан асем буюмдарынын эркин ташылып келишине кызықдар болушкан соода-сатык буржуазиясы, кен ээлери жана латифундисттер бошон улуттук өнер жайды чет өлкөлүк атаандаштыктан корууга карши чыгышкан. Буларда капитализм етө жайбаракаттык менен онүккөн, ири жер эзлөөчүлүк, соодагерлердин, аскер адамдарынын жана чиркөөлөрдүн артыкчылыктары сакталып кала берген. Калктын басымдуу көпчүлүгүнүн жери жок болгондуктан, алар латифундияларда — он миндеген гектарлык жер ээликтөринде иштөөгө мажбур болушкан. Аларда эмгектин капитализмге чейинки түрлөрү сакталып калган. Латын Америкасындагы көпчүлүк өлкөлөрдө өнөр жай төнкөрүшү XIX к. аягында гана башталган. Жаш өлкөлөрдүн тышкы карыздары тездик менен өскөндүктөн, аны жабыш учун алар жаны карыздарды алышкан, а бирок андан алардын абалы ого бетер оордогон. Ал эми улуттук кирешенин басымдуу бөлүгүн пайыздар боюнча төлөмдөр түзгөн.

Чет мамлекеттердин экономикалык капиталык ачыктан-ачык агрессиялар, куралдуу интервенциялар, жерлерин басып алуулар менен коштолгон. Англиялыктар бир тараантан Чилинин, экинчи тараантан Перу менен Боливиянын ортосунда жургөн 1879–1884-жж. Тынч океандагы согуштун башталышына себепкер болушкан. 1898-ж. испан-америкалык согуш чыгып, анын натыйжасында көп жылдардан бери көз карандышсыздык учун күрөшүп келатышкан кубалыктар АКШга көз каранданды болуп калышкан. АКШ Пуэрто-Рикону, Панаманын жарымын оккупациялап алган, Никарагуага, Доминикан Республикасына, Гаитиге, Мексикага өз аскерлерин киргизген. Арийне, латын американлык мамлекеттер өздөрүнүн көз карандышсыздыктарын сактап кала алышты.

Көз карандышсыздыкка ээ болгондон кийинки мезгилде Мексикадагы капиталисттик мамилелер тез онүккөн. Анда тоо-кен жана текстиль өнөр жайы калыптанган, банктар ачылып, акционердик коомдор түзүлгөн. 1854–1860-жж. революциянын жана жараптык согуштун мезгилинде Мексикада ишкердик эркиндиги, демократиялык эркиндиктер жарыяланган, чиркөөнүн артыкчылыктары алынып салынган. Мексика

өкмөтү чет өлкөлүк банкирлердин зайымдар боюнча пайыздык телемдердү киргизгендигине байланыштуу, 1861-1867-жж. Англиянын, Испаниянын, Франциянын куралдуу интервенциясы башталган.

Мексиканын көз караптысыздыгы калыбына келтирилгенден кийин анда П. Диастын диктатурасы орнотулган. Ал өлкөдөгү саясий жана социалдык эркиндиктердин баарын жок кылган, езунун саясий каршылаштарын жана башкача ой жүгүрттүчүлөрдү ырайымсыздык менен куугунтуктаган. Ага карабастан Мексикадагы капиталисттик мамилелер ушул жылдары етө тездик менен өнүккөн болчу. Өлкөнүн экономикасына чет өлкөлүк капитал интенсивдүлүк менен тартылган. Бирок улуттук буржуазия мындан өз бийлигин орнотуудагы башкы тоскоолдуктуу көргөн.

1910-1917-жж. мексикалык буржуазиялык революция помещиктик жер ээлөөнү талкалап, бийликке өнөр жайлых жана агрардык буржуазияны алыш келген.

Латын Америкасындагы мамлекеттердин көз караптысыздыкка ээ болуусу алардын улуттук маданияттарынын өнүгүшүнө обелгө болгон. Улуттук өз алдынчалык сезиминин ойгонушу маданий турмуштун бардык чейрөлөрүнөн көрүнгөн.

#### Суроолор:

1. Колониализм жана колониялык экспансия деген эмне?
2. Колониализм эмне үчүн терс көрүнүш катары эсептелинет?
3. Модернизация деген эмне?
4. Колониялык өлкөлөрдүн экономикасын модернизациялоонун башкы кара-ма-каршылыгы кандай болгон?
5. Колониялык өлкөлөрдүн турмушунда интеллигенциянын ролу кандай болгон?
6. Саясий чайренүн модернизацияланышы эмнеден көрүнгөн?
7. Улуттук-боштондук кыймылы эмне үчүн мыйзам ченемдүү көрүнүш болгон?
8. Колониализмдин кырашынын объективдүү обелгелөрү жана субъективдүү себептери кайсылар?

## Х ГЛАВА

### ДҮЙНӨЛҮК СОЦИАЛИСТИК СИСТЕМА

#### § 28. Дүйнөлүк социалисттик система: жалпы мұнездеме

Дүйнөлүк социалисттик системаның түзүлүшү экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки мезгилдеги маанилүү тарыхый окуя болгон. Европанын Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия өлкөлөрүндө элдик-демократиялык революциялар болуп, өнүгүүнүн социалисттик жолуна түшүшкен. Ушундай эле элдик-демократиялык революциялар Азиянын Вьетнам, Кытай, Корея өлкөлөрүндө да женишке жетишкен. Монголия болсо социализм жолуна мурда эле түшкөн. Бул өлкөлөрдүн жаны жолго түшүшүндө аларга советтик аскерлердин бошотуучу күч катары кириши чечүүчү ролы ойногон. Натыйжада бул өлкөлөрдө СССРде ишке ашкан сталиндик үлгү боюнча чечкиндүү өзгөртүүлөр жүргүзүлгөн. Алардын саясий турмушунда партиялык-мамлекеттик тескөө, кысым көрсөтүү, мажбурлоо ыкмалары күчөгөн. Эл өткөрүлүп, аны борбордоштуруу саясаты жүргүзүлгөн. Бул системага 1959-ж. Куба, 1975-ж. Лаос кошуулган.

1980-ж. аягында дүйнөлүк социалисттик системанын курамына 15 мамлекет кирген. Алар жер шаарынын 26,2 %-ын зэлеп, дүйнө калкынын 32,3 %-ы жашаган. Социализмдин дүйнөлүк системасы согуштан кийинки эл аралык турмушта өзгөче орунду эзлеген, анын өнүгүшү орчундуу тарыхый окуялардын бири болгон.

**Чыгыш Европа өлкөлөрү.** Социализмдин дүйнөлүк системасынын түзүлүшүн Советтик Армиянын Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Европа өлкөлөрүнө бошотуучу миссия менен кириши шарттаган. Азыркы мезгилде илимпоздордун арасында бул мәселе боюнча талаш-тартыштар өтө курч мүнәздө. Окумуштуулардын бир бөлүгү бул өлкөлөрдө 1944-1945-жж. элдик-демократиялык революциялар болгон эмес, Советтер Союзу өзүнүн армиясынын күчү менен аларга өнүгүүнүн сталиндик моделин тануулаган дешет. Экинчи тобу жогоруда айтылган пикирдин кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар экендигин айтышат. 1945-1946-жж. бул өлкөлөрдүн коомдук турмушунда өтө кенири демократиялык өзгөрүүлөр жүргөн. Натыйжада аларда мамлекеттүүлүктүн буржуазиялык-демократиялык формалары калыбына келтирилген. Агрардык реформалар буржуазиялык мүнәздө болгон, анткени жер мамлекеттештирилген эмес. Май-

да жана орто өнөр жайында жеке менчик ишканалар сакталган. Тейлөө тармагында эркин соода жүргүзүү тартиби киргизилген. Бул өлкөлөрдө көп партиялуулук системасы болгон. Эгерде, Болгария жана Югославия боштондукка чыгары менен эле өнүгүүнүн социалисттик жолуна түшсө, Чехословакия 1948-ж. февралда, Венгрия 1947-ж. күзүндө, Албания 1946-ж., Польша 1947-ж. январда түшкөн. Анткени бул өлкөлөрдө улуттук компартиялардын жеке бийликтери орнотулгандыктан, 1,5-2 жылча альтернативдүү, социалисттик эмес жолдор менен өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү болгон.

1950-ж. баштап бул өлкөлөр СССРдин «универсалдык үлгүсү» боюнча өнүгүүгө багыт алышат. Экономиканын өнөр жай тармагы мамлекеттин колуна еткөрүлөт. Агрардык чөйрөдө болсо мажбурлап кооперациялоо иши жүргүзүлөт. Жеке капиталга, эркин соодага тыюу салынат. Коомдук турмуштун бардык чайрелөрүндө башкаруучу партиянын, мамлекеттик ор гандардын такыба көзөмөлү орнотулат. Эркин ой айтууга тыюу салынат ж.б. Сталиндик модельдин жайылтылышы менен, алардын улуттук өзгөчөлүктөрү эске алынбай калган.

Европа өлкөлөрүнүн социалисттик жол менен өнүгүшүн дегү кемчиликтердин кесепетинен, эл чарбасында диспропорция түзүлгөн. Элдин жашоо денгээли темендөгөн. Натыйжада 1953-1956-жж. Польшада, Венгрияда, ГДРде чон кризистер болуп еткөн. Югославияда «өз алдынча башкаруу социализми» деп аталган модель жүзөгө ашырылган. Буга төмөндөгүдөй өзгөчөлүктөр мунездүү болгон: эмгек жамааттарына ишканалардын алкагынданагы экономикалык эркиндиктер берилген; айыл чарбасын зордол кооперациялоого жол берилген эмес; акчаторвар мамилелери кенири пайдаланылган. Бирок саясий жана коомдук турмушта компартиянын монополиясы үстөмдүк кылган. Югославиянын мындайча өнүгүшү анын СССРден жана анын өнөктештерүнөн обочолонуп жашашына байланыштуу болгон. КПССтин XX съездинде сталиндик модель катуу сынга алынгандан кийин гана, 1955-ж. баштап социалисттик өлкөлөр менен Югославиянын ортосундагы мамиле оноло баштаган.

**СЭВдин түзүлүшү.** 1949-ж. январь айында *Өз ара жардамдашы совети* (СЭВ) түзүлгөн. Бул дүйнөлүк социалисттик системанын тарыхынданагы эн маанилүү окуя эле. Мунун натыйжасында адегенде Европадагы социалисттик мамлекеттердин ортосунда экономикалык, илимий-техникалык байланыштар ырааттуу жолго коюлган. 1955-ж. май айында аскердик-саясий мамилелерди жөнгө салуу үчүн *Варшава келишиими* түзүлгөн.

Европадагы социалисттик мамлекеттер өтө ыкчам өнүккөн. Анткени бул өлкөлөрдө социалисттик жолдун сталиндик модели толук кабыл алынган эмес. Ал эми Азия континентинде жайгашкан Монголия, Кытай, Түндүк Корея, Вьетнам өлкөлөрүндө бир партиянын тоталитардык бийлиги орнотулган.

**Монголия.** Бул өлкө социалисттик куруулушта сталиндик моделди толугу менен кабыл алган. 1921-ж. Монголиянын борбору Урга шаарындагы төнкөрүштөн кийин, 1924-ж. өлкө элдик демократиялык республика болуп жарыяланган. Монголиянын жетекчилиги СССРдин уруксатысыз бир дагы маанилүү чечим кабыл ала алган эмес. Советтик адистердин жардамы менен бул өлкөдө бир катар өнер жай ишканалары куруулуп, ишке киргизлген. Өлкөнүн 70% эли ламалар (дин кызматкерлери) болгон. Анткени ар бир үй-бүлөдө бир бала сөзсүз түрдө монастырга берилип, андан таалим-тарбия алчу. Бул элдик адат мамлекеттик жазалоочу органдардын көзөмөлүү менен биротоло жоюлуп, диний храмдардын баары талкаланган.

1980-ж. аягында Монголия да кризиске дуушар болгон. Өлкөдөгү бийлик элдин колдоосуна ээ боло албай калган. Оппозиция калыптанган. Интеллигенция демократиялык реформаларды жүргүзүү талабы менен чыга баштаган. 90-жж. башында Монголияда көп партиялуулук система кирип, радикалдуу реформалар ишке ашырыла баштады. 1990-ж. демократиялык шайлоо жолу менен коалициялык өкмөт түзүлүп, 1992-ж. жаны конституция кабыл алынган. Майда жана орто ишканалар жеке менчикке өткөрүлгөн, армия кыскартылган, элдик ан-сезим да кескин өзгөргөн. Монголияда азыр Чыңгыз хан монголдордун улуттук баатыры катары даназаланууда.

Өлкөнүн өтө бай материалдык ресурстарын билгичтик менен пайдаланууга өзгөчө көнүл бурулат. Монгол-тибет буддизминин эрежелери жана ырым-жырымдары кайра жаралууда, жаны ламалардын саны арбууда.

**Кытай.** Бүгүнкү күндө Кытай Азиядагы эн чон социалисттик өлкө болуп саналат. Кытайдагы элдик революциянын наыйжасында Чан Кайшинин армиясы талкаланып, 1949-ж. 1-октябрда Кытай Эл Республикасы (КЭР) жарыяланган. Кытай компартиясынын жетекчилиги менен жана СССРдин жардамы аркылуу өлкө эл чарбасын калыбына келтирүүгө киришкен. Кытайда социализмди куруунун сталиндик модели толугу менен кабыл алынган.

Кытайдын жетекчиси Мао Цзэ-дун сталинизмди сынга алган КПССтин XX съездинен кийин мурдагы курсун өзгөртүп,

экономикалык жактан СССРди кууп жетип, андан ашып кетүү үчүн «Чоң секирик» саясатын жүргүзгөн. Бирок өлкөдө экономиканы тез которуу үчүн объективдүү шарттар жетишсиз болгон. Өлкөнүн жетекчилиги өзүнүн бул саясатын ишке ашыруу үчүн элдин эмгекке болгон жыланач энтузиазмына таянган. Аны көтөрүү үчүн социалдык турмушка эмгектенүү менен жашоонун казармалык формасы, аскердик тартип киргизилген. Акылсыздык менен жүргүзүлгөн бул аракеттин натыйжасында 50-жж. аягында өлкөдө экономикалык кризис күч алыш, эл ачарчылыкка кабылган. Натыйжада коомдо жана партиянын ичинде жикке бөлүнүү, нааразылыктар пайда болгон. Бул абалды ондоо үчүн Мао жана анын пикирлештери өлкөдө «Маданий революция» жарыялап, өздөрүнүн саясатына каршы көз караштагы адамдарды массалык түрдө репрессиялай баштаган. Өз калкын кыргынга учуратуу Мао өлгөнгө, т. а. 1976-ж. чейин улантылган. Кытай компартиясынын үчүнчү пленуму (1978-ж. декабры) Маонун эксперименттерин токтотуп, сталиндик моделден баш тартуу жөнүндө тарыхый чечим кабыл алган. Ага ылайык, Кытайда коомдук мамилелердин системасын өзгөртүүгө багытталган реформалар жүргүзүлгөн. Мунун башында Дэн Сяопин турган. Эмгекчилердин эмгекке болгон кызыгууларын жогорулатуу үчүн коммуналар (кытайлык колхоздор) жоюлуп, жер дыйкандарга берилген. Өлкөдө миндеген, он миндеген рыноктор пайда болгон. Коммерция ачыкка чыгарылган. Шаарларда, өнөр жайында мамлекеттик пландоо, борбордошкон башкаруу иши чектелген. Кооперативдик жамааттык жана жеке секторлорго, ишкердүү байланыштарга кенири жол ачылган. Мамлекеттик ишканалардын директорлоруна кошумча өндүрүштүк объектилерди түзүү, пландан ашыкча өндүрүлгөн продукцияларды эркин сатуу, керек болсо чет өлкөлүк рынокторго өз алдынча чыгуу, бааларды эркин аныктоо, акцияларды жана карыз алууларды өз алдынча жүргүзүү ж.б. укуктары берилген.

Реформа чечкиндүү жана тез жүргүзүлгөн. Алгачкы үч жыл (1979–1981) реконструкциялоо жылдары болгон. Аскерге бөлүнгөн чыгымдардын өлчөмү азайтылган, армиянын саны да кыскартылган. Аскер бөлүктөрү өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө багытталган. Администрациялык жана партиялык органдардын укуктары чектелген.

Реформанын жыйынтыктары дүйнө элин тан калтырган натыйжаларды көрсөттү. Азық-түлүк өндүрүү кескин жогорулаган. Элдин турмуш абалы бир кийла жакшырган. Экономи-

канын жылдык өсүшү 12–18 % га чейин көтерүлгөн (өсүүнүн мындай темпи дүйнө тарыхында чанда гана байкалат). Бирок, Кытай азырынча артта калган, жаныдан өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына кирет. Бул өлкөде социализм курулду деп айттууга али эрте. Кытайдын расмий бийлиги да Кытай социализмди куруунун башталгыч баскычында турат деп эсептейт. Чындыгында Кытай деле социализмдин негизги принциптеринен баш тартып, рынок мамилелерине көбүрөөк ыктап калды.

**Вьетнам.** Вьетнам элинин Франциянын колониялык тартибине каршы көз караптысыздык үчүн күрөшүнүн башында улуттук компартиянын жетекчиси Хо Ши Мин турган. Ал 1945-ж. сентябрда Вьетнам Демократиялык Республикасынын убактылуу өкмөтүн жетектей баштаган. Франция өлконун түштүгүнде Түштүк-Вьетнам мамлекетин түзүүгө үлгүргөн. Натыйжада Вьетнамга көп жылдарга созулган жараптык согуш танууланган. 1954-ж. француздар Индикитайдан кетип, түштүк-вьетнамдык өкмөт АКШнын колдоосуна таяна баштаган. Натыйжада АКШ 1965–1973-жж. Вьетнамда баскынчылык согушту жүргүзгөн. Бирок алар ийгиликке жетишкен эмес. Согуштан Вьетнам эли катуу жабыр тартып, кыргынга учуралган. 1975-ж. Түндүк жана Түштүк Вьетнам бириккен.

Вьетнамда социалисттик курулуштуу сталиндик-маолук-вьетнамдык кошмо модели жүзөгө ашырылган. Натыйжада жеке менчик, рынок мамилелери жоюлган. Мунун кесепетиинен 70-жж. аягы – 80-жж. башында Вьетнамдын экономикалык абалы өтө начарлап кеткен. Вьетнам аскерлеринин Камбоджага кириши, ага байланыштуу Кытай менен болгон кагылышшуу өлкөнүн аран турган абалын мурдагыдан да оордоткон. Кытай менен кагылышкан соң Вьетнам СССРге жакындаган, бирок Вьетнамдын абалынын онолушу кыйын эле. 1969-ж. Хо Ши Мин өлгөндөн кийин, өлкөнүн жаны жетекчилиги 77 млн элин багуу үчүн жаны реформа баштаган. Бул аракет жакшы натыйжаларды берди. Рынок товарларга толуп, экономика көтөрүлө баштаган. Социалисттик түзүлүш формалдуу сакталганы менен Вьетнам деле Кытай сыйктуу рыноктук жеке менчикке таянган жолго көбүрөөк ыктоодо. Акырындык менен Вьетнам кризистен чыга баштаган.

**Түндүк Корея.** 1945-ж. корейлер япондорду кууп чыгып, эркиндикке жетишкен. Бирок Ыраакы Чыгыштагы советтик-америкалык кызыкчылардын тирешүүсүнүн натыйжасында бул өлкө да 1948-ж. Түндүк, Түштүк болуп, эки мамле-

кетке бөлүнүп калган. СССРдин таасириндеги Түндүк Кореяда 1948-ж. Корея Элдик Демократиялык Республикасы жарыяланып, анын башында Ким Ир Сен турган. Ал өлкөде тез арада эле диктатордук тартипти орнотууга үлгүргөн жана өз эли үчүн тириү кудай катары абсолюттук бийлик жүргүзүүгө өткөн. Натыйжада 23 млн калк коммунисттик казармалык тартипте жашап калган. Казармалык тартиптин натыйжасында өлкөнүн экономикасы бир кыйла көтөрүлгөн. Массалык маалымат караттары Ким Ир Сенди жана анын уулу Ким Чен Ирди гана даназалоого өткөн. Өлкө башчысы өз уулун мураскор катары расмий түрдө жарыялаган. Ким Ир Сен Түштүк Кореядан ар дайым чочулап, массалык жок кылуучу куралдарды чыгарууга чоң маани берген.

1991-ж. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын ортосунда жарашуу, кол салышпоо, кызматташтык жөнүндөгү келишимге кол коюлган. АКШ Түндүк Кореянын атом бомбасын жасоо аракетин токтотуу үчүн өз аскерлерин Түштүк Кореядан чыгарып кетүүгө аргасыз болгон.

90-жж. Түндүк Кореяда бийлик Ким Чен Ирге өткөн. СССР менен Кытай бол өлкөнү мурдагыдай колдой албай калган. Натыйжада өлкөнүн экономикасы төмөндөп, элдин турмушу на-чарлаган. Ачарчылык күчеген. Эл азық-түлүктү карточкалар менен ала башташкан. Өлкө башчысы атасын жана анын саясатын даназалоого өзгөчө көнүл бурагат. *Бул өлкөдө жыл саноо Ким Ир Сен туулган 1912-ж. башталат.* Ал туулган 19-апрель «Күндүн күнү» делип майрамдалат.

Куба Эл Республикасы. 1959-ж. январда антиколониялык революциянын натыйжасында Куба Эл Республикасы түзүлгөн. АКШнын кастык саясаты, СССРдин активдүү колдоосу менен билүү өлкө өнүгүүнүн социалисттик жолуна түшкөн. Биринчи күндөн тартып билүү мамлекетти Фидель Кастро жетектеп келди. Анын жетекчилиги менен билүү өлкө коомдук турмуштун көпчүлүк чейрөлөрүндө жакшы ийгиликтерге жетишти. Азыркы мезгилде Кубанын абалы татаал. Бул өлкө ар дайым СССРдин жана башка социалисттик өлкөлөрдүн колдоосуна таянып келген. Ал тургай, 1962-жылы Кубага АКШ кысым көрсетүп, Кубага болушкан СССР советтик армиянын күчүн колдонууга чейин барган. Айрым адистердин баасы боюнча ошондогу «Кариб кризисинен» дүйнөлүк ядролук согуш чыгып кетүү коркунучу туулган. Дүйнөлүк социалисттик системанын колдоосунаң ажыраса да, Куба социалисттик принциптерге, маркстык идеалдарга берилген бойдан калууда.

**Лаос.** Бул өлкө көз карандысыздыкка 1954-ж. жетишен. 5 млн эл жашаган, артта калган Лаосто 60-ж. саясий түрүксуздук пайда болуп, ал жараптык согушка осуп чыккан. 1975-ж. коммунисттик идеологияны колдогон көтөрүлүшчүлөр женишке жетишип, Лаос элдик-демократиялык республика болуп жарыяланган. Экономикада мамлекеттік сектор үстөмдүк кылган, банктар мамлекеттештирилген, майда жеңе менчик катуу көзөмөлгө алынган. 1980-ж. реформадан кийин Лаостун экономикалык абалы бир аз жакшыра баштаган. Рынок мамилелерине жол ачылып, мамлекеттік ишканалар менчиктештирилген. 1990-ж. өлкөдө коммунисттердин бийлиги жоюлуп, буддизмдин идеялары кайрадан жандана баштады. Өлкөнүн гербидеги кызыл жылдыз буддалык белги менен алмаштырылган.

**Дүйнөлүк социалисттик системанын өнүгүү этаптары жана кулашы.** 1950-жж. аягында, 60–70-жж. дүйнөлүк социалисттик системадагы өлкөлөр эл чарбасын көтөрүү, элдин турмуш дөңгээлин жакшыртуу багытында бир катар жакшы ийгиликтерге жетишен. Бирок ошол мезгилде эле бул система төрс тенденциялар пайда болгон. Бул биринчи кезекте экономикалык чейрөдө айкын байкалган. Дүйнөлүк социалисттик системага кирген дәэрлик бардык өлкөлөрдө социалисттик моделдин киргизилиши чарба жүргүзүүчү субъекттердин өз алдынчалыгына, дүйнөлүк экономиканын өнүгүшүндөгү мыйзам ченемдүү өзгөрүүлөргө ылайыкташууга жол берген эмес. 1950-жж. илимий-техникалык революциянын шартында өнүгүүнүн социалисттик ыкмалары өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп, жаны технологиялардын өндүрүшкө киргизилишин соглундаткан.

Дүйнөлүк социалисттик системага кирген өлкөлөр илимий-техникалык прогрессин электрондук-эсептөө техникаларын, энергия жана ресурстарды үнөмдөөчү өндүрүш жана технологияларын пайдаланууда алдынкы капиталисттик мамлекеттерден алда канча артта калган. Дүйнөлүк өнүгүү тенденцияларына ылайык, социалисттик моделди аз-аздан реформалоо аракеттери эч натыйжа берген эмес. Реформаларды ийгиликтүү жүргүзүүгө партиялык-мамлекеттік бийлик чечкиндүүлүктүү көрсөтүүнүн ордуна ар кандай тоскоолдуктарды күчтөкөн.

**Дүйнөлүк социалисттик системанын ички карама-каршылыктары.** Бул системанын ички карама-каршылыктарынын күчөшүнө СССРдин жетекчилеринин ички жана тышкы саясаттары себеп болгон. КПССтин XX съездинде сталинизмдин өтө одоно мүнөздөрү сынга алынганы менен КПССтин башчылары

партиялык-мамлекеттик бийликтин үстөмдүгүн жоготкулары келген эмес. Ушуну менен катар СССР дүйнөлүк социалисттик системага кирген өлкөлөргө езүнүн авторитардык тартибин орнотууга аракеттенген. Натыйжада 1950-жж. аягында Югославия менен мамиле начарлаган. Албания жана Кытай да СССР менен көп жылга созулган тирешүүгө еткен.

Дүйнөлүк социалисттик системанын ички карама-каршылығы 1967-1968-жж. чехословакиялык кризистин мезгилиндеги драмалык окуялардан ачык көрүнгөн. Чехословакия элинин кенири экономикалык жана саясий реформаларды жүргүзүү талабы менен чыккан кыймылын СССРдин жетекчилиги Болгария, Венгрия, ГДР жана Польша өлкөлөрүнүн колдоосу менен баскан. Бул учун СССР 1968-ж. 21-августта социализмди «ички жана тышкы контрреволюциядан коргойбуз» деген шылтоо менен эгемендүү өлкөгө өз армиясын киргизген. Бул окуя дүйнөлүк коомчулуктун алдында дүйнөлүк социалисттик системанын кадыр-баркын төмөндөткөн.

Дүйнөлүк социалисттик системадагы кемчиликтерге карастан, Европа өлкөлөрү экономикалык чайредөгү 1950-1960-жж. жетишкендиктерге таянып, социалисттик курулуштун биринчи этабы аяктады, эми жаны этап — «өнүккөн социализмди» курууга киришебиз деп жарыялап жибериши. Бул чечимди колдогон идеологдор социалисттик өлкөлөр дүйнөлүк өнер жай продукцияларынын үчтөн бирин өндүрөт, дүйнөлүк улуттук кирешенин төрттөн бири бизге тиешелүү деген аргументтерге таянышкан.

СЭВдин ролу. «Өнүккөн социализмди» куруу идеясын чыгаргандар дүйнөлүк социалисттик системанын ичинде СЭВ (Экономикалык Өз ара жардамдашуу Совети) аркылуу экономикалык байланыштын жетишкендиктерин эң башкы ийгилик катары баалашкан. Эгерде 1949-ж. СЭВдин максаты эки жактуу келишимдердин негизинде тышкы соода байланыштарын жөнгө салуу болсо, 1954-ж. тартып ага мүчө өлкөлөрдүн эл чарбасын өнүктүрүү пландарын координациялоону көздөгөн. 1960-ж. өндүрүштүү адистештирүү жана кооперациялоо, ал тургай, эмгекти эл аралык бөлүштүрүү жөнүндө келишимдер түзүлө баштаган. Ири эл аралык уюмдар, алсак, Экономикалык кызметташтыктын эл аралык банкы, Интерметалл, Стандартташтыруу институту ж.б. түзүлген. 1971-ж. СЭВге мүчө өлкөлөрдүн кызметташтыгынын жана интеграциянын негизинде өнүгүшүнүн комплекстүү программасы иштелип чыккан. Андан тышкary, идеологдордун баасы боюнча дүйнөлүк социалисттик системага

кирген Европа өлкөлөрүндө калктын жаны социалдык катмарлары калыптанган.

**1970-ж.** Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Европанын социалисттик өлкөлөрүнүн өнөр жай өндүрүшү бир калыпта, жылына 6-8% га өнүгүп турган. Элдин турмуш денгээли да бир кыйла онолгон. Бирок бул жетишкендиктер экстенсивдүү, т. а. өндүрүштү механикалык көнөйтүүнүн эсебинен гана камсыз болгон. Электр энергиясын, болот эритүү, кен казуу, машина куруу боюнча сандык көрсөткүчтөр гана өсүп бараткандай таасир калтырган. Өндүрүштү жаны технологияларды кенири пайдалануу менен ургаалдуу өндүрүү маселеси колго алынган эмес.

**1970-жж. абалдын оордошу.** Дүйнөлүк социалисттик системада социалдык-экономикалык жана саясий кырдаал жылдан-жылга оордой берген. Ушул мезгилде рынок экономикасына негизделген мамлекеттер илимий техникалык революциянын (ИТР) жетишкендиктеринин негизинде өндүрүштү интенсивдик жолго коюуга жетишкен. Натыйжада социалисттик өлкөлөр эл аралык рынокто улам бир көрсөткүч боюнча позицияларын жогото баштаган. Социалисттик өлкөлөрдүн ички рыногунун абалы да оордогон. Элдин турмуш денгээли төмөндөп, нааразылыктар көбейгөн. Жер-жерлерде радикалдуу саясий, социалдык-экономикалык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү жөнүндөгү талаптар күчөгөн.

Кризистик кырдаал эл аралык экономикалык кызматташтыкта да айкын көрүнгөн. СЭВге мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыктарынын эске алынбашы, администрациялык чечимдердин көбейүшү өндүрүштүн өнүгүшүнө тоскоол болуп, өз ара соодасатык согулундап кеткен.

**Польшадагы окуялар** реформалардын тездешине түрткү болгон. 1970-ж. башында эле бул мамлекетте өкмөттүн экономикалык саясатына каршы жумушчулардын массалык чыгуулары болуп өткөн. Эмгекчилердин эркин профсоюздарынын бирикмеси — «Тилектештик» уому пайда болгон. Бул уомдун жетекчилиги менен 70-80-жж. бир катар митингдер уюштурулган.

Кризистик кырдаал бөлөк өлкөлөрдө да ачык көрүнө баштаган. 1980-жж. ортосунда башкаруучу компартияларда саясий жана экономикалык кризистерди жөнгө сала турган мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Күч түзүмдөрү да алардын колунда эле. СССРдеги 1980-жж. ортосунда башталган радикалдуу өзгөрүүлөр дүйнөлүк социалисттик системага кирген өлкөлөрдөгү реформалык кыймылдардын өсүшүнө түрткү болгон.

**Чыгыш Европадагы демократиялык революциялар.** 1980-жж. аягында Борбордук жана Түштүк-Чыгыш Европа өлкөлөрүндө демократиялык революциялардын чоң толкуну болуп өткөн. Бул революциялар бийликтеги башкаруучу партиялардын жеке бийлигин жооп, анын ордуна башкаруунун демократиялык формаларын киргизди. Революциялар 1989-ж. экинчи жарымында башталып, ар кандай формада жургөн. Алсак, Польша, Венгрия, ГДР, Чехословакия жана Болгарияда бийлик тынчтык жолу менен алмашкан. Ал эми Румынияда эски бийлик куралдуу көтөрүлүш аркылуу кетирилген.

Демократиялык революциялар экономикалык мамилелерди өзгөртүү үчүн негизги шарт болду. Бардык өлкөлөрдө рынок мамилелери калыбына келтирилди, менчиктештириүү жүргүзүлдү, эл чарбасынын түзүмү өзгөрдү. Жеке капиталдын ролу көтөрүлдү. Бул процесстер бүгүнкү күндө да активдүү жүргүзүлүүдө. Бирок бул процесстердин жүрүшүнде жетишкен ийгиликтер ар кандай кемчиликтер менен да коштолууда. Дүйнө өлкөлөрү интеграцияга умтулуп жаткан учурда социалисттик өлкөлөрдүн бири-биринен кол үзүшүн түшүндүрүү кыйын.

Жыйынтыктап айтканда, дүйнөлүк социалисттик системанын кулашы менен Чыгыш Европанын жана Азия континентидеги бир катар мамлекеттердин жарым кылымдай социалисттик жол менен өнүгүү тарыхы аяктады. Бул системанын өнүгүшүндөгү жетишкендиктерди, өзгөчө эл аралык байланыш бағытындагы ийгиликтерди танууга болбойт. Эртедир-кечтир мурдагы союздаш мамлекеттердин ортосунда жаны мазмундагы, өз ара пайдалуу байланыштардын кайрадан жанданып, жаны принциптердин негизинде өнүгөрүнө шек жок.

#### Суроолор:

1. Дүйнөлүк социалисттик система качан түзүлгөн? Ага кайсы өлкөлөр кирген?
2. Югославиядагы өз алдынча башкаруу социализми деген эмне?
3. СЭВ жана Варшава келишиими уюмдары кандай максаттарды көздөгөн?
4. Кытайдагы «Чоң секирик», «Маданий революция» кандай максаттарды көздөгөн?
5. Дүйнөлүк социалисттик система өзүнүн өнүгүшүндө кандай этаптарды басып өткөн?
6. 1970-жок. дүйнөлүк социалисттик системадагы абал эмне үчүн оордогон?
7. Демократиялык революциялардын себептери кайсылар?

## § 29. Совет мамлекетинин түптөлүшү, енүгүшү жана тараши

Кош бийлик. 1917-ж. 2-мартта император Николай II бийлики Михаил Александрович деген иинисине өткөрүп берерин билдиргенде, ал бул ишти Уюштуруу чогулушу чечиш керек деген шылтоо менен император болуудан баш тарткан. Падыша кадет партиясынын өкүлүк князь Львовду Министрлер советинин төрагасы кылышп дайындоо жөнүндөгү указга кол койгон. Львовго жана өкмөттүн курамын аныктоо дайындалган. 4-мартта падышанын тактан баш тартып, бийлик Убактылуу өкмөтке өткөндүгү жарыяланган. 1917-ж. Февраль революциясы жана падыша бийлигинин кулашы олкөдө кош бийликтин орношун шарттаган. 1-мартта Мамлекеттик дума бекиткен Убактылуу өкмет россиянын буржуазиясынын кызыкчылыгын көздөген либералдык-демократиялык маанайдагы партиялардан куралган. Бул өкмөттө кадеттер басымдуу көпчүлүктү түзүшкөн. Ошол эле учурда жумушчу жана солдат депутаттарынын Петроград совети элдин атынан бийлик жүргүзүүгө киришкен. Ошентип өлкөдө кош бийлик орногон. Убактылуу өкмөттүн колунда капитал жана бийлик органдары болгон. Ал эми Советтер болсо куралданган элдин атынан бийлик жүргүзгөн. Бул эки бийликтин тирешүүсү өлкөдөгү кризистик абалды ого бетер терендеткен.

Убактылуу өкмет негизинен кадеттер, эсерлер, меньшевиктер жана 17-октябрдагы союз деп аталган партиялардан туралуп, өлкөдөгү бийлики аныктай турган Уюштуруу чогулушуна чейин бийлик жүргүзмөк. Бирок бул бийлик дүйнөлүк биричинчи согуштун жүрүп жатканына, өлкөдөгү кризистин күчөшүнө шылтоолоп, бир дагы олуттуу маселелерди чечпей, Уюштуруу чогулушун атаяласап чакыrbай, убакытты созо берген.

Экинчи бийлик негизинен революциялык маанайдагы социал-революционерлерден (эсерлер, меньшевиктер) турган. Петрограддык совет деп аталган бул орган жумушчулар менен солдаттардын таламын көздөгөн. Бирок ал өлкөдө социалисттик революция учун кырдаал жетиле элек деп эсептеп, буржуазиялык-демократиялык кайра курууларды жүргүзүүгө аракет жасаган. Ошондуктан алар Убактылуу өкмөттөн реалдуу бийликтин алууга аракеттенишкен эмес.

Большевиктер партиясы гана буржуазиялык-демократиялык революциянын социалисттик революцияга өсүп чыгышы жөнүндөгү тезисти жарыяласап, өлкөдөгү бийлики толук кол-

го алууга аракет жасаган. Бирок февраль айында бийликит алуу үчүн большевиктер партиясынын күчү жетишсиз болгон. Большевиктер Советтерде да азчылыкты түзүшкөн. Ошентип, 1917-ж. башында Россиядагы бийлик ээсиз калып, өлкө «ара жолдо калган» абалда калган.

Убактылуу өкмөттүн кризисин тышкы иштер министри Милюковдун дүйнөлүк биринчи согушка женишке жетмейинче катыша беребиз деген билдируусу күчтөкөн. Фронттогу орус аскерлеринин абалынын оордугу, согушуудан баш тартышы Убактылуу өкмөттүн абалын кыйындаткан. Ушундай саясий кырдаалда большевиктер партиясынын таасири күчөй баштаган. Убактылуу өкмөт июнь – июль айларында большевиктер партиясын куугунтуктоого өткөн.

Корниловдун козголону. Эки бийликтин тирешүүсү августагы Корниловдун козголону деп аталган окуяда чечилген. Бийликке умтулган генерал Л. Корнилов Убактылуу өкмөттүн башчысы А. Керенскийдин колдоосуна таянып, өлкөдө реакциячыл төнкөрүш уюштурмак болот. 24-февралда Корнилов жетектеген аскерлер Петроградга бет алат. Бул шаардагы революциялык күчтөр да биригип, контрреволюцияга каршы күрөшүүнүн элдик комитетин түзүштөт. Большевиктердин демилгеси менен Кызыл Гвардия отряддары куралат. Кырдаалдан чочулаган Керенский Корниловду колдоодон баш тартып, анын өзүн кайра мамлекеттик төнкөрүш уюштурууну көздөгөн козголончу деп жарыялайт. Корниловдун аскер күчтерүү кыйратылат. Бул окуядан кийин большевиктер партиясынын ролу мурдагыдан да жогорулаган. Керенский өзүнүн бийлигин сактоо максатында 1917-ж. 1-сентябрда Россияны республика деп жарыялап, жаны коалициялык өкмөттүн курамын түзгөн.

1917-ж. августагы окуялардан кийин Россиядагы мамлекеттик бийлик үчүн Керенский менен большевиктердин ортосунда күрөш күчтөйт. Керенский бийлик тизгинин кармап турганы менен, эл ичинде большевиктердин таасири күчтүү болгон. Большевиктердин ролу советтердин ишинде да көтөрүлгөн. Большевиктер үчүн куралдуу көтөрүлүш аркылуу бийликит алыш коюу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Ал үчүн алар аскердик-революциячыл комитеттерди түзө башташкан.

Октябрь революциясы. 1917-ж. күзүндө турмуштун бардык чейрелерүн кризис капитаган. Агрардык чейрөдө тартипсиздик күчөгөн, аскерлер фронттон качып, өнөр жай ишканалары чийки заттардын жетишсиздигинен улам токтой баштаган. Ушун-

дай кырдаалда большевиктер партиясы бардык бийлиktи күч менен алууга киришкен. Большевиктер партиясынын Борбордук Комитети 15-сентябрда убактылуу жашырынып жүргөн В. И. Лениндик катын талкуулап, анын сунушу боюнча куралдуу көтөрүлүшкө багыт алган. Большевиктер бул кадамга кокусунан эле барышкан эмес. Петроград, Москва өндүү ири шаарлардагы жана башка региондордогу Советтердин көпчүлүгү большевиктер тарабына өтүп, чечкиндүү күрөшкө даяр болуп калышкан эле.

1917-ж. сентябрдын орто ченинде Убактылуу өкмөт Петроград гарнизонунун чоң бөлүгүн фронтко жөнөтүү жөнүндөгү планын билдириет. Бул гарнизондо толкуундоолорду күчтөп, солдаттар Убактылуу өкмөттүн отставкага кетишин, бийликтин советтерге берилишин талап кылышат. Саясий кырдаалды туура баалаган В. И. Ленин большевиктер партиясынын Борбордук Комитетинин 10-октябрдагы кенешмесинде куралдуу көтөрүлүштү уюштуруу жөнүндө чечимдин кабыл алышына жетишет.

**Революциянын жүрүшү.** Октябрдын экинчи жарымынан баштап саясий күрөш курч мүнөздө өнүгө баштайт. 21-октябрда Петроград гарнизону Аскердик-Революциячыл комитет тарабына өтөт. 24-октябрда Кызыл Гвардия жана бир катар аскердик бөлүктөр Петросоветтин атынан Нева дарыясындагы көпүрөлөрдү жана шаардагы стратегиялык борборлорду (почта, телеграф, вокзалдар ж.б.) эзлеп алышкан. 25-октябрда эртен менен Жумушчу жана солдат депутатарынын аскердик революциялык комитети Убактылуу өкмөт кулагандыгын жарыялган. Советтердин Бүткүл россиялык экинчи съезді Тынчтык жана Жер жөнүндөгү декреттерди кабыл алып, В. И. Ленин башында турган өкмөттү — Эл Комиссарлар Советин түзгөн. Бул өкмөт жалаң большевиктерден турган. Мындан тышкary, солчул эсерлерден турган Борбордук аткаруу комитети түзүлгөн. Съезд бардык бийлик Советтерге өткөндүгүн билдирген резолюция кабыл алган. Октябрь революциясынын жениши менен Россиянын тарыхында жаны доор башталган.

1917-ж. Октябрь революциясы ошол кезде коомдо түзүлгөн кырдаалга ылайык жүзөгө ашырылып, Россиянын өнүгүүсүндө жаны доорду ачкан мыйзам ченемдүү көрүнүш болгон.

Жарандык согуш 1917-ж. күзүндө башталып 1922-ж. октябрына чейин, тактап айтканда, Совет бийлиги орногон күндерден тартып Ыраакы Чыгыштагы куралдуу каршылыкты басканга чейин созулган.

Жарандык согуш беш мезгилге бөлүнёт:

1. 1917-ж. октябринан – 1918-ж. майна чейин. Большевиктер солчул эсерлерден башка бардык саясий партияларга тыюу салат. Уюштуруу чогулушу таркатылат. «Бай» таптарды өндүрүш каражаттарынан ажырата баштайт. Россиядагы бир катар социалдык топтордун нааразычылыгы күчөп, большевиктерге каршы кыймылдарга бириге башташат. Керенский – Красновдун козголону, Дондо ыктыярдуу армиянын түзүлүшү, эсерлердин чыгуулары жаны бийликтеге каршы багытталган. 1918-ж. 3-марта большевиктер немецтерге 50 млн калк жашаган жерлерди берүү менен Брест тынчтык келишимин түзүп, убактылуу күч топтоого жетишет.

2. 1918-ж. жай-күз айлары. Большевиктер агрардык революцияны башташат. 1918-ж. данга монополия киргизилип, азык-тулук диктатурасы орнотулат. Бул саясат орто жана бай дыйкандардын нааразычылыгын күчтөт. Өлкөдө контрреволюция үчүн база түзүлөт. Брест тынчтык келишиминде өлкөнү кемсингин шарттарга нааразы болгон офицерлер да большевиктерге каршы турушат.

Англдар, француздар жана америкалыктар Мурманскиге аскер түшүрүшөт, Ыраакы Чыгышты басып алышат. Волгадагы аскердик болук да кетөрүлөт. Дутов менен Деникин жетектеген дондук жана кубандык казактар да большевиктерге каршы аттанышат.

Большевиктер Кызыл Армиянын туруктуу бөлүктөрүн түзөт. Жазалоочу органдар түзүлүп, массалык террор башталат. 1918-ж. большевиктер Самара, Симбирск, Казан ж.б. шаарларын алат.

3. 1918-ж. ноябрь – 1919-ж. жаз айлары. Кызыл жана ак гвардиячылардын ортосунда айыгышкан салгылаштар жүрөт.

Совет өкмөтү Германияда революциялык кыймылдын өнүгүшүнөн пайдаланып, Брест тынчтык келишиминин шарттарын жокко чыгарып, Украина, Белоруссия, Балтика боюндагы өлкөлөрден немец аскерлерин чыгарат. Өлкөнүн түштүгүндө генерал Деникиндин, түндүк-батышта Юденичин, түндүктө Миллердин, Сибирде Колчактын аскердик бийликтери күч алат. Чыгыш фронту жарандык согуштун башкы фронту болуп таанылат.

4. 1919-ж. жазы – 1920-ж. жазы. Бул мезгилде актардын армиясы бир катар женилүүлөргө учурдайт. Дыйкандарга аяр мамиле жасоо менен большевиктер аларды өзүнө тартууга жетишет. 1919-ж. ноябрда кызыл аскерлер ак гвардиячылардын негизги күчтөрүн талкалайт.

5. 1920–1921-жж. Жарандык согуштун очокторун жок кылуга багытталган аракеттер менен мүнөздөлөт. 1920-ж. ноябрда түштүк фронтунун аскерлери Крым жарым аралын ээлешет. Эсерлер менен меньшевиктер жетектеген дыйкандар кыймылы күчейт. Дыйкандар «аскердик коммунизм» саясатына карши чыга баштайт. Натыйжада большевиктер рынок мамилелерине таянган жаңы экономикалык саясатка өтүгө мажбур болот. Экономиканын либералдашы жарандык согуштун токтошуна обелгө болот.

Жыйынтыктап айтканда, большевиктер жарандык согушта куралдуу күчтөрдү билгичтик менен уюштура алган. Алар мурдагы аскердик адистерди өзүнө тартып, 5 млн адамдан турган Кызыл Армияны түзгөн. «Аскердик коммунизм» саясаты өлкөнү бирдиктүү согуштук лагерге айланткан. Чет өлкөлүк 370 аскердик болуктар да Кызыл армия тарабында согушкан. Помещиктерди конфискациялап, жер бергендиги учун дыйкандардын большевиктерди колдошу да совет бийлигинин женишине зор ебөлгө болгон.

«Аскердик коммунизм» саясатынан жаңы экономикалык саясатка өтүү. Жарандык согуштун учурунда большевиктер өлкө болгон ресурстарды жениш учун мобилизациялаган. Коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрү партиянын кызыкчылыгына баш ийдирилип, каттуу кеземөл орнотулган.

«Аскердик коммунизм» саясаты боюнча:

1. Шаарларда: коммуналык төлемдер жоюлган, эмгек акы натуралай төлонгөн. Акыл эмгегинин адамдары иштегенге милдеттүү болушкан. Өнөр жай тармагындагы ишканалар мамлекеттештирилген жана аларды башкаруу борбордоштурулган.

2. Кыштактарда жумушчу табын, көп сандаган аскерлерди жабдуу, тамак-аш менен камсыз кылуу учун азык-түлүк салыгы, ашыкча делип эсептелген продукцияны мажбурлоо жолу менен жыйнап алуу тартиби киргизилген. 1918-ж. майда Совет өкмөтү азык-түлүк диктатурасы деп аталган иш-чараларды жургүзгөн. Нанга туруктуу баа коюлган. Ашыкча азык-түлүктүү жыйноо боюнча атайын азык-түлүк отряддары, кийин азык-түлүк армиясы түзүлгөн.

«Аскердик коммунизм» саясаты жер-жерлерде дыйкандардын нааразычылыктарын күчтөкөн. Бир катар региондордо дыйкандардын ири толкундоолору болуп өткөн. Ал тургай, мурда большевиктерди колдоп келген кронштадттык матростор да козголон чыгарышкан. Алар 1917-ж. октябрдагы революция жарыялаган укуктарды коргоо, зордук менен конфискация-

лоо иштерин токтотуу талаптарын коюшкан. Тамбов губерниясындагы эсер партиясынын мүчөсү А. Антонов жетектеген партизандык армиянын антисоветтик кыймылын басууга Кызыл Армиянын М. Тухачевский жетектеген күчтөрү жөнөтүлгөн. Айыгышкан салгылашта эки тараптан 50 мин адам кырылган. Ушул өндүү кайылуу окуялардан кийин Совет бийлиги жаңы экономикалык саясатка өтүү жөнүндө чечим кабыл алган.

Өлкөдө рынок мамилелерине ылайыкташкан жаңы экономикалык саясат жүргүзүлө баштаган. Ашыкча продукцияларды эркин сатууга уруксат берилген. Экономиканы башкаррууда ыркыз борбордоштуруу иши чектелген. Эмгегине жарааша акы төлөө тартиби киргизилген. Мамлекет майда ишканаларды жеке менчикке ижарага берген. Жеке менчик капиталдын өнүгүшүнө, чет элдик инвестицияларды алууга жол ачылган. Бирок бийликтин бардык тармактары мамлекеттин колуна топтолгон. Салык иши катуу көзөмөлгө алынган.

Жаңы экономикалык саясаттын натыйжасында экономика стабилдешип, өндүрүштүк көрсөткүчтөр бир кыйла онолгон. 1922-ж. өлкөдө ачарчылык токтотулган. Женил жана оор өнөр жай ишканалары өндүрүштүн согушка чейинки денгээлине чейин көтөрүлгөн. Жеке сооданын эркиндигинен улам, майда өнөр жай ишканалары тез өнүккөн. Бирок экономикадагы айрым ийгиликтерге карабастан, өлкөнүн экономикасынын жалпы абалы төмөнкү денгээлде кала берген. Карама-каршылыктар курчуп кеткендиктен, 1921-ж. киргизилген жаңы экономикалык саясат 1928-ж. токтотулган.

СССРдин түзүлүшү. Совет мамлекетинин стабилдүү абалга келишине улуттук-мамлекеттик кайра куруу бир топ өбелгө болгон. Жарандык согуштун жүрүшүндө советтик республикалардын ортосунда аскердик-саясий союз түзүлгөн. Тынчтык курулуш бул союздун маңызын өзгөртүнү талап кылган. Бул маселени чечүү учун 1922-ж. 30-декабрда Советтердин I съезді *Советтик Социалисттик Республикалар Союзун* (СССР) түзүү жөнүндөгү Декларация менен келишимди кабыл алган. Ушул эле съездде СССРдин Борбордук Аткаруу Комитети (БАК) шайланган.

Адегенде СССРдин курамына РСФСР, Украина ССРи, Закавказье Федерациясы (ЗСФСР) кирген. Кийинчөрээк Өзбек ССРи, Туркмөн ССРи (1925), Тажик ССРи (1919), Казак ССРи, Кыргыз ССРи (1936) түзүлгөн. 1936-ж. ЗСФСР жоюлуп, Армян ССРи, Азербайжан ССРи, Грузин ССРи түзүлүп, СССРдин курамына кирген.

1924-ж. январда СССР Советтеринин II съезди СССРдин Конституциясын бекитип, бийликтин жогорку органы – Советтердин Бүткүл союздук съезди деп жарыялаган. Съезддер аралыгында бийликті эки палатадан турган Борбордук Аткаруу Комитети жүргүзгөн. Жогорку аткаруучу бийлик – СССР Эл Комиссарлар Советине тийиштүү болгон.

**Мамлекеттик социализмди курууну төздетүү.** 1928-ж. жаны экономикалык саясатты жойгондон кийин И. В. Сталин өлкөнү индустриялаштыруу жана айыл чарбасын колективдештируү саясатын эң башкы максат катары тез арада жүзөгө ашыруу милдетин койгон.

Өлкөнү социалисттик индустриялаштыруу экинчи дүйнөлүк согуш алдындагы беш жылдык пландарда ишке ашырылган. Биринчи беш жылдык план (1928–1932) боюнча онөр жай өндүрүшүн 1928-ж. караганда үч эсे көтерүү, ал эми экинчи беш жылдык планда (1933–1937) дагы эки эсеге көтерүү пландаштырылган. Учунчү беш жылдык план (1938–1942) боюнча онөр жай продукциялары дагы эки эсеге жогорулаган. Согушка чейинки 12 жылдын (1928–1940-жж.) ичинде СССРдин экономикасы болуп көрбөгөндөй жогорку темп менен өнүккөн. Өлкөдө 9 мин ири онөр жай ишканалары курулуп, ишке киришкен. Электр энергиясын өндүрүү он эсеге жогорулаган, нефти өндүрүү эки эсеге, чоюн эритүү төрт эсеге көбөйгөн. Өндүрүштүн абсолюттук көлемү боюнча СССР 1937-ж. Европада биринчи, дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи орунга чыккан.

Индустриялаштыруунун натыйжасында СССР экономикалык жактан өз алдынчалыкка жетишип, эл чарбасынын бардык тармактарын реконструкциялоо үчүн ынгайлдуу шарттар туулгөн. Өлкөнүн коргоннуу жөндөмдүүлүгү чындалган. Жумушчу табы, илимий-техникалык интеллигенция сандык жана сапаттык жактан бир кыйла өскөн.

Айыл чарбасын туташ колективдештируү кампаниясы тез темп менен жүргүзүлгөн. Ал зордук-зомбулук, массалык террор менен коштолгон, мыйзамдар одоно бузулуп, дыйкандар зомбулуктан жапа чегишкен. 1930–1931-жж. эле өлкөнүн ар кайсы райондорунан 381 мин кулактын үй-бүлөлөрү күч менен өз эли-жерлеринен көчүрүлгөн. Чындыгында булар өлкөнү бага баштаган орто чарбалуу дыйкандар катмары болчу.

Колективдештируүнүн жүрүшүндөгү одоно кемчиликтерге карабастан, айыл чарбасы бир кыйла өскөн. Бул тармакта эмгек өндүрүмдүүлүгү өсүп, согуш алдындагы беш жылдыктарда дан, эт, сүт өндүрүү бир кыйла жогорулаган. Айыл чарбасын-

дагы ийгиликтер Улуу Ата Мекендик согушта женишке жетишүүнүн маанилүү шарттарынан болгон.

СССРдин 1936-ж. 5-декабрында кабыл алынган жаны Конституциясында СССРдин саясий негизин — эмгекчилер депутаттарынын Совети, өлкөнүн экономикалык негизин — өндүрүш каражаттарына карата социалисттик менчик түзөт деп жазылган. СССРдин 1936-ж. Конституциясы чындыгында тоталитардык тартипи бекемдеген. Буга 1936–1937-жж. өзгөчө күч — массалык репрессиялар далил. И. Сталиндин көрсөтмөсү менен эч күнөөсүз адамдар камалып, атылып, алардын үй-бүлөлөрү куугунтукталган.

Эки беш жылдыктын жылдарында (1928–1937) СССРде мамлекеттик социализм деп аталган социалдык система калыптанган. Жеке менчик толук жоюлуп, өндүрүш каражаттары мамлекеттин менчигине откөрүлгөн. Мамлекеттик бийлики И. В. Сталин жетектеген партиялык-мамлекеттик аппарат жүргүзгөн. Администрациялык-байрукул системада коомдун бардык тармактарын тоталитардык кезөмөл менен башкарууну эн жогорку деңгээлде өздөштүргөн. Мамлекетти башкарууда жеке адамга – Сталинге сыйынуу биротоло калыптанган. Өлкөдө демократиялык принциптер жоюлуп, диктатордук тартип орногон.

**СССРдин 20–30-жж. тышкы саясаты.** Бул мезгилде Советтер Союзун дүйнөнүн алдынкы доөлөттөрү толук тааныган. Бирок Англия, Франция жана АКШ өлкөлөрү фашисттик Германияны СССРге ткурууга аракеттенишкен.

Ыраакы Чыгыштагы абал да оор эле. 1928-ж. СССР менен Кытайдын ортосунда Чыгыш Кытай темир жолунда кагылыш болуп, тез арада кайра жөнгө салынган. Бирок Ыраакы Чыгышта СССРге каршы тишин кайрап Япония турган. 1938-ж. августта Владивостокко жакын Хасан көлүнүн жанында япондук аскерлер менен чон кагылыш болгон. Ушундай эле кагылыш 1939-ж. жайында Халхин-Гол дарыясынын жээгинде кайталаңган. Бул кагылышта япон аскерлери талкаланды.

Фашисттик Германиянын Европадагы баскынчылык иш-аракеттеринен улам 1939-ж. жайында Англия жана Франция СССР менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мажбур болгон. Бирок андан эч натыйжа чыккан эмес. 1939-ж. 23-августа СССР Германия менен кол салышпоо жөнүндө он жылдык келишимге кол койгон. Ал боюнча Польшанын бир бөлүгү, Балтика боюнчадагы өлкөлөр, Бессарабия, Финляндия СССРдин таасирине етмөк. Келишимге кол койгон Германия 1939-ж. 1-сентябрда

Польшага кол салат. Англия менен Франция Польша менен өз ара жардамдашуу жөнүндөгү келишимин аткарып, Германияга согуш жарыялайт. Ошентип экинчи дүйнөлүк согуш башталат. 1939-ж. советтик Кызыл Армия Польшанын чек арасын бузуп, Батыш Украина жана Батыш Белоруссияны ээлейт. 1939-ж. 28-сентябрда СССР менен Германия достук жөнүндө келишимге кол коюшуп, Европадагы өздөрүнүн таасир этүү чөйрөлөрүн такташат. 1940-ж. августта Эстония, Латвия жана Литва СССРдин курамына киргизилет. 1939-ж. ноябринан – 1940-ж. марта на чейин болгон совет-финн согушунун натыйжасында Финляндиянын бир бөлүгү (Карелия мойногу Выборг шаары менен кошо) СССРге өткөн. 1940-ж. июня СССР өкмөтү Румыниядан Бессарабия менен Түндүк Буковинаны кайтарып берүүнү талап кылган. Румын бийлиги бул талапты орундааттууга мажбур болгон.

Бул мезгилде Германия Европанын көпчүлүк мамлекеттерин өзүнө каратып, СССРге кол салууга болгон күчүн топтой баштаган.

**СССРдин кулаши.** 1985-ж. КПСС БКнын Генералдык секретарлыгына М. С. Горбачёвдун шайланышы менен СССРде реформалардын мезгили башталган. 1985-ж. марта на 1991-ж. августа на чейин реформалардын бириңчи этапы жүргөн. Бул мезгилде Советтер Союзунда тоталитардык саясий түзүлүштү, ошондой эле пландуу бөлүштүрүү системасын өзгөртүү процесси жүргөн. «*Кайра куруу*» программасы саясий түзүлүштү жогортодон демократиялаштырууга жана экономикада рынок мамилелерине жол берүүгө багытталган. Бул учурда коомдук турмушта КПССтин ролу төмөндөп, парламенттик башкаруу, айкындуулук киргизилген. Экономиканы башкарууда борборлоштурулган бийлик бошондоп, региондук бийлик органдарынын жоопкерчиликтери жогорулаган. Өлкө жетекчилигинин был иштеринин баары жакшы максатты көздөгөн. Кайра куруу процессинде С. М. Горбачёвдун салымы етө зор. СССРдеги реформалар мамлекеттик органдардын көзөмөлү аркылуу жүргүзүлүп, мамлекеттик менчиктиң бир бөлүгү акырындык менен менчиктиң башка түрлөрүнө, экономика акырындык менен рынок мамилелерине откөрүле баштаган.

Бирок өлкөдөгү күчөп бара жаткан экономикалык кризис саясий абалдын курчушу менен коштолгон. Союздук республикалардын, крайлар менен облустардын жетекчиликтөрү борбордук өкмөт экономикалык абалды ондоого жөндөмсүз деп эсептешкен. Кырдаалды ондоо үчүн бийликтөр борбордон ажыратып, региондук бийликтөр экономикалык жана социалдык

маселелерди өз алдынча чечүүгө мүмкүнчүлүк берилишин талап кылышкан. Ошондой эле региондордун улуттук кирешелеринин басымдуу белүгүн өздөрүндө калтыруу керек деген талап коюлган. Ошого ылайык, СССР өкмөтү региондук чарбалык эсепти киргизүү жөнүндө маселе койгон. Анда региондордо кала турган улуттук кирешенин өлчөмү тигил же бул региондун өлкөнүн экономикасына кошкон салымына жаразша болот деген бүтүм чыгарылган. Бул боюнча буга чейин борбордук казынадан дотацияларды алып жашаган региондордун абалы кыйынданамак.

Бирок, бул маселе ишке ашкан эмес. Биринчилен, Афгстанда көптөгөн чыгымдарды талап кылган согуш жүрүп жаткан. Ошондуктан региондордо калуучу улуттук кирешенин өлчөмүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк жок эле. Экинчилен, өлкөдө баалар жогортодон аныкталып келген. Алсак, чийки заттардын баасы атайлап төмөндөтүлгөн, ал эми даяр продукциялардын баасы жогору коюлган. Ушундан улам Кыргызстан өндүү негизинен чийки зат өндүргөн региондордун СССРдин улуттук кирешесине кошкон салымын так аныктоо мүмкүн эмес эле.

Андан тышкары, салык системасы, салык жыйиноо тартиби да союздук республикалардын СССРдин экономикасына кошкон салымын тактоого мүмкүнчүлүк берген эмес. Бюджеттик кирешелердин негизги булагы — *товар жүгүртүү* болгон. Бул кирешелерде чийки зат өндүргөн региондордун салымы эске алынбастан, даяр продукция чыгарган региондорго ыйгарылып келген. Ал эми чийки зат өндүргөн республикаларга союздук бюджеттен кошумча акча (дотациялар) бөлүнүп турган. Ошондуктан бул республикалар жан бактылык абалда жашашат деген түшүнүк калыптанган. Ушуга байланыштуу борбордо да, региондордо да өз ара айыпташуу, улутчул-сеператисттик көз караштар күчөгөн. Улуттар аралык карама-каршылыктарды туандырууга аракет кылган күчтер пайда болгон. Коомдук ан-сезимде СССРди таратуу зарыл деген пикир калыптана баштаган.

Саясий кризис союздук жана республикалык парламенттердин ишмердүүлүктөрүнө жаразша да курчуп кеткен. Демократиялык толкундуң жүрүшүндө парламенттерге экономиканын негиздерин жакшы түшүнбөгөн депутаттар да шайланы баштаган. Алар кризистен чыгуунун жолдорун издеөдөн мурда борбор менен союздук республикалардын тирешүүсүн күчтөкөн саясий козутуулар менен гана алек боло башташкан.

Коншулаш Кытайдын реформаларды мамлекеттин көзөмөлү аркылуу жүргүзүп, жакшы натыйжаларды бере баштаган таж-

рыйбаларын үйрөнүүнү эч ким каалаган эмес. СССРдин партиялык жетекчилиги жана демократиялык коомчулуктун бир бөлүгү чечкиндүү кадамдарды жасап, реформаларды тез арада ишке ашырууга умтулган. Азербайжан, Армения, Грузия, Литва республикаларындагы экономикалык кризистер саясий кризистер менен коштолуп, массалык толкундоолорго алыш келген. Элдин толкунун басуу үчүн куралдуу күчтөр колдонулган. 1990-ж. башында жумушчулар эмгек акыны жогорулатуу талабы менен СССР боюнча массалык иш таштоолорду уюштурушкан.

Ушундай кырдаалда СССРдин жетекчилиги жаны союздук келишимди иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алган. Бул келишим боюнча союздук республикалардын укуктары кенейтилилмек. Бирок 1991-ж. августта мамлекеттик бийликтин жогорку звеносундагы адамдардын тобу өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялаган. Бул окуя СССРдин президенти М. С. Горбачёвдун баркын кетирген, анын баш аламан жүргүзгөн саясатына карата наараалыктар күчөгөн.

1991-ж. 8-декабрында Минск шаарына жакын Беловеж то-коюндагы өкмөттүк резиденцияда РСФСРдин, Украина менен Белоруссиянын президенттери Б. Ельцин, Л. Кравчук жана С. Шушкевич Советтик Социалисттик Республикалар Союзу (СССР) тарагандыгы жөнүндө келишимге кол коюшкан. Ошентип, СССРге кирген союздук республикалардын негизинде өз алдынча көз карандысыз мамлекеттер түзүлгөн.

**Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги (КМШ).** 1991-ж. 8-декабрдагы жогоруда аталган тарыхый жолугушууда Белорусь Республикасы, Россия Федерациясы жана Украина *Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигин* (КМШ) түзүү жөнүндөгү келишимге кол коюшкан. 1991-ж. 21-декабрда Казакстандын борбору Алматыда Белорусь Республикасы, Россия Федерациясы, Украина, Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдавия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан КМШны түзүү келишимине кол коюшкан. КМШга мурдагы союздук республикалардын ичинен Грузия жана Прибалтика республикалары кирген эмес. КМШнын түзүлүшү СССР биротоло жашоосун токтотту дегенди түшүндүргөн. 25-декабрда М. С. Горбачёв СССРдин жоюлгандыгына байланыштуу СССРдин президентинин милдетин аткарууну токтоткондугун билдирген.

СССРдин кулашы жана КМШнын түзүлүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш болгон. Анткени, союздук борбор менен союздук

республикалардын ортосундагы мамилелер сонку жылдарда туюкка барып такалган эле. КМШга кирген ар бир мамлекет өзүнүн территориясында жашаган бөлек өлкөлөрдүн жарандарына улуттук ж.б. өзгөчөлүктөрүнө карабастан ар кандай укуктарды, адам укугунун эл аралык нормаларына ылайык камсыз кылууга милдеттенген. Ошентип, формалдуу турдө федерациялык мамлекет деп аталып, иш жүзүндө унитардык мамлекет катары жашап келген СССР жөн гана тараф кетпестен, көз караптысыз мамлекеттердин шериктештигине жол бошоткон. Негизгиси бул процесс чыр-чатааксыз, кан төгүүсүз, тынчтык жол менен еткөн.

Эгемендүү эркин өлкөлөр КМШнын маселелерин биргелешип, тен укукта чечүү учун мамлекет жана өкмөт башчыларынын Кенештерин түзүшкөн. Бириккен Улуттар Үюмунун (БҮҮнүн) Коопсуздук комитетинде КМШнын кызыкчылыктарын жактоо милдети Россия Федерациясына жүктөлгөн. КМШ түзүлгөндүгүн жарыялаган Алматы жолугушуусунда эле эркин мамлекеттердин башчылары КМШ өлкөлөрүн БҮҮга мүчө кылышын алувынан менен кайрылышкан. Ядролук куралдары бар өлкөлөр аны биргелешип чогуу башкаруу жөнүндө макулдашышкан. КМШга кирген мамлекеттердин чек аралары бөлүнгөс жана кол тийгис деп таанылган.

Россия Федерациясы КМШга кирген өлкөлөрдүн лидери катары таанылган. КМШ өлкөлөрүндө радикалдык реформалардын жаны этабы башталган. Мамлекеттик менчикти тез арада менчиктештирүү иши жүргүзүлгөн. Бааларды, акчанын курсун атайлап жөнгө салууга мамлекеттин кийлигишүүсүнө тыюу салынган. Экономиканы, ишканалардын продукцияларын эл зарба тармактарына жана элге бюджеттик дотацияларды пландоо иши токтолтулган. Эн негизгиси, өндүрүшкө мамлекеттик органдардын кийлигишүүсүнө жол берилбей, өндүрүштүк демократиянын өнүгүшүнө кенири жол ачылган. КМШнын көпчүлүк өлкөлөрүндө тапсыз коом түзүлгөн, жумушчу табы менен дыйкандардын ортосунда кескин айырмачылык болгон эмес. Бийликтө турган партиялык-бюрократтык аппарат өлкөдөгү демократиялык өзгөрүлөрдү, таланттарды туура түшүнүп, жаны өзгөрүүлөргө тоскоолдуу кылган эмес. Демократиялык өзгөрүүлөргө таянып, жалпы эл түшүнгүчө партиялык-бюрократиянын, өндүрүштүк ишканалардын жетекчилери, акчасы көп көмүскө экономиканын өкүлдерүү, кылмышкерлер өндүрүш каражаттарын ээлеп калууга аракеттенишкен. Буларга да эч кандай күч тоскоолдуу кыла алган эмес.

Экономиканын милитаризацияланышы, ыксыз жарыша куралдануу, башка өлкөлөрдө согуш аракеттерин жүргүзүү, СССРдин идеологиясын колдогон артта калган мамлекеттерге жардам берүү саясаты акыры СССРди алсыраткан. Өлкөнүн экономикасын башкаруудагы чарбасыздык өлкөнүн экономикалык абалын начарлатып, акыры кризиске дуушар кылган. Экономикалык криизстер саясий криизстерге осүп чыккан. Булардын баары СССРдин кулашынын негизги себептери болгон.

Бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин жана чарбалык байланыштардын бузулушу, регион аралык интеграциянын жоюлушу КМШ өлкөлөрүндө экономиканын жана элдин жашоо денгээлинин төмөндөшүнө алыш келди. Азыркы учурда Россия Федерациисы сыйктуу эле КМШнын башка өлкөлөрүндө да туруктуу коомдук түзүлүш калыптана элек, идеологиялык жактан жакырдануу мүнөздүү көрүнүшкө айланды. СССРдин жоюлушу менен дүйнөдөгү эки зор дөөлөттүн ортосундагы тен салмактуулук да жоюлду. АКШ болсо өз кызыкчылыгын башка мамлекеттерге ээн-эркин тануулоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.

**Суроолор:**

1. Кош бийлик деген эмне?
2. Октябрь революциясынын тарыхый мааниси эмнеде?
3. Жарапандык согуш эмне себептен болгон?
4. «Аскердик коммунизм» саясаты деген эмне?
5. Жаңы экономикалык саясат эмнеси менен өзгөчөлөнгөн?
6. Социалисттик индустриалдаштыруу жана айыл чарбасын колективдештириүү иши кандайча жүргүзүлгөн?
7. «Кайра куруу» саясатынын максаты эмне эле?
8. СССР эмне себептен кулап калды?
9. СССРди таратуу жөнүндөгү чечимди кимдер, качан кабыл алган?

## XI ГЛАВА

### СОНҚУ ДҮЙНӨЛҮК ӨНҮГҮҮ

#### § 30. XX к. дүйнөлүк экономикалык кризистер

**XX к. бириңчи жарымындагы экономикалык кризистер.** Капиталисттик коомдун өнүгүшүн XIX к. тартып азыркы мезгилге чейин мезгил-мезгили менен кайталануучу экономикалык кризистер коштот келүүдө. Окумуштуулар мындаи кризистердин жарапалышынын маңызын ачып, аны болтурбай коюунун жолдорун издеөөнүн үстүндө баш катырышууда.

1900–1901-жж. экономикалык кризис Россия менен АКШ-да бир мезгилде башталган. Кризис адегенде металлургия өнер жайын, андан соң химиялық, электр жана курулуш тармактарын кучагына алган. Кылым башындагы өнөр жай кризиси жалпы мүнөзгө ээ болуп, Англияны, Австрияны, Бельгияны, Италияны, Францияны жана башка индустриялык өлкөлөрдү капитаган. Кризиске кабылган өлкөлөрдө көптөгөн ишканалар жабылып жумушсуздук күчөгөн. Кыйынчылыктарга карабастан, абал тез арада эле калыбына келген. Товарлардын баалары төмөндөп, аларга болгон талаптар жогорулаган. Өндүрүшкө жумшалуучу инвестициялар тез арада жанданган.

Ал эми бириңчи дүйнөлүк согуштан кийин мезгил-мезгили менен кайталанып туруучу кризистердин мүнөзү өзгөргөн. Бул өзгөрүш 1929–1933-жж. капитализмдин тарыхындагы эң чоң экономикалык кризистен ачык байкалган. Ал өлкөлөрдүн экономикасынын рынок мамилелерине өтүшү менен түшүндүрүлгөн.

**Мамлекеттик-монополиялык капитализмдин түзүлүшү.** XIX–XX кк. аралыгындагы илимий-техникалык революциянын (ИТР) таасири менен өндүрүштүн дүркүрөп өсүшү анын концентрацияланышын тездөткөн. Натыйжада монополиялык бирикмөлөрдин түзүлүү процесси күчөгөн. Өндүрүштүк жана банк капиталдарынын күч алышы менен ири каржылык топтор түзүлүп, чарбалык тармактарда башкы ролду ойной баштаган. Күчтүү корпорациялар өз өлкөлөрүнүн ички жана тышкы саясаттарына ачыктан-ачык кийлигишип, ал тургай, аларды тескегенге откөн. Монополиялар чарбанын эң күчтүү субъекттери катары пайдалуу киреше үчүн бааларды аныктоо ишине активдүү кийлигишкен. Бул айрым өлкөлөрдүн гана улуттук чарбаларында диспропорцияны пайда кылбастан, эл аралык экономикалык карама-каршылыктарды да күчтөкөн. Ошондуктан XX к. кри-

зистер көбүнчө монополиялардын жеке кызыкчылыктарына байланыштуу жүргүзүлгөн аракеттердин натыйжасында келип чыккан. Кризистердин кайталанышы, масштабы, терендиги, узактыгы жана натыйжалары ири монополиялардын саясаттарына тикеден-тике байланыштуу эле. XX к. биринчи жарымындагы кризистердин натыйжасында көпчүлүк өлкөлөрдө жумушсуздук, инфляция сакталып, туруктуу мүнөзгө ээ болгон. Мындан көрүнүш буга чейинки тарыхта байкалган эмес.

**1929–1933-жж. экономикалык кризис** узакка созулуп, терен тамыр жайышы менен өзгөчөлөнгөн. Мындан АКШ менен Германия өзгөчө жабыр тарткан. Бул жылдары АКШнын өнөр жай өндүрүшү 46,2% га, Германияныкы — 40,2% га, Францияныкы — 30,9% га, Англияныкы — 16,2% га төмөндөгөн. Кризис дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн капитап, орто жана начар өнүккөн өлкөлөр өзгөчө каттуу жапа чеккен. Расмий маалыматтар боюнча, 32 өлкөде кризистин үч жылында эле жумушсуздардын саны 5,9 млн адамдан 26,4 млн адамга өскөн. Бул жылдары фермерлер жапырт жакырданууга дуушар болушкан. Кризистен жабыр тарткан өлкөлөр мамлекеттин экономикалык турмушка кийлигишпеши керек деген доктринанын туура эмес экендигин түшүнүшкөн. Ошондой эле рынок өзүн-өзү жөнгө салат деген түшүнүк туура эмес экендиги аныкталган.

**Кризистен чыгуунун варианттары.** 1930-жж. башында чарбалык жана социалдык чейрөдө мамлекеттик органдардын жигердуулугу арткан. Мамлекеттик-монополисттик капитал өнүккөн. Бирок мамлекеттин кийлигишүүсү тигил же бул өлкөдөгү коомдук мамилелердин өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу ар түрдүү денгээлде болгон. Ушундан улам кризистен чыгуу үчүн аракеттердин үч шарттуу варианттарын болуп көрсөтүүгө болот. Алардын бири АКШнын ошол кездеги президенти Ф. Рузвельттин «Жаңы бағыт» деп аталган саясатына байланыштуу. Бул либералдык-реформатордук бағыттагы чарапларды колдонуу аркылуу жүзөгө ашырылган. Экинчи вариант социалдык-реформатордук деп аталып, Скандинавия өлкөлөрүнө жана Францияга мунөздүү болгон. Кризистен чыгуунун тоталитардык бағытын пайдалануу Германияда турмушка ашкан.

**XX к. экинчи жарымындагы экономикалык кризистер** 1948–1949, 1953–1954, 1957–1958, 1960–1961, 1969–1970, 1973–1975, 1979–1982, 1990–1991-жж. болуп өткөн. Көпчүлүк өлкөлөрдү капитаган терен жана кенири масштабдагы кризистер 1974–1975- жана 1980–1982-жж. болгон.

1974–1975-жж. экономикалык кризис масштабы боюнча экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки кризистердин эң ириси. Ал АКШ, Англия жана ГФРда башталып, бир мезгилде бардык өнүккөн капиталисттик өлкөлөрдү, анын ичинде Японияны, Батыш Европа өлкөлөрүн каптаган. Кризистин ушундай удаалаш жүрүшү согуштан кийинки мезгилде биринчى байкалып, дүйнөлүк экономикалык өнүгүүдөгү жаңы көрүнүш болгон. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин капиталисттик өндүрүштө төрөлгөн болгон. Ал өзгөрүүлөр, биринчى кезекте, үчүнчү илимий-техникалык революцияга, өндүрүштүн интернационалдашина, әмгектиң эл аралык белгүнүшүнүн терендешине жана адистештирилишине байланыштуу болуп саналат. Ошондон улам өнүккөн капиталисттик өлкөлөрдүн техникалык-экономикалык денгээлдери бири-бирине окшошуп бир кылка абалда болуп калган. Улуттук экономикалар да бири-бири менен тыгыз алакада болуп, өз ара байланыштар күчөгөн. Ошондуктан эң күчтүү өнүгүп келаткан ГФР, Япония, Италия өлкөлөрү да кризистен сыртта калган эмес. Бул өлкөлөр мындай кризиске биринчى жолу дуушар болушкан.

Дүйнөнүн алдыңыз өлкесү АКШда кризис өнөр жайдын бардык тармактарын камтыган. Өлкөдө инвестициялык ишмердик менен турас жай курулушу 50% га төмөндөгөн. Өндүрүштүк курулуш тармагындагы төмөндөө андан да жогору болгон. Кризис машина куруу, химиялык, электротехникалык өндүү жаңы тармактарды да камтыган. Бул тармактар 20–30% га төмөндөгөн. АКШда бир гана таш көмүр өндүрүшү кризиске кабылган эмес. Жумушсуздардын саны 1975-ж. 8,5 млн адамга жеткен. Кризиске байланыштуу жоготуулар 400 млрд долларды түзген.

Өндүрүштүн төмөндөшүнөн улам баалардын өсүшү инфляцияга алыш келген. Инфляция согуштук өнөр жайга кеткен чыгымдарга байланыштуу күчөгөн. ИТРдин жетишкендиктеринен улам 1950–1980-жж. АКШнын армиясы курал-жарактарын учтөрт жолу жаңырткан. Бул максат үчүн АКШ 1950-ж. 50 млрд доллар жумшаса, 1970-ж. аягында бул көрсөткүч 150 млрд долларга жеткен. Бул саясаттан улам да инфляция күчөгөн. Монополиялардын бааларды көтөрүп жибериши инфляциянын терендешин шарттаган.

1974–1975-жж. кайталанма кризис отун-энергетикалык жана чийки зат өндүрүүчү тармактарды да кучагына алган. 1950–1972-жж. аралыгында нефти продукцияларын пайдалануу беш эсеге көтөрүлгөн. Натыйжада өнүккөн өлкөлөрдүн нефти өндүргөн мамлекеттерге болгон көз карандылыгы күчөгөн.

Чийки заттарга байланыштуу криистен улам, алардын баасы көтөрүлгөн. Өндүруш тармактарына чийки заттар жетишпей калган. 1970–1974-жж. аралыгында чийки заттардын баасы 87% га жогорулаган.

Азык-түлүк кризисинен улам элдин азык-түлүккө болгон талаптары канаттандырылбай, өзгөчө дан азыктарына болгон муктаждыктар күчөгөн. 1972- жана 1974-жж. табигый кургакчылык да буга себеп болгон. Данын запасы эки эсэ азайып, анын баасы 1970-жж. 70–90% га көтөрүлүп кеткен.

**Түзүмдүк криизстер.** Капиталисттик экономиканын түзүмдүк криизстери кайталанма криизстердин жандоочусу болуп калган. Бул криизстер өндүруш тармактары менен айрым чойрелдердүн ортосундагы диспропорциялардан улам келип чыккан.

Түзүмдүк криизстерге кайталанмалуулук мүнөздүү эмес. Алар көп жылдар бою топтолгон маселелерди чечүү менен жөнгө салынат. Бирок түзүмдүк криизстер кайталанма криизстер менен дал келген учурда экономикалык абал оордоп, көп жылдарга созулуп кетет.

**1980–1982-жж. дүйнөлүк экономикалык кризис.** Уч жылга созулган бул кризис согуштан кийинки мезгилдеги узакка созулган оор кризис болгон. Ал бардык капиталисттик өлкөлөрдү камтыган. Кризис АКШ менен Канадада эки толкун менен өткөн. 1982-ж. АКШнын өндүрушүнүн төмөндөшү 8,2% га, ал эми Европа экономикалык союзуна (ЕЭС) кирген өлкөлөрдө 1,2% ды түзгөн. 1980–1982-жж. криизсте эки этап айкын көрүнөт. Адегенде ал Улуу Британия менен Францияны, андан кийин АКШны жана башка өнүккөн капиталисттик өлкөлөрдү камтыган. Биринчи этапында кризис адамдар жеке пайдалануучу продукцияларды чыгарган өндүруш тармактарын киптаган. Экинчи этапында болсо оор өнер жайына, өзгөчө кара металлургия өндүрушүнө сокку урган. Энергетика тармагы да криизiske дуушар болгон.

**Антикризистик мамлекеттик жөнгө салуу.** Согуштан кийинки мезгилде антикризистик мамлекеттик жөнгө салуу механизми жолго коюлган. Бул механизмди бардык өлкөлөр криизсти жоюу жана аны алдын алуу үчүн пайдаланышып, мамлекеттик бюджеттик жана кредиттик-акчалай саясаттын жардамы менен жүргүзүлгөн. Алсак, 1950–1960-жж. сенектик корунушту жоюу үчүн капиталисттик өлкөлөр мамлекеттик чыгымдарды көбөйтүп, салыктарды азайткан. Натыйжада суроо-талаптар өскөн, инвестициялар көбөйгөн, өндүруш кенейтилген. Бул негизинен кредиттик-акча саясаты менен бюджеттик-салык саясатынын

жолго коюлушу менен камсыз болгон. 1950–1960-жж. кризис абалында турган өнөр жай тармактары мамлекеттештирилген. Бул мамлекеттик жана жарым мамлекеттик менчikitin өсүшүнө алыш келген. Көп каражат согуштук өнөр жай комплекстеринин өнүгүшүнө сарпталган. Социалдык чейрөнү каржылоого да чон көнүл бурулган.

Мамлекеттик жөнгө салуунун дагы бир жаны формасы — экономиканы программалоо жана пландоо. Бул багыт Голландия, Испания, Норвегия, Швеция өлкөлөрүндө жакшы жолго коюлган.

1960–1970-жж. жалпы экономикалык кырдаал кескин өзгөрүлгөн. Саясат өзгөрүп, мамлекеттин керектөөлөрү қыскартылып, мамлекеттик бюджеттин чыгаша болугу көбөйтүлгөн. Ошондой эле кредиттик-акча саясаты жүргүзүлүп, ссудалык пайыздын өлчөмү жогорулатылган. 1970–1980-жж. аралыгында кырдаал кайрадан өзгөрөт. Бул жылдары кризистер кезек менен кайталаана баштайт. Жогоруда айтылгандай, 1974–1975-жж. жана 1980–1982-жж. кайталанма кризистер түзүмдүк кризистер менен айкалыша жүргөн. Бул кризистерге өндүрүштүн темендешүү, жумушсуздуктун өсүшү, өндүрүштүк кубаттуулуктун толук пайдаланылбашы, баалардын өсүшү да мүнөздүү. Мынданай абал *стагификация* деген атка конгон. Кризистерди мамлекеттик жөнгө салуу, т. а. салык-бюджет чарагаларына таянып суроо-талаатарды жогорулатууга багытталган модель өз милдетин аткарып бүттү дегенди түшүндүргөн. Натыйжада мамлекеттик-монополиялык капитализм системасынын алдында өндүрүштү жөнгө салуунун жаны ыкмаларын табуу милдети турган. Эми экономикада рыноктук мамилелерге көбүрөөк эркиндик берилип, мамлекеттин экономикага кийилишишүүсүн чектөө сыйктуу либералдык саясат жүргүзүлүүде.

Жыйынтыктап айтканда, рынок экономикасынын мамлекеттеринде XX к. кризистик абал менен күрөшүүнүн көптөгөн каражаттарын жана ыкмаларын пайдалануу бөюнча чон тажрибы топтолгон. Бул иште мамлекеттик-монополиялык капитализм өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алды. Кризистерге каршы күрөштө топтолгон бай тажрыйбалар рынок экономикасына жаныдан өтүп жаткан жаш мамлекеттер үчүн чон сабак болот.

#### Суроолор:

1. Экономикалык кризис деген эмне?
2. 1929–1933-жок. кризистин өзгөчөлүктөрү кандай?
3. Мамлекеттик-монополиялык капитализм деген эмне? Мамлекеттик-монополиялык капитализм доорундагы кризистердин өзгөчөлүктөрү кандай?

4. Кризистен чыгуунун кандай үч варианты бар?
5. 1974–1975-жк. экономикалык кризис кандай мүнөздө болгон?
6. Түзүмдүк кризистер деген эмне?
7. Антикризистик мамлекеттік жөнгө салуу деген эмне?

## § 31. Экономиканын интернационалдашы. Үчүнчү илимий-техникалык революция

ХХ к. әкинчи жарымында интеграциянын негизинде «ачык экономика» же «экономиканы интернационалдаштыруу» феномени пайда болду. Бул биринчи кезекте үчүнчү илимий-техникалык революциянын натыйжасында өлкөлөр арасында эмгекти бөлүштүрүүнүн, продукцияларды жана маалыматтарды алмашуунун ыкчамдашынан улам кенири кулач жайган.

**Трансулуттук жана мамлекет аралык компаниялар.** ХХ к. башында эле илимий-техникалык жетишкендиктерге таянып, адистешүүнүн жана кооперациянын принциптери боюнча дүйнөлүк алкакта байланышкан эл аралык ишканалар пайда болгон. Бул бирикмелер трансулуттук жана мамлекет аралык компаниялар деп аталып, дүйнөлүк чарба жүргүзүү байланышында эн башкы кыймылдаткыч күчкө айланды. Трансулуттук компаниялар чет өлкөлөрдө көп сандаган филиалдарын түзүү менен дүйнөлүк өндүрүштүн кенири тамыр жайган тармактарын түзүүгө жетиши. Трансулуттук компаниялар экономикалык жана технологиялык мамилелерди эн жогорку денгээлде өнүктүрүүгө жетишиген. Ошондуктан алардын ишмердүүлүгүнө мамлекеттик-улуттук чек аралар эч тоскоолдук кыла албайт. Трансулуттук компаниялар кызматташтыктын жаны формасына — *стратегиялык макулдашуу ыкмасына* өтө баштаган. Бул боюнча жаны ийгиликтерге жетүү учун трансулуттук компаниялардын каржылык жана технологиялык ресурстарын бириктириүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Натыйжада бул компанияга бириккен субъекттердин мүмкүнчүлүктөрү кенейтилди.

Эл аралык ишканалардын жана бирикмелердин ХХ к. әкинчи жарымында күч алыш өнүгүшүү, рыноктун, капиталдын, жумушчу күчүнүн кенейиши маалыматтык рыноктун күчөшүнө («ноу-хай», патенттер, лицензиялар) жана илимий-техникалык (инжинииринг, лизинг) кызматташтыктын өнүгүшүнө алыш келди.

**Батыш Европадагы интеграция процесстері.** Акыркы он жылдыктардагы интернационалдаштуунун дагы бир формасы улуттук чарбалардын мамлекеттер аралык интеграциясы бо-

луп калды. Мындаи байланыштын негизин улуттук чарбалардын натыйжалуулугун көтөрүгө багытталган кызыкчылыктар түзөт. Бул региондук кызматташтыктын адистештирилишин жана кооперацияланышын күчтөүү, шериктеш мамлекеттердин өндүрүш, соода, акча мамилелери ж.б. чөйрөлөрдөгү байланыштарын өнүктүрүү аркылуу камсыз болууда.

Бүгүнкү күндө эл аралык интеграциянын эн өнүккөн формасы – Европалык союз (ЕС). Бул союзду 1957-ж. Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерландия, ГФР жана Франция «Жалпы рынок» деген аталыш менен негиздеген. Кийин бул союзга Улуу Британия, Ирландия, Дания, Грекия, Испания менен Португалия, Австрия, Финляндия, Швеция кирген. ЕСке кирген өлкөлөр «Төрт эркиндиктүн» (товар, капитал, тейлөө жана жумушчу күчү) эркин кыймылын жарыялашкан. Натыйжада бул союзга кирген өлкөлөрдүн ортосунда ушул «Төрт эркиндиктүн» бирдиктүү рыноктору түзүлгөн. Ал 1993-ж. бери «Жалпы рынок», «Европалык союз» деп аталып калды.

Кыска мөөнөттүн ичинде эле ЕС дүйнөлүк чарбанын эн башкы экономикалык борбору болуп калды. Бүгүнкү күндө бул союздун үлүшүнө рыноктук мамлекеттердин товар жүгүртүүсүнүн үчтөн бири туура келет. Бул өлкөлөрдүн бириккен экспорту АКШдан 3,6 эсе, Япониядан 3,8 эсе көптүк кылат. Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү боюнча да ЕС АКШдан ашып кеткен. Азыркы учурда бул союзга дүйнөлүк валютальк резервдердин төн жарымы тийиштүү.

Жалпы рынок өлкөлөрүнүн тез өсүшүнө европалык өлкөлөрдүн АКШ менен Япониянын «технологиялык артта калган чет-жакасы» болуп калуу коркунучу да түрткү болгон. Ошондуктан бул өлкөлөр өздөрүндөгү илимий-техникалык жетишкендиктерин биргелешип өндүрүшкө киргизүү максатын көздөшөт. Мисалы, «Эврика» деген программа аркылуу Европа өлкөлөрү микропроцессордук колдонмоловорду, «Евроком» программынын жардамы менен биотехнологияны, «Евромат» программынын колдонуп жаңы материалдарды иштеп чыгуу процесстерин жакшыртышкан.

Европадагы интеграциялык процесстер мурдагыдан да естү. 1993-жылдын 1-январынан баштап бул өлкөлөрдүн ичинде бирдиктүү ички рынок иштейт. ЕЭС өлкөлөрүнүн арасында товардын, капиталдын, жумушчу күчтердүн кыймылында эч кандай тоскоолдуктар жок. Бул өлкөлөрдө продукциялардын көпчүлүгүнө бирдиктүү стандарт киргизилген 1993-ж. 1-ноябрь

брынан баштап ЕЭСтин 12 мамлекети кол койгон *Маастрихт келишими* күчүнө кирген. Буга байланыштуу 90-жж. аягында ЕЭС бирдиктүү валюталык, экономикалык жана саясий союзга айланып, анда бирдиктүү тышкы саясат, бирдиктүү жарандык, бирдиктүү валюта киргизүү максаты коюлган.

Маастрихт келишими Европадагы интеграциянын 40 жылдык тарыхындагы эң чоң саясий жана укуктук көрүнүш катары бил союздун өнүгүшүнө жаны этапты ачып берди. ЕЭСке Европа мамлекеттери гана мүчө боло алат. Бирок алар, биринчиден, демократиялык жолго түшүп, адам укуктарын сактасы жана коргошу керек. Экинчиден, аларда рынок мамилелери иштеши зарыл. Үчүнчүдөн, алар шериктештиктин бирдиктүү тышкы саясатын колдоого, коопсуздугун сактоого милдеттүү. ЕЭС өлкөлөрүнүн Европанын башка өлкөлөрү менен интеграциясы 1960-ж. түзүлгөн Эркин соода жүргүзүүнүн европалык ассоциациясы аркылуу жүзөгө ашырылат. Бул уюмга мүчө өлкөлөр ЕЭСтин курамына кириши толук ыктымал.

**Европалык Союз жана Чыгыш Европа өлкөлөрү.** 1990-жж. башынан бери бил шериктештик Чыгыш Европанын мурдагы социалисттик өлкөлөрүнө карата мамилелерин өзгөрттү. 1991-ж. ал Польша, Венгрия жана Чехословакия менен, ал эми 1992-ж. Болгария, Румыния менен келишим түзгөн. Бул келишимде онөр жай товарларын соодалоо үчүн эркин зоналарды түзүү; тейлөө, капиталды жүгүртүү багытындагы чектөөлөрдү алып салуу; бир аз чектөөлөр менен жарандардын эркин которулушуна жол берүү караган. Саясий жана маданий чейредөгү кызматташтык кенеитилип, Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн Европалык союздун мыйзамдарынын алкагына кирүү укуктары да аныкталган. Макулдашууларды 2001–2003-жж. чегинде ишке ашыруу жагы да белгиленген.

**Түндүк Америка өлкөлөрүндөгү интеграциялык процесстер.** 1980-жж. интеграция процесси Түндүк Американын АКШ, Канада жана Мексика өлкөлөрүндө жүре баштаган. 1989-ж. АКШ Канада менен эркин соода жүргүзүү аймагы жөнүндө келишим түзгөн. Бул эки өлкөнүн ортосундагы интеграциянын башталышы эле. Ал эми кийинки 1990-ж. АКШнын президенти Ж. Буш батыш европалык альянстын күч алышына жооп иретинде Аляскадан Оттуу жерге чейин эркин соода аймагын түзүү жөнүндөгү доктрина менен чыккан. 1991-ж. АКШ менен Канаданын келишимине Мексика кошулган. Үч жактуу келишимде 2010-ж. чейин бардык бажы салыктарын, товарларды жүгүртүү жана тейлөө тармактарындагы тоскоолдуктарды

жоюу, Мексикада түндүк американалык капиталдык салымдардын иштешине ынгайлуу шарттарды түзүү караган. Андан тышкары, келишим боюнча Мексикада американалык жана канадалык банктардын иштеши женилдетилген. Интеллектуалдык менчиктиң укуктары такталып, үч жактуу арбитраждык комиссиялар түзүлгөн.

**Азия-Тынч океан регионундагы интеграциялык процесстер.** 1980-жж. Тынч океан регионунда интеграциялык процесстер жүргөн. Анын борбору жана демилгечиси Япония болгон. 1989-ж. Азия-Тынч океан мамлекеттеринин экономикалык кызметташтык уому түзүлгөн. Ал уюмга Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур жана Филиппин, Австралия, Гонконг, Кытай жана Жаны Зеландия, бардыгы 11 мамлекет кирген. Бул альянстын максаты деле адегенде эркин соода жүргүзүүгө же-тиштүү, андан кийин интеграцияны башка чөйрөлөргө жайылтуу болгон. Бул программа 15 жылга эсептелген.

Интеграция кыймылы дүйнөнүн бардык өнүккөн жана орточо абалдагы, жаңыдан өнүгүп келаткан мамлекеттерди да өзүнө тарткан. Алардын биригишине, баарынан мурда, чийки зат, тамак-аш, энергетика, жумушчу күчтөрүнүн рыногундагы кызыкчылкылтарын коргоо түрткү болгон. Ага Индия башында турган нефтини жана темир кендерин экспорттоочу өлкөлөрдүн уому, Заир, Замбия, Перу, Чили өлкөлөрү кирген жезди экспорттоочулардын уому ж.б. күбө.

**Башка региондордогу интеграция.** Өз ара жардамдашуу боюнча эл аралык банктар Латын Америкасынын, Түштүк-Чыгыш Азия жана Африка өлкөлөрүн түрдүү топторунда пайда болгон. Бирок жогоруда мүнөздөлгөн интеграцияланган үч зор гиганттарга салыштырмалуу бул уюмдар туруксуз жана натыйжасы төмөн болгон.

Тилекке каршы, дүйнөлүк интеграциялык процесс КМШ мамлекеттеринде начар жүрүүдө. 70 жылдан ашуун убакыт СССРдин курамында болгон субъекттердин ортосундагы байланыштар чырмалышып өнүгүп келген. СССР тараган сон бул өлкөлөр КМШга бириккени менен, алардын тыгыз байланыш түзүп, биргелешип өнүгүү жөнүндөгү максаттары азырынча декларация боюнча калууда. Мунун себептери көп. Бул өлкөлөрдүн ички турмушундагы, тышкы саясатындагы, идеологиялындагы пикир келишпестиктер да арбын.

**Үчүнчү илимий-техникалык революциянын этаптары.** XX к. экинчи жарымынан баштап дүйнө өлкөлөрүнүн эл чарбасынын өнүгүшүнө үчүнчү Илимий-техникалык революция (ИТР)

өзгөчө таасириң тийгизген. Үчүнчү ИТРдин өнүгүшүнө экинчи дүйнөлүк согуш түрткү болгон десек да болот. Анткени аның журушунде согушуп жаткан өлкөлөр курал-жарактын, аскердик техниканың әң жаңы түрлерүн түзүү боюнча болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумашашкан. Натыйжада атом бомбасы, реактивдүү самолёт, реактивдүү миномёт, тактикалық ракеталар ж.б. чыгарылган. Мындай курал-жарактарды, техникаларды чыгаруу үчүн көптөгөн өтө жашыруун аскердик институттар, конструктордук бюролор күндүр-түндүр иштешкен. Ал жаңы ачылыштар дароо өндүрүшкө киргизилип турган. Бул үчүнчү ИТРдин бағыттарын аныктаган.

Үчүнчү ИТРдин өнүгүү өбөлгөлөрү XX к. биринчи жарымындағы илимий ачылыштар менен шартталган. Анткени, ошол мезгилде эле ядролук физика жана кванттық механика, кибернетика, микробиологияда, биохимияда ж.б. әң ири ачылыштар болгон. Негизгиси, өндүрүш жогорку технологиялары менен илимдин жетишкендиктери тез арада максаттуу пайдаланыла турган денгээлге жетип калган. Ошентип илим тикеден-тике өндүргүч күчке айланган. Бул үчүнчү ИТРдин әң негизги өзгөчөлүгү болгон.

Заманбап ИТРге бардык тармактарды бирдей камтуу мүнездүү. Тактап айтканда, ал азыр бир гана экономиканы эмес, саясатты, идеологияны, руханий маданиятты, ал тургай, адамдардын психологиясын да камтыйт. Үчүнчү ИТР өзүнүн өнүгүшүнде әки этапты басып өттү. *Биринчиси* 1940–1960-жж. болуп өтсө, *экинчиси* 1970-жж. башталып азыркы күндөрдө да уланууда. ИТРдин өнүгүшүн мындай баскычтарга бөлүү дүйнөнү түп-тамырынан бери өзгөртүүгө жөндөмдүү кубулуштун маңызын жана мүнөзүн ар тараптуу изилдеп үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет. ИТРдин бул әки баскычынын ортосундагы чек катары электрондук эсептөөчү машиналардын (ЭЭМ) төртүнчү муунунун иштелип чыгып, өндүрүшкө киргизилиши эсептелет. Ошентип өндүрүш толук автоматташтырылып, экономиканын бардык тармактарында жаңы технологиялык абалга өтүү процесси башталган.

### **ИТРдин жетишкендиктери.**

#### *I этапта төмөндөгүдөй ачылыштар болгон:*

1940-ж. – телекөрсөтүү, транзистор, компьютер, радар, ракета, атом бомбасы, синтетикалық жиптер, пенициillin;

1950-ж. – водороддук бомба, Жердин жасалма жандоочусу, реактивдүү жүргүнчүлүк самолёт, ядролук реактордун базасында электр энергетикалық кыймылдаткыч, эсептөөчү программа менен иштеген станок;

1960-ж. – лазер, интегралдык схема, спутник байланыштары, өтө тез жүрүүчү экспресс ж.б.

*II этаптагы ири ачылыштар:*

1970-ж. – маалыматты булалык-оптикалык жол менен берүү, өнөр жай роботу, биотехнология;

1980-ж. – өзгөчө чон жана көлөмдүү интегралдык схемалар, өтө бекем керамика, компьютерлердин бешинчи мууну, термоядролук синтез.

Илимий-техникалык прогресстин тез өнүгүшүүнүн жана анын жетишкендиктеринин өндүрүшкө киргизилишинин өбелгесү улуттук корпорациялардын ички жана тышкы конкуренцияларда өндүрүштүн пайдалуу, туруктуу өнүгүшүн камсыз кылууга жасаган аракеттери болгон. ИТРдин өнүгүшүнө АКШ менен СССРдин узак жылдар бою тирешип туршу түрткү болгон. Натыйжада континенттик бомбалоочулар, континент аралык жана орто аралыкка атылуучу ракеталар пайды болуп, согуш ишинде революция жүргөн. Ушул ийгиликтердин баары СССРдин 1957-ж. октябрда Жердин биринчи жасалма жандоочусун учурuga жана 1961-ж. апрелде Ю.А. Гагариндин космоско жол салышына негиз болгон. ИТРдин алгачкы натыйжалары негизинен согуштук чөйрөдө пайдаланылган.

Капиталисттик өлкөлөрдөн айырмаланып, СССРдеги ИТР борбордоштурулган экономиканын негизинде өнүккөн. Соғуштук өнөр жайды өркүндөтүүгө өтө чон каражаттар жумшалган. Бул социалисттик экономикалык башка тармактарынын өнүгүшүнө, элдин турмуш денгээлинин жакшырышына кедергисин тийгизген.

Рынок экономикасына негизделген капиталисттик өлкөлөрдө ИТРдин жетишкендиктери башка тармактарга да кенири жайылтылган. Эмгектин өндүрүмдүүлүгү жогорулат, натыйжада өндүрүштүн кирешелүүлүгү өскөн. Аларда ИТР биринчи кеzekте согуштук эмес рыноктун талаптары боюнча өнүккөн. Мисалы, АКШда 1950-ж. болгону 10 гана электрондук эсептөөчү машина болсо, 1970-ж. 56 минге жеткен. Булардын негизинде программа менен иштөөчү өндүрүмдүүлүгү жогору станоктор, автоматташтырылган комплексттүү системалар, өнөр жай роботтору жасалган. 1960-ж. өнүккөн капиталисттик өлкөлөрдө пластмассаларды өндүрүү 4,5 эсеге, синтетикалык булаларды чыгаруу 6,5 эсеге өскөн ж.б.

**ИТРдин натыйжалары.** Илимий-техникалык революциянын натыйжасында капиталисттик коомдун социалдык түзүмү олуттуу өзгөргөн. Шаар калкы кескин түрдө көбейгөн тейлөө

жана соода тармагында эмгектенгендердин саны өскөн. Эгерде 1950-ж. капиталисттик өлкөлөрдө бул тармакта эмгектенгендер 33% ды түсө, 1970-ж. 44% га жеткен. Бул өнөр жай жана соода тармагында иштегендерден көптүк кылган. Жумушчулардың квалификациясы, билим деңгээли жогорулаган. Алардын эмгек ақылары көбөйп, жашоо деңгээли жакшырган.

Микропроцессорлорду жана электрондук-информациялык техниканы ойлоп табуу, биотехнология жана ген инженериясы жаатынданагы ийгиликтер ИТРдин экинчи этабын ачкан. Бул мезгилде өндүргүч күчтөр өркүндөп, «жогорку технология коому» доору башталган. Микропроцессорлорду пайдалануунун негизинде өндүрүштү комплекстүү автоматташтыруу башталган. Бир эле мезгилде автоматташтыруу жана маалыматташтыруу чарбанын башка чейрөлөрүнө – башкарууга, каржылык, конструктордук ж.б. иштерге тарай баштаган. Маалыматтык технология өнөр жайдын атайын тармагына, илим-билимдердин эң күчтүү индустриясына айланган.

Бирок ИТРдик ийгиликтер менен бирге терс жагдайлар да арбын. Эски тармактарга жаңы технологиялардын киргизилиши жумушсуздукту күчтөттү. Эмгектин эл аралык белүнүшүнүн натыйжасында өндүргүч күчтөрдүн бир өлкөдөн экинчи өлкөгө ағылып туршуу, татаал конкуренция шартында өндүрүштүн өтө үнөмчүл болушу да жумушсуздуктун өсүшүнө себеп болууда.

Жыйынтыктап айтканда, үчүнчү ИТР мурдагы илимий-техникалык революциялар сыйктуу эле, материалдык өндүрүштү гана сапаттуу өзгөртпөстөн, коомдук мамилелерди да өзгөртүп, коомдун руханий чейрөсүнө да зор таасирин тийгизди.

**Постиндустриялык цивилизацияга отүү.** Батыштын окумуштуулары XX к. экинчи жарымынданагы ИТРдин натыйжаларын анализедеп отуруп «жаңы индустриялык» жана «постиндустриялык коом» теорияларын иштеп чыгышкан. Тилекке каршы, советтик теоретиктердин көпчүлүгү Р. Арондун, Д. Беллдин, Ж. Гелбрейттин, У. Ростоунун, Е. Жактын, Ж. Фурастьенин, П. Драккердин концепцияларын объективдүү жана субъективдүү себептер боюнча сынга алышкан.

ИТР жалпы мүнөзгө ээ болгону менен СССРде жана социалисттик өлкөлөрдүн шериктештигинде ал чектелген түрдө, негизинен аскердик чөйрөдө өнүккөн. Бул социалдык-экономикалык мамилелерге, коомдун руханий чөйрөсүнө анчейин деле таасир бере алган эмес. Илим изилдөө иштеринин ашкере идеологияланышы, партиялык көзөмөлдүн күчтүүлүгү ИТРдин өнүгүшүнө тоскоол болгон. Коомдук илимдер ИТРдин капи-

талиссттик өлкөлөрдөгү жетишкендиктерин жаап-жашырып, социалисттик өлкөлердүн болор-болбос ийгиликтерин көбүртүп-жабыртып мактоого милдеттүү болгон. Бирок 80–90-жж. коомдук турмуштагы өзгөрүүлөр ИТРдин жашоодогу орду жөнүндө объективдүү жыйынтыктарды чыгарууга жол ачты. КМШ өлкөлөрүндө да «постиндустриялык коом» жана «жаны индустриялык коом» концепцияларын жактагандар көбейүүде.

Чыгармачыл ишмердүүлүктүн өнүгүшү менен, өз учурунда К. Маркс айткандай, өндүрүштүн коомдук мүнөзү менен анын натыйжаларын жекече ыйгарып алуунун ортосундагы социалдык карама-каршылыктар жоюла баштады. Заманбап жумушчу машинанын гана бир бөлүгү болбостон, чыгармачыл түзүүчүгө айланууда. Буга алардын жалпы билим денгээлинин, квалификациясынын, адистигинин жогорулашы күбө.

Жыйынтыктап айтканда, постиндустриялык коомдун алкагында заманбап цивилизациянын көптөгөн проблемалары чечиле баштады. Постиндустриялык концепция цивилизациянын андан ары карай өнүгүшүне багыт берүүде.

#### Суроолор:

1. Экономикалык интеграция деген эмне экен?
2. Трансулуттук компаниялар деген эмне?
3. «Жалпы рынок», «Европалык Союз» уюмдарынын айырмасы барбы?
4. Түндүк Америкадагы интеграция кандайча өнүккөн?
5. КМШ өлкөлөрүнүн интеграцияланышынын келечеги барбы?
6. ИТР деген эмне? Үчүнчү ИТРдин өзгөчөлүктөрү кайсылар?
7. Постиндустриялык цивилизация деген эмне?

### § 32. Капитализмдин үч борбору.

#### Азыркы мезгилдин глобалдуу проблемалары

Интеграция дүйнөлүк өнүгүүнүн негизги тенденциясы катары дүйнөлүк чарбанын үч борбору — АКШ, Батыш Европа жана Япониянын ортосундагы конкуренциялык күрөштү да күчтөкөн. Капитализмдин билүү үч борбору XX к. экинчи жарымында калыптанып бүткөн. Үч борбордун өздөрүнүн таасириinin алкагын кенейтүүгө жасаган аракеттеринин, өз ара тирешүүсүнүн наыйжасында билүү үч борборлордун жалпы абалы да уламдан-улам жаны бийиктиктөргө көтөрүлүүде.

АКШ. Рынок жана өзүнүн таасир этүү чейрөлөрүн кенейтүү үчүн күрөштө ар бир борбор дүйнөлүк чарбадагы өздөрүнүн ийгиликтерине таянат. Алсак, АКШнын өндүрүштүк жана илимий-техникалык эң күчтүү мүмкүнчүлүктөрү, күчтүү өнүккөн

ички рыногу бар, табигый ресурстарга бай. Бул өлкө геосаясий мейкиндикте да отө ынгайллуу абалда жайгашкан. АКШнын чет өлкөлөрдө эн чоң көлөмдөгү капиталдык салымдары бар. Андан тышкary, бул өлкөнүн чет мамлекеттерде үзүрлүү иштеген мамлекеттер аралык или компаинялары бар. Алардын базасында АКШнын «экинчи экономикасы» да дүркүрөп өнүгүүдө. Аскердик күчү боюнча алганда да бул өлкөгө дүйнөнүн эч бир өлкөсү тен келе албай калды.

**Батыш Европа.** Бул борбор көбүнчө ички региондук байланыштарды пайдаланат. Бул альянска кирген өлкөлөр ич ара бири-бири толуктаган факторлору, өндүрүштү жана капиталды интернацionalдаштырууда алдыда жүрүшү менен айырмаланып турат. Андан тышкary, Батыш Европа өлкөлөрү өздөрүнүн Африкадагы, Жер Ортолук денизинин, Тынч океандын, Карабассейинин алкактарындагы мурдагы колониялары менен болгон байланыштарды да билгичтик менен пайдаланышат.

**Япония.** Капитализмдин учүнчү борбору — Япониянын өзүнүн атаандаштарындай бай факторлору жок. Бул өлкө адегенде дүйнөлүк алдынкы технологияларды натыйжалуу пайдаланууга басым жасаган. Кийинки мезгилде болсо ал өзүнүн жаны технологиялык процесстерин кенири колдонууга өттү. Жер байлыгынын аздыгына байланыштуу Япония сырттан келген ресурстарды отө үнемдүү пайдаланат. Бул өлкөдө калдыксыз же отө аз калдык чыгарган технология кенири пайдаланылат. Экономиканы өнүктүрүүдө эн азыркы талаптарга ылайык тез ынгайланыштууга, өндүрүштү илимий негизде уюштурууга, эмгек өндүрүмдүлүгүн жогорулатууга ж.б. өзгөчө көнүл бурулат.

**Капитализмдин дүйнөлүк үч борборунун карым-катнаш динамикасы.** 1960-ж. чейин АКШ экономикалык, каржылык жана технологиялык жактан берки эки борбордон алдыда турган. Ал эми 1950–1980-жж. анын жеке үстөмдүгү бир катар позициялар боюнча солгундай баштаган. Мисалы, өндүрүштүн жалпы көлемү боюнча Япония экинчи орунга чыкты. Экспорттук көлемү боюнча Япония азыр АКШ менен тен тайлаша алат. Азыр АКШ эмгек өндүрүмдүлүгүнүн абалы, фундаменталдык илим изилдөөнүн деңгээли боюнча Япония менен Батыш Европадан улам көбүрөөк артта калууда. Ал тургай, Япония капиталды экспорттоо боюнча АКШга кадимкидей кысым көрсөтө баштады.

Капитализмдин дүйнөлүк үч борборунун ортосундагы позициялардын өзгөрүлүшү, биринчи кезекте, азыркы кездеги экономикалык өнүгүүнүн өзгөчөлүктөрүнө, дүйнөлүк рыноктогу

конкуренцияга байланыштуу. Азыркы учурда бир дагы борбор же мамлекет XVII, XIX кк. Англия сыйктуу бардык позициялар боюнча толук үстөмдүк кыла албайт. Эмгек эл аралык дөңгөлдө бөлүштүрүлгөн азыркы доордо борборлор дүйнөлүк экономиканын тигил же бул тармагында гана алдыга озуп, башка тармагы боюнча артта калышы мыйзам ченемдүү көрүнүш.

**Азыркы доордун глобалдуу проблемалары.** XX к. экинчи жарымында заманбап цивилизация коомдук турмуштун илим, техника, маданият өндүү ар түрдүү чөйрөлөрүндө өтө жогорку бийиктиктөргө көтөрүлгөнү менен, бир катар татаал проблемаларга кабылды. Бул проблемалар өзүнүн мүнөзү боюнча буга чейинки проблемалардан айырмаланып, эч качан чечилбестей сыйктуу.

«Глобалдуу проблемалар» деген термин 1960-жж. колдонула баштады. Бул француздин «глобал» — жалпы, латындын «глобус» — жер шары деген сөздөрүнөн алынган. Бул проблемаларды «планеталык», «жалпы планеталык», «жалпы адамзаттык», «дүйнөлүк», «глобалдуу өнүгүүнүн маселелери» деген терминдер менен да белгилешет. Бул проблемаларга согуштук-саясий, ресурсстук-экономикалык, демографиялык, дүйнөлүк чарба проблемалары кирет. Андан тышкары, орчундуу маселелер саламаттыкты сактоо, билим берүү, маданият тармактарындагы кризистен, кылмыштуулуктун өсүшүнөн улам да пайда болот.

Дүйнөлүк цивилизациянын келечегин изилдеген окумуштуу-футурологдордун бир бөлүгү глобалдуу проблемалардын айрымдары чечилбей күчөп отуруп, заманбап цивилизациянын кыйрашына алыш келет деген божомолду айтышат. Алар өз ойлорун дүйнөлүк цивилизациялардын буга чейин да жиксиз жок болгондугу тууралуу тарыхый фактылар аркылуу далилдеөгө аракет кылышат.

Заманбап цивилизациянын жаратылышы жөнүндө оптистик көз караштар да арбын. Алар боюнча, азыркы цивилизациянын глобалдуу кризиси мурдагы доорлордогудай чектелген гана аймакты эмес, бүтүндөй планетаны камтыйт. Ошондуктан глобалдуу кризистерден заманбап маданияттын бир гана бөлүгү кыйрабастан, адамзат коому бүт бойdon кыйрап калуу коркунучун туудурат. Бул кризистер капиталистик же социалисттик деп аталган системалардын бирөөнү эле талкалабастан, бүтүндөй адамзатты жок кылышы мүмкүн. Ошондуктан бул проблемаларды жоюу үчүн бүт өлкөлөр, жер жүзүндө жашаган адамдардын баары болгон күч-аракеттерин бириктириши зарыл. Ошондо гана глобалдуу проблемалардын

коркунучтуу кесепеттери токтолуп, цивилизация сакталып катал деген оптимисттик ишенич басымдуулук кылат. Ошондон улам дүйнөнүн ар кайсы мамлекетинде жашаган, ар кандай көз караштагы, ар түрдүү ишенимдеги адамдар глобалдуу проблемалар бир мамлекеттин, бир нече шериктеш өлкөлөрдүн, ал тургай, континенттердин аракети менен чечилбей тургандыгын жакшы түшүнүшү зарыл. Анткени глобалдуу проблемалар бири-бири менен өтө тыгыз жана терен байланышта болуп саналат. Мисалы, начар өнүккөн өлкөлөрдүн чийки зат өндүрүү менен гана алек болушу анда жашаган элдердин жакырданышын, экономикалык жана саясий туруксуздукту жаратып, согуштук тирешүүлөргө алыш келүүдө. Мунун натыйжасында адамдарды массалык кыргынга учуратуучу каражаттарды пайдалана турган согуштун чыгып кетиши ыктымал.

**Термоядролук согуш коркунучу.** Глобалдуу проблемалардын ичинен эн маанилүүсү — дүйнөлүк термоядролук согуштуу болтурбоо. Акыркы чейрек кылымда дүйнөде блоктук, согуштук-саясий тирешүү глобалдык кризистин маанилүү фактору болуп саналат. Өлкөлөр аралык тирешүү дүйнөдөгү интеграциялык тенденцияны кармап, глобалдык кризистик абалдан чыгууга тоскоолдук кылууда. Эл аралык пикир келишпестик, карама-каршылыктар, ыксыз тирешүүлөр ачарчылыкты жеё, экологиялык программаларды ишке ашыра турган каражаттарды максаттуу пайдаланууга кедергисин тийгизүүдө. Ошондой эле тирешүүнүн кесептинен күч алган жарыша куралдануунун натыйжасында пайда болгон курал-жарактардын арсеналы адамзатты тукум курут кылууга жөндөмдүү денгээлге жетип, ал тургай, ашып да кетти. Табигый кырсыктардан, чон ката-клизмден улам бул арсенал озүнөн озү тутанып кетүү коркунучунда турат. Буга Украинаадагы Чернобыль трагедиясы айкын күбө. Азыркы учурда дүйнө эли согуштук-саясий тирешүүнүн зыяндуулугун түшүнүп, ага каршы кыймылдар да күчөдү. Бирок дүйнөдөгү өлкөлөрдүн тирешүүлөрү, согуштук жанжалдар токтобой келүүдө.

**Жер шарынын байлыктарынын азайышы жана экология.** Глобалдуу кризистердин дагы бири — планетанын кен байлыктарынын азайышы. XX к. аягында адамзат энергетикалык, азык-түлүк кризистерине дуушар болду. Бул кризистер экологиялык жана демографиялык проблемалар менен коштолуп, мурдагыдан да күчөп кетти. Дүйнөдө ресурстук жана экономикалык кыйроо коркунучун сезип, аны алдын алуу үчүн күрешүп жаткан күчтөр жок эмес.

Илимий чөйрө, коомчулук айлана-чейрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдалануу боюнча ар түрдүү мыйзамдардын кабыл алышына жетишүүдө. Бирок бул жол маселени чече албайт. Глобалдуу маселени чечүү үчүн адамдар жүрүм-турумдун жаңыча етүшү, жаны багытта ой жүгүртүүсү, ан-сезимде революциянын жүрүшү зарыл.

**Демографиялык фактор.** Глобалдуу кризистин бул фактору дүйнөнүн жаңыдан өнүгүп келаткан мамлекеттерине көбүрөөк таандык. Колониялык тартиптен кутулган отуз-кырк жылдан бери бул өлкөлөрдүн элдери жакырчылыкка, ачарчылыкка жана ар кандай эпидемияларга көбүрөөк кабылды. Үчүнчү дүйнөнүн өлкөлөрүнүн зээнди кейиткен абалга келиши, мында жашаган адамдардын өнүгүшүндөгү тарыхый өзгөчөлүктөргө эмес, көбүнчө бул өлкөлөрдө адам санынын тез көбейүп баратышына да байланыштуу. Алсак, акыркы отуз жылда экономикасы күчтүү өнүккөн 39 өлкөнүн калкы 43%га гана ёскөн. Ал эми өнүгүп келе жаткан 170 мамлекеттин калкы 2,2 эсеге көбейген.

Демограф окумуштуулардын болжолдоосу боюнча, өнүккөн өлкөлөрдүн калкы бир калыпта кармалып, ал тургай, темендөп кетиши да мүмкүн, ал эми үчүнчү дүйнөнүн калкынын саны улам барган сайын көбейүүнүн гана үстүнде болот. Бул көрүнүш жаңыдан өнүгүп келаткан мамлекеттердин абалын оордотуп, жакырчылык менен ачарчылыкты күчтө берет. Ошондой эле үчүнчү дүйнө өлкөлөрүндөгү коомдук-саясий абал көпчүлүк учурларда өтө туруксуз. Бул өлкөлөрдүн маселелерин чечпей туруп, глобалдуу маселелерди ийгиликтүү чечүүгө болбайт.

Үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнүн маселелерин чечүүдө көбүнчө батыш өлкөлөрүнүн тажрыйбалары колдонулуп келүүдө. Чынында эле бир катар жаш өлкөлөр рынок мамилелерине, демократиялык кайра курууларга өтүшүп, натыйжада өздөрүнүн абалдарын бир кыйла ондой алышты. Бирок, адамзат XX к. кабылган глобалдуу маселелердин көбү дал ошол батыштагы техногендик өлкөлөр жараткан цивилизациядан, ошол өлкөлөрдүн дүйнө түшүнүктөрүнен, көз караштарынан, жаратылышка, экологияга карата жырткычтык менен мамиле жасашынан улам пайда болгондугун да унтууга болбайт. Ошондуктан, биринчи кезекте, согуштук максат, үстөмдүк кылуу, пайда табуу максаты үчүн өнүгүп келген ИТРдин зыяндуу кесепттерин жоюу да азыркы доордун өтө маанилүү глобалдуу проблемасы болуп калды.

Жыйынтыктап айтканда, Дүйнөлүк экинчи согуштан кийинки мезгилде экономиканын өнүгүшүндө өндүрүштүн интернационалдаштырылышы мунәздүү болуп калды. Бул жеке

чарбалардын эл аралык монополияларга, ал эми мамлекеттик чарбалардын дүйнөлүк интеграциялык процесстерге жигердүү өтүшүнөн ачык көрүндү.

Заманбап цивилизация коомдук турмуштун турдүү тармактарында, илимде, техникада, маданиятта мурда болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге жетиши. Ошол эле учурда адамзаттын келечегине чоң коркунуч келтирген глобалдуу кризистерге дуушар болууда. Бул абалдан чыгуу үчүн дүйнө эли социалдык турмуштун жаны формаларына, жалпы адамзаттык цивилизацияга өтүшү зарыл.

Суроолор:

1. Экономиканын интернационалдаши деген эмне?
2. Капитализмдин үч борборуна кайсы өлкөлөр кирет?
3. Глобалдуу проблемалар деген эмне?
4. Термоядролук согуштун коркунучу барбы?
5. Экологиялык кризис эмнеден көрүнөт?
6. Демографиялык проблеманы кандайча түшүнсүңөр?

### § 33. Соңку мезгилдеги эл аралык мамилелер

«Кансыз согуштун» бүтүшү. 1985-ж. бийлиkke М. С. Горбачевдун келиши менен СССРдин тышкы иштеринин багыты да түп-тамырынан бери өзгөргөн. Өлкөнүн жаны жетекчилиги адегенде стратегиялык союздаштар менен мамиленин мүнөзүн өзгөртүүгө аракет жасады. 1985-ж. октябрда СЭВдин ишмердүүлүгүндө төн укуктуулукту камсыз кылыш, бюрократизмди жоою керек экендиги жөнүндө маселени көтөргөн. 1986-ж. КПССтин XXVII съездинде М. С. Горбачёв «Жаңыча саясий ой жүгүртүү» идеясын көтөрүп, адамзатты, цивилизацияны сактап калуу азыркы доордун эн башкы максаты экендигин баса белгилеп, бардык өлкөлөрдү ушул багытта иш жүргүзүүгө чакырган. Ошондой эле социалисттик жана капиталисттик системалардын ортосундагы карама-каршылыктарды жана принциптердин негизинде жакшыртуу зарыл экендигин баса белгилеген.

1986-ж. 7-апрелде СССР Европада орто аралыкка атылуучу ракеталарды жайылтууга мораторий жарыялаган. 6-августта ядролук куралдарды мындан ары сынабай тургандыгын билдириген. Женевадагы советтик-америкалык сүйлөшүүлөр кайра жанданып, анда стратегиялык чабуул коюучу куралдарды 50% га кыскартуу маселеси чечилген. Эки өлкөнүн ортосунда экономикалык жана маданий байланыштар боюнча бир катар келишимдерге кол коюлган.

1986-ж. башында Совет өкмөтү куралсыздануу боюнча дагы жаны демилге менен чыгып, ядролук куралдарды акырын-дап жок кылуу программасын сунуштады. Биринчи баскычта, 2000-жылга чейин ССР менен АКШнын атканда бири-биринин аймагына жете турган ядролук куралдарды эки эсеге кыскартуу маселеси көтөрүлдү. Бул демилгени колдоого башка ядролук дөөлөттөр да чакырылды. Ядролук куралдарды кыскартуу ишин эки, уч жолу текшерүү үчүн инспекцияларды түзүү, иштин так жүрүшүн жеринде текшерүү зарылдыгы да баса белгиленді. Бул маселе 1986-ж. октябрда Горбачёв менен Рейгандын Рейкьявиктеги жолугушуусунда талкууланган. Бирок АКШ ССРдин ядролук куралдарды 50% га кыскартуу жөнүндөгү сунушуна даяр эмес экендиктерин билдирип, макулдашуу үзгүлтүкө учураган.

М. С. Горбачёвдун демилгеси менен көтөрүлгөн куралсыздануу жөнүндөгү идея дүйнөнүн коомчулугу, өзгөчө Европа өлкөлөрү тарабынан жогору бааланган. ССРдин бул багыттагы реалдуу кадамдары «кансыз согушту» токтотууга өбелгө болгон. ССРдин жаны жетекчилигинин куралсыздануу жөнүндөгү бағытын өзгөртпөө үчүн АКШнын жетекчилиги да бул маселеде ийкемдүү болууга аракеттенген. 1987-ж. декабрда Вашингтондо «Орто жана жакынки аралыкка атылуучу ракеталарды жок кылуу жөнүндөгү келишимге» кол коюлган. Бул келишим боюнча уч жыл ичинде эки өлкөнүн ядролук куралдарынын 4% ын түзгөн 1596 ракетаны жок кылуу макулдашылган.

1988-ж. апрелде Женевада сүйлөшүүлөр жүрүп, ССР өкмөтү Афганстандан аскерлерин акырындык менен алыш чыгып кетүүгө макул болгон. Бул келишимге ылайык, ССР өз аскерлерин 1989-ж. 15-февралына чейин Афганстандан чыгарып кеткен. Бул окуя советтик-америкалык мамилелердин жакшырышына өбелгө болгон.

1988-ж. 29-майда – 2-ионда Москвада ССР менен АКШнын ортосунда «Кансыз согушту» аяктоо боюнча бир катар келишимдерге кол коюлган. Эки өлкөнүн стратегиялык ядролук куралдарын кыскартуу боюнча иш-чаалар белгиленген. Кыскартыла турган ядролук куралдардын саны мөөнөтүнө чейин такталган.

1988-ж. 7-декабрда М. С. Горбачёв БҮҮнун Генералдык Ассамблеясында сүйлөп, эл аралык маселелерди чечүүдө күч колдонбоо, дүйнө элдерине адамзат дөөлөттөрүн, коопсуздукту сактоо менен социалдык прогресстин түрдүү жолдору боюнча эркин өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн берүү зарылчылыгы жөнүндө

маселе көтөргөн. Андан тышкary, СССР бир багытта жөнекей куралдарды, аскер санын кыскартуу, өзүнүн танкалых дивизияларын ГДР, Чехословакия жана Венгриядан алыш чыгып кетерин билдириген.

1989-ж. декабрда АКШнын президенти Ж. Буш менен М. С. Горбачёв Малтада жолугушуп, стратегиялык чабуул коуючук куралдарды 50% га кыскартуу жөнүндө макулдашышкан. 1990-ж. 30-майдан 4-июнга чейин М. Горбачёв АКШга расмий сапар менен барып, советтик-америкалык мамилелер боюнча 24 документке кол коюлган.

**Батыш Европа өлкөлөрүнүн мамилелери. Париж конференциясы.** 1988-ж. советтик дипломатия Батыш Европа өлкөлөрү менен да саясий диалогду жакшыртуу багытында иш-аракеттерди күчтөкөн. Натыйжада СССР менен Европа Советинин ортосундагы өз ара мамилелер бир кыйла онолгон. 1989-ж. 6-июлда М. С. Горбачёв Страсбургда «Жалпы европалык үйдү» куруу идеясы менен чыгып сүйлөп, Европанын бардык мамлекеттерин эл аралык мамилелерди чечүүдө баш кошууга чакырган. Европадагы орчуундуу маселелердин бири Германиянын биригишине СССРдин каршы эместиги да расмий билдирилген.

1990-ж. ноябрда Парижде европалык 32 мамлекеттин конференциясы болуп откөн. Ага АКШ менен Канада да катышкан. Конференцияда Европанын саясий өнүгүшүн өзгөртүүгө багытталган бир катар келишимдерге кол коюлган. Конференцияда кабыл алышган негизги документ «Жаңы Европа учун Париж хартиясы» деп аталган. Бул документте «тирешүү жана бөлүнүп-жарылуу» доору бүттү, «демократиянын, тынчтыктын жана биримдиктин жаны доору» башталды деп жазылган. Хартияда демократиялык башкаруунун, адам укуктарын коргоонун, тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылуунун принциптери жазылган. Хартиянын «Келечектин багыттары» деп аталган бөлүмүндө экономикалык кызматташтык, коопсуздук, экология, маданият, миграция маселелери, Жер Ортолук денизи регионундагы чыр-чатактарды жөнгө салуунун негизги багыттары аныкталган. Этностук, маданий, тил жана дин боюнча карама-каршылыктарды жоюуга да өзгөчө көнүл бурулган. Адамдардын өлкөлөр арасында эркин алакасы жөнүндөгү маселеге да чон маани берилген.

Париж конференциясында Европанын куралдуу күчтөрү жөнүндө маселеде аскердик-саясий блоктор — НАТО менен Варшава келишиими уюмунун ортосундагы тен салмактуулукту сактоо зарылчылыгы баса белгиленген. Конференция аскер-

дик күчтөр жалаң гана коргонуу максатында пайдаланылышы керек деген бүтүмгө келген. 1990-ж. Париж конференциясы «кансыз согуштун» аякташын билдириген десек болот. Анткени анын чечимдери эл аралык алкактагы бир топ карама-каршылыктарды жоюуга, эл аралык мамилелердин системасын өзгөртүүгө багытталган.

Чыгыш Европа өлкөлөрүндө саясий тартипптердин өзгөрүшү менен, 1991-ж. жазында Өз ара Жардамдашуу Совети (СЭВ), июлда Варшава келишиими уому расмий түрдө өздөрүнүн иштеприн токтотушкан. Ошентип, Европалык Союз менен НАТОнун таасирин континенттин чыгыш тарабына жайылтууга ынгайллуу шарт түзүлген. 1991-ж. аягына чейин СССРдин тараф бүтүшүү менен эл аралык алкакта бир гана АКШ дөөлөтү үстөмдүк кылыш калган.

**НАТОнун күч алышы.** Ачыгын айтканда, «кансыз согушта» АКШ женишке жетишти. Бул анын көп жылдардан берки күч-аракетинин натыйжасы болду. Буга социалисттик системанын ички карама-каршылыктарынын курчуп кетиши ёбөлгө болду. Күчтүү каршылашынын өтө тездик менен кыйрай баштапы американлыктар үчүн да күтүүсүз процесс эле. 1990-ж. сентябрда АКШнын президенти Ж. Буш Конгрессте жаны глобалдык стратегияны калыптандыруу зарылчылыгы пайда болгондугун айтып чыккан. 1991-ж. ноябрда АКШнын демилгеси менен НАТОнун жаны стратегиялык концепциясы кабыл алынган. Бул концепцияда НАТОго мүче өлкөлөрдүн эркиндигин жана коопсуздугун саясий жана согуштук каражаттар менен коргоо бул альянстын мурдатан келаткан башкы максаты болуп кала берет деп баса белгиленген. Жаны эл аралык кырдаалда альянстын башкы максаты терроризмге, массалык кыргын салуучу куралдарды таратууга, банги заттарынын соодасына жана мурдагы социалисттик системанын алкагындағы коомдук турмуштагы баш аламандыкка каршы күрөшүү деп белгиленген. Батыш Европадагы стабилдүүлүк үчүн да НАТОнун ролунун жогорулашы зарыл экендиги ачык айтылган.

НАТО чыгышка карай таасирин жайылтууда ядролук куралы бар, аскердик абалы күчтүү Россия Федерациясы менен эсептешпей көё албайт. 1992-ж. Россиянын президенти Б. Н. Ельцин АКШга расмий сапар менен барганда Россия менен АКШнын президенттеринин декларациясына кол коюлган. Бул документте эки өлкө бирин-бiri душман катары эсептебейт, АКШ менен Россиянын мамилелери демократиянын жана экономикалык эркиндиктүүн принциптери боюнча достук, өз

ара ишеним жана сый маанайда өнүгөт деп жазылган. АКШ Россияда жүргүзүлүп жаткан реформаларга колдоо көрсөтө турғандыгын билдириген. Белгилей турган нерсе, АКШ өзүнүн тышкы саясатынын башкы максаты дүйнөдө тынчтыкты камсыз кылуу деп баса белгилейт. Бирок бул өлкө көз карандысыз өлкөлөрдүн ички жана тышкы иштерине кийлигишүү адатын токтотпой келүүде.

1990-ж. баштап АКШ Персия булунундагы согуштук-саясий кризиске жигердүү кийлигише баштады. Анткени бул чөлкөмдө Ирактын президенти Саддам Хусейн Кувейтти чек арадагы аймактан Иракка тиешелүү нефтини алыш атасын деп күнөөлөп, Кувейттен 2,5 млрд доллар «компенсация» төлөөнү талап кылган. 1990-ж. 2-августта С. Хусейн Кувейтте «революция» женди деп жарыялап, жаны бийликтөө келген Убактылуу өкмөттү колдоо максатында бул өлкөгө Ирак өз аскерлерин киргизет. Чындыгында С. Хусейн Ирактын кыйрап бара жаткан экономикасын Кувейттин нефти байлыгын басып алуунун эсебинен ондоо максатын көздөгөн. Анткени Иран менен болгон сегиз жылдык согушта Ирактын абалы начарлаган. Коншу өлкөнү басып алуу менен С. Хусейн өзүн араб дүйнөсүнүн лидери экендигин далилдегиси келген. Ирактын башчысынын бул аракети эл аралык коомчулук тарабынан каттуу айыпталган.

1990-ж. 2-августта АКШнын президенти Ж. Буш БҮУнун уставын бузуп, Иракка өзүнүн союздаш өлкөлөрүнүн аскерлеринен турган куралдуу күчтөрдү киргизген. Коалициялык күчтөрдүн аракетинен 100 минден ашуун ирактыктар, көбүнчө карапайым эл курман болгон. АКШ башында турган коалициялык күчтөрдүн аракети менен С. Хусейндик аскердик күчтөрү женилген.

2000-ж. башында дүйнөнүн айрым региондорунда жанжалдар күчөгөн. Бул мезгилде эл аралык терроризмдин күчөшү айкын көрүнөт. Жаныдан бийликтөө келген кенже Ж. Буш Ирактын тынчыбаган жетекчиси С. Хусейндик тартибин жок кылууну биринчи планга коёт. 2002-ж. 30-январда Буш: «Ирак АКШнын душманы бойдон кала берет, анткени ал дүйнөдөгү террорчулук кыймылдын башында турат», – деп расмий түрдө билдириген.

2001-ж. 11-сентябрда ислам террористтери Нью-Йорктогу Эл аралык соода борборун жардыйып, Вашингтондогу Пентагондун имаратына чабуул коюшат. Бул ишти башында Усама бен Ладен турган «Аль-Каида» ислам уюму мойнуна алган.

АКШ Хусейндін режимин жоюуга киришет. Чалгынчылардын Иракта массалык кыргын салуучу куралдар бар деген маалыматына таянып, Иракка каршы согуш аракеттерин баштайды. АКШнын бул бир жактуу аракетин дүйнөлүк коомчулук сынга алган.

2003-ж. 17-мартта Ж. Буш дүйнө элдерине кайрылып, эгерде С. Хусейн өзүнүн балдары менен Ирактан 47 saatтын ичинде чыгып кетпесе, АКШ күч колдонот деген расмий билдируүнү жасайт. 20-марта АКШ менен Улуу Британиянын бириккен күчтөрү Иракка кол салат. Алардын 23 күнгө созулган аракеттеринин натыйжасында саясий банкротко учураган С. Хусейндин тартиби кулайт. Бул согушта 11 мин Ирак аскери курман болгон. Америкалык аскерлерден 156 гана адам өлгөн. Анткени американалыктар Иракка каршы таамай тийүүчү ракеталык бомбаларды пайдаланган. Эл аралык эксперттердин эсеби боюнча, Иракта жүргүзүлгөн согуштун алгачкы бир жылышында эле 10 минден ашуун карапайым эл курман болгон. Согуш аракеттери азыркы учурда да улантылууда.

Канчалык каршы болгону менен, Россия НАТОнун күч алышын, анын чыгышка жылышын токтото алган жок. 1999-ж. НАТОго мурдагы Варшава Келишим уюмуунун мүчөлөрү Венгрия, Чехия, Польша мүчө болуп кирген. 2004-ж. майда бул альянска Болгария, Эстония, Латвия, Румыния, Словения, Словакия кирди. Ошентип, бул аскердик-саясий уюм өзүнүн таасирин эбегейсиз кенири аймакка жайылтып, дүйнөлүк эл аралык мамилелерди ачык көзөмөлдөөгө өтүүде.

Бириккен Улуттар Уюмуунун жана башка эл аралык уюмдардын ишмердүүлүгү. Азыркы мезгилде *Бириккен Улуттар Уюму* (БҮҮ) дүйнөлүк коомчулукту башкаруучу борбордук ор-ган болуп саналат. 1945-ж. тынчтыкты коргоо жана бекемдөө максатында түзүлгөн бул уюмга 1985-ж. 159 мамлекет мүчө болгон. БҮҮнун Уставы боюнча ага мүчө мамлекеттер бул уюмдун чечимдерин аткарууга милдеттүү. БҮҮ дүйнөдөгү бардык мамлекеттерге, элдерге гуманитардык жардам көрсөтөт, маданий эстеликтерди коргойт. Чыр-чатарак чыккан жерлерге «Кек каскачандар» деп аталган тынчтыкты калыбына келтириүүчү куралдуу күчтөрүн жөнөтөт.

БҮҮнун ишмердүүлүгү дүйнөдөгү мамлекеттерди бирдиктүү эл аралык рынокко тартууга багытталган. Бул максатта Азия, Африка, Латын Америка өлкөлөрүндө, ошондой эле мурда социализмдин дүйнөлүк системасына кирген өлкөлөрдө жана КМШ өлкөлөрүндө долбоорлорду ишке ашыра турган эл аралык

уюмдар иштешет. Алсак, *Дүйнөлүк Валюта фондуда* (ДВФ) 180 мамлекетти камтыйт. Бул уюмга Кыргызстан да мұча болуп кирген. Бул уюм әл аралық жана чектелген аймакта болуп жаткан экономикалық кризистерди жоюуда маанилүү иштерди жүргүзүүдө. Бүгүнкү күндө глобалдуу масштабдагы стабилдүүлүк болмоюнча бирдиктүү дүйнөлүк чарба жүргүзүүгө эч мүмкүн эмстеги әл аралық коомчулукка белгилүү болуп калды. Тигил же бул өлкөдөгү же өлкөлөр тобундагы туруксуздук дүйнө биримдигине тескери таасир этээри айқын көрүнүүдө. Мисалы, 1990-ж. аягындагы Тынч океан регионундагы бир нече өлкөнү камтыган каржылық кризис дүйнөлүк каржылық-банктық системанын туруксуздугуна алыш келе жаздады. Ушуга байланыштуу дүйнөнүн өтө бай өлкөлөрү кедей өлкөлөргө экономикалық жардам көрсөтүп, алардын карыздарын кечип жиберүүдө. Дүйнөнүн кайсы жеринде туруксуздук болсо аны токтотуу үчүн өнүккөн өлкөлөрдүн жардам берүүгө аракеттенип жатышын да ушундай түшүнсөк болот.

Азыркы мезгилде БҮУнун алдында жаратылышты коргоо боюнча ЮНЕП, соода жана өнүгүү багытында — ЮНКТАД, өнер жай өндүрүшүн тейлекен — ЮНИДО, дүйнөдө саламаттык сактоо үчүн күрөшкөн — ДССУ сыйктуу ондогон әл аралық уюмдар жигердүү иштерди алыш барууда. Бул уюмдардын иш-аракеттепри Кыргызстанда да жүргүзүлүүдө.

БҮУнун курамында тигил же бул региондун кызыкчылыгин көздөгөн бирикмелер да түзүлүп, активдүү иштерди жүргүзүүдө. Алардын бири — *Европалык Союз (ЕС)*. Бул уюмдун түпкү максаты Европа кошмо штаттарын түзүү болуп эсептелет. Ага Европадагы тарыхы, маданияты, экономикалық өнүгүүсү жагынан ар кандай денгээлдеги өлкөлөр: Бельгия, Улуу Британия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Франция, Португалия кирет.

Бүгүнкү күндө *Азия-Тынч океан кызметташтык уюму (АТЭС)* да маанилүү әл аралық уюм болуп калды. Бул региондук уюм Тынч океандын бассейнинде дүйнө калкынын 40% ы жашаган бир топ өлкөлөрдү бириктириет. Ага кирген өлкөлөр наркы боюнча дүйнөлүк продукциянын жарымын өндүрөт. АТЭСке Австралия, Бруней, Гонконг, Канада, Чили, Кытай, Индонезия, Япония, Түштүк Зеландия, Филиппин, Сингапур, Тайвань, Тайланд, АҚШ, Вьетнам, Перу кирет.

БҮУнун жана башка әл аралық уюмдардын иш-аракеттепринин натыйжасында глобалдаштыруу процессине улам жаны өлкөлөр, региондор тартылууда. XX к. аягында 150ден ашык

мамлекеттердин башчылары Нью-Йоркко дүйнөлүк саммитке чоғулушту. Ушунча өлкөнүн лидерлеринин бир мезгилде чоғулушу дүйнө тарыхында болуп көргөн эмес. Ошондуктан чоғулуш «Миң жылдыктын саммити» деген атка конду. БҮУ нун демилгеси менен уюштурулган бул саммитте адамзатка тиешелүү өтө маанилүү маселелер талкууланган. Дүйнөлүк форумдун катышуучулары «Миң жылдыктын декларациясы» деп аталган документти кабыл алышкан. Мында мамлекет башчылары адамзатты согуштан, жакырчылыктан, экологиялык кыйроодон сактоо үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү жумшай тургандыктарын билдиришкен. Аталган декларацияда дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө демократиянын өнүгүшүнө, адам укуктарынын сакталышына өзгөчө көнүл бурулары баса көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк форумдун катышуучулары БҮУнун ишмердүүлүгүн жогору баалап, глобалдаштыруу процессинин жүрүшүндө бул уюмдун ролу улам жогорулап бара жаткандыгын, натыйжалуулугун арттыруу үчүн бул уюмдун ишмердүүлүгүн реформалоо зарылчылыгы да айтылган. БҮУнун мындан ары дүйнөнүн ар кайсы регионундагы согуштук кагылышуулар болгон жерлердеги тынчтыкты жөнгө салуу аракетин күчтөшүнө форумга катышкан бардык өлкөлөрдүн лидерлери макул болушкан. БҮУ дүйнөлүк алкакта эл аралык коопсуздукту камсыз кылуучу бирден-бир уюм экендигин дүйнөлүк коомчулук жакши түшүнүп калды. Бирок бул уюм эн күчтүү дөөлөттөрдүн, согуштук-саясий блоктордун, т. а. АКШ менен НАТОнун кызыкчылыктарын колдобошу керек. Анткенде бул уюмдун ролу кескин түрдө төмөндөйт.

#### Суроолор:

1. «Кансыз согуш» деген эмне? Ал кандайча аяктаган?
2. СССРдин «кансыз согушту» токтотуудагы ролу кандай болгон?
3. Париж конференциясы кандай чечим кабыл алган? Анын мааниси эмнеде экен?
4. НАТО уюмунун күч алышына эмнелер себеп болгон?
5. Дүйнөнүн ар кайсы региондорундагы жаңжалдарга АКШнын кийлигишүүсүн тынчтык үчүн күрөш деп эсептөөгө болобу?
6. БҮҮнун ишмердүүлүгүнө мүнездөмө бергиле.
7. БҮҮнүн курамында иштеген кандай эл аралык уюмдарды билесиңер? Алар Кыргызстанда иш жүргүзүшөбү?
8. «Миң жылдыктын декларациясы» деген эмне?

## МАЗМУНУ

### I глава

#### ДҮЙНӨНҮН АЛДЫНКЫ ӨЛКӨЛӨРҮ XIX к. ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА – XX к. БАШЫНДА

§ 1. XIX к. экинчи жарымындагы – XX к. башындағы Европа өлкөлөрүндөгү социалдық-экономикалық жана саясий еңгөрүүлөр, алардың тышкы саясатка тиизген таасири.....	3
§ 2. Европанын XIX к. сонундагы – XX к. башындағы саясий жана социалдық өнүгүшүнүн езгечөлүктөрү.....	10
§ 3. Жүмушчу жана социалисттик кыймыл.....	17
§ 4. Дин жана диний турмуш.....	22
§ 5. Европалык маданият.....	27
§ 6. XIX к. экинчи жарымындагы – XX к. башындағы аскердик саясий блоктор жана союздар.....	33
§ 7. Америка Кошмо Штаттары (АКШ) XIX к. экинчи жарымында – XX к. башында.....	38

### II глава

#### ПАДЫШАЛЫК РОССИЯ: ФЕОДАЛДЫК МОНАРХИЯДАН БУРЖУАЗИЯЛЫК РЕСПУБЛИКАГА

§ 8. Падышалык Россияндагы улуу реформалар жана пайдаланылбай калган мүмкүнчүлүктөр.....	46
§ 9. Падышалык Россиянын XIX к. экинчи жарымындагы тышкы саясаты. Россия империясы дүйнөлүк цивилизациялык процессте.....	51
§ 10. Россияндагы коомдук-саясий кыймыл жана падыша бийлигинин кулашы.....	58

### III глава

#### СЛАВЯН ӨЛКӨЛӨРҮ

§ 11–12. Славян өлкөлөрү улуттук көз карандысызыңдык үчүн күрөштө.....	68
---	----

### IV глава

#### ДҮЙНӨЛҮК СОГУШТАР

§ 13. Биринчи дүйнөлүк согуш.....	76
§ 14. Экинчи дүйнөлүк согуш.....	83

*V глава*

**ЧЫГЫШ ЖАНА БОРБОРДУК АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮ**

§ 15. Монголия. Кытай дөөлөтү. Сянган (Гонконг). Аомынъ (Макао) .....	95
§ 16. Корея. Япония .....	101

*VI глава*

**ТҮШТҮК-БАТЫШ АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮ**

§ 17-18. Вьетнам. Лаос. Кампучия. Тайланд. Бирма .....	109
§ 19. Малайзия. Сингапур. Бруней .....	125
§ 20. Индонезия. Чыгыш Тимор. Филиппин .....	130

*VII глава*

**ТҮШТҮК-БАТЫШ АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮ**

§ 21. Афганстан. Иран. Туркия .....	140
§ 22. Сирия. Ливан. Иордания. Ирак .....	149
§ 23. Сауд Арабстаны. Йемен. Оман. Бириккен Араб Эмирлиги. Бахрейн .....	155
§ 24. Катар. Кувейт. Израил. Кипр .....	165

*VIII глава*

**ТҮШТҮК АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮ**

§ 25. Индия. Пакистан. Бангладеш .....	176
§ 26. Непал. Бутан. Шри-Ланка. Мальдив Республикасы .....	187

*IX глава*

**АФРИКА ЖАНА ЛАТЫН АМЕРИКАСЫ**

§ 27. Колониялык Африка. Латын Америкасында көз карандысыз мамлекеттердин өнүгүшү .....	193
--	-----

*X глава*

**ДҮЙНӨЛҮК СОЦИАЛИСТИК СИСТЕМА**

§ 28. Дүйнөлүк социалисттик система: жалпы мүнөздөмө .....	205
§ 29. Совет мамлекетинин түптөлүшү, өнүгүшү жана тараши .....	215

*XI глава*

**СОНКУ ДҮЙНӨЛҮК ӨНҮГҮҮ**

§ 30. XX к. дүйнөлүк экономикалык кризистер .....	228
§ 31. Экономиканын интернационалдашы. Үчүнчү илимий-техникалык революция .....	233
§ 32. Капитализмдин уч борбору. Азыркы мезгилдин глобалдуу проблемалары .....	240
§ 33. Сонку мезгилдеги эл аралык мамилелер .....	245

